



Жаны Ал-Тоо

2011, 10 (30)

ЭЛ АРАЛЫК АДАБИЙ-КӨРКӨМ ЖУРНАЛ
кыргыз жана орус тилдеринде

Директор, башкы редактор Тилек МУРАТАЛИЕВ

РЕДАКЦИЯЛЫК КЕҢЕШ:

СУЛТАНОВ Омор –

редакциялык кеңештин төрагасы,

Кыргызстан:

АБЫЛКАСЫМОВА Майрамкан,

АКМАТАЛИЕВ Абдылдажан,

БОНДАРЕНКО Олег,

ЖЕТИМИШЕВ Сейит,

КАЛБАЕВ Абдыромун,

КУЛТЕГИН Кожогелди,

ҮКҮБАЕВА Лайли

АБДУЛЛАЕВ Чингиз (Азербайжан),

ДЕЛИӨМЕРОГЛУ Якуп (Түркия),

ОРОЗАЛИН Нурлан (Казакстан),

МАРКИШ Давид (Израиль),

МЕХМОН Бахти (Тажикстан),

КОВСКИЙ Вадим (Россия)

РЕДАКЦИЯЛЫК ЖАМААТ:

Айдарбек САРМАНБЕТОВ –

башкы редактордун орун басары

Жылкычы ЖАПИЕВ –

редактор

Алым ТОКТОМУШЕВ –

редактор

Жакин ТЕҢИРБЕРГЕНОВА –

корректор

Рахим ТӨЛӨБЕКОВ –

дизайнер

Нурлан КЫДЫКОВ –

дизайнер

Альбина КАСЫМОВА –

оператор

Кол жазмаларга пикир айтылбайт жана кайтарылып берилбейт. Редакция бардык авторлор жана заказчылар (китеп, жарнама, плакат, буклет ж.б.) менен кызметташууга дайыма кызықдар.

Журнал редакциянын басма-компьютердик борборунда даярдалды.

РЕДАКЦИЯНЫН ДАРЕГИ:

720031, Бишкек шаары,

М. Горький к. – 1А. Тел: 53-08-84

E-mail: Jany.alatoo@gmail.com

Күбөлүк: № 1510

Терүүгө 10.06.2011. берилди.

Басууга 1.11.2011. кол коюлду.

Форматы 70x100^{1/16}. Көлөмү 15 б.т.

Заказ № 776. Нускасы 2000

Бул санда

Түгөлбай КАЗАКОВ	
Эсимде	3
Омор СУЛТАНОВ	
Акыркы күндүн ыргагы	41
Кубанычбек МАЛИКОВ	
Бүркүт баяны	51
Абды САТАРОВ	
Ың дептерден	73
Абдымомун КАЛБАЕВ	
Карышкырлар улуганды	80
Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА	
Геркоо	93
Ишенбек ЖУНУШЕВ	
Айлакер	102
Айзада ЭСЕНЖАН кызы	
Ыңлар	108
«Манас» эпосунун айдыңындағы акыркы айгай?	111
Абылжерим МУРАТОВ	
Туюк ақын – Түяк Эрназар уулу	129
Иван ЮВАЧЕВ	
Курбан-джан-датха, кара-киргизская царица Алая	146
Давид МАРКИШ	
Бесполезные ископаемые	166
Тайтөрө БАТЫРКУЛОВ	
Толувай сынчы жана Эшкара ырчы биздин баваларывыз	183
Энтони ХОПКИНС	
«Мени азыр Шекспир, британдык таштандылар кызыктырбайт»	200
Эйваз ЗЕЙНАЛОВ	
Чоң атасы менен небере	203
Болот ШАБДАНАЛИЕВ	
Аш балбаны Алыбай	206
Өзүбек АБДЫКАЛЫКОВ	
«Кустотерапия»	216
Адабият жаңылыктары	
.....	223

Мукабанын биринчи бетинде Кыргыз Эл артисти Түгөлбай Казаков

УРМАТТУУ ОКУРМАНДАР!

Бардык почта түйүндөрүнде
«Жаңы Ала-Тоо» журналына
2012-жылдын I жарым жылдыгына
жазылуу жүрүп жатат.
Жазылуу индекси – 77324
6 айга – 480 сом
3 айга – 240 сом (редакциялык баа)
«Жаңы Ала-Тоо» журналын 1-санынан баштап окуйм деген
окурмандар редакциядан алышса болот.

«Тураг» басмасынын басмаканасында басылды.
Бишкек ш. 720031, М. Горький к. 1А. Телефону: 53-08-89; Факс: 53-08-91.



КАЗАКОВ Түгөлбай – 1951-жылы 2-январда (документ боюнча 28-май) Талас районундагы Көпүрө-Базар айылында туулган. Ошол айылдагы Токтогул орто мектебинде, борбордоругу №5 мектепте окуган. 1973-жылы Кыргыз Мамлекеттик искусство институтун бүтүргөн.

Республиканын көптөгөн чыгармачылык мекемелеринде, анын ичинен Мамтеле радионун төрагасы, КР маданият министринин 1-орун басары болуп иштеген. «Асаба», «Агым» гезиттеринде баш редактор дун орун басары, «Алас» гезитинин баш редактору болгон. 2008-жылдан Коомдук телерадиодо баш редактор.

Эки китептин автору. 30дан ашун даректүп фильмдерге, 5 толук метражедүү коркому фильмдерге, спектакльдерге музыка жасаган. Молодава, Азербайжансанда, Иранда, Казакстанда, Тажикстанда жана Кытайда откон эл аралык фестиваль, конкурстардын лауреаты. Россиядагы Эл аралык музикалык коомдун, АКШнын экс-президенти Джеймс Картердин эл аралык комиссиясынын мүчөсү.

1981-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы, 2005-жылы КР Эл артисти наамы ыйгарылган.

Жаңы китептен



МИҢ КАНАТТУУ ТАЛАНТ

Маркум устмат Салижан Жигитовдун чыгармачылыгына пикир айткандар ага сөзсүз бир илдем илээр эле. Достору да, кастары да. Көзү тириүүсүндө да, козу откондоң кийин да. Ал болжол менен мындай: С. Жигитов адабияттын ар кандай жсанрына чартыла берип, чачылып, чабылып кетти. Бирөөнү кармаса катырмак. Ошентип кастарынын айтымында, «ара жолдо калды». Досторунун айтымында, «мындан да мыкты чыгармаларды жаратмак». Анда акыйкат үлүшү канча экендигин билбейм, билгеним бир жсанрга жсанын бергендер деле кыргыз адабияттын жарытып ийген жок, ал жсаатынан» тийин-качкан» Жигитовдун деңгээлине жетmek түгүл, жасындағандар сейрек.

Пушкин бир учкай байкоо жазып кетиптири. «Таланттын бир түрдүүлүгү, канчалык терең десек дагы, ақылдын бир жактуулугун далилдейт» – дейт ал.

Анын орнөгүнөзү көрсөттү. Турмушияктуу тынымсыз кыймылдагы, албан тус аракеттеги ар түркүн, ар жактуу, ар жсанрлуу чыгармалары менен. Чыңгыз Айтматов деле ошондой: прозасы жеткен чокуну эле тиктеп отурган жок. Не деген публицистикаларды – коомдун, адабияттын, тарыхтын маселелерин жазды, кыргыз киносы менен театр драматургиясынын деңгээлин көтөрүүгө көмөктөштү. Кийин билинди, ыр жазыптыр, атүгүл музыка дүйнөсүнө «кол салып» ийиптири...



Аткан таң менен баткан күнгө кайдыгер карабаган художниктер ошентет. «Ичтеги жеселин» кандай жол менен болсо дагы чыгарат. Айтмакчы, ал «жел» айлана-чойрөнү ойготот, дүйнөнү өзгөртөт. «Дүйнө бизди өзгөртөт, биз дүйнөнү өзгөртөбүз» деп Айтматов кооз сөз үчүн айтпаса керек.

Түгөлбай Казаковдун «Эсимде» деген прозалык чыгармасын окуп атып оишону ойлодум. Түгөлбай да оишондой художниктердин уркуна кирерин эстедим. Япон жазуучусу Я. Кавабатанын атактуу «Миң канаттуу турна» романынын атын бура тартып, бу кичинекей кириши мемди «Миң канаттуу талант» атаганым да оишондон. Бир канаттуу талант болбойт.

Мен Түгөлбайдын өзүн да, чыгармачылыгын да жасакшы эле билем го деп ойлойм. Жеке мамилөгө келсек, шүгүрчүлүк, ал жсаатынан «стажыбыз» жетишитүү. Мен аны мектепти бүтүп, политехника институтуна киргендөн баштап билем десем болот. Эртелеп акырет кеткен койкашка агасы – Аман Токтогулов экөөбүз жасакшы жолдоши элек. Арабыз бир-эки жаси эле айырма болгону менен анын кыйла жардамы тийип, жасакшылыгы жуккан. Чыгармачылык жасктан да, турмуши жсаатынан да. Түгөлбай экөөбүз баشكадардан озунуп таанышып, ага-инидей мамиле түздүргөн да Амандын аркасы. Азыр ойлосом, Аман экөөбүзүздү табыштырган поэзияга болгон кумардык сыйктанат. Түгөлбай экөөбүзүздү да боор тарттырган оишол, анан... эстегенде жандүйнөнү «дүр-р» этитирип жандырыт жиберген Амандын элесиби дейм.

«Эсимде» тууралуу эки ооз сөз айтам деп, сентименталдуулукка алдырып баратат өңдөнөм. Балким чыгармага катышкан адамдардан, асырлесе Түгөлбайдын атасы, Эсен байке, дегеле Токтогуловдордун (Казак чоң атасы) таржымал-таалиминен аздыр көптүр кабарым бардыгы учундүр? Балким жандүйнөдөн ушунчалык табигый, жонокой, акырын агыт чыккан, күдүм аябай бышкан кезде «топ» этип үзүлүп түшкөн алма сыйғындагы бул аңгеме менин аң-сезимиди ошентип ойготконунан уламдыр?

Айттору бу да Түгөлбай Казаковдун талантынын бир «канаты», универсалдуулугунун бир белгиси деп ойлойм. Түкөң кайсыл ишти болбосун катыра аткаарын аны менен чогуу шитеген кишилер билет. 15 жылга чукул аны менен бирге «Асаба», «Агым», «Алас» гезитинин суугуна тоңуп, ысыгына тоңгон биз жасакшы билебиз. Сүйлөсө тилинен мөөрү көрүнгөн, жасса калеминен көөрү төгүлгөн, ырдаса жүрөгүнөн кызыл жалын күү аккан Түкөң чыгармачылыкта: музыкада, поэзияда, журналистикада да ушундай, кайталангыс оригиналдуу, интеллекти бийик. Мына, прозадан да оишондой корундү. Ал чыгарган обондор, мисалы мага, бүтүндөй бир поэма, бир трагедиялуу мистерия, каарманы озү сыйктую сезилет. «Эсимдеде» болсо турмуштун тең салмагы орногондой, бейтилдик түшкөндөй, ойкуштаган окуя, оорулдуу фантазия, жалган пафосу жосок, жай, салмактуу айтылган аңгеме-маек, каарманы озү сыйктую таасир калтырат.

Оригиналдуулук жөнүндө бир-эки сөз. Биздин ақын-жазуучуларда да, музыканыт-обончуларда өз парадоксу, өз ой жүгүрттүү системасы менен өзгөлөрдөн кантит айрымаланабыз б.а., оригиналдуулукка кантит жетебиз деген аракет жок. Канткен менен адам өзүнүн башкаларга окишобогон жүзү, үнү менен айбандардан айырмаланат. Биздин таланттардын көбүндө «ички сабактуулук» – интеллект жетиштейт. Ошон учун «совхоздун ак койлорундай окишоо» проза, поэзия, музыка чыгармалары жайнап кетти.

Т. Казаковдун кайсы чыгармасы болбосун, эмне учун кыргыз көркөм өнөрүнүн фонунда аттын кашкасындай көрүнүп, бөлүнүп турат? Кийинки мезгилде обон чыгарып, музыка жазбай калганын бир себеби, аны «совхоздун ак койлоруна» кошкусу келбекенин уламдыр? Ошон учун көөдөнгө батпаган ой-сезимдерин чыгаруу жолун поэзиядан, прозадан издең аткандыр?

Айтору Түкө тууралуу айта турган сөз түгөнбөйт. Бизден кийин да түгөнбөйт. Жердештеринен укканым бар: апасы ақылман, аябагандай чечен киши эле дешет. Балдарынын атын да ырымдал, Эсен, Аман, Түгөл, анат бай болсун деп, койгон имии. Материалдык жасын билбейм, балдары рухий жасктан түгөл, түмөн, бай чыкты дээр элем. Анын бири – Түгөлбай Казаков быйыл пайгамбар жашына келиптир. Анын жасана жасаңы керемет прозасы – «Эсимденин» этегин кармап, көңүлдө жүргөн ойлорумду ортого салдым. Ошого каниет.

Алым ТОКТОМУШЕВ

ЭСИМДЕ

Кеп башы

Мындаи бир аңгеме бар: кемпир-чалдын баласы онду бүтүп, же иштебей, же окубай, андан да кордугу – үйлөн десе болбой колоктоп эле басып калбайбы. Чалдын айласы кетип кайнисине барат. Ал военкоматтын чоңу экен. «Балага бирдеме дечи, үйлөнсүн» – дейт. Анысы «айт-дуя!» болуп турган кези экен, баланы алдырат да, чорт-морт сүйлөп кайра кууп жиберет. Бала шелпейип үйгө келет. Чал балкасын тыкылдатып иш кылып отурган экен.

– Бардыңбы, эмне деди?

– Бардым. Же аскерге барасың, же катын аласың дедиго... Чал саал ойло-нууп туруп айтат: – Ал энди, балам, алдында эки жол туру. Же катын аласың, же аскерге барасың. Катын алсаң – курудун, сен ушу аскерге барат окшойсун. Ал энди аскерге барсаң да алдында эки жол туру – же Чеченстанга түшөсүң, же Ооганстанга барасың. Чечендерге барсаң курудун. Сен Ооганстанга барат чыгарсың. Ооганстанга түшкөндө да алдында эки



жол жаткан болор. Же баар менен битсакалдардын колуна түшөсүн, же биздин аскерлер менен согушка киресин. Колго түшсөн курудун – өлүгүн көмүлбөй сайда калып, ит-кушкада жем болосуң. Ушу сен согушка кирет окшойсун.

Балка тыкылдап жатат, баладан өң кеткен. Чал кебин улап жатат:

– Ал энди согушка киргенде да алдында эки жол туру – же дайынсыз кетесин, же сөөгүндү чинк жашик менен жөнөтөт. Дайынсыз кетсөн курудун. Бизди да курутасын. Андыктан чинк жашик менен келерсин.

Анда да алдында эки жол турат. Же табытка салып, жаназанды окуп жерлейбиз. Же чинк-минкиң менен көмдүрүштөт. Антсе курудун. О дүйнө албай, ит кылат.

Баланын эки көзү алайып, жаш айланып, таптакыр эле өңү өчүп калат. Чал кебелбей балкасын тыкылдатып, баланын үрөйүн үркүткөн бойдон кепти аяктап баратат:

– Өшөнтүп сени мусулманча көмөбүз. Көмүлгөндөн кийин да алдында эки жол бар, балам. Сен жер бетине же бака жалбырак болуп чыгасын, же карагай болуп кайтасын. Бака жалбырак болсоң курудун. Сени баары тебелейт. Устүнө сийбеген жан калбайт. Ушу сен карагай болуп чыгарсын. Анда да алдында эки жол бар. Сенден же мектептин туалетин тургузат, же даарат кагаз чыгарышат. Туалет болсоң курудун, балам. Даараткагаз боросун. Мында да алдында эки жол бар. Же мужской туалетке түшөсүн, же женский туалетке баراسын. Мужскоюна барсан курудун. Сен женскийге барат чыгарсын . Ал энди женскийге барганын – катын алганын, балам!

* * *

Менин да алдымда эки жол турду. Же көргөн-билгендеримди эч кимге айтпай ала кетем, же кагазга түшүрөм. Ичиме кетсе курудум. Кагазга түшүрөт окшойм. Ал энди кагазга түшүрсөм – калтырарым ошол! – дедим да жазуучулардын «Арашан» чыгармачыл үйүнө келип түштүм. «Прописка» болдум. Ал күн өлдү. Эртеси жазуучуларды туурап суу жээгинде нары-бери бастым. Эчтеме чыгар эмес. Баш жазыш керек дешти. Жаздык. Ал күн да өлдү.

Башкалар бөлмөлөрүнө кирип кетип эле роман-поэмаларды шуулдата жазып жаткансыйт.

Мен эле эмнеден баштарымды билбейм. Дайранын шоокумун тыңшап, жээкте дардайып жатып уктап да калыпмын. Турсам дайыма салмактанып турчу башым женилдей түшүптүр (турмуш башка чапкандар дайранын жээгинде укташ керек экен).

Карасам алдымда эки жол турат: же жазам, же кетем. Кетсем – тилемгим куруду, жазат окшойм деп калдым. Оюм бир жерге токтобой койду. Бир туруп ыр жазам, бир туруп макала жазам, бирок жазайын деп келген эскерүүмдү баштай албай, жети күндөн кийин өзүмө «ашка жүк» деген ат койдум да шаарга кайттым. Эскерүү жазыш колдон келбес иш экен деп, аны ойлогондон да тартынып калгам. Унтулуп да бараткан. Мүмкүн жазылбай деле калмак.

Мелис Эшимкановдун жазбагандын жанын сууруган бир керемет гезити бар эле «Асаба» деген. Ал – акындан экономист, сүрөтчүдөн куудул, обончудан саясатчы чыгарган өзүнчө эле бир фабрика болду. Ошонун планына балалыгымдан бир эскерүү кирип кетип, айла жок жазып баштаган жайым бар. Аны да жөн бербей «Алтын балалык» китебинен үзүндү деп чыгарып ийип (өпкөсү жок кишиге айла жок да), ал ортодо «Китебинди мен чыгарам, башкаларга кайрылба» деген демөөрчү пайдалууп (кутпөгөн жерден МАИдей чыга калып, кайра кабарсыз кеткендер да болот экен), «Арашанга» сыйздым.

«Арашан» касиеттүү жер дешти. Мында не деген залкарлар нечен керемет чыгармаларды жаратып кетишken экен. Алардын аурасы ар бөлмөдө уюп туарын, жазам дегенге жардам берерин айтышты. Ошол эле учурда Омоке, Омоке дегенибиз Омор Султанов айткандай, бир шариги жылып кетип, кайра ордуна кайтпай калгандар да келип жүргөнүн, алардын да аурасы ар кайсы бөлмөдө акшыңдап туарын айтып үрөйдү учурушту.

Кандайына туш болгонумду билбейм, бирок аябай чайналдым. Баарынан да ичимдеги редактор менен сынчыныкы өттү! Улам бир жолду тандасам эле жаратпай салышат. Улам бир ойду көтөрөм, турган же-ринен жыга чабышат. Стиль, жанр, он-терс каарман, образ-мобраз дей беришип, жөн койсом, соцреализмден лекция окуганы турушат. Аларды уксам дегеле эч нерсе жазар эмесмин. Акырында тойдум силерге дедим да, көнүлүмө кандай туура келсе, ошондой жазып кирдим.

... Бала кезимде кийим-кечесин тонотуп, турсичен калган кишини көргөм. Ал биздинке келип, Эсен байкеме: «Эсеш, шым десем катуу тиер, шымыраак бирдемен барбы?» деген эле. Анын сыңарында, китеип десем катуу тийбесин, китебирээк бирдеме болду.

АЛТЫН БАЛАЛЫК

Балалыгым Таластын баш жагындагы Көпүрө-Базар деген айылда өттү. Абасы да, суусу да таптаза. Бизден өйдө кийиктер эле жашайт. Тоолор бийик, жылдыздар жакын. Жылдын жарымы кыш. Ал кезде кар калың түшүп, кыш узак болор эле. Кыш чилдесинде, январдын алгачкы



түнү кыштоодо, боз үйдө төрөлүпмүн. Жылым – Коён, жылдызым – Текечер, дарагым – Пихта.

* * *

... Чоң калай кашыктагы өлгүдөй ачуу сары дары жана мени киринктени жаткан тегерек темир чылапчын.

Бул өмүрдөгү эскерүүм ушул эки нерседен башталат.

* * *

«Анда үчтөн өтүп калгансың. Катуу тумоолоп ооруканада жаткансың. Эки сабактын ортосунда санаам тынбай чуркап келдим. Мени көргөндө дайыма көзүң бакырайып, сүйүнүп кетчү элең. «Түкү, мен келдим», – десем мойнун шылкыйып тааныбай калыптырысың. Терезеден кетенчиктеп, ыйлап жибердим» – дейт байкем. Он сөгиз жылдан кийин оорукананын терезесинен: «Күкү, мен келдим», – десем, дайыма эки колун сунуп талпынып турчу тун кызым үлдүрөп, мени тааныбай калганда тамды айланып, колуман эч нерсе келбесине ыза болуп ыйлап жибергем... Ызанын көз жашы жаман. Бирок ыйлабаган жакшылыкты билбейт...

* * *

Атам өмүрүнүн эң ақыркы күнү (жайлоодо) таң атпай туруп отуруп, беймарал уктап жаткан бизди карап: «О, шордууларым ай, шордууларым!» – деп, бир өксүп алган экен. Элүү биринде кетип баратса, энесинин көзүң караган чиедей жаш балдары калып жатса, алардын маңдайын жөлөр жатындаш тургай аталаш да, чоң аталаш да, бабалаш да жакын тууганы болбосо, «кулакка» айдалып, же кайын-журттан киши калбаса...

Бала кезде туугандан да көңүлү калган жайы бар экен. Бир эсирген уруулашыбыз: «Бу жетимди Суусамырга баратканда Өтмөктүн белине корумдап салгыла!» – деп буйрук бериптири. Аны угуп калган бир чоң апабыз атамды качырып ийип, ал тээ төмөндөгү кыйыр туугандардын колунда жүрүп чоңоюп, эр жеткенде кайтып келген экен. Балким, балдары да ошол зөөкүрдүн урпактарынан кордук көрөт деп санааркагандыр, ким билет...

Балким, туулгандан өксүбөй, өлгөндөн өксүгөн ата-бабаларын, жетимдиктин жети қабат кайышы мойнун кескен, жалгыздыктын жанга баткан азабын тарткан өз өмүрүн ойлоп, капарсыз уктап жаткан балдарын ка-

рап, эми булар да көрбөгөн азапты көрөт турбайбы деген арман менен ташкерек тагдырыны алдында майышкандыр, ким билет...

Айтор, ошол күнү көөдөнү толо күйүт, алкымы толо арман менен көз жумган экен. Аны жакага апкелип жайына кооп, баш-аякты жыйгыча жайлоодогу жылкыларын, уй-койлорун «топурагы алтын морадерлор» талап кетишиптири. Малды ким карайт эле, апам боз үйде отурса, эки агам чыйылдан үй түбүндө өкүрүп турса...

Атам өлгөндө сары бээси боз үйдүн эшигинен башын салып, көз жашын буурчактатып, кадимкідей ыйлаптыр. Айрым адамдарга караганда ошол жылкы күйүмдүүрөөк болгонбу дейм. Ошо сары бээни да сайга алпарып союп кетишкен экен, апам башын көтөрүп келиптири. Кийин кимиси канча мал жетелеп кеткени угулат. Айылдан нени жашыраласың. Бирок эч кимиси чычкак улак да кайтарган жок. Неге десе: «Токтогул бизге мал карыз болчу» – деп чыгышыптыр. Малдуу киши үрөргө ити жок кишиден карызга мал алат дегенге жинди киши да ишенбейт го дейм. Атам, балким, ушундай болорун сезип, ишенип дайындар жакыны жок ичтен зилдесе керек, ким билет... Кыскасы, «атанын малы балага мал болбойт» тура.

Атамдан айрылганда апам 32де, Эсен байкем ондо, Аман агам алтыда, мен беш айлык экенбиз. Ал киши: «Кудай ушу үч баламан айтсын» – деп, турмушка чыккан жок. Өмүрүн, жаштыгын бизге арнады. Тирилике үйрөткөнү менен ыбырсыған көртирилике бастырган жок. Дайыма: «Окугула, адам болгула. Силерге арам жакпайт. Тукумунарда жок. Синбейт. Бирди алсаңар бештен ажырайсынар. Дүнүйө эмне экенин көрбөдүкпү...» – дечү.

Атам: «Бир кезеги келгенде, казы, карта, жал жедим. Бир кезеги келгенде, жата калып кар жедим...» – деп «кулак» болуп кетиптири.

Адам өмүрү ушул төрт сапта турган жокпу? Ак менен карадай, күн менен түндөй, бар менен жоктой жалгашкан бул таамай төрт сап кимди гана күтүп турбайт да, кимге гана жолугуп, кимдерди гана эсине келтирбейт!

Таятам казал жазган, комузду, анан эмнегедир казактын домбurasын безилдете черткен киши болуптур. Ырдабаптыр. Жазган казалдарын жыйнап-жыйнап, уукка кыстарып койчу экен. Кийин аны кулакка тар-табыз деп эки жигит келбейби. «Байсың, Совет өкмөтүнө каршысың, камайбыз, тап душмансың», тара-пара дешкен го. Ошондо таятам балдарын сооротуп: «Мени Олуж-Атага чейин (азыркы Тараз, биздин айылдан 200 чакырым алыс) айдал баргыча бу жигиттердин курсагы ачат, тамак даярда» – деп таэнеме казан астырат. Аңгыча жигиттердин бири: «Тигилер эмне?» – деп ууктагыларды көрсөтөт. «Ал менин казалдарым» – дейт таятам. «Совет өкмөтүнө каршы жазылган да, ээ?» – дейт тиги. Таятамдын ачуусу келип, ууктан бир түрмөгүн жулуп алып: «Каяктагы совет өкмөтү?! Ме, окубайсынарбы» – деп тигилерге



сунат. Ал экөө тәң кашайып кат тааныбаган немелер экен: «Тиякка алып барып тапшырабыз, ошондо көрөбүз эмне жазылганын» – дешет. Таятам аларга өмүр-өлүм жөнүндө бир-еки казал окуп берет да, маши-ненин фарасын тиктеген койдой маңырайып отурган кебетелерин бир аз карап туруп, анан ырларын жыйнап, күйүп жаткан отко бир барактан таштап отуруп өрттөгөн экен. Артында: «Кат тааныган бир урпагыма жетсе болбойт беле» – деп үнү каргылданып кетти дейт. Балдарынын маңдайынан жыттап-жыттап алып кете бериптири. Ошону менен каза-лы да калбай, домбрасынын да үнү өчүптүр... Каерде атылып, каерде көмүлгөнү белгисиз...

Таэнем болсо замандын түрүн көргөн соң бир бала, бир кызын жетелеп Бишкектин үстүндөгү төркүндөрүнө келет. «Кулактын тукумдарына» камдалган катаал турмуш акыры үчөөнүн тәң өмүрүн алып тынат.

* * *

...Тагдыр эки адамды кошпойм десе, жөөлөшүп турган жеринен адаш-тырат да, жолуктурам десе, жердин түбүнөн айдап келип көрүштүрөт турат...

Мен Таласка баратканда дайыма Меркеге токтоп өтөр элем. Аерде таанышым деле жок. Калаанын көрө турган деле эчтемеси жок. Токтогондо кыйратып кылар ишим да жок. Эстекем ырдагандай, кетейин десем кетким келбей, кандайдыр бир күч мени жибербей, бирде жок издегенсип эл аралап, бирде бирөөнү күткөнсүп чай ичип отурчумун.

Бир ирет жөнөй берерде бир карыя: «Карагым, Жамбылга чейин ала кетсең кантет?» – деп калды. «Ала кетейин, отурунуз» – дедим.

Жетимиштерге барып калган экен. Турмуш сыртын жулмалаган менен көкүрөгүн алалбаптыр. Жупуну кийинип алып эл аралап жүргөн пады-шадай эле сүйлөп келатат.

Сөз арасында:

- Сенин да акең Ленинби? – деп калды.
- Жоқ, Курманалы аке, – дедим. (Ошо кишини айылдагылардын баары аке дешчу). Анан барып казактар атаны аке дээрин эстедим. Ангыча:
 - Ленинди көрдүң беле? – дейт мен таң калып карап калсам.
 - А мен көргөм, – деп көёт.
 - Каерден? – деп кызыга түштүм.
 - Меркеде, Жамбылда, Шымкентте турат го колун сунуп, элден бир сом сурал! – дебеспи... Анан көпкө сүйлөгөн жок. Оо, бир кезде мени жацы байкагансып ата-тегимди, эл-жеримди сурал кирди. Айткандарымды ыңғыранып көңүлсүз угуп отурган. Айылымды

айтканда жандана түштү. Анан атасы атактуу бай болгонун, жайкысын Суусамырга баратканда биздин айылдагы атасынын Кыштакбек деген досунукуна бир-эки күн өргүп, анын казалдарынан угуп, домбурасын эшитип жүрүшкөнүн айтып, ал кезде тестиер бала элем деп калды.

Жүрөгүм дүкүлдөп чыкты. Нечен жылдан бери ушу кишини күтүп жүргөн турбаймынбы! «Оо, карааныңан айланайын, таятамды көргөн киши!» – деп кыйкырып жибере жаздадым...

Машинени токтотуп, сыртка чыккандан кийин Кыштакбектин небеси экенимди айтсам, кайран карыя кайра-кайра бооруна кысып, улам тиктеп, улам кучактап бирдеме айткысы келип айталбай, үнү карғылда-нып, жашып кеткен эле...

Совет өкмөтү булардын да талканын чыгарыптыр. Атасын камап, малын ортого алышп, бала-бакырасын Өзбекстандын чөлүнө ыргытып, өзбектердин малын кайтартып коюптур. Аяктан 62-жылы араң дегенде Чымкентке келишиптири.

– Мага баары түш сыйктуу болду да калды, карагым! – деди, аягында.

* * *

Ошентип кечээ эле бакубат турган үй-бүлө кыйрап, үч кыз калат – Мыскал, Бермет (менин апам) жана Мөөркан. Улуу таэжем менен апамды мектептен кулактын тукумдары деп кууп чыгышыптыр. Алар окубай калышты. Апам: «Окубай гана калдым да...» – деп кийин арман кылып жүрдү. Ал мектепте класстын алдыңкысы болуп, латын алфавитин баштап калган экен, кийин кириллицаны өз алдынча үйрөнүп, карыганга чейин китең, гезит-журналдарды окуп жүрдү. Мага кичинемде «Жолборс терисин кийген баатырды» обонго салып окуп бергени эсимде. Мөөркан эжем (биз ал кишини эже деп калдык) мектепти бешке окуп, Маяковский атындағы кыз-келиндер институтунун алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн болуп, Оштун Лаглан, Лянгар, Отуз-Адыр айылдарында орус тил мугалиими болуп иштеди.

* * *

Эсен байкем өнөр аркаласа чоң акын болмок. Болгондо да жанды кыйнап ыр курабаган, турган жеринен төгүлгөн акын болмок.

Тоо башы мөңгү агарат,
Суурулуп суулар салаалап,



Көөдөнү жашыл тукаба,
Көл-Төрдү келем аралап.

Сумсаят зоолор мунарык,
Сур булут менен уланып.
Башынан улар үн салса
Байкалбайт көзгө тунарып...

Ушул ырды он алтыдагы бала жазган десе ишенесизби? Бизди окутуп киши кылам деп жүрүп, кайран талант ачылбай калды.

* * *

Ортончубуз Аман эле. Ал төрөлгөндө атам: «Ушул балам билим көздөп, мугалим болор бекен?..» – деп койчу экен. Дегинкисинде баарыбызга эле мүнөздөмөнү так бериптири.

Аман китең эле окуй берчү. Биздин мектептин китеңканасын толук окуп чыккан ошол гана болду. Кийин көбүбүз аракет кылдык, бирок аягына чыгалбадык. «Мектептин дубал гезити Амандын учурундағыдай болгон жок» – деп калышат. Колхозчулардан бери келип, жарданып окуп, күлүп жатышкандарын көрөр элем.

Аман кичинесинде эле намыскөй болчу. Бир жолу экөөбүз райборборго барып, туугандарыбыздын үйүнө конуп калдык. Жатарда бир нерсеге алаксып калсам керек, Аман:

- Бол, жат, киши келелекте, – дейт.
- Эмне болду? – десем.
- Карабайсыңбы алдагыны! – дейт.

Көрсө, менин тиземен ылдый түшкөн, далбайган өтө эле чоң турсимен уялып жатыптыр.

Мектепте драма ийрими уюшулуп, Аман бир хандын ролун аткарып калды. Мен эң алдында отургам. Чалдын чапанын кийип, аппак сакал тагынып, олуттуу басып келатса, тааныбаптырмын. Үнүн укканда: «Э-э, Аман!» – деп кыйкырып, каткырып жиберип, кайра уялып, кыпкызыл болуп, эки колум менен оозумду баса калып, коркуп, бир кызыктай болуп отуруп калдым. Бир кездө, ролу ошондой экен, ачууланып, каарданып, өңү кубарып, жанындағыларды каарып кирди. Мени урушуп жаткансып, томсоруп эле отуруп калдым. Ал акыркы сөздөрүн айтып, этектерин далбактатып, шарт-шарт басып чыгып кеткенде залдагылар дуулдатып кол чаап жиберишти. «Картайса ушундай чал болот турбайбы» – деп мен отурам, сыймыктанып.

Кайран жигит, картайбай калбадыбы...

* * *

Мен анда алтыга чыга элекмин. Аман рогатка алып келиптири. Сура-сам бербейт. Байкен барып отуз алты тамганы үйрөнүп келсөң берем дейт. Мен байкеме келип асылдым. Ал мугалим болсо да мыкты мугалим болмок. Наяты чай кайнамда тамганын баарын жаттатты. Чуркап Аманга келип, бадырата айта баштадым. (Эсимде, «Ц» тамгасын айталбай койгом). Рогаткасын бир жолу аттырды, талаага кетти. «Бар, эми жазма түрүн үйрөнүп кел» – деди. Кайра байкеме келдим. Ал болсо жадабайт. Шашпай үйрөткүчө түн кирди. «Ата», «Апа», «Меш» дегенди жазып алғаныма сүйүнгөнүмдү айтпаңыз. Байкем улам мактап коёт. Өпкөсү жок жаным, балдырап окуй баштабадымбы! Ошол күндөн тартып мага сонун «коюн» табылды. Эки агам эки жагыман жөлөп отуруп, алтыга чыкканда окуганды, санаганды үйрөтүштү. Анан жомокторго алып киришти. Эң керемет дүйнө ушул экен. Качан болсо акыйкattык жеңет! Качан болсо актын иши ак! Качан болсо кара ниеттер жазаланбай койбойт!

Тунгуюктan жарык дүйнөгө алып чыккан эки агама, эки дүйнөдө ыраазымын! Мени оюндан окууга буруп кеткендin укмуш жолдорун табышар эле. Мен кежирленгенде агаларым эч качан күчкө салчу эмес. Эстүү кишилер да, качан болсо акыл менен ийге келтирип коюшчу.

Үч кылы түрлүү үн каткан,
Комуз элек бир кезде.
Кош кылда кыйла сыр жаткан,
Домбура болдук бул кезде.

* * *

Эрте жазда, айылдан обочорооок талаага көчүп келдик. Апам боз үйүн тикити. Талаада иштегендерге ысык-аш жасамай болду. Бу тракторчуларың кол жууйт дегенди билишпейт окшойт, карамай-сарамай бойдон эле тамак иче беришет экен. Үйдүн түбүндө шаркырап суу агат. Оңой менен жуунушпайт. Апам бир-эки айтып көрдү. Болушпайт. «Өзүбүздүкү өзүбүзгө дары» – деп коюшат.

Бир күнү калдайган чоң тактаны алып келип, үйгө жөлөп коюшту. Окусам: «Доска показателей» – дейт. Күнүгө ким канча жер айдаганы жазылат экен бор менен. Анысын бирөө жазат, кечинде башкасы келип текшерет. Жүрдүм-жүрдүм да бир күнү баарын очуруп туруп, оюма келген сандарды жазып салдым. Ызы-чуу эле түшүп калышты. Кечинде:



- Ким жазды? – деп «текшерүүчү» менден сурады.
 - Мен, – дедим, акырын.
 - Ийе-ата, сен жазғанды билесиңби?
 - Билем.
- Ал экзаменди аябай алды да:
- Өй, ырас болбодубу. Сен эми тракторчулардын айтканын доскага жазып, анан мобу дептерге момундай кылып көчүрүп коюп тур, макулбу?
 - Макул.
 - Ойноп кетип мени кашайтып жүрбө?
 - Антпейм.

Ошол күндөн «учётчик бала» деген атка кондум. Бирок бир топ күндөн кийин башкарма келип урушуп, чыныгы учетчике жаздырып койду. Гектар дегенге эле акылым жетпейт. Акыры байкем алгач метрди, анан сотукту, анан гектарды түшүндүрдү. Чуркап ойногондо «бир метр, эки метр» деп санап отуруп, жүз болгондо «сотук» деп коём. Туурасынан да ошондой чуркайм да, «гектар!» деп кыйкырам. Же аны уккан киши жок.

Жакында апам алып келген ак козу артыман калбайт. Анын менден башка караан тутары жок, менин андан башка «досум» жок. Ээрчишип жүргөнүбүз жүргөн. Кичине эле адаштырып койсон, сулунун арасынан ушундай бир мунканып маарайт, чуркап барып кучактап калам. Туткактаганы туткактаган. Мага аябай үйүр болуп кетти.

* * *

Апам Аманга деп татынакай, чыкчыйган көк кепка сатып келди. Ал мектепте болчу. Бир чети мектепти, экинчи чети Амандын сүйүнгөнүн көргүм келип, кепканы алып, мектепти көздөй урдум. Козум кошо келатат. Келсек эч ким жок, баары сабакта экен. Ар кайсы айнекти карап жүрсөм чуулдап танаписке чыгып калышты. Чуркап барып колуна бердим. Кийип көрдү. Уш-шундай жарашты дейсин! Сүйүндү. Балдар менен чуркап ойноп кетти. Көпкө карап турдум да, окугум келди.

Эртеси козум экөөбүз мектепке келдик. Бут жылаңайлак. Балтырлар жарылган, сүйкөгөнүм солидол. Баш болсо турат, калжайып. Көчөлөш бала көрүндү. «Жүр, биздин класска» – деди. Бардым. Оосурак эле жыттанат. Эң арткы партада отурат экен, эки бала. Үчүнчү болуп отуруп алдым. Козум жанымда. Балдар сырттан чуулдап киришти да, мени бири көрсө, бири көрбөй отуруп калышты. Мугалим кирди. Аздан соң доскага жаза баштады эле козум маарап жиберди. Класс дуу түштү. Мугалим:

– Бу кайдагы козу? – деди.
– Меники, – дедим.
– Сен кимсин, тур ордундан! Эмне отурасың биерде?
– Окуюн деп келдим.
– Козуң да оқуйбу?
Балдар каткырып кальшты.
– Жок, бул окубайт.
– Келчи бери. Эмне билесин?
– Баарын билем, – деп жибердим, шашканыман. Козум жанымда турат.
– Эмне дейт! Бу кайсы тамга?
– Мен гезит оқуйм.
– Ыя, де. Кана, мобуну окуучу, – деп ачылган китетти берди.
Окуп бердим. Кара-ап турду.
– Жазганды билесиңбى?
– Билем.
– Жазчы, доскага билгениңди – деп, колума бор берди.
Мен: «Апа. Ата. Меш. Окугум келет» – деп жаздым. Күлдү. Балдар тынчыбайт. Алардын эрмеги эле козу.
– Канчадасың?
– Алтыңдамын.
– Оо коқуй, болбойт. Жетиге чыкканда кел. Ага чейин сага да, козуңда уруксат жок. Бар эми.
Чыгып кеттик. Ыза болуп калдым. Жолдо ойлодум: окусам, жазсам, санасам эмне үчүн албайт?

* * *

Кайран гана козум! Сүннөткө союлуп кетпедиби. Эрназар кескичти өзүм чакырып келгенимди кантейин. Алданып калдым. Келсем териси жайылып калыптыр. Жылкы соё тургансып, беш-алтоо мени качырып сала беришти...

* * *

Апам экөөбүз бир жактан келатканбыз. Мен «жакшы болоюн» деп калгам. Бир кездे апам чочуп кетти:

– Э, кудай! Тиги эмне балекет?!

Карасам биздин боз үйдүн үстүнөн уюлгуп коюу кара түтүн чып жатыптыр. Апам чуркады. Артынан мен жөнөдүм, талтактап.



Аз өтпөй эле үйдүн үстүнөн жалын чыкты. Апам отура калды. Мен селейип эле туруп калдым. Биздин көз алдыбызда боз үй урап түштү. Болгон дүнүйө-оокатыбыздын баары ушул үйдө болчу. Колго алар буюм тургай, жумушчулар аш ичкен табактар да бырбыйып эрип ке-тилтири. Өрт тракторчулардын чылымынан чыгыптыр. Алам saatты ошондо көргөм.

Апам эч ким менен кыжылдашкан жок, ыйлаган да жок. Чогулуп тур-гандар ар нерсени айтып киришти эле, апам сөздү кыскартты:

– Дүнүйө жерге кирсин. Мындан чоңунан ажырап деле өлгөн эмеспиз. Үч балам аман болсун.

Ээрчишип тамыбызга келатабыз. Улам-улам уурданып апамды карап коём. Ой басып келатат. Оо, бир маалда гана улутунуп:

– Метиркеңер менен сүрөттер күйбөсө болот эле... – деп койду. Тамга келгенче башка сүйлөгөн жок.

* * *

Байкем анда он алтыда. Жайкы каникулда кечке колхоздун арабасын айдал, кечкисин кичинеден саман ала келип, короого жыйып жүрдү. Ал кезде отун жок, элдин көбү кыштай саман жагып чыкчу. Таш көмүр, радио, телевизор, машина, свет, картөшкө сыйктууларды кийин көрдүк. Жемиш жөнүндө кеп жок.

Тамдагы турмуш кайышын чоюп өтүп жатты.

Ал кезде кулпу дегенди билчү эмеспиз. Бирин-эки мал үйдүн жанында эле байланып турчу. Кеч күздө колхоз боз үйдүн ордуна бир аз акча берген экен, апам ага уй сатып келди. Сүйүндүк. Бирок ошол эле түнү ууру алып кетти. А да бир кудайдан жөө качан неме окшойт, кыламык карда изи каларына да карабаптыр. Аман экөөбүз сокур тоом изин кубалап төмөнкү айылдагы бир үйгө келдик. Ити арсылдан, үйдөн кур-сагын сүйрөгөн кара сур киши чыкты. Салам айтсак, алик алган жок. «Эмне?!» – деди. Үнү үрөйдү учурат. Аман: «Биздин уй силердин короого кириптири, мына изи...» дегенде эле тамга жөлөнүп турган таякты алып, бизди ашата сөгүп, качырып сала берди. Аман токтоп бирдеме айтайын деди эле жонго бир салды. Ал кайкалай түшүп: «Бериңиз уюбузду!» – деп ыйлап жиберди. «Мына, силерге уй!» – деп таякты ыргытты эле, менин тиземе келип шак дей түштү. Ооруганына чыдабай отура калдым. Байланып да жибердим.

– Эми келсенер өлтүрөм!

Шатырата сөккөн бойдон үйүнө кирип кетти.

Аман жолдо келатып:

– Апама айтпа, – деп койду.

Ошол ууру аз күн өтпей мал союп жатып эле чалкасынан кетип өлдү. Ошондон бери Жаратканга ишенем. Бизди сыйздаткан кишилерди жазалап көрүн андан кийин далай жолу далилдеди...

Чынында эле ошол күндөн ушул күнгө чейин жалгыз таянычыбыз, тирегибиз, ишенерибиз да ошол. Ал бизди дайыма сынап турат. Ар бир жакшылыкка татаал жолдор менен алып келет. Бутубузду жерден үзбөйт да, төбөбүздү көктөн түшүрбөйт. Жеткизбей койбойт, ашыкча да бербейт. Адам эңсөөсүндө чек жок эмеспи, пенде катары көптү көксөгөн күндер болбой койбойт экен. Бирок ал өлчөмүнөн ашыrbайт. Ак-караны, баржокту, чын-жалганды байма-бай түшүндүрүп отуруп, ал бизди каниетчиликтүрдү.

Тумшугу бирдемеге илинсе эле чамгарактай баштагандарды, же кылы кыйшайса эле ар кимге догурунуп, ақыркы бечарага айлана түшкөндөрдү көргөндө апам:

– Көрбөгөндүн көргөнү курусун! – деп койчу.

Апам дегинкисинде кайраттуу киши болчу. Жаш кезинде көкүрөгү мастиит болот. Анда оорукана, билимдүү врач деген биздин айылда жок экен. Күндөн-күнгө тулайдай болуп шишип, уйку бетин көрбөй калганда атам райборборго алларат. Ал бизден кырк беш чакырым алыста. Апам кичекей кызын таштабай көтөрө кетет (ата-энемдин туну кыз болуптур. Атын Сагын коюшуптур. Акылы жашынан ашкан кыз эле дешет. Тогузга чыкканда көз тийип чарчап калыптыр).

Ошентип апама операция жасашат, наркозу жок. Үн чыгарбай чыдалотуруп, алдыңкы эрдин жара тиштептир.

Ооруканадан чыгар күнү атам ат коштоп барса, апам таң атпай жөө кетип калганын айтышат. Биздин айылдан ал кездеги райборборго эки өзөн менен жол кетет. Атам бири менен келгиче апам экинчиси менен кеткен тура. Артынан: «Бала көтөргөн аял өттүбү?» «Ооба, жана кетип бараткан» – деп сурамжылап отуруп жеткиче, апам үйгө келип калыптыр.

Эмнеге күтпөй кетип калганын сураса айтыптыр: «Жумушу көп неме бошой албайт го» – дедим. Операциядан кийин, көтөргөн баласы бар (аны да бир эле жагына көтөрө алат) аял киши кырк беш чакырым жолду жөө басат деген...

Азыркы жеңелерибиздин биринен үшүнтө алат белениз деп сурасак: «Мага эмне кудайдын азабы, кызынарды ыргытып иймекмин!» – дебат-пайбы.

Апам эч качан бирөөгө барып даттанып, же арман айтып, көз жашы кылып көргөн адам эмес эле.



* * *

Мал киндиgi катканда сегиз таштай (таш – 8 чакырым жер) жол басып жайлоого чыкчубуз. Айыл өтөктөп барып конот. Шапата уруп шаркыраган Каракол суусу жаштыктай аласалып, урунуп-беринип, каяқадыр далbastап шашып-бышып, чаканды колдон талашып кетибаткан болот (баар жери да, өлөр жери да Казакстандын чөлү экен, бечаранын). Аны жээктеп жалгыз ойногонду, ырдай эле бергенди жакшы көрчүмүн. Чемирчек, конок, бүлдүркөн, жалбыздар, тоосуна чыксаң кымыздык, ышкынчие, карагат, эмне гана жок! Апам: «Таңдын атканын, күндүн алгачкы нурун көргөндөр бактылуу болот» – деп коёт. «Тээтиги чоку бактылуу болсо керек» – деп ойлойм.

Жайлоонун баары жакшы дечи. Бирок менин балалыгымды катып жаткан Караколдун кадыры мен үчүн башкача.

Алысцы бүлбүл берилеп,
Ак-кара көзгө түшкөндө
Жапсардан ак таң керилет,
Жашынган сааты бүткөндө

Башынан тоонун нур түшүп,
Батышка небак түн житкен.
Булуттар менен тұртұшып,
Шыкаалайт аска түндүктөн.

Арыда булак жай жылып,
Ашықбаш добуш чыгарбай
Акырын чертет кайрыгын,
Армандуу комузчулардай.

Өзөгүн жалгап чөп күчү
Өр тартып уйлар кетишкен.
Тырайып жатат көк күчүк
Конурук гана жетишпей.

Бир киши жээкте жай барат
Билинбей соосу, мастыгы.
Алалбай жүрөт дайрадан
Ағызып ийген жаштыгын...

* * *

Бир абышкага сексенге барып калганда тамак ичибатып саамга тунжурай түшүп: «Ойло-оп-ойлоп отурсам, сен мага кыз келген эмес турбайсыңбы!» – деп кемпирин кашык менен чекеге чаап калган тура...

Ойлоп отурсам, өмүрүмдүн эн бактылуу учуру жайлодо калган экен.

Шумдугун курган зоолордон
Шумкардын үнүн укчу элем.
Буулугуп турган тоолордон
Булуттар үркүп чыкчу эле...

Жайлодо жамгыр менен достоштум. Ал башталганда мен жылаңаяк чуркайм, дөңдөн дөңгө. Аягы мөндүрлөп кетет да, титиреп үйгө келем. Апам боз үйдүн эшигин түрүп, чердейген курсагымды тойгузуп, чапанын жаап жаткызып коёт. Урушпайт. Аркы ойзәдөгү жол салып жүргөндөрдү, күмүш капиталын шамалга жаркылдатып, деңиздей толкуп жаткан бете-гелерди карап, жамгырдын жанды мемиреткен дабышын тыңшап, мин-түркүн кыялдарды аралап жүрүп уктап кетем.

* * *

Бир күнү: «Жылкычы окуудан келиптири, жүргүлө, чертмек угабыз» – деп калышты. Бардык. Атай айткандай, «киңкылдетип тыңқылдатпай, ташка тамга баскандай, Аккуланы чапкандай...» шартылдатып, кол ойнотуп черткен киши экен. Айылдагылардын моокумун кандырды, мени болсо «жинди» кылды. Черткен күүлөрү кулагымда жанырып, акырындал көкүрөгүмө уюп, чыңқылдал ырдап жүргөн ырларымды айдал чыкты. Чертмегим (комуз) жок. Эстеп калган кайрыктарымды үнгө салып кайталай берем. Чуркасам «Маш ботойго» салам: дан-дири, дан-дири, жан-дири-дан, дан-дири, дан-дири, маш-ботой».

– Эй, маш ботой, биздин атты көрдүнбү? – деп калпагын мурдуунун үстүнө кийген, эки күндүн биринде эле аялын чырылдатып сабай берген, оозунан жер дүлөй кетпеген уйчу сурап калат. Аны бири Дүлөй ооз десе бири жөн эле Жалак деп коёт.

– Дан-дири, дан-дири, дан-дири, жок!

Күүнү үзгүм келбейт. Ал бирдемелерди айткан болот. Укпай узап кетем. Бассам «Чоң кербезгө» салам: Керр-безим, кер-рбезим, кер-рбезим атакем. Бир, эки, үч, төрт...



Ушул күү мага өтө жакын эле. Себеби «Токтогулдун кербези» деп чертилген. Атамдын аты Токтогул да. Үч-төрт жылдан кийин «Токтогулдун кербези. Токтогул орто мектебинен Токтогулов ат-карат» десе залдагылар күлүп жибергени эсимде. Анда фамилиям Токтогулов эле.

* * *

Көп узабай жайлоодон Асылбек Эшмамбетов деген залкар комузчуны көрдүм. Балыктын кумарынан төмөнкү айылга түшүп кетипмин. Суу боюнда, бир топ кишинин ортосунда комуз чертип отуруптур. Сары чий калпак кийген, арык киши экен. Мага эмнегедир дайыма ачка жүргөн кишидей көрүндү.

Бир топ күү чертти. Манжалары торгойдун канатындаң дирилдеген кишини бириңчи көрүшүм. Өзгөчө өзүнүн «Айдама ботой» деген күүсүн черткенде, оң колунун манжалары көрүнбөй эле калат экен. Андан кийин андай ылдам черткен кишини көргөн жокмун. Ал жагынан акыркы мөгикан болгон окшойт.

Бир кезде «Ак Мөөрдү» айтты. Алгачкы таасирби, же чынында эле ошондойбу, айтор, анысын да эч кимге салыштырып болбайт эле. Үнүндө адамды кишендер турган сырдуу бир мун бар болчу. Күүгүм түшө баштаганда:

– Карапы киргендө Карагул ботомду айтып берейин, – деп калды. Улам кымыздан ууртап коюп айтып жатат.

Көзүң кашайган чал, Карагулду ыргыта атып, салбырата башын ку-чактап, сайды башына көтөрүп занқылдап: «Кайра ала турган болгон сон, муну эмне мага көргөздүң?!» – деп, Жаратканды жакадан алыш, муунтуп киргендө, айрымдар бышактап ыйлай башташты.

Үккандарыма дендароо болуп үйгө келатсам, мени сууга агып кетти деп издең жүрүшүптур. Баягы Дүйлөй ооз кыйкырды:

- ئى، كەرbezim деген бoidon кete берген экен десе، бар белен?
- Сиз Карагул ботомду билесизби?
- Ии, ал эмне болуптур?
- Atасы атып салыптыр?
- Ok! Kачан, коқый?!
- Билбейм, качан экенин.
- Омей, анын атасы жок да?
- Бар экен да. Atкандан кийин башын күчактап алыш ырдалтыр.
- Mine дейт, муногу?

Аңгыча апам келип ээрчитип кетти да, менин «жизинимди» берди.

Эртеси эрдиндеги жер дүлөйүн калдайтып, баягы уйчу апама айтып калды:

- Балаңды молдого окутсанчы? Оозуна келгенди оттоп калыптыр?
- Ушу күнгө чейин сен барбаган молдого буга эмне бар?

* * *

Асылбек Эшмамбетов атындай эле асыл киши экен. Кеп арасында «Эр жигиттин кошомат кылганча өлгөнү артык» деген сөзү эсимде калыптыр. Мүмкүн, ошондой мүнөзү үчүн эч кандай наам берилбей калгандыр?.. Ошондогу өзүн пайгамбар сезген төбөлдөр, жылдар өткөн соң Асылбек Эшмамбетовдун чаңында каларын билишти бекен?

«Ошондон кийин оңбай калдым» дегендей, комуз менен оорудум да калдым. Комуз болсо жок. Ал кезде сатыкка түшчү эмес. От жаксам көсөөнү чертем, бассам-турсын чыбыкты чертем, комуз издел кошуна айылга кирип кетип, бош жаткан сарайга «концерт коюп» ийген да күнүм болуптур.

Азыркыдай телевизор, магнитофон, компьютер ж.б. болгондо, балким, комузунду ойлобой да калат белем, ордун басар, алаксытар эч нерсе болбогон үчүн 4-класска келгиче диагнозум «чертмек» бойдан турду. Айтмакчы, биздин айылдагылар комузду чертмек дешчү. Комуз деген сөз кийин келди. Байкем бир чертмек сурал келип, мага акындардын ырчы күүсүн үйрөтүп, муну кыргыздар комуз дээрин айткан.

* * *

Бульдозерди биринчи көргөндө аябай таң калгам. Жанына барып, аңкайып түшкө чейин карап турдум. Укмуш! Күрөң бука менен Карада сүзүшкөндө жөн эле оозубузду ачып жүрүппүз. Казандай таштарды кантарыбатпайбы!

Бир күнү бузулуп калды. Айдаган орус түш оогончо бирдемелерди чукулап отурду. Бир кезде кичинекей эле темирди алдына коюп, калдайган тракторду көтөргөндө... ушул орус сыйкырчы экен деп ойладум. Анан эле оюма дөңгөч түштү. Алдуу-күчтүү эркектер тоого чыгып арчанын дөңгөчүн оодарып, төмөн көздөй кулатып, анан ат менен сүйрөтүп алышчу. Бизде антер киши жок. Агаларым жакада, колхоздун жумушунда. Биз да арча жаксак дейбиз да.

Орус кыргыччаны суудай билген неме экен. Апам берип жиберген айран менен нанды түгөттү да:



- Мен үч күндө келем. Сен тракторду кара, – деди.
- Макул. Алдагы темир менен дөңгөч оодарсам болобу?
- Дөңгөч эмне?
- Отун. Жыгач. Арчанын тамырычы.
- А-а, болот. Кайра апкелип кой, макулбу?
- Ооба да. Мунун аты эмне?
- Домкрат.

Ичимен «дамкрат» деп кайра-кайра кайталап жаттадым. Бу ыткыйган темирди кантип иштетишти окең аябай жатып түшүндүрдү.

Эртеси капка салдым да, кичинекей балта алыш, Бектур деген ба-ланы ээрчитип тоого чыктым. Эч ким оодаралбаган бир зор дөңгөч бар эле. Домкратты алдына коюп алыш айлантып кирдик. Карс этип тамыры үзүлгөндө жүрөгүп түшөт. Улам көтөрүлгөн жагына таш коюп, тамырын кыркып, тырбаландал жатып оодарып алдык. Кетти, аңкилдеген бойдон. Экинчи дөңгөчкө жармаштык. Айылга түшүп келип эле апама айттым. Эптеп сүйрөтүп алдык. Атын берген киши көлүк акысына деп бир дөңгөчтүү алыш кетти, ата. Биз да арча жагып калдык. Жыты сонун, бирок чогу тентек экен. Сыртка коломто каздык.

* * *

Бир жылы жайлоодо бизге жанаша коңшу айылдын уй фермасы конуп калды.

Эки айылдын чычымдары букаларбызызды ортого айдал келип сүзүштүрөбүз. Алардыкы Карада, биздикى Күрөн бука. Өлбөгөн жерде калышат: мүйүздөрү карсылдап, көздөрү акшайып, тизелей калып, жер чапчып... Бирок бирин бири жеңе алчу эмес. Өле чарчап, кангирип туруп калышканда айдал кетчүбүз. Букалар бизди патриот кылып жиберген окшойт.

Бир күнү чемирчек казып жүрсөк эле Карада биздин уйлардын арасында жүрөт! А тургай ашмай болду, бирине. Анысы биздин уй! Чемирчек казган ичке курч бычагымды алыш эле учкан бойдон жетип бардым да, кыпкызыл «душманды» түбүнөн кесип жибердим.

Көзүң жамандыкты көрбөсүн! Тиги асман-айга түйүлүп, өкүргөн бойдон жөнөдү. Бычакты сууга ыргытып ийдим.

Кечинде тигил айылдын уйчусу келип эле биздин Дүлөй оозго бир тийди:

- О, атандын оозугас сенин!
- Сөкпө, энен искеин!

– А сен мине Карапанықын кесип аласың, ыя?! Ачкадан өлүп баратасыңбы. Же алдагы жалагың айыккыча соруп жүрөйүн дедиңби, аkmak десе!

– Эй, сен айнып калгансың го дейм?! Минени эле былжырап атасың, ыя?!

– Кескен сен, айныган мен бекем?

Аңғыча кишилер келип аларды үйлөрдөн оолак алып кетиши. Айыл үстүлүк кылып коюшту окшойт. Тиги уйчу ыза болуп кетип баратып:

– Өй, жалак! Жакында куутка сени салам! – деп атын такымга басып алды.

Биздин Дүлөй оозду карасак калпагы оозуна түшөйүн деп калыптыр. Бүттү, азыр барып аялын сабайт дедик.

* * *

Мен биринчи класска барганда октябрдын орто чени болсо керек эле. Анда азыркы чоң айыл түптөлө элек. Беш колхоз беш жакта. Туш-туштан келип окуйбаз. Мектепке чейин итабар эле узак жол. Бакирдин экөөбүз кошуна турабыз. Мектепке чогуу барып келебиз.

Бир күнү класссыбызга жаңы кыз келди. Таза кийинген, татынакай неме экен. Бакирдин экөөбүз ал кызды мектептен баштап талашкан, үйгө жакындаганда мушташып кеттик. Көтөрүп чабышып топурак жебатсак чоң кишинин үнү угулду:

– Эй, токtotкула! Эмне болуп кетти?

– Муногу! Жаңы келген кызды мен алам дебатат.

– Сенчи?

– Аны мен алам да!

– Олда тукумун өскүрлөр, ай-ье. Кыйын болгон турбайбы. Деги канчадасыңар?

– Жетиде!

– Сегизде!

Дердендеп турабыз. Тиги киши бизди бир аз карап турду.

– Баары бүтүп, эми катын алганыңар эле калган турбайбы, ээ?

– Ии.

Балким, ошондо Бакирдин экөөбүз тен ичибизде «бул алат, сен жолобо!» десе экен деп турсак керек. Аңғыча эле тиги киши:

– Ош-шүмүрәйгөн кемпайлар! Мурдуңарды аарчый албай жүрүп кыздын балакетин аласыңарбы, ыя! Кебетенер кантет, түшкө кирчүдөй болуп. Жоголгула, көзүмө көрүнбөй! – деп камчы менен экөөбүздү тен жон талаштыра тартып ийди. Кайкалаган бойдон безип жөнөдүк. Кыз мээден учту. Үйгө жеткенде бири-бирибиздин чаныбызды күбүдүк да,



эчтеме болбогонсуп ар кайсыны сүйлөшүп туруп калдык. Кыз жакпай калды.

Аңғыча Майлыбай чоң ата (Бакирдиндин таятасы) чыкты эле, Бакирдин тикилдеген бойдон үйүнө жөнөдү. Ал таятасынан аябай коркчу. Макен кыжылдап урушуп отурчу эмес. Көк желкеден алыш эле тетигинден ары ыргытчу. Бою эки метрден ашық, далысы далдайган, карылуу, бир көзүнө кыйгачынан кара кайыш байланган, ныгыра сүйлөгөн киши болчу.

Бир ирет кире калсам, Бакирдинге суу күйдуруп башын жууп жаткан экен. Баш терисин көрүп таң калгам. Узунунан да, туурасынан да тилинген тырыктардан чатыраш болуп калыптыр. Бир кулагынын жарымы жок. Себебин өзү айтмак беле, кийин айылдаштардан уктуум.

Көрсө, Макен өз заманында эл баккан баатыр экен. Ал кездеги баатырлар башка элден жылкы чаап келчү тура.

Макебиз башканын шоруна сабын болбоюн дегенби, айтор, дайыма жалгыз аттанчу экен. Куугундан куйрук үзгөн да, тосоттон торго түшкөн да күндөрү болуптур.

Биринчи жолу колго түшкөндө чачын тасырайта кырып, баш терисин узунунан жол-жол кылып тилип, туздан мол сээп туруп коё беришиттир. Ошондо кың деп үн чыгарбаптыр. Айыгалек жаранын арасынан чач өсүп баштаганы тириүнүн тозогу дешет. Көк жал Макен куйканы айыктырып алыш кайрале жылкы чаап кирет. Дагы колго түшөт.

Анда башын туурасынан тилишет. Андан да жалкпай, үчүнчү жолу колго түшкөндө бир кулагын кесип итке ыргытышат. Ал ортодо карматтай кеткен учурлары да бир топ экен.

Төртүнчү жолу кармалганда бир көзүн оюп, тыкыр тазалап туруп:

– ئىي، مايلىبائى، جانارىق (كۆزۈن دegeni) үشөө болسا تاگын келерсин، اكە-شەشەندى... – دegende Макен:

– Мал го табылат, сiler табылбасты алдынар. Ордуна бир үйүр жылкы бергиле, көз акым деп айдал барайын, – деген тура.

– Жылкы берейик, бирак сен кайтып келесىق гой? – дешкенде Макен:

– Жок. Жарык дүйнөдөн артык не бар!? – деп, көздүн канын шорголтууп, жылкыларын жорголотуп айдал келген экен.

Эки жагына тең таң бербей коё албайсыц...

* * *

– Апа, атам качан келет аскерден?

– Баласы «бешке» окуса жиберебиз дешиптири.

* * *

– Апа, атам мине келбейт?

– Балаң жакшы окуган менен тентек экен деп жибербей жатышыптыр.

Жиним кагыла түштү. Төртүнчү класста «тартиптүү бала» болуп калдым. Шойконум карман баратса эле эсиме кылт дей түшөт. Ошондой күндөрдүн биринде агайыбыз айтып калды:

– Өкмөт менен партия томолой жетимдер менен чала жетимдерге кышкы кийимдерден жардам бере турган болду.

– Агай, чала жетимдер деген эмне?

– Же атасы, же энеси өлгөндөр?

Орой сүйлөгөн киши эле. Бир колу доскага жазыбатса, экинчи колу көчүгүн тырмал баштачу. Чүчөк го деп ойлоочубуз. Эки сөз айттып эле класстын кутун учурup жиберди. Делдейип тыңшап калдык. Ал жетимдердин тизмесин окуп кирди.

– Баланчаев. Өтүк, тумак, купайке.

– Түккүнчөева. Чокой, пальто, жоолук.

– Токтогулов. Тумак...

Жүрөгүм шуу дей түштү. Ордуман тура калдым:

– Агай, менин атам аскерде да...

– Ким айтты?

– Апам.

– Сенин атаң аскер-паскери жок эле сен бешикте жатканда өлгөн. Мына, мен өз колум менен топурак...

Андан аркысын уккан жокмун. Таар баштыгымды асындым да, класстан безип чыктым. Бир аз узап барып турup калдым. Көңүлүм айный түштү. Мектепти көргүм келбей, ичим бурап ооруп баштады. Эмне кыларымды билбей калдым. Чоң кишилердин баары алдамчы, баары таш боор көрүнүп кетти.

Туугандарыбыздын үйүндө жаттып окучумун. Аякка да баргым келген жок. Тызылдаган бойдон Сауле чоң апама келдим.

– Чоң апа, менин атам аскерде ээ?

– Ооба. Эмне болду?

– Агай өлүп калган деди го?

– Аны кайсы келесоо айтты?

Агайды айттым.

– О, болчойгон өлүгүндү көрөйүн жаман! Ал ошондой арам. Анын ичи толгон эле чочконун башы!

– Атам барбы, чоң апа?

– ...



«Бар, тирүү» деген сөздү угалбай жалдырап турал. Чоң апам тай-салдай түштү. Чымын-куюн болуп кыштоодогу апама жөнөдүм. Жол алыс. Күн суук. Эмнегедир агайдын суук кабарына ишнене баштадым. Жолу жок ээн талаада күйүгүп, мұдүрүлүп-чалынып келатып, бир кезде көмкөрөмөн түштүм. Негедир буркурап ыйлап жибердим. Калың кардын үстүндө өпкө-өпкөмө батпай көпкө жаттым. Жедеп үшүгөндө, көкүрөгүм эңшерилип, ичимде ачуу тызылдактан башка эч нерсе калбай калганда, ордуман турдум да баштыгымды сүйрөп, тумагым менен улам-улам жашымды сүртүп, атамдын тирүү экенинен барган сайын түңүлүп, ойдо жок ишти араң эле көтөрүп келаттым. Эски мүрзөлөрдүн жанынан өтүп баратканда, бири каргадай баласына, бири кичинекей бөбөгүнө жеталбай атам менен Сагын эжемдин арбагы буркурап ыйлап турганын ал кезде кайдан билдим!..

* * *

Чындык – айтканга балдан таттуу, укканга өттөн ачуу. Агай айтты, мен уктум. Эмне үчүн он бир жыл бул чындыкты менден жашырышкан? Көрсө, Аман атасын жоктоп, аябай куса болуп, ооруганга чейин жетиптири. Мени да ошентип кетпесин дешкен турбайбы. Кайран гана эски кишилер! Баары сыр билгизбей, бала-чаканын көзүнчө кеп кылбай, тырпын тышкан чыгарбай, зымпыйып жүрүшкөнүн карабайсызыбы. Ыйман, адептин улуу булактары алар менен кошо соолудубу деп корком...

Атасын жоктобогон да бала болчубу. Апам бизди бирөөнүн көсөөсүн карматпай, эскисин кийгизбей, көзүбүздү саттырбай, намыстын камчысынын алдында баккан менен, бу көөнө турмуш атаңды эсиңе салбай турбайт экен.

Кышында кар боройлоп турганда, караңғы кирип калганда баарыбыз бир үйгө барчудай чурулдап мектептен чыгар элек. Үйү жакындар топ-топ болуп жөнөштөт. Алыстан келип окугандардын көпчүлүгүн аталары атка өнөрүп, ичик-тонуна катып алыш кетишчү. Күндүзгү издин баарын кар уруп салган жолсуз талаа менен жалгыз барытпай ойлоочу элем: «Менин да атам келет. Анан аты болот. Ичиги болот. Мени да өнөрүп алыш кетет» – деп. Анан негедир «Ошондой! Ошондой!» – деп ыза аралаш кыйкырып алчумун. Кимге кыйкырганымды деле билбейм. Апам мектепке жакын турган туугандарыбыздыкына жатып оку деп, дайындала да кетчү. Мен болбой эле үйгө качам. Узак жолдо атам келгенден кийинки турмушту элестетип, кыялданып кете бергенди жакшы көрчүмүн. Качан гана апам атамдын мүрзесүн көргөзгөндө бу кыялдарым менден түтүндөй бөлүндү. Кайтып келген жок.

Жетимдерин жетилер
Жетилгөнчө кечигер,
Жетимдерге боор ооруп
Жер койну кантип чечилер...

дегендей, жетилдик. Көп нерседен кечиктик. Баары болду. Керденге жазылганды көрбөскө айла жок. Ошондо апам: «Бир улакты жараткан кудай бир шыбакты кошо жаратат. Өз ырысқындардан айтсын», – деген.

* * *

Сардалаа... Бу талаанын аты. Жазында жаш баладай сүймөнчүк эле. Аナン жетилчү. Аナン бардар-сардар болуп барып, тез эле карып, өлүп тынчу. Жыл сайын ошол.

Күзүндө тууттан кийинки малдай эси ооп, алсырап, тытмалап, тоноп кеткен адамдардын артынан кошо чуркай албай тырайып жаткан Сардалаа. Аны менен адашкан козудай жаагын жана ырдал бараткан жаш бала... Кышында койчумандын итиндөй титиреп кардын алдында жатса, аны жөн жаткырбай кайдан-жайдан келген бороон кар тозонун өйдө-ылдый кубалап, каалашынча тайрандап, талаанын кейпин учурup, аナン тээ нарыда качанкы өткөндөрдү эстеп, ошонусунан чыгалбай үлдүрөп отурган чалдарга окшош тоолорду көздөй жиниккен бойдон кетер эле. Ошондо тажаал катындын былжырбаш күйөөсүндөй былк эталбаган Сардалаа. Андай кезде да бир карасаң алысқы жарыктан үмүттөнүп бараткан, бир карасаң кыйшайган тумагы, муз тээп жүрүп кончуна толгон кар, маймылдын көчүгүндөй калдайып тонуп калган жүндүү шымы менен иши жок жомоктордогу керемет дүйнөгө кирип алып, чексиз кыялдарга батып малаңдап бараткан жаш бала...

Ата-энемдин, ага-эжемдин издері калган Сардалаа. Алар да бул талаадан далай өтушкөн. Экөөнүн ақыркы жайы болгон Сардалаа...

Калдайган Сары талаандан
Карлыгач болуп өтсөм дейм –

деп Рыспай ырдайт го, ошол ырды айылдаш агабыз Биримкул Алыбаев жазған. Аны уккан сайын куса болуп кетем.

* * *

Баяғы жайлодогу Жылкычы (өз аты Сүйөркүл экен) окуусун бүтүп келип мектепке орношор менен бир нече кружок уюштуруп ииди. Бир жағында драма кружогу күпүлдөтүп «Курманбек», «Жаныл мырза», «Жапа-



лак Жатпасов» сыйктуу спектаклдерди коюп жатса, бир жагында ырчылар өзүнчө эле чакан филармония болуп, аларга колхозчулар да катышып, койгон оюн-зоокторуна эл батпай, айтор, укмуш эле болуп жаткан.

Анан комузчулар ансамблин түзүп баштады. Жалаң колхозчулардан турат экен. Барайын дейм, агайдан корком. Себеби сабака кечиккендер күлүп-жайнап, кружокко кечиккендер көзү муштумдай болуп ыйлап жүргөнүн көп көрчүмүн. Бирок ичтеги «илдет» болчубу?! Кыштын суук күндөрүнүн бири эле. Комузчулар сыйрттан кире берген эле коридордун тер жагында уй мүйүз тартып отурушкан экен, эшикти ачсам агай: «Жап, наржагынан!» – деди эле жаман мурдум ого бетер жалпая түштү.

Бир үйдүн кенжеси болуп, кирди-чыкты эркелигим бар эле, бирок комуз мени ушунчалық арабаган экен, эшикти чала жаап, туткасын кармалап туруп калдым. Эки кулагым тигилерде. Агай: «Токтогулун «Чоң кербезин» чертебиз» – деди. Баягы күлүк күү да черткен экен деп койдум. Себеби биздин мектепке Токтогул деген ат коюшуптур. Ал ким десек Манас деген тапан киши: «Тээ, Сибирден бери орустарга жеткирбей жыланайлак безип келген жөө күлүк» – деп түшүндүргөн. Ким экенин кийин билди.

Агай улам бир колхозчуга барып кайрыктарды чертип берет. Тигилердин ичинде кулагын эшкө басып кеткендөр да бар экен. Кайталап эле жатышат. Мага жакшы, кайрыктарды көкүрөккө куюп жатам. Улам жылчыктан кантит жаткандарын карап коём. Кечки ызгаар гана кайрыктар менен кошо ичи-койнумду аралап, калчылдатып киргени болбосо, сөз жеткис керемет дүйнөдө турдум.

Бир нече күн сыйрттан тыңшап, «Чоң кербезди» толгоосунан бери «зачочно» жаттадым да, эшикти акырын ачып, комуздун каеринен чертип жатканын жана бир көрүп алыш, үйдү көздөй сыйздым. Үйдө капкагынын жарымына кагаз чапталган бир комуз бар эле, чертип кирдим. Акырындан келе баштады. Күүнү аягына чейин черткендеги кубанычымды эч бир чечен айтып бере албайт го дейм. Ошондо дүйнөдөгү эң бактылуу бала мендей болсо керек деп ойлогом.

«Кыз кербезди» да эшиктиң кычыгынан сууруп алыш жатканда суук тийип калды. Калганын кружоктон үйрөндүм. Мурда эле ачык айтып кирип барсам болмок экен, жамаачы комузум менен. Кыргыз мектептөө окуган балдар сыйктуу эле менде да өмүр бою шорума калыш келаткан тартынчаактык бар.

* * *

Радиодон жаңы ырдын бет ачарын берет. Бириңен бири ашкан ырлар. Ал кезде үналгы (магнитофон) жок. Кантит үйрөнүш керек? Классташтарым – Бакирдин, Гүлбара, Мөөркан, Мухабатка айттым: «Ар бириңер

бирден сабын жазып калгыла, мен обонун үйрөнүп келем» – деп. Эртең менен берилген ырды түшкө чейин сөзүн кураштырып, обонун жаттайбыз. Кечинде Бакирдин, Өмүр, мен болуп (кээде башка балдар да кошулуп калат) кыякты алабыз да, айылдын борбор көчөсүнө түшүп алып, башынан-аягына чейин эки-үч жолу ырдап чыгабыз. Жалаң эле жаңы обон эмес, болгон репертуарыбызды төгөбүз. Бизден кишилер тургай иттер да жадаган болуш керек, үрбөй калышкан.

Айыл адамдары ыр жандуу экенин ошондо көргөм. Себеби улам бир жерден токtotуп, бир-еки ырды аягына чейин ырдатып калышчу...

* * *

Үйүбүз алыс көчкөн кездерде, кишиникине жатып окуп калдым. Ал кезде үйдү сагыныш, куса болуп кетчүмүн. Азыр дал ошол тагдырыма ырахмат айтам. Кишиникине жатпасам чоң кишилердин каш-кабагы, ичиндегиси көзүбашына кандайча чыгары, карегинин нары тереңинде кимиси атадан калган түякты, кимиси кулбаланы көрөрү менен ишим деле болмок эмес окшойт.

Ошондон бери сүйлөбаткан кишинин көзүн карайм. Анткени оозу оттой бериши мүмкүн, асты көздөрү калп айталбайт экен.

Кишиникине жаткандын керемет жагы бар экен – кайталангыс адамдарды көрдүм.

* * *

Бул үйдү кемпири билет экен. Чалы чачылган чөпту жыйнап жатса кемпири сурап калды:

- А-эй, тиги кыздыкына барбаганыбызга канча болду?
- Көп эле болду го дейм, же аз эле болдубу?
- Эки жыл болуп кетти.
- Туптуура! Эки жыл болду.
- Эки жылдан бери кабар албай эмне отурабыз?
- Ошону айтам да, биерде эмне отурабыз дейм да. Капкачан эле барсак болмок да.
- Барганды эмне алпарабыз? Торпок алпарсак кантет?
- Ооба, торпок алпарыш керек да. Тетиги карала торпок эмне турат кенкейип, ошону алпарып берип салыш керек.
- Берип салғыдай алар келип экөөбүздүн акыбалыбызды сурап жатты беле?
- Ошону айтсаң! Качан эле бизден кабар алып жүрүштү эле? Кичирээк эле музоо-сузоо алпарат окшойбуз...



- Музоосу жок эле козу алпарабыз.
- Ооба да. Козу эле болот аларга.
- Барсак эрте күндү кеч кылбай барып келели. Бар, кара кастумунду кийип чык.
- Ошону айтам да... Жана эле кийип чыкпаймбы десен... Эмне турам, биерде?

Ал үйгө кирип, жүктүн арасынанбы, сандыктанбы, айтор, өлө бырышкан кара чийбаркыт костюмун кийип чыгып, кемпирин тиктеп маландап туруп калат.

- Мына, кийип чыктым да.
- Кемпири бир аз карап туруп:
- Э, ботом, муну эмне кийип алдың, катын ала тургансып? Бар, берки бозунду эле кийип чык.
- Ошону айтсан! Катын алыйбатпагандан кийин мунун мага эмне кереги бар дейм да. Боз эле жакшы да... – деген бойдон үйгө кирип кетет. Бозу андан бетер бырыш, эски дагы экен. Кемпири аны да жактырбайт:
- Алдагың кантет ай, пол жууган трапкедей болуп. Түрүң шумдук болуп калды го?!
- Ушу түрүмдү айтсан. Ушундай кантип түр болсун. Кийимим болсо бул, уй чайнап кеткенсип.
- Алар сени көрбөй жүрдү беле. Же отко кирип атпасан, бар, күндө кийген кийиминди эле кийип чык!
- Ошону айтам да. Мени көрүп эле жүрүшпөйбү. Отко киргидей же шайтан көпөлөк болбосом...
- Болду ай, күнкүлдөбөй, шайтанды эмне кыласың? Турбайбы, маңдайыңда бир шайтан, жетет сага ошол эле!
- Ошону айтам да! Жетет, бир эле... Омай, эмне дебатам? Кийинип чыгыш керек да, – деп үйгө лыпылдаган бойдон кирип кетет.

* * *

Кечки чайда отурганда шаардан келген баласы сурап калды:

- Ата, бир туугандарың болду беле?
- Болгон да. – Чал чөк түшө калып, андан ары сыймык менен айта баштайт. – Атам 60ка чыкканда мени көрүптүр. Ошон үчүн атымды Алтымыш коюптур. Анан 70ке чыкканда дагы бир эркек көрүп, атын Жетимиш койгон экен, анысы чарчап калыштыр.
- Ошонун өлүп эле калганы жакшы болуптур! – деп кемпири кипталдан чыга калды эле, өмүрү каяша айтып көрбөгөн чал эч нерсе түшүнбөй маңырайып карап калды. Анда кемпири:

– Атаңдын алтымышында, болуп-толуп солкулдан тургандагысы сен болсоң, аナン жетимишиндегиси кайсы жыргаган киши болмок эле.

Чал көнгөн адаты менен эле сүйлөп ийди:

– Ошону айтам да. Ал кайсы кыйраткан киши болмок эле... – Улам кийинки сөзү бош чыгып, бир аз ойлоно түштү да, кемпирин жалтак көздөрү менен бир карап алып үнүн аябай акырын чыгарып:

– Бирок бир тууган болот эле да... – деп жер тиктеп отуруп калды. Анын эмне айтып жатканына кемпири кызыккан да жок. Эшикке чыгып кетти. Кайра келип баласынан сурады:

– Туугандар менен учураштыңбы?

– Ооба, баарына кирип чыктым.

– Тиги какшаалга да бардыңбы?

– Бардым.

– Сүйлөбатабы?

– Ооба. Алдына үч кабат төшөк салып, сүйлөп киргенде көзүм илинип кетиптири. Ойгонсом дагы эле сүйлөбатат.

– Өшөнтөт ал. Темир комуз деле сынат экен, ушу какшаалдын эле жаагы сынбай койду!

Бир аздан кийин баласы сурап калды:

– Кудага барып келдинерби?

– Кудасы курусун, ит өлгөн жол экен. Күнсалкын күйөөдөн өксүгөнсүп тээ, жердин түбүнө барып эрге тийиптири. Туугандардын көрдө жаткан намысы ушундайда тыраалап чыга калмайы бар. «Сурап алары жок экен дегизбей баргыла артынан» – деп бизди жиберди.

Мындай жолду кудайдан жөө качкан эле киши баспаса, деле барчу жер эмес, кокуй. Биерден поюз менен кеттик. Анын жолу түгөнгөндө машинеге отурдук. Кокту-колотту аралап отуруп, анын да жолу бүттү. Андан ары ат менен кеттик. Эми атыбыз зордугуп өлүп, жөө кетпесек болду деп калганда араң жеттик, өлүгүндү көрбөгүрлөргө.

Жепирайген бир тамда отурабыз. Күнсалкыныбыз жүрөт, күйөөсү көрүнбөйт. Жердин түбүнө чейин кууп келип тийген бу кандай асылзаада болду экен деп отурсак, эшикten майке-шортучан бирөө кирип, улагага малдаш уруп отуруп калды. Айланайы-ын, бүт эле жүн! Төшүнө кара суурдун терисин чаптап алғандай, жайкалат. Эки ийниндеги апсыйгын жүнү, айланайы-ын, тим эле жакалуу пальто кийгендей. Буттарын айтпа, топоз биякта калсын. Эки тизесинин алдында эки чоң картөшкө жаткан, туруп кетселе баягы картөшкөлөр кошо кетип баратат. Көрсө, бутунун баш бармактары экен, кокуй о-ой!

Кызмат кылып жүргөн лөлү экен десек, Күнсалкындын күйөөсү экен, ка-шайгыр! Кыргыз кырылып калгансып тапкан күйөөң ушубу дептирмин го.



* * *

Бу кемпир-чал өмүрүндө бир күн бөлүнүп көрбөптүр. Бири шаардагы баласынықына кетип, кечке келбесе, анда экинчиси таң атпай шаарда болот. Дайыма ушундай.

* * *

Бул үйдө болсо бир эле түнөдүм. Күүгүмдө мектептен аябай ачка болуп келсем, үй ээсинин очойгон кемпирли жактырбай бир карап алышп, нан салган тулупту күлдүрөтө аңтарып туруп бир сындырым нан алышп чыкты да:

– Ме, ушуну жеп, сарайдын ичин тазала! – деди.

Нанды эшике алышп чыгып карасам, кемпирдин өзүнөн да улуу көрүнөт. Кайсы жылы салынганын билбейм, сай таштан айырмасы жок. Мынданай нанды жемек тургай көрбөпмүн. Шыйпандал турган итке ыргытсам оозуна салып, бир топко карсылдатып көрдү да, таштап алышп басып кетти. Ит жебес нанды мага бергенине ыза болуп, таар баштыгымды асынган бойдон тоодогу үйгө жөнөдүм. Азыр карасам, Бишкек менен Канттай жер экен. Анда-санда эле бир сарайлар болбосо, итапкан ээн жол. Заматта эле каранғы кирип кетти. Ошол түнү күн бүркөк болуп, ай да көрүнбөй, жолду боолгоп эле таап бараттым. Тоо этегине чоң арык менен суу алышп чыгышкан экен, ал мелмилдеп тынч агып жатыптыр, ага түшүп кеттим. Суу болгон кийимдеримен да, кител баштыгымдагы дептерлердин эзилип кеткенине ичим күйүп отуруп калдым. Ал кезде балдар: «Кудайдан коркосунбу?» – десе, «Коркпойм!» – деп, «Агайдан коркосунбу?» – десе, эмне айтарын билбей туруп калышчу. Агайлардан коркчубуз. Эртенеки күнду элестетип алышп үрөйүм учту. Кийимидин баарын сыгып, кайра кийип, жолдогу айылдын иттери кууп, кител баштыгым менен койгулап, качып жатып араң кутулуп, үйгө түн ортосунда жеткем. Анда ээн сайларда карышкыр жүрөрүн ойлобопмун. Үйдө эч ким: «Карышкыр, бөө-сөө!» – деп коркутпаганынан го.

* * *

Биз – 2-класстын балдары мектепке баратканда ортоңку айылда же-пирейген үйдүн алдында ары-бери өткөндөрдү карап бир абышка отураг эле. Алгач салам айтып жүрдүк. Жалдырап тиктеп эле алик алчу эмес.

Кечинде келатсак деле ошол ордунда отурчу. Бир күнү эле таш алып бизди кууп калды:

– Шыйрагыңарды сындырам! Биле-ем мен! Кемпириме гана көз артып жүрөсүнөр! Ал меники! Жайлайм!

Сайга түшө качтык. Кайра кайтканда анын үйүн айланып өтчү болдук. Дагы бир күнү келатсак, көчөнү көздөй жулунуп жатыптыр. Кемпир, дагы бир киши менен үйгө алып кире албай жатышат. Катарыбызда кепаткан атчан киши:

– Ой, эмне болду? – десе, тигинин кемпир:

– Бул үшүнтүп калды, – деди. Анда чалы:

– Кемпирим өлгөндөн кийин үшүнтүп калдым! – деп чиренип жатат.

Атчан барып чалды үйүнө киргишип чыкты да, таңыркап турган бизди карап құлдұ:

– Силерден кемпирин кызганыбатып алжып калыптыр. Чалды кыйнабай үйүнөргө барғыла, – деди. Күндөр өттү.

Аңғыча айылыбыздан бир кемпир каза болуп калды. Балдар отун-суу ташып жүргөнбүз. Бир балабыз: «Баягы чал келатат!» – деп калды. Ал эч ким менен учурашпай, боз үйдүн түбүнө түптүз келип чөгөлөй калып, кийин элге дуу болгон куранын окуп кирди. Жөн окуса эмне, кыйкырат:

– Ассалоомалейким бысырак! Алейкимматсалам осурак! Суу бакан алды. Улам жылат! Улам жулат! Битрин секет! Уа Карагул! Омийн! – деп бетине батаны шуу тартты да:

– Кемпирим калды! – деген бойдон үйүнө шашылыш кетти...

Айылдагылар: «Баягы бысыракты айтып койчу» – деп ушу күнгө чейин кеп кылышат.

* * *

Айыл дуу дей түштү:

– Уктунбу ай, түндө тиги Сакейдин уюнун эки кулагын түбүнөн кесип кетиптири.

– Апе-ей ботом, ким кесиптири?

– Билишпейт. Болду-болбоду мууну тээтиги Нарындын түрмөсүнөн качып чыккан Зарлык деген эме жасады!

– Ал эмне, кулакка талгак бекен?

– Ооба, ал кулаксыз туралбайт дейт.

– Сөөдүрөбөчү! Нарындан уйдун кулагы табылбай, ушу Сакейдикине келиптириби? Андан көрө уйду айт, уйду. Ал байқуш эмне болуптур?

– Ал эмне болмок эле. Кулагына чыдабай музосун тебелеп салыптыр. Эртең менен башына чоң карала жоолук салып бадага айдал



ийишиптири. Ага уйлар жолбой, иттер үркүп атыптыр дейт. Андан да айылдын тапандарының өттү. Бири: «Сакей жаңы катын алыштыры го» – десе, экинчиси: «Антпей эле эски катыны издең келиптири» – деп кагыныбатышат.

Эл керели-кечке кеп кылып, бирок акылдарына сыйдыралбай коюшту. Кечинде уйлар бададан кайтканда көчөнүн эки тарабында жарданып туруп, чет өлкөнүн коногундай тосуп алышты.

Кимдир бирөө башын муздак сууга салып, чайкап-чайкап, кабагын катуу түйүп туруп ойлонгон окшойт, эртеси кулак кесер «табылды». Шек-шуанын баары Сакейдин күйө баласы – Төлөшкө бурулду. Ал аялы менен ажырашып бүтөйүн деп калганда «колго түштү». Ал укканда эле ай-асманга секирди. Ажылдан келген аялдарды капитап сала берди:

– Эй, кем акылдар! Мен анын кызынан кутулалбай жатып уюнун кулагын эмне кылам, яя?! «Башка иттигим бар, бирок эримдин койнуна сийбейм» – дептир го бир катын. Менин деле иттигим көп, бирок уйлардын кулагында чатагым жок!

– Жапжаш музоону эмне тепкилеп жатып өлтүрүп салдың? Ал сага эмне кылды?

– Ту-үй, ата! Өй! Тепкилегидей кайнатамдын музоосу менин катыным беле?!

– Ай, ким билет?! Сенден башка эч ким менен чатагы жок болсо, анан кимден көрмөк элек?

– Мени күйгүзбөгүлө! Өңүм кара, өзүм акмын!

– Эми ушу жакшыбы, ую жоолук салынып жүрөт?

– Жоолук жакпай жатса, барып элечек кийгизип келгиле. Кышында түлкү тумак алып бергиле! Мага эмне асыласыңар?

– Сен жамансың! Акем өлгөндө өкүрбөй келгениң!

– Өй, өкүрүктөн өксүбөй калгыр! Ошондо жанагы уйдун жоолугунан да калың жоолук менен мойнумду ороп, үнүм чыкпай жүргөнүн көргөн жок белен!

– Уйдун жоолугуна асылба! Аны сен салган жоксун. Үнүң ошо бойдон чыкпай калса болмок экен!

– Өх-х! Өспүрана күнаанын баары келген туралы. Силер менен айтыш-кыча эки метр жип алып туруп асынып калган оңой!

– Асын! Сени качан асынат деп турабыз.

– Ошо, о дүйнөдөн келген үнкүр-маңкирлерге окшоп турасыңар.

– Аны құнұғө үнкүр-маңкирлер менен жүргөн сен билбесен, биз билбейт экенбиз. Айылдын аяғы демиши болуп агам Ақыбайга бата кылбаган ушу сенден кайсы жакшылық дейсің?!

– Ой, анынарды уксам өлөйүн! Жөн эле күйгүзө бересиңерби?

– Эмне, башкалардықы өлүп, биздики кайра туруп келет бекен, ыя?! «Согуш» көпкө созулду. Айылдагылар бири-бирине айтып берип жүрүп, бул айтыштын сөздөрү жат болуп да калган.

Кийин уксак, бул уйдун түпкү төркүнү – кошуна айыл, ээси – баяғы жайлодогу Караланың «кунун» кубалап жүргөн уйчу экен. Ал уйду колхоздон эптең чыгарып алыш, биздин айылга сатып ийиптири. Ал колдон колгө өтөт. Анан райондон менчик уйлардын кулагын текшерип келатат, колхоздуку табылса ондурбайт экен деген кабарды угуп, баяғы эргул сураштырып отуруп таап, кесип кеткен тұра. Аны уккан Дүлөй ооз: «Караланың қуну төлөндү! Кайым-кайым!» – деп жүргөн. Анан эле: «Бу кесенәæk турбайбы. Ошондо өзү эле кесип алса керек, байкабай. А мага мине үрдү дейм да, суволуч?!» – деп туталанып қалыптыр.

Ал ортодо аялдар байкуш Төлөшту жеп кете жаздашты.

Кийин ал муунуп өлдү деп уктук.

* * *

Бир кезде согуш ардагерлери менен мектеп окуучуларының жолу-
гушуусу модага айланып кеткен. Алар келип согушту айтып, биздин
бүйүрүбүз қызып, ар бирибиз бир нече немис өлтүргүбүз келип, а
тургай арабыздан Гитикенди (Гитлер) тирилей жетелеп келип дал
биздин мектептин алдында Айдараплиевдин (ошо кездеги колхоздун
катаал башкармасы) колуна салып бергиси келгендер да болгон. Айт-
макчы ал башкарма темирдей тартипти сүйгөн киши болчу. Жинине
тийгенди жер ооду қылып көчүрүп ийчү. Дүкөндүн жанында мас
болуп тырайып жатып калгандарды аял, бала-чакасы ойгото албай
жатканда: «Айдараплиев келатат!» десен орундарынан учуп туруп,
беткелди качып жөнөшөр эле. Айдоону машине менен тепсөткендөр
– 50 сом, атчан бастыргандар – 15 сом, жөө тебелеп кеткендөр – 5
сом айыпка жыгылчу.

Ошентип бир ардагер менен бир нече ирет жолугушуп да жибердик.
Алар маңызын эзип баяғы эле анча чоң эрдиги жок тарыхын айтып ки-
ришет. Биз болсо отурабыз, мәебиз эзилип. Баарынан қызығы – тириү
немис көргөн эч ким жок.

Ардагерлердин эки-үчөө келбей жатат. Жеңиш күнүндө төшүнө
калай шалдыратпаган бирөө бар эле, ошого бардым. Чын ниетимде
эч ким укпаган эрдиги болсо гезитке жазайын деп бардым. Себеби ал
кезде райгезиттин штаттан тыш кабарчысы болуп, байма-бай макала
жазып, гонорар алыш, өзүмө окшоп тоодон келип окуган балдардын



курсагын тойгузганга жарап калгам. Ал кишини Ашыке деп коюшчу. Күрүчбек деген 53-жылкы баласы жаныбызда отурат. Жайымды айттым.

– Эмне, телегейинер тегиз болуп, эми согуш эле жетпей жатабы? – деди.
 – Согушкандардын баары эле келип айтып берип жатат го.
 – Биздин айылдан барып согушкандар бар бекен?
 – Көп экен да.
 – Алар согушкан эмес! Чындал согушкандар өлдү. Булар көрүнгөн орустун артына жашынып жүрүп аман калгандар! Деле кой, баатыр болуп...

– А сиз бардыңыз беле?
 – Менби? Согушкабы? Бу сilerдин менден башка ишиңер жокпу?
 – Эрдиктериңизден айтып беринизчи, эми. Баары эле айтыбатат го.
 – Үшүнтөсүңөр анан. Болуптур, сага гана айтам. А сен эч кимге айтпа. Башкалардын ичи күйбөсүн. Балам, сен барып короо-жайды кара, – деп баласын чыгарып ийди да, баштады:

– Бу согуш – эки куу муруттун азабы. Башында кеткендер Гитлерди чокуга бир чаап, согушту бүтүрөт экен десем, созуп ийишпеби, жамандар. Анан: «Ашыке келбесе болбойт» – дептир. Жөнөдүм. Узай бергенде «Мен жок көргөн күнү не болор экен?!» – деп айылды бир карап койдум.

– Сиз анда ким болуп иштеңү элеңиз?
 – Үшүнтүп анан кепти бузасың да. Ук! Көпкө жүрдүк. Анан бир бадалдуу жерге токтодук. Орус камандир: «Ашыке, келдиңби айланайын. Сен жок кыйналып кеттик» – деди. Мен: «Кана немис?» – десем: «Сабыр кыл, Ашыке, бүгүн жол басып келдин, шорпо-шилең ичип эс ал. Эртөң согушасын» – деди.
 – Ал сизди кантип тааныды? Кыргызча билет бекен?
 – Сен кандай немесин, ыя?! Сөздү бөлбө дебедимби! Эми минтсан айттай коём!

Ошондун аягына чейин лям деген жокмун. Ашыке улантып жатат:
 – Түнүндө карасам биздикилер уктап жатат. Мен бияка уктаганы келдим беле, согушканы келгем! дедим да бешатарымды алып немистерди көздөй жөнөдүм. Жалгыз өзүм... Эмне жалдырайсың! Эшикте жүргөн катынымды деле жалгыз өзүм апкелгем, немистер эмне болуп калыптыр.

Анан баратсам эле кобураган үн чыгат. Акыры-ын тыңшасам некендер! Он чактысы от жагып, мылтыктарын бир жерге жыйып кооп, бири козуну кантип койго алмаштырганын, бири катын ала качканын, бири бозо салганын, бири боз үйүн уурдатканын айтып, дегеле болушпайт бажандашып. Как түбүнөн чыга калдым да: – Атаңардын дал гана башы! О түрү суук искеиндер! – десем орундарынан учуп турушуп, ичинен бирөө:

– Ас-саломалейкум Ашыке! Аяй көр, биздин да Күрүчбектей балда-рыбыз бар эле, – деп кош колун сунуп жалынып жиберди.

– Түшкүлө алдым! А сен алдагы мылтыктарды алып, артыман бас! – дедим баягы саламчыга. Жаныман жалжылдан өтүп баратканда бирөөсү:

– Айланайын Ашыке, эмне кылсаң ошо кыл, асты Айдаралиевге алпара көрбө – деп буркурап ийди.

Аларды айдал келсем баягы орус командир бырылдан уктап жатат. Көчүктөн ары тептим:

– Тур, шабдалыдай болбой! Ме, бу чочколорду ал да берчү жериңе берип, алчу орденинди ал! Согуш бүттү, мен кеттим! – дедим да баса бердим. Ал иттер жолдон качырып иишишкенби, айтор, андан кийин дагы үч жылдай тытышып жатышты. Кой, мен малды карайын, – деди да шарт эшикке чыгып кетти...

Кийин уксак фронтко тамак-аш жүктөп, азыркы Тараз шаарынын вокзалында үч айдай жүрүп кайра келген экен, кайран киши.

* * *

Эми көргөн-билгендин баарын жаза берсем, китешим кирпичтен да калың болчудай. Аны ким окыйт? Ушуга чейин тажабай окуп келгенинизге ырахмат айтып, кебимди кыскарта чабайын.

Мектептеги жылдар бардык эле айыл мектептериндегидей өттү.

Болгону биз дүркүрөп өсүп бараткан айылда, өз ишине жаноту менен берилген, билимдүү, чыныгы мугалимдердин колунда окудук. Алардын деңгээли бийик экенин кийин № 5-мектепке келип окуганда билдим. Биз кеткенден кийин үч кабат жаңы мектеп салынган.

Аерге Күшубак Кутуналиев зоомузей ачты. Айылдагылар өмүрүндө көрбөгөн пеликан сыйктуу жаныбарларды апкелип катырды. Сүйтай Сулайманов тарых кабинетин уюштурду. Аныкы да экспонатка бай эле. Эсен Түлөбердиев тил кабинетин ачты. Балдар Орхон – Энисей жазууларына чейин билип калышты.

Дүйнө адабияты жөнүндө сөз болгондо мен Үмөтбек агады эстейм. Ал ошондо институтту күрөш адистиги боюнча бүтүрүп, эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону болуп, СССРдин бириңчилигине катышып келип, бизге дene тарбия сабагынан берчү. Кыш узак, кар калың. Спортзал деген жок. Сабакты кантип өтүш керек?

Үмөтбек агай башка бир агадай болуп бизди эки-экидөн кочкорлор-чо сүзүштүрүп, же балдарды бирине бирин мингизип оодарыштырып же классты чандатып күрөштүрүп, ошого жараша баа кооп сабак өттү кылган жок. Ал Шерлок Холмстун окуяларын айтып кирди. Тили так, эстутуму күчтүү экен. Анан да ушунчалык кызыктуу кылыш айттар эле, былк этпей отуруп укчубуз. Кыш чыкканча Конан Дойль, Драйзер,



Жюль Верн сыйктуу дүйнө алптарынын чыгармаларын аралап жүрчүбүз. Ушул сабакты бирибиз да калтырчу эмеспиз. Анда көкүрөгүбүзгө не деген керемет байлык қуюлуп жатканын билбептирибиз. Кийин профессор Озмителге айтып берсем: «Андай мугалимге орден бериш керек!» дебатпайбы.

5–6-класста чүкөгө қызыгып, сабагым начарлап кеткен. Бир күнү адатымча тытынып ойноп жатсам Үмөтбек агай кармап алды да: «Чүкө ойносон қиши болбайсун, токтот!» – деди. Агады аябай сыйлачумун. Үч жүздөн ашык чүкөмдү үйдөн алып чыгып балдарга таратып бердим. Ошондон кийин чүкө ойногон жокмун.

Биздин агайларда кайдыгерлик деген жок эле. Ар бирибизди адам кылабыз деп аябай жан үрөштү. Бирок биз аларды жашынан мурда картайттык деп ойлойм. Мына, биздин эле классты алалы. Эки, үч жыл ордунда калгандарды жыйнап жөнөгөн класс болду.

Азыр көзүмдү жумсам мына булар көрүнөт:

«Агай, уруксатпы, эшикке чыгып келейин?» – дегенди билбей отура берип, таза айласы кеткенде шымына сийип жиберип, анысы парталарды аралай чаап келип доскага жазып жаткан мугалимдин өтүгүнө ороло түшкөндө коркконунан бакырып ийип, отургандын баарын үркүтүп класстан чыга качкан бала;

Алдында отургандын жакасында же чачында бараткан кара курсак тарсайган биттерди партага барсылдата сыгып жаткандар;

Бир күндө беш «5» алам деп кол көтөрүп, анысын агай көрбөй жаткансып ордунан тура калып жаткан бала;

Алдындағы кыздын пальтосунун тигишин лезвие менен сөгүп, кебезин чубап, артындағы баладан китең менен башка жеп, тура калып мушташа кеткен бала;

Башка балдарды жини келгенде тизесине салып туруп эшикти көздәй ыргытып жүргөн, согуштан кантүшүн болуп келген Пал Палыч деген мугалим алып ыргытайын десе ордунан козголбой коюп, күчкө салса партасы менен сүйрөлгөн балбан кыз;

Мугалим доскага жазып баштаса эле бери жактан уйча, койчо мөөрөп-маарап жиберген эки бала;

Тилдүү эжейибиздин сабагы башталарда отургучтун буттарын чыгарып, кайра эптеп жөлөп коюп, ал отураг менен чалкасынан кетип туралбай жатса: «Э-эй, түрсийи айрык экен!» – деп кыйкырып ийген бала. Муну ким жасаганын тапканы келген завуч башкалардан түнүлгөндө: «Ой, айланайын кызым, мен – атаң сурабатам, ким жасады?» дегенде атасына да эч нерсе айтпай мелтейип отуруп алган кыз;

Мектептин намысы үчүн башка айылдарга барып тытынып футбол ойноп, райборбордо тырмышып күрөшүп жаткан балдар;

Жетинчи партада отуруп алып, шилекейин эки кашка тишинин ортосунан сызылта коё бергенде экинчи партада отурган баланын желкесине куюлуп, анысы: «Ий, энен! Шприц менен атты!» – деп бакырып ийип, чочуганынан жазыбаткан бору колунан ыргып кеткен агай;

Математика, химия, физикадан райондук олимпиадага кетип бараткан эки бала;

Классташ кызыбызды ызаланткан, бизден үч класс жогору окуган баланы, дагы бир кызыбызга сүйүү кат жаза койгон колхозчуну жанчып ийген тентектер;

Тимур командастын түзүп алып, үйлөрдүн артына зандаландар менен чабышып, акыры башкармага айтып жатып жыгач туалеттерди жасаттырган балдар менен кыздардын тобу;

Бир мугалимди класстык чогулушка салып, кадимкидей шөмтүрөткөн эки бала, бир кызы;

Мугалим доскага жазып баштаганда акыркы партада отуруп алып, артындағы контрамарканын эшигин ачып коюп, тұтұнұн ошого үйлөп, жанталашып тамеки чегип кирген эки маркум;

«Төмөнкү айылдарда токой бар, бизде эмне жок?!» – деп жүрүп, азыр айылдын көркүн чыгарған токойду тигүү идеясын башкарманын алдында көтөрғөн баяғы эле тимурчулар;

Құрәктөрүн көтөрүп алып улам бир классташтын огородун казып жүргөн он эки бала;

Эки құндүн биринде гезиттерге кабар жазып турған эки бала;

Алгач чөпто, анан картошкөдө, анан кой қыркында, анан жыйымгеримде жүргөн классташтар;

Каранғыда бирөөнүн чарбагына кирип, өсүп турған сабизинин үстүнө жатып алып, сабиздерди бирден жулуп көйнөгүбүздүн ичине салып жатканда үйдөн бир дардайған киши чыга калып, как түбүбүзгө келип четтеги балабыздын башына шарылдата коё бергенде тиги бала чыдабай кыйкырып тұра калып, дардайған кишибиз бир бакырып алып, шымданбаган боюнча чалкасынан түшкөн тұн;

Койкоё кийинишип, мектепти бүтүп, түш-түшка окууга кетип жаткан классташтарым. Ынтымагыбыз жакшы болчу. Кийин санасак ошондо жыйырма алтыбыз окууга өтүптүрбүз.

Окууга элдин эң арты болуп жөнөдүм. Кетерде суу жәэкке бардым. Ал менин эң жакын досумдай эле...

Шарқырап аккан кашка суу
Шапатаңда торолдум.
Шаарда эми башка суу
Шарыңа куса болормун.



* * *

Андан бери далай жыл өтүптүр. Былтыр да жайлоого барып суу жээгинде көпкө отурдум...

Шаркырап аккан кашка суу
Шашты элем бир кез сен өндүү...
Шаардан эптеп апкелдим
Шалдырай түшкөн денемди.

Шаркырап аккан кашка суу
Шаша бер, сенде арман жок.
Шарыңды тыңшап турайын
Шашаар жерим калган жок...

* * *

Өнөрдөн элге чейинки жол уза-ак болот турбайбы.

Алтымышынчы жылдары кудай бетин салбасын, Рыспай, Калыйбек, Мукан, Аксуубай, Үсөн, Сардарбектин жаңы ырлары эки күндүн бириnde радиодон жаңырып, «кулагын эшек басып кеткен» кишилерди да ырдағанга аргасыз кылып, дуулдап турушкан. Кичине эле идиреги барлардын баары обон чыгарганга далбас уруп калышкан. Мен да дарбып барып токтодум. Угарман, күйөрман менен обончунун айырмасын билбей эле, Абай айткандай көөдөнүм толо, башым бош баштап алыпмын. Көрсө, жакшы обон чыгарыш үчүн шыктан башка кирди-чыкты ақыл да керек экен... (Бирок ақыл талантка көп учурда кедерги болот деп жүрүшөт).

Өнөр – эч качан айыкпаган оору экенин бир кездे билген эмесмин. Андай ыйык нерсе мендей алабарман, жалкоолордун иши эмес экенин да элес албапмын. Бала кезимен чалдыккан бул «кесел» политехникалык институтта окуп жүргөн жеримен кулагыман сүйрөп келип искуство институтуна киргизгенде гана, дүйнөдө не бир укмуштар бар экенин биле баштаганда гана башыман ылдый шыргалаң суу куюп жибергендей дабдырай түштүм.

(Уландысы бар)



СУЛТАНОВ Омор –
Жети-Өгүз районунун Тосор айылында 1935-жылы б-ноябрда туулган.

1959-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, «Ала-Тоо» журуналында эмгек жолун баштап, бир катар уюмдарды жестектеген. КР Жазуучулар союзунун секретары, торагасы болгон. Кыргыз Эл акыны. Чыгармалары, макалалары 1953-жылдан баштап жарык коро баштаган. Биринчи ырлар жыйнагы «Тоо күндөрү» деген ат менен 1961-жылы жарык коргон.

Чыгармалары орус, английс, немец, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех ж. б. тилдерге көтөрүлгөн жасана дүйнөлүк акындардын чыгармаларын кыргыз тилине көтөргөн.

Учурда Чет өлкөлөр менен байланыш союздарынын вице-президенти, Москвадагы Эл аралык Жазуучулар союзунун торага орунбасары, «Евразия» (Түркия) Жазуучулар бирлигинин төцторагасы. Эл аралык коомдук Поэзия Академиясынын президенти.

Поэзия



АЗЫРКЫ КҮНДҮН ҮРГАГЫ

Оогандак келгөк чынчыктар

Канатына ала кирип коога алган
Кара чынчык ооп келген Оогандан.
Чынчыктарадын тоджакеди өңдөнөт
Кан кыргындан таш жамынып соо калган.

А булафдын көрбөгөнү калбаган
Алар этне Европага барабаган?
Канаттууга Кавказ деле жайлую жер
Азиядан бизди этнеге тандаган?

Келгин күштарф аба жирип өткөндүр
А кээ бири бизге конуп кеткенидир
«Уурдайт экен президенттер быйякта»
Деген кабарф күш тилинде жеткенидир.

Элин тоноп жешет экен чоңдору
Канында агып уурулуктун жолдору.
Ооганда биз октон башка жебейбиз
Ошояктан болобуз деп олжолуу, –

Чынчыктарадан чалғынчылар келгендири
Жайнап жүргөн уурулафды көргөндүр.
Биздин мотун тафанчылар, кептерлер
Айласыздан куртман болуп бергендири.

24.01.2011-жыл.



Белла Ахмадулина га көзлөн түрдө үчүн

*Акындары алтынышының жылдардын
Көргөн жокпуз ал учурдуң жыргалын.
Жүрдүк куулуп жалаң жеме, тил угуп
Азабынан күрч жазылган ырлардын.*

*Анын бири – Белла Ахмадулина
Акын болчу таланттуу да, сулуу да.
Өзгөчө эле ожөрлөнүп кишишкен
Оттур үйүн жалаң ырдан курууга*

*Озү деле туруушунда ыр өңдүү
Таамай эле ташка чыккан гүл өңдүү.
Агын сууга карши айдалган кайыктай
Ташка тийин тизи күрчүп бүлөндү.*

*Канча курдай сагынышын коруштук
Жыргап, куунап кучакташтык, обүштүк.
Көңүл чөгүп, жүрөк канап түрсса да
Кайрат алып сырыйбызды бөлүштүк.*

*Андай эмес акындардын баары эле
Айтып чыкса ырдан төндүр жаарф эле.
Эти деле кепке кошуп бере албайт
Экөөбүздө бир жакындык баар эле.*

*«Переделкино» чыгармачыл үй эле
Луконин, Межировдор... тириүү эле.
Мен алаардан жаман дагы, жаш дагы
Баар таксатым ырдын сырын билүү эле.*

*Стелияков ал жердеги аксакал
Үнү да жоон үңүрөйгөн башка чал.
Ырлары үчүн Колымага айдалып
Келген экен акын тизин ташка чаап.*

*Стелияков Белла менен ырдашат
Эти гана сен деп мени ырдатат
Ю. Казаков зор жазуучу болуучу
Шахтерлөрчө сөгүнгөнү жыргатат.*

«Переделкино» акындардын текеси
Жыргал анда «Поэзия кечеси»,
Бир окууган Андрей В. шамшардай
Кремлге тийип канайт чекеси.

Бардыгында жакын жашоо-курактар
Гитарада Окуджава Булат бар.
Мен бөксө эмес, алар да анда толтура
Кайран достор, эти жетпес ыраакта.

Алар мени Омар, Амор дешчү эле
Азыр таппайл жоксунца да эч жерде.
Менден көз жаси акпайт сыртка дечү элем
Ағыл чыкты кечээ Белла кеткенде.

3-4-декабрь, 2010-жыл.

Жылды үзүмчүү

Сен да кеттиң кеткен жылдын бириңдөй
Баягы мен жакишилыктан түңүлбөйл.
Күнөөт барадай басып журғөт жер карап
Май түгөнгөн чыракка окишоп үлүндөйл.

Сырытды айттын баарын сенден чыгардым
Сен үндөбөй өзүнө окишоп чынардын.
Булаар деле оңолбайт го деп ойлон
Күрганалбай кир санаага чыландым.

Булаар деле баягылар сыйктуу
Ойлон койбой ыйман, намыс, уяты.
Бириң бири аяр алдан туруушат
Күлүп сүйлөп, келип сөздүн кырааты.

Улууфаагы жашыраагын көөлөшөт
Жаштар кайра улууларды жөөлөшөт.
Сары эшекти Аккула деп, буудан деп
Эрегежээлди элден чыккан дөө дешет.

Күчөп турат жер-жерлерде дүү-дуулар
Калайык-калк киши таппай түү кылаар.
Турган кезде айла кетип карайлап
Уурдан атат баягы эле уурулар.



*Сенде эмне кеп? Сен бир Айкөл кафаансың
Мезгил деген телмидеген араансың.
Акыл калчап жер чукулайт ой менен
Жоо чапкандай тынча этнеге таландыт?!*

*Кан жыттанган каракчыдай түндөгү
Кантин, кайдан тоноп кетти ким тени?
Кандай гана болуп атат билбейтін
Калп өңдөнөт кары, жаштын күлгөнү.*

*Болду дечи, менде да иштер ар кандай
Айла жоктон жалган айттай, алдантай.
Кокус мен да жаңылышиң тұрамбы
Кол чабыштар таа сезилет жалғандай.*

*Көптөр менен арасында көчүңдүн
Көрүп түрүп көр сөздөргө кошулдүп.
Ата Жүрттү уурдал, тоноп кетишти,
Акын түрүп айтпаганга, кечиргин.*

02.01.2011-жыл.

Манассы

*Күндө өткөрүп көр турмуштун тиригин
Замандаштар билбей кимдин кимдигин,
Убагында ушаланган өмүрдүн
Өтөт экен баалай албай бир-бирин.*

*Көп ээрчиidim, аз ээрчитип Сакемди
Алтымышта болгон менен жаш өңдүү,—
Жүрөөр эле баскан сырты табышшак
Метеофиттен үзүргөн кан таш өңдүү.*

*Бирок түрчү байкаганга зор болуп
Олтурганда кабылан өңдүү колдонун.
Анда деле билермандаар көр болчу
Көрбөдүмбү, жашап өттү көр болуп.*

*Бул жашоонун чен-чегине баталбай
Буудан күлүк көрүнгөнсүп кашаңдай.*

Кетти Сакем бийик баасы билинбей
Гений деген ысым менен аталаң.

Кино жазып «Манасчины» таргырым,
Айқолду айттып түшсөнүң деп шарт кылдым.
Абалкы өткөн Айқолчулор арбагы
Саякбайды колдоң берип карт кылды.

27.01.2004-жыл.

Низами менен сүйлөшүү

Жашчылыкта көрғөн өңдүү жаз күнди
Жолуктуруп, «Лейли менен Мажнунди».
Калагы жок кайык менен жонөгөн
Сүйүү деген Денцизинде наз үндүү.

Жаш төрөктөй жаңы гана бүрдөгөн
Жаш күкүктөй жазда алгачкы үндөгөн.
Сүйлөшүптүн сени менен анда мен
Сүйлөшкөндөй нурун төккөн күн менен

Сенин үнүң нур чыгарып чыгыштан
Дүнүйөгө салтанатын курушкан.
Хандар, бектер элди басып кырышса
Сен курупсун, Азияга «Ырстан».

Сыртың көркөм, көркөмтүрөөк жүрөгүң
Сулуулуктун кайратмандык үрөнүн,
Мезгил аттуу чексиздикке айдадың
Түшүмү мол поэзия түрөгүн.

Мен да анын даамын татып искедейм
Кыял-ойго аста сиңип күч демин.
Жыргап жашап өмүр сүрдүм жаштыкта
Жыргап уктап көрүп сүйүү түштөрүн.

Канча кылым зуулап оттү шамалдай
Канча шаар, канча эл учту самандай
Сен туфасың көркөмтүндөн кебелбей
Жер шафындаай – ааламдагы аралдай.

15.01.2011-жыл.



Сен жонундо поэма

*Нуруна окишош түнде жанган жылдыздын
Сүйүсүнөн кыздарынын кыргыздын,
Асыл таштай тиң кубулуп көрүнгөн
Махабаттан бир эстелик турғуздум.*

*Кыргыз жаштар аны көрүп өтүшөт
Анда толгон Сүйүү колүн кечишет.
Элестемип көзгө жыргап жаш алып
Кең күздөгү конушуна көчүшөт.*

*Жаңы туун жаңы жолдо келишет
Сүйүлөрүн бир-бирине беришет.
Бир-бирине тагнитсиз тартылып
Эриндери кызарганча өбүшөт.*

*Экөөбүздөй сүйүү аларды мас кылып
Коркуно бир чыгып берет жашчылык.
Аны билбейт өмүрү өткөн копчулук
Аны билген бул дүйнөдө азыялык.*

27.06.2011-жыл.

* * *

*Президенттер качып кеткен, качалек
Балага окишош итий болуп басалек.
Кетишими го үпүттүү үйлөп очурүп
Жыйырта жылдай эл эс алып жаталек.*

*Президенттер боло турған бир короо
Жан талашып акча жыйнап шайлоого.
А дыйкандарап үрөн жыйнап жан үрөп
Кам урууда күздүк эгин айдоого.*

*Ишенимдин ушуп гулү күбүлгөн
Үрөй учкан, айла кеткен, түңүрүгөн.
Жер, суу, тоо, таш, айыл, шаар – баарысы
Жоо карактап кептей эле бүлүнгөн.*



Канкакшаган канча сезим сыйздады
Канча көңүл түздай тоңуп түздады.
Канча жүрөк, кан татырлар жарылып
Сүйүү күчүн алсыраттык биз дагы.

07.07.2011-жыл

* * *

Ууру жолдо учуп жүрбөйт Ак шумкар
Анын жолу Ала-Тоонун ак кымкар.
Ууруларга уурдан бере баштады
Ууру жолго түшүп алган байкуштар.

Ууру жолдор уурдаганга алпаrat
Аны билип көрүп турат чар-тарап.
Мин өртебе калл айттырып кудайга
Жалап, жуктап сөз айттырат чампалан.

Күн да, түн да азгырыкта булунду
Буга ыйтансыз көп шумтайлар сүйүндү.
А кээ бирөө ачык айтып кириши
Чоң турун деп тахабатты, сүйүнү.

Биздин сүйүү ынак ысык, сулуу да
Барабайбыз ууру жолго, ууруга.
Кол карташып коюндашып киребиз
«Сүйүбүздүн жүз биринчи» ырына.

07.09.2011-жыл.

Бардык элдин, бардык жердин кыздары

Таалайы баp, кыздар сонун жансыңаp
Тандыrbаган таттуусуңаp, балсыңаp.
Берилгенде көз бозоруп көр болуп
Бектер, хандар, президенттер алсырааp.

Ар кимиңде баp бир улуу касиет
Азамат, эр дал ошого баш иет.



*Кайдан, кантин келип қалат билбейсін,
Жанды әртін козгогон бір тасилет.*

*Оқиойсуңағ суу төгүлгүс жорғого
Дайым дағыр төр төгүүгө жолдордо.
Бакыт конуп батасыңағ жырғалга
Балқын әріп бойго жетип толгондо.*

*Эңсеттирип турат дайым көзүңөр
Жакши гүлдүн жытына оқшоп сөзүңөр,
Жан сергитип тұрасыңағ жадырап
Табыштактуу тағдырысыңағ өзүңөр.*

*Бардык элдин, бардык жердин кыздары
Кызыл гүлдөй өсүп турған кыштагы.
Качан болсо сулуусуңағ бактылуу
Силерсиңөр, сарсананаын душманы.*

*Сүргөн өмүр ал мен үчүн кызылдай
Сүйүүт өсөт, – деп жазгамын, – кызылдай.
Ал андыктан барадык кыздар мен үчүн
Нурун төгүп турған бакыт кызылдай.*

17.06.2005-жыл

Азирканың бешік шығы

*Алдей, алдей ак бөпөм
Ак бешікке жат бөпөм.
Көп ыйладың кой, бөпөм
Көк сүтүңө той бөпөм.*

*Этчегимде сүтүң жок
Тамак ишпей күчүп жок.*

*Тоолорун бар көк жашыл
Койну толо көп асыл.
Көлүң жатат көйкөлүп
Толкун – тоого сөйкөнүп.
Айлананда тынччылык
Азыр келет күн чыгып.*



Көфөөр күнүп, жыргалым
Көңкө тынбай ыйладың.
Айдан чыгып жатышат
Эл бадага уйларын.
Балким, сезип жатасың
Башчылардын катасын.

Бири эки беттүү эле
Убадага эптүү эле.
Казынанын алтынын
Уурдан алып кетти эле.
Сызга олтуруп эл калды
Сыздап калың жер калды.

Экинчиси качыптыр
Элди Ак үйдөн атыптыр.
Банктан уурдан акчаны
Башка жерге катыптыр.
Башчы кылган булаарды
Баарын күдай урафбы.

Митингге эл баратат
Талкалашат, талашат.
Партиябыз дегендер
Парламентке баратат.
Болуп алып депутатат
Болушунча жеп, жутат.

Айласы жок атаң да
Айылда боши жаталбай.
Кептедиби шаарға
Үлүш жерин саталбай.
Биз ошондо шорлодук
Өтүр бою кор болуп.

Аргасынын жогунан
Снайпердин огуナン, –
Жан бергенде котөрдү
Аянттагы эл чогулган.
Аны сезип жатасың
Атып калсын атасын.



Зафынчды ыйлап сен калдың,
Заф какшаган мен калдым.
Сексен, токсон шейиттер
Мекендеши ти жер алдын.
Арбактарда үнүбүз
Азырынча тириүбүз.

Алды жакта кар, кыш бар
Ак жаан болду кағыштар.
Агып турат төбөдөн
Аны көрбөйт байкуштар.
Улув тоолор кеңээги
Ууруларадын текени.

Кынқыстаба периитем
Тамагың жок жеп-ичкен.
Сен да ууру болосун
Булар менен келишсөн.
Ууру жолдо бөртөсүн
Уурулаадын олкөсүн.

2-январь, 2011-жыл.



МАЛИКОВ Кубанычбек
— Аламудун районундагы Уч-Эмчек айылында 1911-жылы 16-сентябрда туулган. 1926-жылы «Эркин-Тоо» гезитинде Фрунзе облусу боюнча кабарчысы, 1931-жылы Фрунзедеги педтехникумга кирип, бүтүргөн.

Гезиттерде, Жазуучулар союзунда жетекчилик кызметтарида, 1951–1952-жылдары Кыргыз драмтеатрында директор болуп шитетген.

Алгачы ыры 1928-жылы «Эркин-Тоо» гезитинде басылып, 1931-жылы «Теңдик курманы» аттуупъесасы кишине болуп чыккан. «Манас» эпосун изилдеп, басып чыгарууга активдүү катышыкан, Ж. Турусбеков менен «Ажал ордуна» (1935) драмасын, коптогон пьесаларды, поэмаларды жазған, «Интернационалды» кыргыз тилине көторушуп, Кыргыз ССРинин Гимнин жазышикан. А. Пушкин, М. Лермонтов, Т. Шевченко, С. Стальский сыйяктуу классиктердин чыгармаларын көтөргөн.

Кыргыз Элакыны (1969), коптогон мамлекеттик сыйлыктардын эсси.

Мүшкүншүзүнүн 100 жыл



БҮРКҮТ БАЯНЫ

(Болгон иштин жомогу)

Токмоктун түштүк-чыгыш жагында кыргыз тоолорунун кыркасына кирген Талды-Булак деген Чолок капчыгай бар. Ырчы Ысмайыл экөөбүз кийинки жылдарда Бурана, Шамши жактагы бир катар айылдарга бирге барып журуп, мына бүгүн, сөздөн сөз чыгып олтуруп ушул капчыгайдын баш жагына жеттик. Күздүн мээримдүү ачык күндөрүнүн бири болгондуктан машинабызды суунун жээгине, жашандап турган тегиз жерге токtotуп, Ысмайылдын каалоосу боюнча суунун баш жагын көздөй, бир кезде калың айылга конуш болгон жерлерди тике аралай бастык. Асман көпкөк, жер жылуу, анын үстүнө адырлардын, кипталдардын саргыч тартып бышып кеткен чөптөрү ушул, көнүлдү көтөргөн жылуулукту дагы коюлтуп, көркүнө чыгарып тургандай.

Анын үстүнө Талды-Булактын төр жагы чыгыш түштүк жакты бүтүн тосуп, дүнкүйүп, чын эле биз жакка тууралана карагандай болуп, бүткүл денеси карагай, арчага кипталып, чокулары ак кар, көк муздан чатыр карманып, керилип, келберсип Туура-Кайың тоосу жатат. Кипталыбыздан ошол Туура-Кайың жактан агып чыккан көпкөк суу ар кайсы жерден ак көбүгүн үйрүлтүп, имерилтип, ак буладай чубалтып өзөн ылдый темир комуз күүсүн



каккандай шоокумданып, шукшурулуп ағып өткөнүнүн несин айтасыз? Жаратылыш ушундай бир көркөмдүк кучагын чалкалай жазып, адамзатка мээримин ченемсиз төгүп турган убактысында кекеч киши чечен, өмүрү кыңк этип бир ооз ыр ырдабаган киши ырчы болуп кеткідей.

Мындай убактыда Ысмайылды чымчылаپ, козгоп кереги жок, экөөбүздүн кырк жылга жакындал калган жолдоштук мамилебиз боюнча билемин, соң ырчы, далайды көрүп, далайды билген ақылдуу шайыр, сага тизгинин чойдурбай сөздү өзү эле баштайт. Анын мага айтып берген ар бир ангемеси жанга кубат, көнүлгө гүлазык. Ысмайыл эрдин чормойтуп бир Туура-Кайың тоосун карап, бир Талды-Булак өзөнүн жарып ағып, камыштын башы менен учкан күштай шуулдап жөнөп жаткан сууну карап алды да:

—О, чиркин, баягы шорун каткан Мусакан ырчынын (обончунун) гүл өмүрү өткөн өзөндүн бирөө ушул эмеспи. Анын өз жайлоосу ушул өзөндүн чыгышы жагында Борду болчу. Бирок жазы-күзү Талды-Булакка көп келчү эле. Өзү орто бойлуу, кара көз, карасурдун өндүүсү эле. Он эки жашында ырчы атанып ырдалап чыккан экен. Ары обончу, ары акын, мындай телегейи тегиз келген өнөрпоз аз болоор... Менин бала кезимде, кайран эме жыйырма тогуз жашында эле жайрап калбады беле? Сенин Мусакандын ырынан, обонунан кабарың барбы? Мусакандан башка кайсы обончу чыккан бул Чүй бетинде? – деп, мени тиктей калды.

Мен Мусакан жөнүндө 30-жылдардан баштап угуп жургөнүмдү айт-пастан, Ысмайылдын кабынын оозун дагы бир аз чечким келип жана менин сөзүмдү дагы улап кетсин деп:

Токмоктун башы Жаңы-Чек

Токтоно албай айттым кеп... –

деген ырлар ошол Мусакандыкы эмеспи? – дедим.

– Ий, ий, мойсопутум, кабарың бар экен, – деп Ысмайылдын жаны жыргай түштү да, Мусакан жөнүндө томогосу жаңы алынганд күштай болуп мойнун созуп буулуга сүйлөп сөзгө кирди:

Талды-Булак жөлөңкө,
Табытый тартпайт бөлөккө,
Табытый тартпайт деп жүрсөм
Тап кетирдиң жүрөккө...
Бөлөк дөбө Көк-Булак
Бөтөндөп көрдүм көп чырак.
Жалгыз өзүң башкача
Жаралгансың гүл бурак...

Мусакандын бул ырлары чын эле жүрөктөн атып чыккан кайнар булактай ырлар экендигине көнүлүм термелип: «Бали, бали, Ысмайыл

сөзүндү жөнөтө бер?» – деп өтүндүм. Ысмайыл дагы бир капкачанкы эстен кетпес шумдукту эстеп алгандай болуп:

– Атандын көрү десен. Бу дүйнөдө асмандағы қыраан да, жердеги чыгаан да арманда өткөнү болот экен. Кайран Мусакан өшөнтүп жашынан ажалга қабылып арманда өткөн. Тетиги суунун боюндағы қызыл ташты, қызыл таштын жанындағы дөмпөйгөн мұрзөнү көрдүнбү? Жүр, ошого барапы? – деп, жол баштап, курсагын сылай алдыға жүрүп калды. Мен болсо: «Балким, Мусакан ошол жерге коюлған болду бекен?.. Андай болсо, асмандағы қыраандын да арманда өткөнү болот» – деп эмне үчүн айтканын ойлоп, айран-таң болуп келе бердим...

Белгилүү жерге жеткенде Ысмайыл тайтая тура калды да, ээрдин бир жаланып алып:

– Кана мойсопутум, сөз билбеген момунум, мен бир жомок айтам, ошону көзүндү жумуп туруп уксан, ошондо көз алдыңа бирдеме келер бекен?..

Экөөбүз төң ырсайып құлтүп калдық. Ысмайыл сөздү баштаганда мен көздү чала-була жумган болдум да, экөөбүз эки таштын үстүнө катар олтурдук, мен Ысмайылдын жомогуна кулак төшөдүм...

* * *

...Бул жер Каркыранын тоосу. Кеч күз. Каркыранын бүткүл карағай менен чүмкөлгөн жапызыраак қырка тоосу күн чыгыш жагында турган Улабас тоосун карай баштанып, өзгөчө күн кечтей баштаганда көлөкөсүнө көлөкө кошулуп, чокусу те түштүк чыгыш жагында биригинин үстүнө бири түрмөктөнүп жыйылган булаттардын астында жаткан Хан-Тенири тоосуна тенелишип тургандай элестейт. Элик, аркар, дагы нечен түрдүү кайберен десениз, ушул Каркыранын калың карагай, арча менен денесин бекем туюктап алган ою-қырында. Дасылкан бүркүтчү, көзгө атар мерген десениз да ушул Каркыранын қырка тоосун каршы-терши аралап жүргөнү жүргөн.

Биз жогор жакта баяндан Талды-Булак өзөнүндө өнүп-өскөн балбан, эр жүрөк жигит Тұмөнбек өзү балыгыр сарысынан келип жакшы эле дардайған әркек. Боюнун узундугун, күчүнүн канча экендигин айылдагы аялдар боз үй тиккенде ал тұндүктү колу менен карман берип турғандығынан эле элестете бергиле. Тұмөнбек тұндүктү колу менен карман турғанда айылдагы келин-кезектин бойлуулары, жигиттердин бойлуулары ага жанаша келип уук сайышканга араң жараşчу экен.

Ошо дөө Тұмөнбек көл башынын бугу уруусунун бардар жеринен кыз алып, бир чоң айылдын күйө баласы болуп, өткөн жылдан бери көл башына үзбөй келүүчү болгон. Бүгүн эртең менен адетинче Каркыра тоосуна ууга чыккан. Бир катар кайнилери, кайсы бир жакын кайнага-



лары кошо келишкен. Каркыра тоосуна мурун да келген Тұмәнбекке бул айлана өзүнүн Талды-Булак, Туура-Кайың қапчыгайындай эле тааныш әлестеп жана өзүнүн бириң-жарым жырткыч душманга алдырбас құч-кайратына ишенип, тоого чыгып алғандан кийин кәэде жалғыздал да кете берчү болду.

Мына ушул азыр да атын кайнилеринин бирөөнө кармата салып, кайберен қууганга қызықкан жана башканы коюп, әң бийиктеп, әң четтеп чыгып же бугу, же марал атууны ойлогон Тұмәнбек улам қыялап өөдө чыга берип, өз жолдош-жоролорун адаштырып да кеткен. А, кайни-кайнагалары болсо, «Дөө күйөөнү кудай сактасынга» салып, анын аркасынан көп чукулдал ээрчишпей Каркыра тоосунун құн батыш жак четинде кала беришкен.

Мына, азыр құн қызыл күүгүмдөп калган кезинде, бугу менен маралга ана жетем, мына жетем менен олтуруп Каркыранын Улабас тоосу жак четине чыккан кезинде бир шумдукка жолукту.

Тұмәнбектин асынганы барденке мылтық, белинде байланган бычагы, оттук ташы бар... Бир-әки жерден марал көрүп ок чыгарды эле, марал андан мурда жыт алып өз убактысында ойт берип кеткен белем, мерген жазып калды. Оной менен атканынан жазбаган Тұмәнбек маралдын өтө сактығына ыза боло түштү. Ошол чаңта құн қызылы дагы ылдыйлап жакын жерден карышкырдын улуганы угулду. «Баатырга да жан керек» дегендей, карышкырдын улушу кантсе да Тұмәнбектин жүрөгүн аябай обкоолжутту. Кантсе да, чиркин жан таттуу го, Тұмәнбек эми жан сактоо аракетинде болуп бир жоон арчанын башына ыргып чыкты. Ошол кезде бир дәбәт карышкыр жакындал келип дагы улуп жибербеспи... Аны далдап көрүп алган Тұмәнбек ыргыта атты. Мына ошондо ок салған кизесин караса жанында эки эле огу калган экен. Эртең менен Каркыранын батыш жак бетинен әчки атып, элик атып, аткандарын ээрчигендеге шыралга катарайнда берип, кыйла ок ошондо эле тұтұнгө айланып кеткен тұра. «Әч ким менин аркамдан издең келбес бекен?» – деген ой Тұмәнбектин башына келди.

Адеп бир карышкыр улуганда эле әэн жердин бөрүлөрү оңой оокат табылғандын белгиси деп ошол үн чыккан жакка жакындей башташкан экен, дагы жакын жерден карышкыр улуп, эки көк жалдын төбөсү көрүнө калды.

Кантсе да сесин алайын деп Тұмәнбек дагы бир ок чыгарды эле, алдыңкы карышкыр кулап түштү. Аркысы куйругун қыпчып четтей түшүп, арчанын башындағы Тұмәнбектен көзүн айыrbай чунайып карап дагы өнгүрөп, алда кайдан келип кек алып берчү бирөөнү чакыргандай узата каарлана бир улуп алды. Жер әэн, адам жалғыз болсо гана карышкыр улуурун жакшы билген мергендин эми жаны көзүнө көрүнө баштады. Жалғыз огуна гана сыйынып, андан айла болбосо бычагы менен оттук ташынын да көмөгүн көрөөрүн эсine алды...

Ошол кезде кайдандыр атайы көздөгөндөй кайнагасынын белгилүү кара тайганы жетип келди. Каңшылап арчанын түбүнө токтолду. Күн кызылы өчөөрүнө аз эле калган болучу. Менин өтө кечиккенимен шектенишип кайнага-кайнилерим издең келе жатышкан турбайбы деп Түмөнбек батыш жак тарабына акырын кылчайды эле, азырынча адам заты көрүнбөдү...

Балким, кара тайган мага окшоп адашып жүрүп бу да кара талашып мага окусунан кабылгандыр деген ойго да кетти Түмөнбек.

Ошол кезде кайдан экени белгисиз, тоодон дарыя ағып түшүп келе жаткандай шаркыраган, аркыраган добуш чыкты. Түмөнбек арчанын ба-шынан айланасын караса, жакын жерде анчалык шоокум бергидей чоң суу деле жок. Мергенчи өз ичинен менин чочулай баштаганымдан жөн гана денем дүүлүгүп, кулагымдан чочуу белгиси катары чыгып жаткан чуручуу го, өмүрүмдө биринчи катуу коркушум дал ушул чыгар деп ойладу.

Бирок шуулдоо асман жактан чыгып, кулачын жайып күч алыш келе жаткандай болду. Түмөнбек асманды да карап эчтеме көрө албады. Негедир кара тайган карышкыр жакты тиктеп бир нерсени аңдып калгандай. Баягы улуган карышкыр каччудай болуп элендеп, өзүнө кетчү багыт издеген сыйктанды. Анын жанында келе жаткан канчык карышкыр да токтой калып, кайра аркасын көздөй кылчайды. Мына, ошол убактыда эмне үчүндүр Түмөнбекке жакын карагайлардын да баштары шуулдап бир катуу өткөн куюнга жапырыла түшкөндөй болду. Так ошондо куушурулган бир карайынкы нерсе тике сайылчу найзадай учтанып барып баягы улуган карышкырга урган таштай тийгенде эле карышкырды бөдөнөдөй бөктөрүп асманга көтөрүп чыкты. Ошондо канаты калдайып жайылып, карышкырдын оозу менен боорун тырыштыра мыкчып тыбыратып туруп, те, тай чабым жерге асмандан таштап жиберди да, өзү акырын айланып келип канатын сыйылтып төмөндөп бир дөбөгө каалгый түшүп конуп олтуруп, тумшугун жанып чаркылдап, төгөрөктүн төрт бурчун карай берди. Калдайган чоң бүркүттүн көрүнүшү жылкычынын жолум үйүнө окшоп кетти.

Күтпөгөн жерден чыга калган билокуяга чексиз кубанган Түмөнбек жүрөгү элжирип кетип, өзүн коргоочу асмандан айланып түшкөнүнө айран-таң калып: «Кайран асмандын жолборсу, жолборсум, ушундай адилеттигиң да бар» – деп кобурап алганын өзү за сезбей калды. Ойдон кыя менен кайнагасы Кайду чал, Түмөнбектин атын алыш келе жатышкан эки кайниси аттарын желдире бастырышып, жаны гана арчанын башынан жерге түшүп жаткан Түмөнбекке жете келишти. Ошол кезде бүркүттүн карышкырды капшыра кармап алыш учканын көргөн кара тайган капчыгайдан чыккан шамалдай удургуп барып канчык карышкырды алкымдап жыгылган экен. Ошол замат Түмөнбек кара тайганга чуркап жетип, карышкырды бычак менен бакалоорго сайып жиберди



эле, тайган бошоно түшүп, эми менин ишим бүттү го дегендей ээлерин карап кылчактап тура калды.

Бардыгынын көңүлү дөңчөдө конуп олтурган бүркүттө болду. Бүркүт кезек-кезек канатын шалдыратып кооп: «Кыляак, кыляак» – деп үн салып, эки жагын каранууда. Көптү көргөн Кайду аксакал бүркүттү карап алды да:

– Балдар, ушул жапан бүркүт эмес, колдо багылып эле салынып жүргөн бүркүт. Мунун бизден чочуркабай шаңшып отурушунда кеп бар, – деп тери кол кабын Тұмөнбекке карай сунду. Кайнаганын ишенимин туура түшүнгөн Тұмөнбек кол кипти кийип бүркүттү карай басып жадырап:

– Кыйтуу, кыйтуу, асмандын шери, кыйтуу, кыйтуу! – деп колун созуп үн салды. Бүркүт мойнун койкоңдотуп Тұмөнбекти жалт-жалт карап алды да, бир аз баса түшүп, боюн күүлөп, канатын дагы калдайта жайып учуп келип дардайып күтүп турган Тұмөнбектин сунган мәэлейлүү колуна жалп этип коно кетсе болобу? Бүркүт өзүлөрүн карай учуп келе жатканда көзү курч кайнилери Тұмөнбекке:

– Адам, боолуу бүркүт турбайбы, жезде. – Колго конгондон кийин бир бутунда күмүш билериги бар экенин көрүштү. Кубанычы койнуна сыйбай кеткен Кайду аксакал: «Ээ, балдар, бул бир канзааданын бүркүтү экен. Бүркүт кекчили, адамдай эле таарынчаак болот. Бул, эсисинен запкы көрүп, же ошол эсисин ойрондоп туруп качып чыккан бүркүт. Адам колунан жем жеп үйрөнгөн жарыктык баары бир адам колунан кетпейт» – деди да бүркүттү дагы жакшылап карай баштады. Бүркүт жакшы эле чон, өзү сары, көзү айран көз, демек, ак көз экен.

– Ак көз турбайбы, – деп ииди Кайду аксакал.

– Ооба, ак көз, ак көз...

Бул сөз уламдан-улам кайталанып, бүркүт ошол эле жерден «Ак көз» атка конду. Бүркүттү жакшылап карап чыккан соң дагы Кайду аксакал сөздү улап:

– Бул жердин бүркүтү эмес, Какшаалдын кара тоосунун бүркүтү. Какшаал тоолору кара аскалуу – көбүнчө жылаңаң, ысык келип, бүркүттөрү көбүнчө ушундай саргыч келет. Какшаалдын бектери, бай-төрөлөрү да өтө зулум, өтө мыкаачы келишет.

– Демек, кытай жеринен качып чыккан бүркүт турбайбы кайнага? – деп жиберди Тұмөнбек.

– Ооба, күйөө бала, – деп сөз жөнөттү Кайду. – Бизге ооп келген кайран асмандын шери, күйөө бала, бул шер эми сага кут болсун!... Колуңа асмандын баатыры конду, башына арбак конду, эми сен жакшылап күтүп ал... Дагы айтарым: жакшы турмуш, жайлуу жерди жалаң эле адам каалайт бекен?.. Асмандагы қыраан, илбесин, тоодогу кайберен болуп бардыгы эле өзүнө жакшылык издейт. Бул жан-жаныбардын бардыгы өз башына келчү жамандыктан качат. Бизге билинбеген менен булардын өзүлөрүнчө

тили бар, булар да сүйлөштөт. Мундашат. Анан адамдын колуна келген соң адамдан жакшылык күтөт. Бул қыраан чиркин сенден жакшылык көрсө – эмгегинди кайырат. Дагы айтарым, бул Ак көз кокусунан сага таарынып башка жакка учуп кетпегендей болсун. Бул жаныбар канаттуунун Алмамбети. Өз жеринен качып чыгып сыйынт издең келип отурбайбы. Анын үстүнө бир карышкырды жерден бөктөрүп чыгып, асмандан жерге ыргытып, алдыңа тартуусун тарта келбеби?..

– Ооба, ооба кайнага, тартуусун тарта келди. Ал эми жаман сөз оозунуздан айлансын. Ал эмес мени карышкыр камалай баштаганда башымды балакеттен куткарбадыбы? Касиетинден айланайын асмандан келген шеримдин жакшылыгын унутпай калайын! – деп безеленди. Кайнилери эки карышкырды союп, терисин сыйрып жиберишти. Түмөнбекке Кайду аксакал арчанын бутагынан балдак жасап жиберип, күйөө бала бүркүтүн башынан сылап, ошол балдакка кондуруп, тайган карышкырдын этинен бурдал-бурдал алгандан кийин Кайду аксакал баштаган төрт атчан адам Каркыранын тоосунун Улабас жаккы четинен чубаша бастыра түшүшүп, Каркыранын талаасын көздөй эңкейип келе жатышты...

* * *

Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин кайындарына сыйлуу Түмөнбек, жолдош-жоросу менен Көл башынан шашпай чыгып жолго үч конуп, төртүнчү күн дегенде ушул Талды-Булак өзөнүнүн оозуна жетет. Ак көздү болсо жакшылап томого тартып, мыктап жасалған балдакка кондуруп, бөпөлөй багып, эркелетип, Чүй бооруна алып жетти. Түмөнбек Какшаалдан качып чыккан бүркүттү кармап келиптири деген сөз даңазага айланды.

Какшаалдын каркайган кара аскаларынын биринде туулуп-өскөн, көбүнчө ысыгы мээ кайнаткан адырда, катыра суугу жок кара тоолордо салынып жүргөн Ак көз қыраанга төр жагы чокусунан ак кар, көк муз кетпеген Ала-Тоо, этек жагы арпа, буудай, мөмө-чөмөлүү сары талаа келип жаны жер, жаны өзөн көрүнүп, бул жаны дүйнөдөгү турмушка қыраан көз үйрөтүү да керек болду.

Ата-бабасы мүнүшкөр, саяпкер болуп келген Түмөнбек Ак көздү бир-эки ай өз убактысында томогосун шыптырып жем жегизип, айланага көзүн үйрөтүп, сылап багып жүрөт.

...Чүй бетине кар бир жаап, адырларга, белдерге түлкүнүн изи түшкөндө Түмөнбек Ак көздү колго кондуруп, тайганын ээрчитип адыр этектей бастырып чыкты. Көп узабай бир белестен күйругун булаңдатып түлкү кача бергенде томогосун шыптырып түлкү жакты көрсөттү эле Ак көз канатын күүлөгөн да, балдагынан козголгон да жок. Ошону менен



бир түлкү кырдан ашып кылт коуп кете берди. Бир чай кайнам өткөндөн кийин дагы бир түлкү көрүндү эле томогосун шыптырып таманга какса, Ак көз дагы эле учкан жок. Башынан өкүм өскөн балбан жигит Түмөнбек ыза болуп, өзүн өзү токтото албай кетти бейм, бүркүттү камчы менен бир эки чаап жиберип таманга какты эле, бүркүт канатын шарк эттирип асманга учуп чыкты. Түмөнбек түлкүнү өздөй качырат деп ойлоп турганда асманга бийиктөй түшүп кайра Түмөнбектин өзүн качырып сала берди. Кыраан ээсине жакындал келгенде кандайдыр ойлоно калгандай болуп, уу тырмактарын жыйып, кымтый, таманын гана тосуп, ээсин чала-була апчый түшүп жерге коно калды. Түмөнбек атынан шашып түшө калган эле, эми бүркүттү чап колуна алды да, томогосун ката койду.

Түмөнбек ага караганда Ак көз акылдуу кыраан экенине, кантсе да бул менин ээм деп аяганына бир жагынан ыраазы болсо, экинчи жагынан өзүнүн ачуусунун чукулдугуна, сабырынын жоктугуна ыза болду. Мага карышкыр кол салганда карышкырдын иче кардын жара тартып ыргытып таштап менин колума конду эле, мен болсо буга камчы тийгиздим го деп кейиди. Бүркүтүнөн кечиirim сурагандай анын канатынан аkyрын сылап бутунан кармалап, түмшүгүнан сылап, ал эмес түмшүгүнан өөп, бир аз олтурду. Бүркүтү да бир жолу: «Кляак» – деп шаңшып, «бая эле ушунтпөйсүңбү, мен али табыма келе элекмин» дегендөй канатын жыйрып, үрпейүп койду. Мен да сенин сырынды түшүндүм дегендөй, Түмөнбек бүркүтүн сылап-сыйрап балдагына кондуруп алды да атын жорголото бастырып, үйүн өздөй жүрүп кетти...

* * *

Арадан бир канча күн өттү. Түмөнбек эми Ак өздүн обону менен болду. Жемди убактысында жедирип, күндүз таза абага алыш чыгып, сергитип, канатынан сылап, мойнунан сылап, боосун жаңылап тагып, дегинкисин тун баласындай эркелетип асырай баштады.

Ак көз да бул жердин абасына жытыккандай, ой-тоосуна көзү кангандай болуп, денеси да жаңы жерге үйрөнүп, баягыдан көбүрөөк шаңшып, канатын көбүрөөк шуудуратты. Томоголуу туруп деле алдыга көбүрөөк жүткүнүп, көбүрөөк умтулчу болду. Бүркүттүн кайрадан бир жаңы күчкө ээ болуп канат каккысы келгендиги Түмөнбектин көңүлүн аябай кубантты. Ичинен кымылдай баштаган бүркүтчү, жакын уучу кишилери менен кенешип, ушул күндөрдүн бириnde Туура-Кайың тоосуна ууга чыгууну көңүлүнө токуп койду.

Эртеси эле күн шашке болгондо эки-үч жолдош алыш, тайганын ээрчитип калың түшкөн карды жирей бастырып, Туура-Кайың тоосун өздөй жөнөп калды.

Тоо этектей бара жатканда жолдошторунун бири калың чыккан карагай-арчалуу дөңсөөнү тиктейт:

– Тетигинде илбирс жүрөт бейм?

– Ой, ырас эле илбирс экен, илбирс экен. Тобокел дейлиби, ия? – деп жиберди Түмөнбек.

– Карышкыр алган Ак көз илбирсinden коркмок беле? Көп болсо алалбай калар? Эмне болсо да бир кызыкка баталы? Ак көздүн кийинки убакта да жүнү тириүү, шаңшыганы да кайраттуу, – деп жиберди жолдошу.

Түмөнбек балдакты оңтойлото кармап, илбирс жүргөн жакты бет алып туруп, Ак көздүн томогосун шыпырып алды. Аркайган Ала-Too, кар жамынып дүңкүйгөн беттерди көргөн бүркүт канатын жайып умтулду. Түмөнбек бүркүтүнүн башынан бир сылап алды да таманга кагып жиберди...

Ак көз бүркүттүн алпы эмеспи, асмандын бир четин капитап учкандай болуп, улам айланып илбирс жакты карап, аны көргөндөй болуп көк жээктен тегеренип бийиктей берди.

– Илбирс балбанга баатыр бүркүт кол салат! – жолдошунун мындай кубаттоосун укса да Түмөнбек ичинен чоочулап, «Азуулуу да оной эмес, бөрүчү, бөрүчү бүркүт өлүүчү» деген сөз да бар деген санаага кетти. Илбирс болсо арча-кайындын арасынан дапдайын көрүнүп, тооту аябай кангандай, ааламда эч нерсени элес албагандай, он жерине ок тийсе да чым этпечүдөй күржүйүп акырын басып, узун муруттарын бутактардагы карга кичине сүйкөгүлөп коёт. Түмөнбек ичинен:

– Бул дагы далайды көргөн канкор го? – деди. Ошол кезде Ак көз Туура-Кайың тоосунун бийиктигине көтөрүлүп, төбө жактан кипкичи-некей болуп, бирок тырмактарын жайып, ченгелине толгонду кадиклиз алчудай болуп, аны кошо узатып Туура-Кайындын илбирс жүргөн бетин көздөй бир өзөн бороошо бороон келе жаткандай шуулдал, дуулдак дабыш угулду. Түмөнбек:

– О, жасаган, кесепет, кырсыгыңан өзүң сактай көр?!. Көзү жок баатырмдын чабытын онунан чыгара көр?! – деп жолдоштору менен желе-жортуп илбирс жакка жөнөштү... Алар илбирс жакка жакындағанча ал жердин карагай арчасынын баштары катуу бороонго жапырылып жамынган карларын силкинип, жылаңаңтанаң жибергендей элестеди.

– Коқуй, жетти! Балакетинден сактай көр! Жасаган, кыраанымды аман көё көр?! – деп Түмөнбек бастырып атына камчы үстүнө камчы басты...

Жетип келишсе – Ак көз алда качан илбирстин жаагын капшыра мыкчый, илбирстин бир бутун арчага кошо мыжыга кармап тыбыратып басып турган экен. Илбирс дагы бардык өжөрлүгүн карматып, же өлдүм, же калдым дегендей, чала-була азуусун ырсайтып, баштуу менен бүркүттү тырмалап, кантсе да ондоно түшүп кыраангы тиши салуу аракетинде болуп жатканда уу уулап жүрүп далай шумдукту башынан



өткөргөн Түмөнбек үшөнчүгүндө узун бир темир шиши бар экен, темир шиши илбирске жетер замат бардык балбан күчүн жумшап, илбирстин кулагына сойлотуп жиберди эле, илбирс чала-була күңк эткен добуш чыгарып, алсыз ырылдаган болуп бардык кубатынан ажырагандай денеси шалк этип жатып калды.

– Баракелде, баракелде Ак көз... Асмандын арстаны менен жердин арстаны бир-бирине катуу душман келишет экен го. Ак көз балбан эбегейсиз күч жыйнап капкайдан качырып келбесе илбирсиң дале оңой жоо эмес турбайбы... – дешип бүркүтчүнүн жолдоштору чочуулары эми басылып, биротоло көз жумган илбирсти бир саамга тиктеп турушту.

Түмөнбек болсо бүркүтүнүн арчанын бутагына, илбирстин түмшугуна карышып калган буттарын кылдаттык менен араң чыгарып, илбирс алып берген баатырын ормоё карап кайрадан колуна кондуруп, мойнунан, канатынан сылады. Кантсе да жанталашкан илбирс бир жак канатын чала-була чапчып кеткен экен, бүркүтүнүн канатын сылаганда канатынын эки-үч талы бир аз саңоор жүнү эки балбан кармашканда карала боло түшкөн кардын үстүнө түшүп калганын көрүштү.

Түмөнбектин жолдоштору шымаланып бычактарын курчутушуп, илбирстин терисин сыйра башташты, илбирстин кызыл эт болгонун көргөн Ак көз «ушунун канынан бир чокубасам өчүм кайтпайт» дегендей болуп илбирстин сыйрылган этин көздөй умтулуп, канатын шалдыратып: «Кляак, кляак» – деп жиберди...

Ошол кышы Токмоктун үстү жаккы адырларынан Ак көз Түмөнбекке жүздөн ашуун түлкү алып берди. Бул бир жагынан Ак көздү жакшылап табына келтирип салган бүркүтчү-мергенчи Түмөнбектин атагын чыгарса – бир жагы оокат-тиричиликке деле алда канча кеңелтип салды. Ак көз кыраандын атагы жалаң гана бул тегеректеги кыргызга эмес, Жети-Суу казагына да жетти. Кабатталган кайыш боолуу, күмүш билериктүү Ак көзгө жакын жерден ээ болуп эч ким чыкпагандан кийин, мунун чын эле бир көңүлдөн кеткис, көкөйдөн чыккыс запкы көрүп, биротоло көңүлү калып, өзүнө эркин турмуш, кадырын билчү ээ издеп алыска, алда кайда алыска качып келгени эч күнөмсүз болду...

* * *

Мындан жетимиш, сексен жыл илгери Жети-Суу казагында, убакыт көп өтүп кеткендиктен Жети-Суунун кайсы өзөнүндө экендиги бизге белгисиз болуп калган, Кожантай деген аң уулоочу бүркүтчү болот. Өз убактысында Кожантай бүркүттү жакшы күтүп, жакшы салып, кайберен менен жырткычтардан көп олжо таап жүргөн адам экен. Ошол чакта кыргыз жагына да кулачын жайып, аздыр-көптүр байланышта болот.

Кожантай аң уулаган тоодон бир шумдуктуу кара калтар көрөт. Бүркүтчүлөр түлкүнүн калтары, эң сулуусу кара болот деп айтышат. Калтарды а деп көргөн Кожантай ичинен кымылдап, жакшы эле этияяттык менен өңө бастырып келип, бүркүтүнүн томогосун шыпырып, калтарды көргөзүп туруп бүркүтү түмшугун жаңып талпынганда таманга кагып жиберет. Бүркүт асманга айланып, жакшылап күүлөнүп алыш калтарды көздөй күркүрөп келе жатканда кара калтар таштын үстүнө эки аяктап чоюоп тура калып, эми жете берерде аркан бою асманга секирип кетип, бүркүт түлкү турган урчуктуу кара ташка катуу согулуп, былч дей түшүп оозунан кан агып жатып калат. Кыскасы, тоонун кара калтары улам бир бүркүт күүлдөп, ченгелин жайып, кара бороон капитатып кирип келе жатканда таштын үстүнө чоюоп тура калып, анан аркан бою асманга секирип чыгып, буйтап кетип олтуруп, далай бүркүттү ташка согуп оозунан кан агызып өлтүрөт.

Казак бүркүтчүлөрү билүү калтарга аябай кекенишип, кандай болсо да калтарды бүркүтке алдыруунун аракетинде болушат. Мына ошол кезде эки тууган элдин арасында тамыр-тааныш, куда-сөөк каттоочулар аркылуу Кожантай бүркүтчүгө Түмөнбек салып жүргөн Ак көз кыраандын кабары жетет. Кара калтардын ченемсиз мант берип, канча бүркүттү өлтүргөнүнө каны кайнап, бирок азырынча эч айласын таба албай турган Кожантай бүркүтчү Түмөнбекке агайын-тууганча салам айтып, Ак көзү менен бир келип мейман болуп кетсин деп, атайы бир адам жиберет...

...Кыргызга тууган эл, болгондо да тиричилик, турмушу жакын, тили жакын казактын белгилүү бүркүтчүсү Кожантай аксакалдын сыйпайгерчилик менен чакырганын Түмөнбек укканда Ак көздүн кабары ошончолук алышка жеткенине кубанып, анча ойлонуп турбай эле жолго камынат. Кантсе да экинчи бир элге барып, кадырлуу мейман болуп жана бүркүтүнүн өнөрүн көрсөтүп бериш өтө бир жан кубанарлык иш эмеспи. Казак менен кыргыздын атам замandan бери келе жаткан өнөкөтү боюнча экинчи элге мейманга чакырылганда жалгыз аттануу деген жок эмеспи. Ошондуктан Түмөнбек өзү менен үч бүркүтчү болуп, дагы эки ышкыбоз жигит кошуулуп, бешөө: «Кожантайдын айылы кайдасын?» – деп сапарга чыгышат. Кожантай айылы бир конуп жетерлик жерде болгондуктан жолдо эрмектеп бирин-серин учураган айбанат жандыктарга бүркүт сала барышат... Кезек бир жолу Ак көзгө да келет. Казак жеринин тоо тарабына караганда талаа жагы кенен келгендиктен, ачык талаада шамал катуу согуп, кар жука жаткандыктан, бул жерлерде көён көп болот экен. Бир жерден көён булт деп качып жөнөгөндө Түмөнбек Ак көздүн томогосун шыпыра көёт. Ак көз жутунганда таманга кагып жиберет. Ак көз жакын эле жерден бара жаткан көйнүү көздөй бир аз көтөрүлө түшүп тоодон түшкөн дарыядай аркырап качыра бергенде, көён бечара бүркүттүн эпкинине кулагы тунуп, чуркай албай буттары телтектей

түшүп, алсыз көзүн бакырайтып, оозун ачып табышсыз араң гана дем алып жан берип, сырайып жатып калат. Көрсө, жүрөгү түшүп өлөт деген ушул экен. Өзү жеткенче жан берип, түбөлүккө көз жумган коёнду көрүп, Ак көз өлүккө тырмак батырбастан кайкып чыгып, арыраак барып бир таштын үстүнө коно калат. Бүркүттүн өлүккө кол салбаган акылдуулугу буларды таң калтырды.

– Бул жакшылыктын белгиси, жолубуз болот экен, – дейт Түмөнбектин жолдоштору.

– Качырган жоосу тырмак тие электе эле өлүп кетип жатса – Ак көздүн сапары оңунан чыкканы турган го, – дейт Түмөнбек өзү. Ошентип, мурункудан да көңүлдөрү эргий түшкөн бешөө Ак көздү балдакка кайра кондуруп алышип, казак Кожантай аксакалдын айылын бет алышип мурункудан да эпкиндете бастырып жөнөшөт...

Кожантай аксакал кара калтарды эчен бүркүтчүлөрү менен тоорууса да үч жыл бою алдыралбай, кууса тайганы жетпей: «Бул түлкүнүн сырттаны бизге көргүлүктү көрсөттү» – деп каттуу кейип, эми кыргыз бүркүтүнөн айла болор бекен, же ал деле кара калтарга ташка соктуруп, оозунан кан агып жатып калар бекен деп арсар болуп турган убактысы экен. Түмөнбектер келгенде Кожантай кучагын жая кабыл алып, ал күнү сый-сияпат көрсөтүп, меймандарын эс алдырды.

Эртеси күндүн мурду чачыраганда казак-кыргыз бүркүтчүлөрү биргелеше бастырышип, кара калтар жүрчү коктуга алыстан тооруп келишти. Бир коктудан, кунан чабым жерден куйругу чубалжыган оттоп жүргөн узун кара ит көрүндү.

– Кара калтар тээтиетиги, шимшилеп жүргөн, – деп жаңсап көрсөтө берди Кожантай аксакал.

Түмөнбек бир жагынан калтардын караанын көргөнүнө кубанып, бир жагынан: «Атайын чакыртып келгенден кийин бүркүтүм мүрүсү менен ташка тийип, көп бүркүттүн бирөө болуп, бөөдө өлүм болбогой эле» – деп чочулап, «эмне болсо да тобокел» деп калтардын карааны көрүнгөн дөңчөдөн бүркүтүнүн томогосун шыптырып алды. Ак көз болсо эки канатын куушуруп гана дальысын күйшөп тим болду. Дагы бир жакындай түшүп кайра томогосун шыптырып, балдагын жогорураак көтөрүп, кара калтар жакты көрсөттү эле, бул жолу канатын бир аз күүлөп, куйругун шалдыратып коюп, дагы олтура берди. Ансайын Түмөнбек кыпылдал: «Бул эмнеси» – деп ичинен бушайман боло баштап томогосун кайра катты. Кичине илгерирээк бастыра түшүп кара калтар жакшы эле тай чабым жерден көрүнө баштаганда томогосун шыптырды эле түлкүнү Ак көз көрүп, алдыга жутунуп, канатын кадимкидей бийик уччуу кезегиндегидей күүлөдү эле: «Тобокел эми» – деп Түмөнбек таманга кагып жиберди. Ак көз кара калтарды көздөй эмес, тескери айланып учуп бийиктей баштады. Казак агайындар таң калышып тиктей беришип:

– Жоругу башка бүркүт ко бул? – деп жибериши. Тұмәнбек өзү да «Ак көз чын эле бизден качканы жатпасын?» – деп шек алды. Бирок андай болгон жок, бүркүт жакшы эле бийиктикке көтөрүлүп, қыргыйдай кичине болуп көрүнгөн кезинде канатын куушурултуп тикесинен сайылғандай болуп, кара калтарды көздөй качырып сала берди. Асмандан бир жеринен тешик чыгып, ошол жеринен чыккан шамал шуу-шуу этип тике ылдый күолуп келе жаткандай болду.

Көп шумдукту көргөн кара калтар асман бетинен өзүне душман келе жатканын алда качан тууп, бир таштын үстүнө чыгып эки буту менен типтик туруп, бүркүт эми жете берерде бир аркан бою секирип көккө чыгып түштү. Ак көз кайып чыгып, дагы айланып учуп, экинчи жолу капиталынан качырып сала берди. Андай кол салуудан күтулууга да кара калтар даяр шум экен. Мурункусунан да бийик секирип бул жолу да алдырбады.

– Аа, Ак көз эки жолу жазып калды го? – деп Тұмәнбектин жолдоштурунун казак агайындарынын алдында бир аз назары сына түштү. Казак бүркүтчүлөрү болсо Ак көздүн ташка согулбай бир кана качыруу менен токтолуп калbastan, калтарга уламдан-улам качырышын жакшылыкка жорушту. Ак көз мындай митаам калтардын далайын көргөн, ченеп качырып, өлчөп канат сермеген кыраан экен. Бекеринен «Ак көз» атыккан эмес экен дешип, аңыз кылышып, Ак көздүн кайтадан-кайта качырып сала беришин өтө кызыгуу менен карап турушту...

Душманы катуу тооруганын билген кара калтар Ак көз үчүнчү тооруп келе жатканда жана мурдагысынан жапызыраак учуп келе жатканда бардык күчүн жыйнап эки аркан бою бийик секирип: «Эми бүркүтүм, сени ташка жанчтым го?» – деди эле, Ак көз астынан келип балбан ченгели менен кагып кетти да, қыргый бөдөнөнү мыкчыгандаи мыкчып-мыкчып, калтардын канча жанталашканына, кармашканына бой бербей башы боорун тырыштыра кармап куйругун сүйрөлтүп барып, калтар канча түйласа да болбой бир жонго салбыратып алыш түштү. Олчойгон дөө бүркүт түлкүнүн тумшугун мыкчыган бойдон үстүнө баса олтурду. Баятан бери: «Ак көз жазып калбагай эле, атайын чакырылып келип казак туугандарга уят болбогой элем» – деп таакаты кетип, чый-пыйы чыгып турган Тұмәнбек эми эси ордуна келгендей болуп:

– О, жасаган, кудуретиң менен колдоп, менин ак жолуму ачканыңа миң бир эки күлдүгүм бар, жан адамга жазыгы жок бир пендемин, – деп буркурап, бүркүтүн көздөй чаап жөнөдү. Калтар али карышкан тишин кычыратып, жанталашып түйлап жаткан экен, Тұмәнбек бычак менен колкого уруп алганда же үшкүргөнү же акырын ышкырганы билинбей эле көзү жумулғандан жумулуп, солуктап, чоюлуп, «кыш-ш-ш» деп жатып калды. Эми кара калтардын терисинин кылдарынын сулуулугун айтпа, түктөрүнүн бермети жөн эле жылдыздын құкүмүндөй жылтылдайт.



Тұмөнбектін жолдошторунун бирөө калтарды бүркүттүн тырмагынан ажыратып сұналта таштаганда таңдана карап:

– Жарыктықтын узундугу эшикten төргө жеткендей бар экен го? Айбанаттан мындаи келишкен кооз нерсе чыгарбы?! – деп жиберди.

Кожантай баштаган казак бүркүтчүлөрү да жете келишип:

– Аа, Тұмөнбек мырза, қыраандын алған олжосу кут болсун. Сенин Ак көзүң ташка согулуп оозунан кан ағып өлгөн бардык бүркүттөрдүн өчүн алып берди. Па, чиркин, сенин бүркүтүн алғыр балбан гана эмес, айлалуу да экен. Кара калтар канчалық ташка согууга аракет этсе да, ташка боюн жолотпой кайкып чыгып кетти го. Сенин бүркүтүн адамдан да ақылдуу экен. Бул сага бүткөн ырыс, Тұмөнбек иним, – деп колунан қыса-қыса кармап, жаны калбай күттүктады... Андан кийин бүркүтчү казак-қыргыздар чогуусу менен барып Кожантай аксакалдын үйүнө кошту. Кожантай аксакал дасторконду кенен жайып, коюн союп, казак, қыргыздын жакшы ырасми боюнча шашпай олтуруп, ичирип, жегизип, чексиз ызааттады. Эртеси құн шашке болгондо меймандар чай ичип бүткөндөн кийин Кожантай дагы эле сөздү өзү баштады:

– Қыргыз-казак бир атанаын эки уулундай жакын тууган әлбиз. «Төскөйде, малымыз, тосекте басымыз косылған» әлбиз, казакчалап айтканда, – деди, – мындан кийин дагы бүркүт салып да, мейманчылап да келип тургула. Қыраан Ак көзгө да, қыраанды таптаган иним Тұмөнбекке да чоң ыракмат. Эми сиздерге жененердин азыраак ырымы бар экен, – деди. Ак маралдай керилген, али карылыкка моюн сұна элек, ары бойлуу, ары келишимдүй Айнагүл жеңе жылмайып туруп бир таңылчакты чечти да:

– Тұмөнбек кайніме биздин кожайын эшикке бир ат жетелетип келип койду. Калган кайнілерге казактын бирден чапаны, – деп төрт жигитке төрт чапан жаап жиберди. Кожантай құлұмсүрөп Тұмөнбекке карап:

– Калтарынарды ала кеткиле, қыргыз көрсүн, – дегенде, Тұмөнбек ордунан ыргып тұра калып:

– Жок, Кожантай ага, касиеттүү буюм касиеттүү үйдө калат. Айнагүл жеңебизге да қыргыз кайнілеринен бир белек калсын... – деп калтарды сұналта кармап барып Айнагүл жеңенін астына туура тарта берип: – Айнагүл жеңе, биздин сапар карыды! – деди.

– Ак жолунар ачылсын, келиндерге менден салам айтқыла, кайнілөрим! – деп, Айнагүл бир құлмұн этти да, калтарды колуна чоң арзуу менен алып, тиреле жыйылған жұқтүнө артылта таштап койду.

Карап отурған адамдарга бул жылуу чырай, ысық мамиле бир казак, бир қыргыз бүркүтчүлөрүнүн гана ортосундагы жекече мамилелеге окшобой, канатташ олтурған боордош еки элдин ортосундагы әч качан кыйышпастықтын, әч качан айрылышпастықтын жаркыраган асыл жылаанасына окшоп кетти...

* * *

Тұмөнбек жолдоштору менен Кожантай аксакалдың мейманы болушуп ат минип, чапан кийишип, соң кубаныч менен келгенден кийин да арадан бир канча жыл өттү, Ак көз Чүй бетинин күнгөй, тескей тоолорунда салынып, көбүнчө тұлкү аттууны тырмагынан чыгарган жок. Тұмөнбектин өзү да жашы элүүгө жакындалап калғанда 1916-жылы көтөрүлүш чыгып калды. Оболу өзүнүн бай-манабынан, анан падышачылыктын зулумдугунан экилтик зомбулукка чыдабай, өз башына азаттық тилеп, атка минген эл баарын баш коштуруп, күчүн топтогон уюм жоктүктан жана соң падышачылыктын өз каршысынын тымтыракайын чыгаруучу курал-күчүндөй курал құчү болбогондуктан азганакай қыргыз бат эле женилип, ар өзөнү ар башка болуп андаалап үркүп жөнөдү...

Чүй башынан үрккөндердүн бирөө биздин бүркүтчү Тұмөнбек болду. Тұмөнбек өзүнүн Ак көзүн жемге жакшылап тойгузуп туруп, текенин мойногунаң жасаган боосун бутунан чечип маңдайынан сылап, канатын колу менен тараң коюп:

– Кош, Ак көз, бул тополондо өз башымды араң ала качып бараткан мен сени көтөрүп жүрө албайм. Менде ақың болсо кеч... Сен асмандын сырттанысың, сага қылыштын мизи, мылтықтын огу жетпес... – деп, кайра көз жашын жеңи менен аарчыгылап туруп, бүркүтүнүн түмшугунан өөп-өөп алып, асманды көздөй шилтеп жиберип, өзү тополондой качкан әлге шашыла кошуулуп, Шамшынын ашусун көздөй бет алды. Байкуш Ак көз, адамдын колунан жем жеп, бардық кайрат-күчүн адамга берген Ак көз жапызыраак учуп, Тұмөнбек кошуулуп тополондолоп кетип бара жаткан әлдин үстүнөн: «Кляак, кляак» – деп бир топко ээрчиپ, көмөкөйү менен «күрк-күрк» этип кандайдыр бир коштошуу сөз сүйлөгөнсүп, качкан әл токтобостон удургуп кетип бара жаткандыктан, әэлери үй-жайын, жайллоо-кыштоосун таштап кара жанын ала качып жөнөгөндүктөн әэндей түшкөн тоолордун асманында муңкана шаңшып, айланып кала берди...

* * *

Тұмөнбек да миндин бири болуп, башын ала качып, көпчүлүк менен сығылышып, тығылышып жатып Какшаал тоосуна жетти. Ал жердин қыргыздарына бир аз аралашып, эптеп оокат өткөрүп туруп калды. Кожоуну Багышбек деген оокаттуу киши бирин-экин уйгурлар менен байланышып, бир аз соода-сатыкка да кирише калат экен.

Бир күнү мал сатуу үчүн Үч-Турпанга барышып, сооданы бүтүп, жол тартып келе жатышып, кожоунунун айттуусу боюнча бөксө жайлодо



тоо арасына ылайык жапыс тамда турган Хакимжан деген уйгурдун үйнө конушту. Хакимжан досторуна дасторконду кенен жайган, өзү сөзмөр, бир жайдары киши экен. Чай ичилип олтурганда Багышбектен Түмөнбектин кайдан келгенин, жөн-жайын сурады.

– Кыргызда Чүй деген жер болот. Ошол Чүйдөн экен, өз жеринде бүркүтчү-аңчы экен, – деди, какшаалдык досу. «Бүркүтчү экен» дегенде Хакимжан бир оор дем алыш, үшкүрүп жиберди. Хакимжан да жаш жигит кезинде бүркүт алдырчу. Хакимжандын бүркүтчүлүгүн билген Уч-Турпанда турган улугу (өзү ичкич, нашаапоз) Хакимжанга бир кышта таап бересин деп беш түлкү, үч илбирс терисин салык салат. Беш түлкүнү Хакимжан улугуна бат эле алыш барып берет. Бирок бүркүткө үч илбирс алдыруу бул жерде өтө оор иш. Какшаал тоолорунда илбирс эң эле аз болот.

Улук илбирсти кечиктиргенине Хакимжанга кыжыры кайнап эки жигит менен бир күнү күн чыга жетип келет. Кытай төрө жакшы эле мас. Келгенде эле:

– Менин илбирсим кайда? – деп бакырат.

– Бүркүтүм табына келбей жатат. Жакында табына келет. Ошондо илбирске чыгам, – дейт, колун куушуруп Хакимжан. Олчойгон сары бүркүттү көрө калган төрө оолуга түшүп тапанчасын сууруп алыш:

– Мен аны табына келтирем!.. – деп аткылап кирет. Жүрөгү оозуна тыгыла түшкөн Хакимжан ошол убактыда төрөнүн тизесин кучактап жалбарып:

– Төрөм, немне айтсан, хуп! Атымды сатып, уюмdu сатып болсо да сизге бир жуманын ичинде үч илбирс терисин алыш келейин? – деп ый-ламсырайт.

Туурдагы бүркүт октун тарсылдаганынан чоочулап, шаңшып, талпына баштайт. Хакимжандын тестиер уулу ақырын барып: «Колго конуп үйрөнгөн бүркүт кайра келер?» – деп ойлоп, боосун чечип коё берет. Бүркүт шуулдап учуп жөнөгөндө мас төрөнүн тапанча огу жетпей, анын үстүнө далдап аталбай жатканын байкаган анын жигиттери кожоюнуна кошомат иретинде калкып асманга чыккан бүркүттү кош мылтык менен ата башташат. Кантсе да эки мылтыктын чуулдаган огу, асманга жайылып бурулдаган түтүнү мурун мындейдьы көрө элек, ээсине эрке бүркүттү аябай чоочутат. Бир ок чала-була кыраанга тийип кала да таштайт. Ажал огу аркасынан чындап кууганын көргөн бүркүт күн батышты көздөй бет алыш бийиктегендөн бийиктеп жөнөйт. Хан-Тәцири тоосунун түндүк жагынан айланып, Текестин үстүнөн учат. Бир жагынан таптоодо туруп ачыгып калган кыраан өзүнө тоют да издейт. Канча күтсө да ошо бойдон ээсине кайрылып келбей калат.

– Бүркүтүмдүн аты «Сары палван» эле. «Сары палван» деп эркелетип чакырсам учуп келип колумдагы балдагыма конуп берчү эле, айрылга-

ныма он беш жылча болду, – деп жашыйт Хакимжан. Күтпөгөн жерден Тұмәнбек улутунуп, өткөн-кеткени эсine түшүп, ою капкайда кетет. Ачыгын айтсамбы деп да ойлойт. Бирок боосун чечип асманга коё бердим деп кантип айтам? Қүйдүн солто жак четинен бир аз дүргүгөнү болбосо кашпай калды эле. Балким, ошолордун бирөө карман алғандыр, же азуулуга тырмак салса, азуулуу колдуу болгондур?..

Кыскасы, унчукпай эле коёон деген ойго бекип:

– А, Ак көз... – деп гана күңк этип алды.

– Немене дедиңиз? Ак көз дедиңизби? Бүркүтүмдүн көзү ак эле? – деп, Хакимжан Тұмәнбекти тиктей калат. Өз сөзүнөн өзү чочуган Тұмәнбек эч кандай сырын ачпай, ичинен уйгу-туйгу болуп:

– Жок-жок, мен жөн эле... Ак көз деп кытай төрөсүнө ачуум келип, – деп, сөзүн башкага буруп олтуруп калат.

– Оо, досум, «Сары палван» барса, мынабу Кан-Тоону ашып, Ысық-Көлгө барды го? Же жогоруласа, Нарын, Ат-Башыны көздей кетип, бир таасын бүркүтчүнүн колуна конду го? Қүй бул жерден көп алыс эмеспи? Қүйгө кайдан жетсин? – дейт какшаалдык кыргыз. Бүркүт жөнүндө сөз мына ошону менен бүттөт. Тұмәнбек жер карап ақырын үшкүрүп алат...

... Өмүр чиркин кай жерде болсо да жан аман болгондон кийин элтеп өтө берет тура. Какшаал тоонун кыргыздары, бириң-серин эле кытай улуктарынын зулумдугун үйрөнгөндөрү болбосо, көпчүлүгү качып барган кыргыздарга жакшы эле мамилесин көрсөтүп, бир нанын бөлө жешип, бир чайнек чайын бөлө ичишип, боор тартып эле жүрүштү. Тұмәнбек мына ошондой Багышбек деген жакшы адамдын колуна туш келип, карды ачпай, ийини тоспой тың журдү. Багышбектин оокатына ақылдуу да, карылуу да неме бардык ынтаасы менен көмөк көрсөттү...

Ошентип, Какшаал тоо кыргыздарынын колунда эки жылча баш калкалап туруп калган Тұмәнбектер, падыша тактан кулап, кыргыз жерине совет бийлиги орноп, качкындар келсин деген жакшы кабар жете баштаганда, 1918-жылдын июнь-июль айларында калган агайын-тууган, бала-бакыра менен совет мамлекетинин чек арасына кирип келишти...

Ошол кезде Шамшынын ашуусун ашып, өз жайлоо-кыштоосуна келе жаткан адамдардын ортосундагы Тұмәнбек бетинде кымындаидай да булут жок көпкөк асманнан айланып учуп жүргөн үч-төрт бүркүттү серепчи-леп карай берип:

– Адам ээй, карап койсоңор эй, тетигиниси Ак көз экен! – деди.

– Ой, Тұмәнбек, кудайды бир карасаңчы, бүркүтчү деп койсо эле оозуңа келгенди оттой бересиңбі?! – дегендеге моюн бербей, кайра күчөп кыйкырып, тебетейин асманга ыргытып:

– Ак көз! Ак көз! Кыйтуу! Кыйтуу! – деп бакыра берсе болобу... Ээн калган жерде жапызыраак учуп жүргөн бүркүттөргө адам үнү даана угулду окшойт жана чын эле бир бүркүт айланып учуп түшүп, бир кыр-



чага үрпөйүп олтура калды. Аңсайын ээлиге, асмандан түшкөн қыраанга эреркей түшкөн Түмөнбек тебетейин колго алып булгалай:

– Айланайын Ак көз! Ак көз!.. Бул менмин, мен сенин Түмөнбегиңмин?!.. Касиетиңден айланайын, жарыктыгым? – деп буркурап ыйлап жиберди.

– Ой, чын эле, чын эле, Ак көз белем? – деп дедее түшкөндөр да болду.

Бүркүт Түмөнбекти баркыраган үнүнөн, калдыраган мүнөзүнөн өзүнө белгилүү кебете-кепширинен кадимкидеги бүшүркөп, аナン чындаш тааныды окшойт, калдайып канат жазып, ақырын учуп келип Түмөнбектин колуна кармаган тебетейинин үстүнө конуп берсе болобу...

– Кайран қыраан. Биз сени айбанат деп жүрсөк, адамдан да акылдуу экенсин! – деп, Түмөнбектин жолдоштору жакаларын карманышты. А Түмөнбек болсо жаш баладай бышактап, бүркүттүү канатынан сылап, картая, жүдөй түшкөн қыраанды тумшугунан өпкүлөп, көптөн бери көрүшө элек бир тууганы менен көрүшкөндөй сүйкүмдүү бир абалда болуп жатты...

* * *

... Арадан бир канча жыл зыргып өттү. Ак көз Түмөнбектин колунан далай учуп, дагы эле нечен жүздөгөн берметтүү түлкүлөрдү алып берди. Бирок бул қыраан Какшаалдагысы болуп, Чүй бетинdegиси болуп отуз жылдан ашык салынып, тырмагы мокоп, билеги бошоп, улгая баштаган кези эле. Түмөнбектин энеси Шааке байбиче бир күнү уулу менен жеке олтуруп:

– Уулум, – деди, алда качан агарып кеткен саамай чачын байкоосуз сылап алып. – Ата-бабаңан бери күш салып, аң уулап келатасың. Силердин тукумдун оокаты да ушул болуп калды. Жапайы чиркиндердин да кызматын билиш керек. Балам, ақың бүттүү, мындан кийин Ак көздү карышкырга салба, илбирске салба, кокус кылып аласың...

Энесинин сөзүн Түмөнбек бир жагынан уюп, бир жагынан ичинен тунжурап, кайгырып олтуруп укту.

– Бул качаңкы Ак көз... «Бөрүчү, бөрүчү бүркүт өлүүчү» деген сөз бар. Ак көздүн эми бөрүдөн өлчү мезгили келип калды. Бул қыраан калкка кадырынды көтөрдү, чөнгелинди дүнүйөгө толтурду. Эми, адамга, ырыска шерик болуп келген бечара бир азуулунун тырмагынан тытылып өлбөй өз ажалынан өлсүн, ээ уулум?... – деп, таягы менен коломтонун жээгин ақырын тыкылдатып койду. Бул эненин өз уулуна сыйык түрдө угузган эч бузулбас өкүмү эле. Түмөнбек энеси айткан сөзгө уюп олтуруп, жана бардыгына макулмун дегендей ақырын башын ийкелип, оор салмактуу басып эшикке чыгып кетти...

Ошондон көп узабай бүркүт Түмөнбек канча таптап, томогосун шарт эттире тартса да учпай турган болуп алды. Ал эмес, туурдан да

көтөрүлбөй, кээде туурдан жерге түшүп олтурчу болду. Жыйырма күнү жаш козу сойдуруп жем берсе: бир аз гана чокуган болуп, жемди да анча жебейт. Аны көргөн Шааке байбиче өз айланасындағыларга тамаша иретинде сөз таштап мындаи деди:

– Карылык деген ушул. Кимге кылбаган карылык. Ушул кезде Ак көз экөөбүз картайдык. Бир мен кадырсыз, бир Ак көз кадырсыз...

«Мен кадырсыз» деген сөзү Тұмәнбекке катуу тийди. Апам муну мага карата айтты го?.. Чалы өлгөнүнө көп болду эле, бир нерсеге ката го? – деп ойлонуп, кемпирдин оозунан эмне чыкса дың дебей оруndoого тырышты. Тұмәнбек энесин өтө жакшы көрө турган. Ошон учүн бул сөздөн кийин кабак-кашы менен тең айланып турчу болду. Дагы бир күнү Шааке байбиче «аа» деп бир улутунуп алыш, уулуна кол булгап:

– Балам, мындан кийин Ак көзгө томого тартпа. Ал эмес боосун да бутунан чечип сал. Эми калган өмүрүндө дайым жарық дүнүйөнү каалаганындаи көрсүн. Кайда олтуруп, кайда басса өзү билсин... – дегенди айтты... Мына бүгүндөн баштап Ак көз томогодон да, байланчу боодон да кутулду.

Жайдын жаңы башталган кези эле. Ак көз эшикте, кааласа таштын үстүнө чыгып олтурчу болду. Жантайма төшкө олтуруп, аялдар жүн тытса алардын жаңына басып барат. Эгер түтүн чыккан жер болсо, оттун жаңына келип кадимкидей тартынбай төшүн кактап олтурат. Кайсы бир ойноо балдар жаңына келип канатынан кармалай баштаса, «ары тургула» дегени болсо керек, аларды акырын канаты менен чаап коёт. Ошентип, бир нече күн жайлодо, Талды-Булактын башында, карыган, оорукчан болуп, оорусунан кутулуунун эч айласын билбegen, өмүр бою адам колун караган жалғыз кыраан тириүлөрдүн катарында жатып-турup жүрдү...

Бир күнү эртең менен боору менен жылганга окшоп жай гана басып баратып шалк жыгылып кетти. Көзүнүн ағы айланып мойну созула түштү. Ошол бойдон Ак көз кыраан ордунан кайра турган жок...

...Ак көздүн көзү күн тоо аркасына көнтөрүлүп баратканда жумулган болчу. Кыраандын сөөгүн урматтоону Шааке байбиче өз колуна алды. Тұмәнбек энесинин жаңында бет аарчысы менен жашын сүртүп дүңкүйүп олтуруп калды эле:

– Жапан да болсо бизде акысы көп. Бир чоң кой союп, бул айылга кечинде тамак берелик. Ата-бабаң өткөн жерге кадимкидей көр казып касиеттеп сөөгүн жашыралы. Ошол жерге бир унутулбас белги коюлсун, Ак көз сага мин түлкү алыш берген, касиеттүү кыраандын арбагына бир беш түлкүгө чыгым болсоң, күнөө болбос. Колундан келген кадыр-сыйың болсо кыраандан аяба, балам. Сенин далай намысында жарабады беле, картайып өлгөн байкүш... – деп эчкирип жибере жаздал, долонодой бекем кайраттуу кемпир дагы эле акыл токтотуп, кайра боюн жыйнап алды. Тұмәнбек энесинин оюн жете түшүнгөндөн кийин шарт турup атына минди.



Шааке байбиче өлүктүн жытын бузбайт деп алдына жалбыз жулдуруп келип салдырып, бүркүттүн бутун, тумшугун, канатын тазалатып жуудуруп ак кепинге оротту. Талды-Булак суусунун күн чыгыш жээгине, дөңсөөрөөк жерге мұрзө каздырды. Өлүк бүгүн байбиченин кашына түнөдү. Тамакка чакырылган бул айылдын кемпир-чалы чоң койдун этин: «Ак көздүн кара ашы» – деп жешип, а түгүл кайран кыраандын арбагына бата оқушуп, жылдыз толо үйлөрүнө тараشتый.

Таң ата Тұмәнбек бир боз буурага узундугу бир кишинин боюндағы кызыл таш арттырып келди, аны өзү баш болуп көтөрүшүп, Ак көзгө казылган мұрзөнүн чыгыш капиталына каалгадай кылып тирелтип орнотуп коюшту. Тұмәнбек кечээ жакын инилерине айтып кеткен «кунан чабылат» деген кабар түнү менен тегеректеги айылга тарап, «кунаным құлук» деген жигиттердин он беш, жыйырмасы шашке болгондо Тұмәнбектин айылына жетиши.

А дегенде Ак көздүн сөөгүн ак кийизге ороп алып чыгышып, кадимкидей эле казанактуу көргө адам көмгөндөй каада менен суз турушуп, муная көмүштү. Мұрзөсүн жакшылап кырдашып, Шааке байбиченин айтымы боюнча кыраандын мұрзөсүнүн үстүнө узун таяктай жыгач сайышып, башына кызыл чүпүрөк байлап коюшту.

Кунандар Талды-Булактын өзөнүнүн бері, Чүйдүн талаасы жаккы оозунан көё берилгендиңтөн чай кайнамга жетпей эле келип калды. Башы торпок, кой, козу, улак, әң аяғы бир тұлкү болуп, беш кунанга байге белгиленген экен, беш кунандын ээси алды да жолго түштү. Өзгөчө бешинчи байгени, тұлкүнү алган жигит аябай сүйүндү.

– Бул ырым, бул Ак көз кыраан өзү алган тұлкү. Мен дагы Ак көздөй бир кыраанга туш болгум бардыр? Бул мага жакшылыктын жышаанасы! – деп ачык эле айтып, сөзүнүн салмагы менен берки чонураак байге алдым дегендердин маанайын басып жиберди... Болжолдоп айтканда Ак көз («Сары палван») кыраан Какшаалдагы уйгурга, бул жердин кыргыз, казагына бийик учуп, арбын олжо таап берип жүрүп дүнүйөдөн армансыз болуп, жедеп карылыгы жеткенде көз жумганынан бери элүү жылдан ашык убакыт өтүп кеткен экен...

* * *

Ысмайыл сөзүнүн аягына чыккан соң өз көзүбүзгө өзүбүз ишенбендей мұрзөнү кайрадан карадык. Бирок Талды-Булактын жээгинде, дөңсөөрөөк жерде тургандыктан али мұрзөлүк көрүнүшү кала берген. Кайран балбан бүркүтчү Тұмәнбек койгон «балбан таш» деп аталған кызыл таш, салмагы өтө оор болгондуктан жерге аябай батып кетиптири, тебетейдей болуп чокусу гана чыгып турат.

Кызыл ташты башынан угуп-көрүп жүргөн киши билбесе, кабарын укпаган киши анча байкабай деле өтүп кеткендей... Сөздү кайра Ысмайыл алды:

– Бул жер ошол кезде төө кирип кетсе көрүнгүс калың камыш экен. Эми эл көбөйгөндө, мал көбөйгөндө мындай чолок капчыгайдагы караған, бута, бадалдар суюлуп кетет турбайбы. Ал Ак көз болсо бүркүттүн Кожомкулу болсо керек го?! – деп сөзүн дагы улай баштады:

– Мен ушул Талды-Булак өзөнүнө келгенде дайым эки ойлуу болом. Жашарын жашап, алчусун алып, чалчусун чалып өткөн Ак көздү («Сары палванды») кайрадан ойлоп, ага белгилерди көрүп кубанам.

Ал эми жаштайында жайраган, аты унутулуп бара жаткан Мусаканды ойлосом, күйбөгөн жерим күл болуп, жаным кашая түшөт. Карабайсынбы?..

Табытый тартпайт бөлөккө,
Табытый тартпайт деп жүрсөм
Тап кетирдин жүрөккө!..

Бул эмне деген шумдук ыр? Ырчы деген, акын деген ушундай айтат да? Сен кандай дейсин, ыя?.. – деп, томогосу жаңы эле шыпырылган бүркүттөй ормон-ормоң этип алды. Мен дагы Ысмайылдын сөзүнүн маанисин ээрчиp, бул соңун ыр саптарын турмуш күзгүсү катарында элестетип жай гана башымды ийкелиедим. Менин оюм Мусаканды эскерүү менен катар дагы бир башка жакка согулуп жатты. Асмандагы кыраанды жерге кыйтуулап түшүрүп, аны адамдын кызматына баш ийдирген жана ошол кыраан карылыгы жетип дүнүйөдөн кайтканда ушунчалык ызаат менен топуракка жашырып, көп замандарга унутулбас белги калтырган биздин эл кандай мээрбан, кандай сыйчыл эл деген кыялдануу мени мемиретти да турду... Ысмайыл сөз аягында дагы башын бир чулгуп алып:

– Ээ, кандай дейсин, Мусакан жанагыдай шумдук ырдан өз убактысында эчен миң ооз ырдагандыр? Кайран неменини кагаз бетине түшпөй калды да... Анан, баса, Мусакан менен биргэ ырдашып чыккан, кийин окуп инженер болуп кеткен, азыр аксакал билимдүүлөрдүн бири Молдакунов Самүдүн деген жолдошу бар. Адам ошол Мусакандын обонун кайсы бир музыканттар билгизбей жымырып алып жүрүшөт дейт. Күйгөндө мына ушундайга күйөсүн!..

– Аа, андай кара жемсөөлөр ар качан боло келген Ысмайыл, – дедим.
– Ал өте эле оркоюп көрүнүп турган болсо бирөөлөр айттар...

Көрөр жерибизди көрүп, күзгү тоонун таза абасына сергип, Талды-Булактын көк кашка суусунан эңкейе калып кочуштап жутуп-жутуп алып, машинебизге түшүп, өзөн ылдый зымырап жүрүп олтурдук. Талды-Булак өзөнү түгөнүп, Чүйдүн талаасын эңкейе берген жерде бир бел бар экен.

Ошол белгे келгенде машинеден чыгып төр жакты карасак, капкайда калган кызыл таш менен бүркүттүн мұрзөсү кайрадан көз алдыбызға келгендей болду.

Ак көз («Сары палван») эң оболу уйгурдун бүркүтчүсүнүн кызматында жүрүп, кытай бийлигинин зулумдугунан качып чыккан кыраан, жанына тынч жерге, кадырын билген элге келип чаалықпай учкан алғыр, бир ченгели менен илбирсти мықчып, бир ченгели менен кубалашкан жылдыздай жылтылдаган кара калтарды мықчып, чаңкайган асманга кайрадан көтөрүлүп чыгып келаткандай элестеди. Элесин үламдан-улам көтөрүлө берсин асмандын жолборсу!..

1972-жыл, сентябрь,
1976-жыл, май-июнь.



САТАРОВ Абды (каймана аты – Абды Алай) – 1951-жылы Ош облусунун Алай районунда туулган. 1973-жылы КМУнун филология факультетин бүтүрүп, Кыргыз телерадио корпорациясында журналист болуп кирип, көп жылдар бою анын ар түрдүү тармактарын жеткөтгөн. Ушул тапта «Манас» кыргыз-турк университетинде улук окутуучусу болуп иштейт.

КР маданиятына эмгек сицирген ишмер, Кыргызстан Жазуучулар союзуна мүчө, бир катар кимептердин автору.

Поэзия



Үр дәптердөн

* * *

Билбейтін сен тараптан жағык келет,
эртендер түшүнүксүз табыштактуу,
күн сайын окишо күндөр келе берет,
а бирок сен тиктейсің салабаттуу.

Ооба, ырас турмушубуз ырахаттуу,
таттуусу кызык күндөр дагы алдыда,
ийгилик шарфтар болот сыймыктануу,
кез келет каниет берген тағдырларга.

Болсок да жашап турған бул турмушта,
тейкини кең ааламдын чексиз, кенен,
жеталбай тажсаттардын кылда учуна,
келебиз ой көтөрүп оор, төрөн.

Жараткан жашасын деп өмүр берген,
өмүр, бул – ар бир күнүң, баскан жолдор,
Ата Журт кымбатына жетпейт ченел,
арнаган ак кызматтар белек болоор.

Кубаттан, коштоп турат кудуретин,
օфтобузда арафык турса дагы,
агылат ак таңдардай сезимдерим,
жабыла гүлүн ачкан мезгил чагы.



* * *

*Жұтуши көп, убакыт жок, чоло тийбейт,
күн ғылғып, батып кетем, күндөр өтөт,
саалға токтой қалып бир қылчайсан,
өтүрдүн өткөнүнө көңүл чөгөт.*

*Откөн кез әкинчи ирээт кайталанбайт,
білсек да аны сезбей тоготтойбуз,
түбөлүк токтот турған өңдүү көрүп,
өтүрдү баркташ билбей жоготобуз.*

*Дүйнөнүн жарқып турған жарығында,
тириүүлүк түйшүгү көп, жыргалы бар,
қызмат да, байлыгың да, баары кетем,
өтүрдүн жактары көп биз сыйынаф.*

* * *

*Бул турмуштун азғырығы көп экен,
өөнөп турған өтүрүңдү четинен,
ойлогондун аткарылбай жарымы,
өксүк өтүр бир өтүрүңдү кетиген.*

*Бир келгенде бекер жашоо күнөө экен,
өтүр деген учкул экен, шум экен,
кеткен нерсе кайра келбейт кайрылып,
өтүр деген бир тартылган жебе экен.*

*Аз болсо да қызмат қылуу эп экен,
қызмат қылсан ал билинбейт кел экен,
тейли дегин өз журутундан аянба,
калкка берсөн, кайра аласың элинчен.*

* * *

*Буулуккан сезимдерим,
буулуккан азоо аттай,*

калл сөздөр убадалаф,
бараптат тага жакпай,
сүйлөшөт көбүк сөздү,
коптору сөзүн таптай,
улуктар үялышпайт,
уятызыз жүз карапай,
уруулар көбөйүштү,
удургуп жолун таптай,
кармалса актанышат,
артынан баары качтай,
ырысын түгөтүштү,
калганын эптеп чачтай,
байлыгын эли-жердин,
эбин таап аны саттай,
токтошот булар качан,
бузуку жолго барабай,
ант ургур безерилер,
жебеди өзгө чактай,
ач көздүк, дүйнөтараз,
напсиси ажыдаардай,
коркподу кудайдан да,
нейилинен такыр жанбай,
бири кезде адам эле,
алаф да биздей жандай,
байлыктын кулу болду,
болушту кузгундаардай,
жебеген башы калды,
желим баш туз баштыктай,
алаардан абийир кетти,
эриген кара шамдай,
жашашат бир күн менен,
жашоого жалдангандай,
каргыш дейт андайларга,
өздөрү сурангандай,
тукуму курут болсун,
болушун жыландаардай.

* * *

Аркырайт бул замана,
кылчайбай бир артына...
зыркырайт, зуулайт мезгил,



ылдамдык канатында.
Бар эле менин коншум,
кырктарадан ашып калган,
апафык бирдеме эле,
көз жаштай күмга тамган,
иши жок иштегенге,
наны жок тишигенге,
откөнгө салам айтып,
базарға өзүн салып,
жер тиктеп олтурчу эле,
күткөнсүп бир бактыны.

*Ичкенди жакшы көрчү,
анын аты Равиль деген болчу,
ал дагы зыяны жок бир пейде эле.*

*Аялым айтты бир күн:
«Равиль бул дүйнөдөн отуптур...» – деп.*

...Баягы жапыс тамдар,
төмөсүз алча дарак,
тостоёт жолду карап,
жол турат жетимсирип,
улпоттош досу унсуз,
канғырап жалғыз барап.

*Ал барда дүйнө түгөл,
турғандай сезилчү эле,
азыр болсо,
ары-бери каттаган адамдар бар,
адашкан жолбун иттер...
сезилет аңырайып калгандай шаар.*

Арқырайт бул замана,
кайрылбай бир артына,
оо, жылас, бир кел дүйнө,
думугат күйүтүно.

*Равиль кечээ эле бул жерде эле,
бүгүн жок тириүлөрдүн тизмесинде,
опаасыз орду толгус бир кел дүйнө.
Ал барда дүйнө түгөл сезилчү эле.*

* * *

*Бирөөлөрғө кичинемин кыптындай,
бирөөлөрғө тоодой бийик көрүнөт,
бирөөлөрдүн уу сезүндө уулансам,
бирөөлөрдүн тактоосунда тазарам.*

*Бирөөлөрғө баасы жокмун тыйындай,
бирөөлөрғө алтын сымал көрүнөт,
бирөөлөрдүн ушагында кууфасам,
бирөөлөрдүн сүйүсүндө гүл ачам.*

*Пенде деген ар кыл болот ар кандаій,
нейили ак, нейили кара бейтаалай,
кәэ бирөөлөр жамандыктан жыргаса,
кәэ бирөөлөр жакишилыктан ак маңдай.*

*Жагалбайсың адамдардын баарына,
аны ойлоп баш оорутуп кайгырба,
эссиздерден бийик болгун эки эсе,
жамандарага жалдыраба, жагынба.*

* * *

*Арадан өтсө да көп жылдар,
сыр бербей көрүштүк кайрадан,
жылуулук тартуулап ортодо,
кылт этет кылыкттуу кыялдар.*

*Билмексен боломун аныңды,
жүрөгүм- муздак таш козголбайт,
кеткениң бир кезде башкага,
кончулдө жыландаи сойлондойт.*

*Жолубуз кошулбайт биригин,
бىлсем да, кыялбай турамын,
сезимдин эсинде сакталган,
жаш кезек элесин туямын.*



* * *

*Кызыл бой кызыл кыздар,
кулгондо чарт жарылган,
кылкызыл анар сымал,
жузунон нуру тамган,
анафдай ургаачылар,
кычыткы кыттыры жок,
тоо гүлү сымал алаф,
табият керемети,
тамшанткан нечендерди,
менсингей бечелдерди,
олбурулуу бойлорунда,
ойлор бар уюп жаткан,
сүйүү бар тунуп калган,
силерге арбалышын,
кызыл жүз кызыл кыздар,
жигиттер кырылышикан,
күн нурундай кызафган,
күн бет кыздар – тоолук кыздар,
отур бую тен сыйлаган, сыймыктанган,
кызгалдак кызыл кыздар.*

* * *

*Мезгил кандаи?
мезгилим сынган күзгү,
боноондуу күндөрғө бай,
чуркан жүрөт жер айланып,
колуна кызыл чокту кармагандай,
барган жерин офт кантап, кан төгүлөт,
каратып туруп эле,
кулкүндүзу бир-бирин атып салат,
ит аткан ит атаардай,
жек көрүү чектен чыкты,
адамзатты кантаган топон суудай,
титирейт жери дагы,
бир олко бир олкого,
касташып согуш ачат,
тынч жаткан эли-жерин,*

бомбалап, аткылашат,
этне табат, кайда шашат, этне каалайт,
чалдыгып калган өңдүү,
айыкпас жаңы ооруга,
кыйкырат үнүнүн болушунча:
«Жардамга, жардамга,
айланайын адамзат, эсине кел, жан соога, жан соога!
сактансак сактайт бизди, бул табият,
болбосо аман калбайт жалпы адамзат!»
Замана карайт бизди,
жооп күтүп ар бирибизден,
тен да карайт замананы,
жооп күтүп ар бириңден.
Ойлончу, азыркы тезгил кандай,
тезгилим сынган күзгү,
заманам өфт чалгандай,
адашкан жарык күнү.



Проза



КАРЫШКЫРЛАР УЛУГАНДА

(Новелла)

Айылдын күт түшкөн карысынын көз жумушу менен ушул айылдан күт кеткенсип ангырап калгандай болду. Жанболот карыяны ақыркы сапарга узатканы келе жаткандардын айрымдары мас, айрымдары текебер болуп кайгыrbай, бул чалды кандай көмөт болду экен, канча жылкы соёр экен деген таризде келиши. Бул айылдағылар ақыл сураса да, жардам сураса да, чырдашып кетишие да ушул аксакалга келип турушчу. Баарын жайгарып, баарын өз-өз ордуна ушул адам коёр эле. Заманың түшкүр ақыркы убакта ушул карыянын да сөзүн укпай заарканткан учурлар көбөйүп кетти эле. Айылдын ақыркы куту ушул адам менен кошо кеткен болсо кандай болор экен. Жаназанын алдында молдо жаназага турғандарга кайрылып сүйлөп жатты.

«...Эй, бурадалар, ниетти ондогула, ичкилик ичпегиле, бирөөгө кара ниеттик кылбагыла, жаман ойлордон алыс болгула, жердеги бүткүл кара ойлорду да, жакшы ойлорду да жараткан Алла кабыл кылып, ошого жараша бизге жакшылыкты, жамандыкты да жиберип турат, егер жаман ойлорубуз көп болуп, элдин ынтымагын кетирип, ичтен чыккан ийри жылан болуп, бири-бирибизге душман боло берсек, ошого



КАЛБАЕВ Абдымомун
Ашыралы уулу 1953-жылы
Жалал-Абад облусунун
Аксы районундагы Афлатун
айылында туулган.
«Ала-Тоонун жаңы жылдыздары», «Майлуу токоч»,
«Кылымга жүзүр белегим»,
«Өмүр отолгосу», «Тарыхта
калган изи бар, Аксыда
нарктуу киши бар» ж.б. ки-
тептердин автору. Кербен
шаарында жасаіт.

жараша кудай да бизди жазалап коёт, ошондуктан үй-бүлөдөн баштап ынтымакка келип, элибиз ынтымактуу болуп, жараткандан жакшы тилек кылсак, Кудай бизге жакшылык нурун төгөт».

* * *

– Өлүгүндү көрөйүн, иниң эмне жакшылык кылыш берди, айда жылда бир келип кабар алып койбайт. Анан каадалуу иниси барчылап тим эле, бир тууганым деп калат, мына, кайнинди айт, алыста болсо да, ар ай сайын звонит этип, жездем кандай? – деп сурап турат. Бир каадалуу жездеси бар окшоп. Ой, оодарып тыштагансып жата бербей, бирөө-жарымдан бир кой алып тур, кыштоодон келсе берип коёсун, эртең апам келе жатыптыр, айда-жылда бир келсе, бир кой сойбосон уят эмеспи. Бешене тердеп шорпо ичем деп сага кызын берген, – деди. Алтоо кийинип жаткан күйөөсүн омуроолоп.

Ушул катын келгени бир туугандарымдан кол жуумай болдум, жоро-жолдоштон да ажырадым, – деди Жумабай ичинен күнкүлдөп.

* * *

Аңгыча көчө тараптан коммерсант келиндер келип калды: «Үйдү кара, мен Бишкекке товарга кеттим» – деп Алтоо шашылып сыртка чыгып кетти. Жумабай катынынын ролун аткарып үйүндө бала багып калганына бир эсे ичи ачышса, бир эсе акча кармагандан бери Жумабайды адам катарына деле көрбөй калганын катынынын түрүн көрүп: «Астаапырла, астаапырла» – деп жакасын карманып турду.

* * *

Кээде эч нерсе жок деп куру чүпөрөк менен оозун аарчып олтурган катыны апасы келгенде дасторконду жайнатып жиберди.

Жаңы эле келген кайненеси аманчылыкты сурабай туруп эле күйөө баласына наалып кирди.

– Үя, балам, бу үй-тиричиликти бир элдей кылыш ондосоң боло. Катының, өзүң деле жашсыңар, Кудайга шүгүр, тууган-уруктарың бар, качанга чейин үнкүрдөй болгон ушул үйдө жашайсыңар, эки кабат кылыш, бир элдикиндей үй салбайсыңарбы, ботом, – деди кайненеси Жумабайга нааразы боло.

– Ой, апа, ушул шөмтүрөгөндү деп жүрүп өзүм деле куруп бүтмөк болдум. Деги тиричилик кылайын, бир дүйнө жыйнайын деген ниети



жок. Керелден-кечке шалпылдап, товар издең, алып-сатып бирди экиге, экини тұмәнгө кошуп ушул шөмтүрдү багып келем,— деп Алтоо албууттанып кирди. – Элге окшоп бирди бирге, миңди тұмәнгө қагыштырып акча тапканды да билбейт, мына, өткөндө жер басып алғандарга кошула коюп, эки жерден жер алып, сатып жиберип канча акча таптым. Мына, азыр ким өмгөкчүл болсо, митаам болсо жашап жатат. Депутаттар деле телевизордо әним-журтум деп қыйқырып коюп, өздөрү өн-өн завод-фабрикаларды менчиктеп алып, базарларды куруп, бери дегенде эле 40 миң долларлық машиналарды минип жыргап жүрөт...

Башталды! Жумабай кулагын жапырып, құнөөлүүдөй жер тиктеп олтурду.

* * *

«Молдо жаназада турғандарга арам оокат жегенге қызықпагыла, бирөөнүн ақысын жебегиле, бул маркумдун карызы болсо үч күбөсү, далили менен келсе төлөп, карызын үзүп койгула» – деп сөзүн бүтүрдү. Жумабай жаназада туруп: мен өлсөм балдарым сызға батып калат го, карыздарымдан кутулам деп, ээ жараткан Алла, ушул карыз-кубаламдан кутулганча өмүрүмдү бере көр деп құбүрөндү.

* * *

Бийлиkti кетиришет имиш дегенди уккан Жумабай өзүнчө эле санаага түшө баштады. Качан тынчыр экенбиз деди Жумабай ичинде. Россияга эле көчүп кетсем окшойт. Кеч күздүн суугу бети-колду каарып негедир туман басып келди. Тоо түбүндөгү бул айылдын карысы деле, жашы деле кер аяк сүйлөп, бирин бири укпай калғанына канча болуп калды. Бирөөгө бир нускалуу сөз айтып, пикир алыша албайсың. Кайда барсаң да Мамайдын көрү, нааразычылык.

* * *

Жумабай жаназадан чыгып ой басып, туманда үйүн көздөй келе жатты. Күтүлбөгөн жерден сайдын наркы бетинен карышкырдын улуган үнү чыкты. Жумабай: «Астаапырла, астаапырла» – деп жакасын карманды. Мындаш шумдук деги эле болбогон. Келип эле азыр Жумабайды тытмактап, алкымдап басып жыгылчудай, карышкырдын жүрөк үшүткөн үнү улам жакындалп келе жатты. Кудай жалгап мектептен бака-шака түшүп

келаткан окуучуларга аралашып калып, жан өзүнүкү болду. Илгери чоң энеси айтып берген жомок эсine түштү.

«...Илгери, илгери элден ынтымак кетип, кичүүлөр улууну укпай, уулу атасын укпай, кичүү улууну сыйлабай бирин бири жекирип калган бир тоо койнундагы айылда эл болгон экен. Бир күнү агала сакал, ак чапанчан узун бойлуу, колунда аса таягы бар адам келип: «Ынтымак болгула, болбосо жакын арада апаат келет силерге» – десе, айыл эли ошол апаат сенин башыңа келсин, – деп, аны айылдан кубалап чыгышат. Ошондо чоочун адам: «Эл-журт, менин сезүмдү укпадыңар, ушул айылдан чыккан жаман тилектер, ыпилас иштер Аллага жете бирип, жазаңар жакындап келе жатат, эми жамандыктын алдынан улуп-уншуган үн келет, карышкыр эшигинерге келип улугандан сак болгула» – деп, аса таягын такылдатып, токойго кирип жок болуп кетет. Ошондон он күн өтпөй эле туман түшүп, айылдын үстүндөгү кыр тараалтган карышкырлар улуп, анан эле күтүүсүздөн жоо капитап, айылдын күлүн көккө сапырып, журтту жылаңачтап, кызыл-жаян кан кыльп чаагү кетет.

Ошондо айылда тирүү калган бирөө өкүнгөн экен, эдиредебей ошол аксакалдан: «Кандай кылсак аман калабыз» – деп абыл сурап, эл бир ынтымакка келсек болмок экен, атангөрү, деп. Катындар эркекти башкарып, бийлик кыла баштаганда эле үйүндөн күт кетип, эркеги кул болуп, келин-кызы тул болуп каларын алар кайдан билди.

* * *

– Ой, Жумабай, балдарды карап, кийимин кийгизип, кичинесин сийгизип коюп, анан ишиңе кет. Итке атала кылып бер да, уйду саап тур, сүттү бышырып машинага тартып тур, мен шашылышмын, кеттим, – деп Аптоо сыртка атырылып чыгып, иномарка машинага олтуруп, зып койгондо апасы ичинен кейип калды.

– Кызым байкүш ушулады багам деп жүрүп бир күнү ооруп калбаса эле болду. Бешенесине бир түзүгүрөөк күйө да туш кылбаган экен жараткан. Эми мына бул шоркелдей балдарынын бешенесинде аман эле жүрсүн. Бизди да ушул кызым багып жатат. Барган сайын куру барбайт, унун ундей, чайын чайдай алып барып, эртели-кеч кабар алып турганын карачы, – деп, угуза эле наалып кирди.

* * *

Жумабайдын жалғыз инисинин үйүндө наны, балдарынын бутунда кийими жок, мектепке барбай калганына канча болду. Атасы ыраматылык өлүп бара жатып: «Жалғыз иниңе баш көз бол, сен окуп, билим алып калдың, байкүшка көз кырынды сала жүр» – деген керээzin калтырды



эле. Куру болсо да ага барып, көрүп тура албаганына өкүнүп келе жатты. Элдей болом деп жүрүп эңшерилип бүттү, таап эле жаткансыйт. Бирок тапканынын кайда кеткенинин дайыны жок.

Молдонун: «Кайрымдуу болгула, тууган урукка катташып, бири-бирине жардамдашып тургула, ынтымак болгула, эгер кошунаң ачка олтурса сенин ажың кабыл болбойт» – дегени кулагында жаңырыктап келе жатып үйүнө кантип жеткенин да билбей калды.

Эшиктен эми атtagан Жумабайды аялы адатынча дагы беттен алды,

– Ой, шөмтүрөгөн макоо, суу болуп, өңүндөн каның качып кайда жүрөсүң?! Силерди багам деп жүрүп шорум катты го! Элдин эркектериндей болуп жок дегенде туулган күнүмдү адамча күттуктап, бир алтын шакек алыш берип койсоң өлөсүңбу. Бөлөк катындарды көрсөн, тимелө жалпаңдан, ичи-койнуна кирип, эпилдеп каласың. Мен шордуунун көргөн күнү ушул, эртеден-кечке жепилдеп талаада жүрүп, турмушубуз оңолсун, жакшы турмуш болсун деп жолбун иттей желип-жортуп жүрөм. Ошентип, сандалып жүрүп балдарды окутуп, мына бул сүйрөлген күйөө сымалды багам. Кана, кечээ күнү айлык алышсың. Дагы ичип жок кылышып, досторуна арак алыш берип, жанагы бир тууган сөрөйүңө берип, айлык сөрөйүңдү чачып, тамтыгын чыгарып келдиңбى? Деги билбейм, мен шордуунун бешенесинен окшойт ко. Деги жарыбадым. Ичпей-жебей жүрүп, тириликтиң жүгүн жон терим менен көтөрүп келем. Бар, ошол ининдин үйүнө кирип алчы, сени ошолор баксын. Жаман эркек тууганчыл деген ушул. Чөнтөгүндө сокур тыйыны жок жүрүп туугандан айланар бекенсин. Деги анысы да бир туугандай болсо эмне, качан болсо: «Оокат-ашым жок, тигиним жок, мунум жок» деп эле темтейип келе берет. Ой, атаңдан калган там-ташыңдын баарын ээлеп калды, ага кынк деп сөз айта албай, шөлбүрөп жүрүп энчисин да алалбаган бул кемпайга кантип күйбөйсүң, – деп Жумабайды жерден алыш көргө, көрдөн алыш жерге чаап, жеп жатты. Акыры чыдабай кеткен Жумабай:

– Ой, бай болгур, оозунду жапчы бир азга, – деп, сес көрсөтүмүш эте сыртка чыга кетип кутулду.

– Тууганыма ушул катын турганда тыйын артабы, тапканымдын баарын берип, апасын эптеп жөнөттүм. Дагы долулук кылышып жатканын карачы, – деп Жумабай өзүнчө кыжынып алды. Ал кайда бара жатканын өзү да сезген жок. Аңгыча эле карышкырлардын дагы улуп-уншуган үнү жакын эле жерден чыкканда, кайсыл маал экенинен дайын жок, айлананы калың туман басып, дыбырап жамгыр жаап жатканын Жумабай эми сезди.

– Апанды жөнөттүм деп, милдет кылбай эле айтсаң боло. Эмне, апама жол кире бере койгонун көп көрүнүп кеттиби, тигиге кармады, буга кармады деп, шылтоолоп дагы сеп эттирип алыш жүргөндүрсүң. Апама бердим деп кыйратып акча берип койгонсуп. Шорум бар да, шорум бар, ушулар деп жүрүп картайып бүтмөк болдум, – деп, катынынын наалыш жатканы Жумабайдын кулагында жаңырыктап бара жатты.

Ушул катындын тилинин заары кайтканча сыртка басып келейинчи деп кулагын жапырып сыртка чыккан Жумабай туманда сай бойлоп жалгыз басып жүрдү. Тыбырап жамғыр жаап кирди. Чынында эле бир кезде бирге окуган классташы келе калып, экөө ашканага кирип бир аз олтурушкан болучу. Көзү чалып калган го. Эмнеси бар экен? Кылмышты? Ал, чынында эле катыннынын туулган күнүн унутуп калган болучу. Өзүнүн туулган күнүн качан белгилегени эсинде деле жок.

Аңгыча дал короонун четинен эле карашыкырдын дагы улуп-уншуган үнү чыкты. Кудай сактай көр! Кудай өзүң сактай көр! – деп, Жумабай аландалп, келмесин келтирип, жакасын карманды.

Жакшы карашыкыр өз жайытына тийбейт дечү эле, ушунун чын болсо кырсык-пырсыгындан сактай көр. Бул карашыкыр ушул жерлик эле карашыкыр го. Ушуну менен экинчи ирет угушум. Кечээ да карашыкырга жем болуп каламбы дедим эле. Кудай сактап, көчөдөгү балдарга туш болуп калып, алардын шары менен үйүмө аман-есен жетип албадымбы...

* * *

Дөңдө олтурган карыларга «Манастын» китебин окуп берип жатып қулакка жатыгып бүткөн «карашыкырын улутуп, кыргыздын тукумун күрутуп, келин-кызын боздотуп, күлүн асманга сапырып» деген сөздөр кулагыма жаңырып кетти. Эмне, заман акыр, жер такыр болуп баратабы дейм. Калыгул олуянын айтканы жакындал калса керек. «Акыр заман болордо жер такыр болот, жем жегени акур болот, катын – базарлык кылат, кызың – азарлык кылат, эркек – бала багат», деген сөздөр бар эле. Эмне болуп баратабыз, деги билбеймин. Карашыкырдын улуганы, бу, жаманчылыктын белгиси экени ошол айкөл атабыздын тушунда эле белгилүү болгон экен да, Кудай өзүң сактай көр деп, сансыз ойлордун кучагына баткан Жумабай Мырза аксакалдын үйүнө кантип барып калганын билбей да калды.

– Ассалоому алейкум, Мырза аке, – деди Жумабай короонун эргенчегин чечип жатып.

– Кел, Жумаш, келегой, – деп, Мырза ава жылуу кабыл алды.

Экөөвү үйгө кирип олтурганда:

– Сизге айттар бир арманым бар эле, аке, ошону сизге айттып анан өлөйүн деп атايын келдим.

– Ок, оозуңа таш, антип айтчу эмес. Чон эле адам да ушинтип сүйлөчү беле, олтур, – деди Мырза аке. – Өлбөй-житпей эле арманың болсо айт, угайын, колумдан келсе жардамымды берейин, ақыл-кенешимди айтайын.

– Бу, Мырза аке, замандын түрүн көрүп турасыз, ушул тириликтен жададым. Өлүп эле алсамбы десем балдарды кыя албайм, өлбөйүн десем



бир өлүү жандай эле жүрөм. Катын да тилдүү чыгып, үйдө бир эркектей болуп олтура албай калдым.

Мырза аке кыйлага ойго батып олтуруп, Жумабайдын сөзүн аягына чейин тыңдал, анан сөз учугун улады.

– Эми, азыр, катындардын заманы болуп калды, уулум. Коргол ақынды сен көрбөй калдың. Ал: «Жалын курак жаш кетти, акыл толо баш кетти, кудай урган карылық, кемпириме тилдetti» – деп ырдап, бизди күлдүрүп калар эле ыраматылык. Эми силер жашсынар, ынтымактуу тирилил кылсаңар болот. Сага бир масиilet кеп айтып берейин. «Илгери бир жигиттин катыны күйөөсүн кагып силкип, деги эле күн көрсөтчү эмес экен, анан кой, оңолуп кетер деп жүрүп, акыры бир күн чыдабай, сабыры түгөнүп, чапанын жонуна салып үйдөн чыгып баратып:

– Ой, ажаан катын, ал эми тирилигинди кыла бер, мен кеттим, – дейт экен.

– Ии, барагой, сени эле сөлбүрөтүп күтүп олтурат, – дейт катыны, – сага менден башка эч ким чыдабайт, сени жан бакты кылыш башына урабы башка катындар, бара бер, – деп, кир жууп олтурган калыбын бузбай каргал-шилеп кала берет.

Жигит ээн талаа менен жол кезип бара жатса үч адам кыбыланы карал алыш намаз окуп олтурушкан болот. Тигил жигит төртүнчү болуп алардын жанына олтуруп калат. Алар кечке намаз дубасын окуп, колдорун жайып дуба кылган соң өзүнөн өзү эле дасторкон жайылып, төрт кесе оокат, дүйүм тамак-аш жайнап калат. Баягылар унчукпай олтуруп тамактанышат да кайрадан баягы намазына киришишет. Төртүнчү кезек баягы кошулган адамга келет. Ал, эки колун асманга көтөрүп: «Ээ жараткан Алла, үч күн ушуулардын тамагын ичтим, эми буларга шерменде кылбай тамак бере көр, берсөң булардың көбүрөөк бер» – дейт. Намаз бүтөрү менен дасторкон жайылып, түркүн тамак-аш жайнап калат, аларды ичиш-жеп бүткөндөн кийин: «Эми сиздер жакшы калгыла, мен үйдөн чыгып кеттим эле, сапарымды улайын» дегенде тигилер таңданып:

– Ээ, бул үйдөн чыгып кетиптири го, эми кантик? Кой, сен үйүнден чыкпа, биз сага кудай ынсан, сабырдуулук берсин деп тилеп, оокат-тиричилик кылчы элек, сен бизди ая, катыныңдын азап-кордуктарына чыда, сабырдын түбү сары алтын, бизди ая, – деп жалынышат.

Тиги жигит: «Кой, эгер мен кетсем булар ачка калат тура, сабыр кылайын, кудайдын бир боору ачыр» – деп, кайра үйүнө кайтып келген экен. Аны көргөн катыны:

– Ии, эч жерге батпай, салбырап кайра келдинбى? Айттым эле го сага, менден башка эч ким чыдабайт деп, күйөөсүн көнгөн адаты менен дагы кагып-силке баштайт. Күйөөсү болсо:

– Ой катын, бу дүйнөнү түгөл кыдырдым, сендей катын жок экен, сен канчалык кыйкырып-өкүрүп бакырсан да сен түзүк экенсиң, мени сен

багып жаткан турбайсыңбы, – деп, аялын мактап кирет. Анысы жоошуп, эринин алдына бир табак аш коюп, ичип бүткөнчө жерден алып көргө, көрдөн алып жерге чаап байсап олтурат...

Ошондо Жумабай:

– Мырза аке, түшүндүм, сиз чоң аалым адамсыз, – деп, тунжурап олтурган жеринен козголуп, сыртка чыгып, Мырза акеге рахматын айтып, коштошуп, үйүн көздөй жөнөйт.

Келсе катыны баягы эле ажылдаган ажаандыгы менен:

– Мен сага жакпай калдымбы, андай болсо кетпейсінбі, өзтирилигинди кыла бер дармәэт, сендей күйөөлөр көчөдө толуп жатат, – деп, беттен алып каарып кирет.

Тиги кулак кагып койбой:

– Эй, катын, укчу, сенден өткөн катынды кайдан табам, андан көрө оокат берчи ачкадан өлмөк бодум, – деп камаарабай олтуруп калды.

– И, сенин болгон акыбалың ошол эле экен го, жөн эле тирилигинди кыла берсөң өлөт белең, – деп жекирип жатып алдыга тамак алып келди.

Аңгыча эшиктен бир тууган инисинин үнү чыкты эле, женеси күйөөсүнөн мурда чыгып: «Байкен үйдө жок эле, мен да жумушума кетип жаттым эле» – деп, аны үйүнө киргизген жок. Жумабай ууртап жаткан оокаты тамагына какап, астаапырла, астаапырла Кудай өзүң сактай көр деп, жакасын карманды. Аялы эч нерсе билмексен болуп төркү үйгө кирип кетти. Же инисинин артынан чыгар-чыкпасын билбей агасы:

– Жараткан Алла сабыр бер, сабыр бер, – деп, олтуруп калды.

Дилинде баягы ээн талаадагы уч адам Жумабайга сабыр бер деп, Алладан тилеп намаз окуп жатты. Уч уулу эр жетип келе жатат. Сербейген жалғыз сары кызы да бар. Эгер балдарыма да апасындей катындар туш келип калса көргөн күнү не болор экен, ал эми кызым апасындей болсо күйө болгондун шору болот го, астаапырла, астаапырла, деги мен эмне деп жатам – деп, өзүн өзү сооротту. Же өзүм тууганды тааныбасам, балдарым бир тууганын тааныбаса, таекелери менен тагаларын байкем деп өсүп калса, же өз эли-журтуна барбаса, адам тааныбаса Чыңғыз Айтматов деген жазуучубуз жазган маңкурттун дал өзү болуп калса кандай болор экен деп, аларды го душман жазалаган, бу менин балдарымды ким жазалаган деп айтам. Көрүмдө тынч жата албайм го. Оо, заманың түшкүр, кандай заманга кетип жаттык болду экен?..

Кеч кирип, үйүндө жатып түпсүз ушундай учуксуз ойлордун кучагына кабылды да калды. Маркум Асек ава айткан сөз туура болсо не болду. Ошол окуя көз алдына келгенде уйку качты да кетти.

Илгерки заманда бир адамдын жалғыз уулу болгон экен. Ал адам жалаң эли-журтум деп, элге жакшылык болсун деп иштеп, жашаган адам тура. Бир күнү эле кошунасы айгай салып келиптирип. «Ой, кошуна, жалғыз уулуң болсо жакшыраак тарбиялабайсыңбы, кечээ менин короомо



кирип алып адам жасабаган ишти жасап, уурулук кылып анжиримден үзүп алып жеп жатыптыр. Мен жегенине каршы эмесмин, ээси деп, сурал жесе бербей коймок белем» – деп албууттанып турду. Баягы адам бала чагынан берки күндү көз алдынан өткөрүп, бирок бирөөнүн чырпыгын да сындырганын элестете албай коёт. Ошондо кемпирин чакырып: «Ой, кемпир, сенин балаң ушундай иш кылыптыр, бул сапат сенин уругунда болуп жүрбөсүн» – дейт. Кемпирин да ойлонуп олтуруп уругунан ууру таптай коёт да бир оқуя эсine түшүп:

– Ээ, балдардын атасы, мени кечиргейсин, мен боюмда бар кезде кошунанын дүкөнүнө кирсем эзилип бышкан анжир турган экен, жегим келип кетип, дүкөнчү ары караганда бирди алып оозума сала койдум эле, бар да ошонум үчүн кошунадан кечирим сурат.

Тиги адам кошунасыныкына кирип: кошуна, бул иш менин баламдан эмес экен, катыным ушул балам боюнда бар кезинде сиздин дүкөнгө кире калып, сиз сатып жаткан анжирден бирди жашырып ала коюп, оозуна салып жиберген экен. Сиз менин катынымды кечиргей элеңиз дегенде тигил кошунасы: «Кечирдим, кечирдим, эгер ал күнөөсүн мойнуна алган болсо» – дейт. Ошол күндөн бала бирөөнүн мүлкүнө кол тийгизгенин токтоткөн экен.

Ал эми менин катыным ажаан болуп алдастап мени менен урушуп жүрүп ушул балдарымды төрөдү эле кудай сактай гөр, эгер апасын тарткан балдар болсо менин наамыма наалати келди дей бер – деп, жаткан жеринде жакасын карманды. Жакасын карманып, кудайга жалынып жаткан күйөөсүн көргөн катыны:

– Эмне, Кудайың көзүнө көрүнүп жатабы, же жан алгыч келип жаныны алганы жатабы? Жаканды кармап калыпсын, – деп, ажылдан кирди. Бирок анын сөзү кулагына деле кирбей өзү менен өзү болуп балдарынын келечегин ойлой берди. Аナン айылындағы кошуна-колондору, айылы жөнүндө ойлоно баштады, деги эле бирөөгө бирөө кайрылган, кайрымдуулук кылган жан жок, баары эле акчанын артынан түшүп, акча, акча деп калышкан. Колунан иш келгендин баары чет мамлекетте. Колунда барлар казино, барларда, бирин бири тономой, өлтүрмөй. Байлыктын артынан түшкөндөр. Жалганчы, жалгандан эле элим, журтум деп кыйкырып, мингендери мерседес, эли-журтуна тыйынчалык кызматы жок. Мен бийликтө келсем эле жыргатам дегендөр көп. Ал эми колунда жоктор тилемчи, ичкилик ичкен аракеч, өлгөндү эле арактан өлүптур деп кеп кылмай. Жер да жаман адамды жараткандан албай туру, бул өлүп, мага келсе мени да булгайт деп улам сурал турат экен. Ошондон улам «жаманды кудай да албайт» деген сөз калган турат.

Ушул айылдын куту болгон карыя өлгөнчө аракеч, жанагы эл бузар, байлыкка манчыркап, Кудайды тааныбай калгандар өлсө жакшы болбайт беле деп, учу-кыйыры жок ойлордун кучагында алпурушуп жаткан Жу-

мабайды: «Ой, ө-өлүгүндү көрөйүн, кыйратып салғансыбай турбайсыңбы, элдин алды эки тойгончо уктабай» – деген катынынын сөзү болбогондо дагы канча жатат эле ким билет.

Эшикте мерседес минген Манапбай туруптур:

– Ой, Жумаке, районго барып бер, тамак-ашынды, жол киренди төлөйбүз, тыыын-тыптыр аласын, акимди кетиргени жатабыз, – деди. Сөз төркүнүнө түшүнбөгөн Жумабай нес болгон боюнча катты да калды.

– Ой, Маке, ушуну шөлбүрөтүп эмне кыласын, мына, өзүм барам, Жумакең мал-келди карасын, – деди катыны чечкиндүү.

Ал күнү акимди кетирүү демилгеси районго чогулгандардын аз болуп калганынан болбой калды. Манапбай, дагы бир жигит, анан Аптоонун курбусу бир машинага олтуруп, айылга сапар алышып, райондун борборунан чыккандан кийин Манап сөз ыргыта баштады.

– Өлбөгөн жанга бир маевка кылып, бир аз эс алыш олтуруп кетсек кандай дэйсиз, – деди Манап.

– Эми аны билген кайнилер болсо кана, – деп Аптоо шаңқылдап коё берди.

Тез эле машина асфальттан чыгып, тоо тарапка бурулду. Шар аккан суунун жээгине келишип, күн мурунтан даярдалган төшөнчү-орунду салышып, дасторкон кенен жайылды, арак-шарап дегендей, эки бөтөлкө конъяк коюлду. Манап менен биргэ жүргөн жигит ойда ырдайт экен, эки келинди тим эле элжиретип, жибитип жиберди. Ырдын кезеги Аптоого келгенде жаңы ырдан созолоно ырдап, олтурушту дагы жандантты.

Төрт бөтөлкө арак, бир бөтөлкө конъяк ичилип бүткөндөн кийин Аптоо Манап менен курбусу тигил жигит менен эки тарапты көздөшүп суу бойлоп сыр алыша басышты. Туландуу жерге келгенде Манап Аптоону кучактап өпкүлөп, чөптүн арасында экөөсү камыр-жумур болуп ооналактап жатышты. Анан эле Аптоо жанга жагымдуу үн менен онтоп кирди. Ан сайын Манап күч алыш күшүлдөп-бышылдап, жалбарып жалынып, аймалап аракеттенип жатты.

* * *

Жумабай эчкilerин айдап келип, короого киргизип, өзү үйгө киргендө кара чечекей жалгыз ииниси ооруп, оору堪нага жатып калды деген кабар келди. Эпте эрбейген кызы менен оокат жасап алыш, иинисине барып келди. Районго кетишкен Аптоолор ал түнү келбей калышты. Мындей көрүнүш бул үйгө жаңылык эмес эле. Атүгүл Жумабай иш менен талаалап кетсе эле Аптоо табышчусу менен тез эле табышып алчу. Кечиктиң, үйгө эмнеге кеч келдин дей турган болсо эле кутулбас баләэгө ошондо калып жүрүп, унчукпай тынч жашоого өткөн Жумабай бул ирет деле



үч күндөн кийин келген катынынан унчукпай кутулду. Анын аягы суюк болуп баратканын сезсе да ажылдаган катынынын бет тырмаарлыгынан тыңчыраак жашоо ага жакшы эле.

* * *

Түнү уктаган жок, түркүн-түмөн ойлор менен алпурушуп эле жатты. Денеси аракка ууланган Алтоо күйөөсү жанында бар-жок экенин да этибарга албай сулк жыгылып уйкуда. Чарчаган го – деди ичинде Жумабай. Эмне жумуш кылып чарчаганын ойлогусу да келген жок.

Негедир үйдүн эле жанынан карышкырлардын дагы улуганы угулду. Аны уккан Алтоо чоочуп ойгонуп:

– Ой, шумдугун кургур, карышкыр улуп жатабы, үйдүн эле жанына келип алган го, бул өлүгүндү көрөйүндөр, ой, солдойбой, эркекке окшоп эшикке чыгып, мал-келди карап кой, эшик ачык калса төрт эчкинди, жалгыз уйду тамактап салбасын, – деп, Жумабайды булкулдатып жатты.

Таңга маал көзү илинген Жумабай сыртка чыкса айлананы туман капитап, күздүн суугу күчүндө экен. Карышкырлар туманда ойгонот дечү атасы. Адам болуп жараганы мындаш шумдукту көз менен көрүп, кулак менен укканы ушу. Жомокто айтылчу эле, көрсө турмушта деле болот тура. Короонун оозу жабык, иттен кабар жок, ал деле бир жамандыктын болорун сезип качып же бекинип калса керек.

* * *

Эртеси айылда карышкырлардын айылга түшүп келип калганы жөнүндө уу-дуу сөз болуп жатты. Мечитте намаз окулуп бүткөн соң айылдын имамы: «Агайын туугандар, өткөн-кеткен, жакын тууган-уруктарыңыздарга куран окуп, зиярат кылып тургула, арбак ыраазы болмоюн тириүлөр жарыбайт» – деген сөз бар. Арбакка сыйынбайт, бирок зиярат кылып куран окуп турруу парыз. Өтүп кеткен ата-энелериңеге багыштап эртели-кеч куран окуп эскерип тургула. Адам качан өлөт билесиңерби, адам качан урпактары эскербей койсо өлөт, андыктан өткөн ата-бабаларыңарды эскерип, көрүстөңдерүнө зиярат кылып тургула» – деп ақыл-насаатын, Курани каримдин сүрөөлөрүнүн маанисин айтып жатты. Мына ушул сөз Жумабайдын жүрөгүн дагы ачыштырып еттү. Ата-энесинин кабырына барып бир жолу да куран түшүргөн жок, ал түгүл аялы айылына бут басып барбаганына отуз жылга жакын болуп калыптыр, тапкан-тутканы бүт эле төркүнүнө, Ошко кетип жатты.

Ушул катындан тажадым. Өлүп кутулат окшоймун, элдин турмушун көрүп уяламын, ата-энесине аш берип жатат, эстеликтерди коюп жатат. А мен болсо эмне кылып жүрөм, катындын бала бакчасынын башчысы болдум да калдым. Ошонун заар үнүн украйын деп жандалбастаймын. Ал деги ыраазы болгон пенде болсо гана. Ушул ойлордун кучагында олтурганда мечитте Жумабайдан башка эч ким калбаган эле. Молдо өткөн-кеткендерине куран окуп олтургандыр деп сыртка жалғыз таштап чыгып кеткенине анча болду.

Үйүнө келсе тополон, катыны улуп-унчуп ыйлап олтурат:

– Ой, тынччылыкпры деги, – деди Жумабай таң калып.

– Эй атаң тирилип келе тургансып эле мечиттен чыкпайсын, элдин баары алда качан эле келген, сен жоксун. Бол бачым, тез камдан, агамдын баласы авариядан каза болуптур, барбасак болбойт, – деп, шолоктоп сыртка чыгып кетти. Жакынкы эки жылда эле Ошко деп ушундай жамандыкка жети-сегиз жолу каттадым деп санаага батып турган Жумабайга кимдин кесири тийип жатат билбеймин.

– Эмне кылыш керек, эмне кылыш керек эле, бери дегенде беш-алты минىң акча табыш керек, анан бир жылкы...

* * *

Батага, Ошко жөнөйбүз деп турган түнү кырсык болбодубу. Кечке жуук нөшөрлөп жааган жамгыр бир эле сааттын арасында селге айланып, бүт айылды капитап, сел алып, короо-сарайын мал-кели менен алып кетти, кошуна-колоңдор түнү менен ызы-чуу түшүп уктабай чыгышты. Үйдөн обочороок дөңсөөгө түнкүсүн адамдар толуп чыкты. Айылдын айыл болуп жааралганы мындай шумдук болгон эмес, ондогон үйлөргө ылай толуп, ондогон үйлөрдү суу тешип өтүп кетти. Баарынан да Жаки жетимченин үйүнүн ичине таш толуп, тамдын төбөсү эле калыптыр. Жумабайдын үстүндөгү жылгадан мындай сел кетет деп деги эле эч ким күтпөгөн. Алтоо экөөсү түнү менен үйдөгү тапкан оокат-ашын сыртка ташып, балдарды кийизге ороп жаткырып, тынган жок. Жамгыр да, сел да күн аркан бою көтөрүлгөндө басылды. Бирок жылга толо кыпкызыл суу таш агызып кулдурап агып жатты. Түптүү алманы түбү менен жулуп агызып, ал эми менчик машина-техникаларды агызып, ылайга алып барып бүктөп салыптыр. Анда кой-эчкимердин буттары сырайып, биринин буту, биринин башы чыгып сай толуп жатат. Дагы кыйласы суунун шары менен кеттиби, дайынсыз. Эң башкысы, жан аман калганы. Чүй тарапта мындай апааттын болушу биринчи ирет. Мал болсо табылар, жандын аман калганына да шүгүрчүлүк кылышып, элдин үрөйү учуп турса тамдан кур жалак калган Жаки ичиp мас болуп алып дөңдө тургандарга акыл



айтып булдуруктап турду. Айылдын молдосу жакасын карманып тынбай келме келтирип жатты.

Дал ошол учурда Чоң-Сай тараптан дагы карышкырлардын улуган үнү чыкты. Ал эми Аптоо болсо улуп-үншүп же Ошко баарын билбей, же үйү толо ылайды тазалашын билбей күйөөсүнүн жанында бышмыйып шолоктоп жатты. Жумабай да элдин ичинде нес болуп катып турду. Бишкектен куткаруучулар келе жатыптыр деген кабар келди. Алыста карышкырлар улуп жатты. Дөндө тургандарга молдо:

– Эй, бурадарлар, жан аман калганын Алланын мээрими деп түшүнгүлө, жаманчылыкты аманчылык жеңмеги бар. Ниетти ондогула, бешубак намазга жыгылгыла, ичкилик ичпегиле, бирөөгө кара ниеттик кылбагыла, жаман ойлордон алыс болгула, жердеги бүткүл кара ойлорду да, жакшы ойлорду да жараткан Алла кабыл кылып, ошого жараша бизге жакшылыкты, жамандыкты да жиберип турат. Эгер жаман ойлорубуз көп болуп, элдин ынтымагын кетирип, ичен чыккан ийри жылан болуп, бири-бири бизге асыла берсек, ичкилик исек, катын-кыздарыбыз бузулса ошого жараша кудай да бизди жазалап коёт, ошондуктан үй-бүлөдөн баштап ынтымакка келип, элибиз ынтымактуу болуп, жараткандан жакшы тилек кылсак, Кудай бизге жакшылык нурун төгөт, андан көрө сабыр кылгыла, сабыр,— деп жатты, тыным алbastan.

Жумабай сел алган үйүн карап туруп көңүлү чөгүп, башы айланып бара жаты. Ал өзүн жанында сүйөп коёр адам жоктой, ай талаада калган сымал жалгыз сезди. Ушул айылдын карысынын өлүшү менен биздин айылдан кут кеткен экен деген ой санаасында мыктай орноп турду.

Дыбырап дагы жамғыр жаап келди. Кудай өзүң сактай гөр. Дагы эмне болор экен? Алыстан карышкырдын улуган үнү угулду.



ШАЙДУЛАЕВА
Топчугул Баткендин Карап-Булаг айылында 1960-жылын төрөлгөн. Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика болумун аяктаган. «Жан шерик», «Ақылласас» аңгемелер жыйнектарынын, «Ташка чыккан гүл» публицистикалык макалалар жыйнағынын жасана «Кыз бала», «Кыргызстандагы гендердик онүгүү» илимий-популярдуу китептеринин автору. Социология илимдеринин кандидаты, доцент. Чыгармалары орус, казак, английс, азербайжан жана фин тилдерине көтөрүлгөн жасана жарык коргон.

Борбор Азия «ПЕН-клубунун» вице-президенти. Үй-бүлөлүү, эки уул, бир кыздын энеси.

Проза



ГӨРКӨӨ

(Аңгемелер)

Айылдан күн сайын таң эртең район-го аттанган автобустун ичи жыкжыйма жүргүнчү. Бири базарга, бири ишке, бири майрамга, дагы бири жөн эле шаарга түшүп келгенге жөнөп алышкан. Тоо таянган айылга каттаган автобустун шопурлары ар дайым наалыганы наалыган. Анткени автобуска чыккан жүргүнчүлөрдүн жол кире акысына пул бергени аз. Көбү бир ууч кургак өрүүк, же биртике буудай, алма, сүт, айран ушуга окшогон тамак-ашын көтөрө чыгып, жол акынын ордуна шопурларга сунушат. Айрыкча жүргүнчүлөрдүн улгайгандары. Мындайда шопурлар эмне кыларын билбей сөгүнүп, кагынып, баклашкаларга куюлган айран, сүттөрдү, полиэтилен пакеттердеги өрүүк, алмаларды алыш өзү отурган жердеги бутунун алдына катар тизип коёт. Бензиндин жыты урган бул тамак-аштар үйгө келгенче жегенге жарабай да калат. Ушундан-улам бу райондон тоону көздөй жол алган айылга, пулу жок тоолуктарга каттагандан кайсы шопур болсо да качып турат.

Бүгүн азаттык майрамы күнү да автобус толо эл районду көздөй жол алды. Булардын арасында өзгөчө жасангандын, жаңы кийимдери



өзүнө күп жарашкан, жашы өтүп калган эркек кишинин көңүлү өтө куунак эле. Ал жанында отурган келин менен бакылдашып сүйлөшүп келатты.

– Бир жакшылап майрамдап келейин деп баратам, кызыым, пул болсо жетет. – Ал костюмунун төш чөнтөгүн колу менен таптал койду. – Бирөө-жарым достордон жолугуп калса Кожентке чейин барам, өлүп да кетсин бу дүйнө, бир күн болсо да көргөндү айт.

Жанындагы келин атасындай болгон кишинин сөздөрүнө муюнгандай, үнсүз башын ийкегилеп коюп келатты.

– Сен, кызыым, чамамда, айылга анда-санда келесиң, көбүн билбейсиң, элде азыр өлүм көбөйдү, оору-сыркоо көбөйдү, кәэси оорубай-этпей эле өлүп калышууда. Өткөндө Камчы чалды көмгөнү баргандардын арасынан бирөө ошол жай башында, топурак салып жаткан жерде жан берди. Пенде кудайдын колунда экен... – Бу кишинин сезү бүтпей кокус үзүлүп кетти. «Тарс» деген үн чыкты да, автобус катуу тормоз берип, сүрдүгүп токтоду. Ичиндеги адамдар чайпалып, көбү терезеге, кармагычтарга урунуп, бала-чака ыйлап, катын-калач ызылдап жиберди. Қөрсө, асфальт жолдо катуу келаткан мотоцикл жүргүнчүлөр бараткан автобуска урунуп алыштыр. Жолду кан жая берди. Автобустан бириңчилерден болуп жанагы жасанган эркек киши атып түштү. Башынан жараат алган мотоциклчен жигит дем албай калыштыр. «Шоруң каткыр, Сейит тура, кечээ эле Орусиядан келди эле. Акча таап келди деп эне-атасы сүйүнүп жатты эле...» Жүргүнчүлөрдүн бирөө-жарымы аны тааный коюп ыйлап жиберди. Автобус андан ары жылбай, эл чуркурап, бала-чака бозоруп, азыр эле бир жанды мойсоп кеткен автобусту жаман көрүп, жөө-жалаңдап кайра айылды көздөй жол алышты. Заматта баарынын майрамы бүтүп калды. Улуулар болсо эптеп сөөктүү айылга жеткируү максатында жолдо өткөн машинелерге кол көтөрө башташты.

Баарынан да баягы жасанган кишиге түйшүк түштү. Ал айылдын көр казчусу – гөркөөсү эле. Эми тезинен балдарды чогултушу керек. Аларга баш-көз болуп карап туруп, жайды каздырышы керек. Бул ишти ал айылда бирөө-жарым каза болгонун угар замат айттырбайдедирбей баштай берет. Ушунусу жакшы. Жашы өткөндө ушул ишти таап, уюштуруп алганына өзү да курсант. Анан эмне кылат, тогуз баласынан карыган чакта тогуз тыйын ала албаса, кемпири экөөнө да дан, суу керек. Гөркөө кызматын уюштургандан бери турмушу оңолуп калды. Қөрсө, элге керек нерсе экен. Мурда өлүк көмүлөрдө айылдын карылуу жигиттерин чогултуп, анан аларга баш көзчү таап, же алар көр казганды жакшы билбей, айтор, кыжалатчылык болор эле.

Гөркөө үйүнө келди да, жасанган кийимдерин заматта чечип салып, кетмен, күрөктөрүнүн жайында экенин текшерип көрдү да

колунда иштеген жигиттерди издең жөнөдү. Жолдо баратып автобуста сүйлөгөн сөздөрүн эстеди, эмнеге антип сүйлөдүм экен деди, майрам күнү да өлүмдү неге эстеди экен. Өзү да өлүм дегенди унутуп, бир жазылып, эс алып келейин дебеди беле...

Түшкө калбай айылдын батыш тарабындагы чоң мазарда дагы бир мүрзө казылып жатты.

— Эркек кишинин жайын көп терең казбагыла, анын күнөөсү аз болот, ургаачы болсо терең казылат... Гөркөөнүн үнү кетмен-күрөктүн тарсылдагынын арасынан угулуп жатты.

ҚҮНДӨШТӨР

Биздин кыштакта жакында Сулайманкул деген киши жүзгө таяп көз жумду. Анын сөөгүн эки аялынын мурзесүнүн ортосуна коюшту. Бул үчөөнү кыштак эли «тиги дүйнөдө» да бирге болушсун дедиби, ким билет.

Эки аял ала турғандай Сулайманкул суучу бай да, катынпоз да эмес эле. Ал көп жыл Азбұбу бакшы менен чогуу жашап, бала көрбөдү. Құзғу көрүп не бир сырларды жоруган көзү ачық катынынын этегинен жалғабай, кудай перзенттен куру калтырыптыр. «Бакшылық өнөр бергенче, жараткан бала берсе болбойбу» – ичинен Сулайманкул ушинтип бушайманга батканы менен анысын әч кимге билдирибей жүрө берди.

Қүндердүн биринде Азбұбу әлүүгө таяп калган қүйөөсүн ақыры токол алууга көндүрдү. «Болбосо кетип калам, жашым өткөн чакта үкөмдүн үйүнө барып шорум кайнайт экен» – деп ачуу ыйлап да жиберди. Эртеси өзү Коргон-Төбөгө барып, уч ата өткөн тууганбыз деп бала көтөргөн келинди үйгө әэрчитип келди. Көзү ачық Азбұбу кыштактагы кыз-келиндерден түзүгүрөөк кийинчү. Келиндин баш кийимин жасап, келишире кийинтти да өзү үкөсүнүкүнө кетип калды. Эки күн өтпей Азбұбұнүн артынан Сулайманкул эшегин минип жетип барды. Башына жаңы топу кийип алган. Аны да Азбұбу кийгизген. Ал аялын көрөр замат топусун колуна ала койду. Азбұбұнүн үкөсү жездесин капарына илбей, саламын алик албады.

— Эжем тура турсун, эгин-тегин жыйылганча, балдар менен кыйналып жатабыз, — деди да тескери басып кетти.

Азбұбу башындагы оромолун ондомуш этип, қүйөөсүнө көз кыйыгын салды. Анызы да кабагына муз тоңгон Сулайманкул эшегине такай байлап журчу кетменин бошто баштады. Азбұбу азыр кетмендин же өзүнө, же инисине тиерин сезип, ага чуркап жетти да колунан кармай калды.



— Сабыр этициз, суучум, мен азыр, — Азбұбы кетменди колунан жула качып ары басты. Анан үкесүнүн жұзүнә карабай, күйөөсүн әәрчип кетип калды. «Мейли, балалуу болгончо туратурайын, кийин балдарына алаксып, мага да ичи суур». Эшегин баш-көзгө койгулап, кабак бүрккөн эрине Азбұбы бир чети ыраазы болду учкашып келе жатып.

Сулайманкул суучунун жаш токол алганы қыштакка тарап, журт «дүү» дей түштү. Бригат суу башына аты менен чаап жетти, кеч боло электе Сулайманкулга закүндү түшүндүрмөккө.

Бригаттын сөзүн әшитип туруп, Сулайманкул чоң кара кетменин арық четине нығыра басты да, бешенесиндеги мончоктогон терин жеңи менен шыптырды. Анан бригатка тике карап:

— Эжең менен сүйлөш, үкөм, мен ошо шордуунун айтканын жасадым, макул десе әртеңден калбай алыш келген немесин кайра жеткирип коём.

Бу сөзгө бригаттын күлкүсү келди. Суучуга ишене бербеди.

— Ава, өөдө жактан бирөө билип калса ишиңиз жаман болот. Азыр илгерки чалдардын заманы эмес, жаш аял алган.

Бригат аттан түшүп жакын келди. А Сулайманкул кетменин шак желкеге артып, дуңкулдан жөнөп калды.

— Ўйғө барып билген намазыңды оку, эмне кылсаң ошо кыл.

Ачууга алдырган бригат Азбұбұгө келди.

— Адегенде аттан түш, балам, — Азбұбы әмнеси болсо да бригатты сөзгө тартты. Анын үнү жумшак, бирок өктөм чыкты.

Бригат эки күндөш жашаган үйгө ачуу менен шар кирип барды. Бала көтөргөн жаш келин муну көрүп, үйдү айланы басты.

Азбұбы сөрүгө жакандос төшөп, «өтө бер» дегендей бригатка ишарат жасады да, өзү сөрүнүн этек жагына көчүк басты.

— Балам, балдарыңды багам деп, ошолордун күнүн көрсөм деп, аялың әкөөң ушинтип тер төгүп иштеп жүрөсүңдер. Биз, аваң әкөөбүз әмне максат менен жашап жүрөбүз, аны өзүбүз да билбейбиз, ойлоно берип баш катты. Өзүмдү өзүм алаксытып, ата-бабам кылбаган бакшылыкты кылыш жүрөм, — мандаш урунуп отурган Азбұбы бригатка тик карап сүйлөдү. — Аваңды бала көрсө дегемин. Бу шордуу да ыраматылык күйөөсүнөн калган баласы менен башпаанек жер издеп, туугандарынын түрткүсүндө калыштыр, — келин басып кеткен тарапты карап сүйлөдү. — Же әмчектеги бала менен иштей албаса, ата-эне, жакын туугандан кур болсо. Колундагы баланын айынан келип отурат. Согуш буткөнүнө эми мына жети жылдын жұзу болду. Али элдин карды тоё элек. Мындај жетим-жесирге кыйын маал, сен мага кайдагы закүндү айтып башты оорутуп отурасың, үкөм. Баласы эсен-аман чоңойсун, Сулайманкул суучун да ушуунун

көлөкөсүндө бала көрсүн. Мен эмне жыргап кеткенимден ушул ишке бардымбы, айланайын. – Азбұбы жашып кетти. – Мен эми катын болмок белем аваңарга, доорум, шааним бүттү. Эми шорум да арылсын, эримдин башын байлабай, әртеби-кечпи кете турган адаммын... – Үнү карғылдана түшкөн Азбұбы маасысын қычырата басып, ордунан козголуп очок тарапка ыктады. Азбұнұ аяп да, таң калып да карап калған жаш бригат ага ылайык көңүл жубатар сөз табалбай, бағы киргендеги ачуусун мыжыга кармана колундагы камчысынан чыгарды.

Арадан бир топ жыл өттү. Сулайманкул суучу эки әрекек бала көрдү. Бирок Азбұбы өзү ойлогондой үйдөн кете албады. Балдардын төрөлүшү менен бу үч адам ого бетер ымалаша түшкөндөй болду. Азбұнұн жаш күндөшү балдарынын көп түйшүгүн ага көтөртүп койду. Ушунусу менен ал Азбұбүгө да, Сулайманкул суучуга да жакты. Алар узак жылдар кошуна-колоңду суктантып ынтымак өмүр сүрүштү. Бирок Азбұбы кемпир көз жумган соң, эми гана элүүгө таяган анын күнүлөшү аны ээрчигендей болуп, ал да каза тапты. Сулайманкулга да, балдарына да ааламга сыйғыс арман түштү.

БИР АЙЫЛДА, БИР КҮНДӨ

Бир айылда бир күндө, эки башка үйдө, эки башка өмүр сүргөн эки адам көз жумду. Ким ойлоптур аларды бир күндө өлөт деп. Бири узак төшөк тарткан оорудан, әкинчиси кокус. Бирок ооруп өлгөн кишинин бала-чакасынын арманы кокус өлгөнгө караганда күч болду. Муну өлүк көмүлгөн биринчи эле күнү бүт айыл билди. Бу эки адам көп жагынан окшош эмес эле. Ошон учун өлүмү да, көмүлүшү да окшобой калды. Бул эки кишинин бири малды бакканды гана билген, бири союп сатканды гана билген, бири мал арыктабаса, оорубаса экен деп кар кечип, көң чыгарып, ысыкка күйүп, суукка тоңуп, жүргөнү жайлоо, кыштоо болду. Әкинчиси союлган малдан көбүрөөк пайда түшсө деп коюп, жылуу жумшак үйүндө, базардагы дүкөнүндө күн кечирген. Экөөнүн тең алты баласы бар. Кокус өлгөндүн занғыраган эки кабат тамы бар, ооруп өлгөндүн жер титирегенде ар жеринен жаррака кеткен жүдөө үйү бар. Жайы-кышы мал артында жүргөн киши там салганга да шарты болбоду. Анын үстүнө бой тарткан балдары окуйбуз деди, окутту. Эми минтип балдары киши катарына кошуулуп, өзү сыйктуу кой артында калбай кызматтарда иштеп, сый-урмат көрсөтөрдө шашып кете берди. Таң эртенден чыккан өкүрүк айылды



каптап кетти. Жаракалуу жүдөө там ый менен өкүрүккө туруштук бере албай бузулганы араң турду. Ушул эле учурда айылдын берки башындагы кош кабат үй араң чыгып жаткан өкүрүктүү жутуп алгансып тышка чыгарбай жатты. Сөөктүү чыгарар маалга жакындаганда бул үй биротоло дымып калды.

Жүдөө тамдагы кыймыл менен ый күчөгөндөн күчөй берди. Сөөктүү тегеренип турган бой тарткан кыздар ушунча келген элди көзүнө илбей, күйүп-бышканын жашыра албай боздоп жатышты. Жансыз сөөк ый менен тирилсе ушул кыздар эки күндө атасын тирилтип алмак. Босого жакка оой отурган байбиче кантсе да жашап калган неме ичиндеги күйүтүн сабырдуу чыккан кошогу менен коштоп отурду:

Сен Козу, мен Баян,
Ичим күйүп үн салам.
Кайрылбайсың эми сен,
Сен кеткен жакка мен барам...

Сыртта таяк карман өкүргөн уулдарынын үнүнөн кулак тунат.

Аталары эми гана балдары менен сыймыктанып көкүрөк көтөргөн маалда шум ажалдын келгени эмнеси!? Уулдарынын арманы да бардыгынан күч болду. Коргонго киши батпай, кирген-чыккан адамдар дарбазага сыйбай, коргондун экинчи тарабын да ачып салышты. Келгендин баары ыйлады, сөөккө гана эмес, уул, кыздарын көрүп ыйлашты. Эски дартын жашырып жүрүп, адамдарды убарага салып, кыйналткысы келбей жүрүп, бу киши өз түбүнө жетти, жада калса ооруга да көңүлү жумшактык кылды.

Эки кабат үйдөгү таң эртенден чыгып жаткан анча-мынча өкүрүк улам азайып отуруп биротоло чыкпай калды. Балдары учун касап кокус көз жумса да, узак ооруп көз жумган койчудан арманы аз болгондой сезилди. Буга кыштак айран-таң. «Бечара балдарым кыйналбасын деп жанын үрөп иштейт эле, балдарынан көрөү ушулбу?» – дешип. Касап уулдарын онду бүтөрү менен соода ишине салды. Беш жыл окуп, акча коротуп, анан ал айдан бул айга айлык күтүп отурбай, уруп-согуп пул тапканды үйрөнгүлө деди. Анын жакшы көргөн, күн сайын балдарына кайталап айткан насааты бул эле: «Пул – дос, пул – тууган, пул – абийир, пулуң болсо болду, кадырлуу сенсиц». Ар түрдүү тейлөө тармактарында иштеген уулдарын күн сайын 10–15 сом чайпулусуз үйгө келтирчү эмес эле. Оорукчан аялды кенже кызын күйөөгө берген соң, ушуну эле күтүп жургөндөй бат эле каза тапты. Кайнатасы чийип койгон чи-йинге батпай, ымалаша албай улуу келини биротоло кетип калган.

Эртеден-кечке базарда эт саткан адам жандуу менен жансыздын, адам менен айбандын айырмасын өтө аз билип калгандай, жалаң шуудураган акчаны кан жыттанган, канга баткан кир колу менен саноодон өткөн ага ырахат жок эле.

Баятан таяк таянып өкүрүп турган уулунун эсине көз ачып көргөн жайдары мүнөз аялы түшүп, ага жасаган атасынын катаал мамилесин, жоруктарын эстеп, негедир катуу иренжип алды. Андан кийин атасы муну бир эмес, уч жолу үйлөдү. Багы ачылбады. Күйөөдөгү кыздары эки-уч жылда араң бир келип кетишчү. Ошондо да кабактары салыңкы келип, салыңкы кетишчү. Сөөк башында кошок кошуп отурган касаптын бу кыздары төркүнүндө бириńчи жолу бүгүн өздөрүн эркин сезип, буту-колун сунуп отурушту. Касап төртөөнү төң оокаттуу жерлерди тандап өзү берген. Бирөө-жарымы атам бар эле деп арызданып келсе, ошол замат кайра жолуна салчу. Кыздарынын көңүлү, ден соолугу, турмушу менен түк иши жок эле. Атасына алар эптеп бирөөнүн эшигинде ага зыяны тийбей жүрсө болду эле. Сырты кооз, эки кабат үйдүн ичинде кандай сырдуу түйүн барын кыштак эли бир түшүнүп, бир түшүнбөйт. Бирок баары бир эл бул касапты сыйлачу, анткени кимисине акча же эт керек болуп калса ага чуркап келишчү.

Сөөктү сууга алыш, кепиндей ырасмысын бирөө-жарым өз ыктыяры менен колго албай, касаптын бала-чакасы дүрбөй түштү. Демейде киши өлсө аны кепиндейен талашып жасашчу эмес беле, бирдеме алам, кием деп. Бул эмнеси: атасынын сөөгүн балдары өзү жууйбү? Келген-кеткенге өкүрүк чыгарып, каада кылуу эмес, сөөктү сөөктөй кылып узатуу түйшүгү түштү касаптын балдарына. Акчасы салаасынан төгүлгөн касапты тириүсүндө сыйламыш болгондор баары тескери карашты. Акыры балдары атасынын: «акча – тууган, акча – дос» деген акылын колдонмок болушту. «Ким ушул ишти аткарса, ушунча акча берилет» – деп астыртан турган элге билдиришти. Ошондо да эч ким чыга койбоду. Элде киши өлүп жатканда жанында келме келтирип узаткан бирөө болбосо арам өлгөн дешет. Касап мына ушундай өлүмгө кириптер болгон эле. Ким билет, эл ошондон качып жатабы? Же көпчүлүктөн өзгөчө бөлүнүп бай жашаган касапты эл чындап эле ичинен жаман көрүп жүргөнбү? Намыс менен ыза бууган балдары өздөрү жол-жобосун билип-билбей, молдонун ишараты менен эптеп аталарын жууп, кепинге салышты. Касапка дүйнөнү түрө жыйнаган мулкү да, эки кабат үйү да, темир сокмо коргону да абийир боло албады. Балдары атасынын ким экенин ичтеринен билишсе да, айылдаштарына кыйла жыл таарынып журушту.



ТИЛЕК

Таң атпай айылдын үстүңкү көчесүндө топурактан курулган тамын шыбап жаткан жигитке бир досу келди да учурашпай туруп, бөтөлкөсүн койнунаң сууруп чыкты. «Ай, уста, бир баш жазбайлышбы» деген ал жооп күтпөй эле тамаркада өсүп турган помидор менен пияздан үзүп, закускө даярдап кирди. Жумушу чачынан көп уста эмне дәэрин билбеди. Арак деле артынан кууп иччү эмес. Анын үстүнө кечке бул шыбак дегенин бүтүп салбаса, эртең жыгач иштери башталат. Батқактан да тажады. Арагын ыстаканга бөлө куйган досу аны күтүп туруп калды. Бу саарлап, шашып келген досунун көңүлүн уламыш болуп уста колун чала-була жууп, анын жанына келди. Бирок ичпеди. Ыстаканын тартып ийген соң кызыл, дордойгон мурундуу теңтүшу ага кызыктай көз караш менен бир саамга тигиле калды. Эмне ичпейсің деп атат го деген уста актана баштады. «Эә, дос, бу ылайды кечке шыбап салбасам эртеңге дейре катып калат, анын үстүнө батыраак бүтүш керек болуп жатат. Құзғ аяшың келем деген, уулубузга сүннөт той беребиз...» Уста дагы бир топ таттуу, таттуу пландарын, ойлорун маңдайында аракты шимире жутуп, ырахаттанып турган досуна айтып жатты. Бирок аракка тойгон теңтүшүнүн кулагына эч нерсе кирген жок. Анын турпатында бир гана уста теңтүшүн аяган сезим турду. Бу байкуш эки жылдан бери жалгыз турат. Аялы акча табам деп Орусияга кеткен. Ошондон бери бу же үйүн ондойт, же малына чуркайт, же жаман трактору менен жер айдайт, кыскасы, тынымы жок, уулуда кичинекей. Эми мына кечәэ Орусиядан кошунасынын аялы келген. Ал келгенден бери жаагын жанып кимди көрсө айтып жатат: бу устанын келинчеги Орусиянын базарында иштеген бирөөгө эбак тийип алганын, эми бул айылга кадам коюп келбесин. Анысы өтө бай экенин, контейнерлери бар экенин, деги койчу тиги келин азыр бул айылды, күйөөсүн, уулун унуканы качан, боюнда бар, жакында көз жарат» – дейт. «Аяшың көп акча алып келсе, малды көбөйтөлу деп жатам. Мобу чөп-чарды карабайсыңбы, ким жейт», ал жай бою тырмалаңдап оруп жыйнаган короосундагы чөп чөмөлөсүн жаңсады. Устанын таттуу ойлорунун чеги жок эле. Мас досу ага катынынын кабарын угуза албай айласы кетип турду.

ЖУБАЙ

Көп жыл бирге жашаган күйөөсүн үйүнөн башка аял менен кармап алган келин ызасына чыдабай тамынын артын айланып өттү да, суусу көз илешпей катуу аккан каналга боюн таштап өлүп алды.

Айылдагылар келиндин жоругун эси жоктук дешти. Чоңоуп калган балдарынын күнүн көрбөйбү, бир жаман эркектин айынан да жан кыябы дешти. Молдолор жаназа окулбайт деп чечиши. Эс тартып калган балдары чыркырап, жанда жок мээримдүү, алмашкыс апасын жоктоп, айылды түп көтөрүштү. Эбактан бери ышкыдан көзү тумандап, ыракат менен жыргалдан жер бетинде баспай эле учуп калган эркек аялын мындай ақыркы кадамга барат деп ойлобосо керек. Жан айласын таппай турду, ал айылдагы эң бир жексур, жек көрүндүгө айланды. Айылдаштары анын бетине түкүрүп жатты, мындан көрө өлүп тын дешти. Ал же өлө албай, же ақыл-эсин жыйнай албай калды. Көз алдында мындан көп жылдар мурда мединститутта окуган, сарынын ақжумалы, шыңга бой кыз турду. Аны кандай жакшы көргөн эле, бир күн, бир saat кызды көрө алмайын туралчу эмес жигит. Кыз да жакшы көрчү, анан, ушул жигит деп, ушуну сүйдүм деп окуу-покуусун таштап, борбордон айылга аны ээрчилип баса берген. Көп жыл ысык-суукту бирге тартып өмүр кечиришти. Ошентип, кыз көздөгөн максатына жетип, врач боло албай калган. Мунусу учүн ата-энеси бир топ жыл ага таарынып жүрүштү. Бирок күйөөсүн жанындай жакшы көргөн келин баарына кайыл болгон. Кетмен чаап, талаада тамеки айдап иштесе да ал бактылуу эле. Ак халат кийип үстү агарбаганы менен, жүрөгү, дили ак жашады. Эми минтип эринин эки жүздүүлүгүн көтөрө албай, ак өлүп отурат...



Проза



АЙЛАКЕР

(Сатира)

— Оо, Капаке, күш бооң бек болсун. Төшөгүңө күт консун, ушунуң менен өмүрүң узак болсун. Дүрмөтүң түгөнөр, эми тизгиниңди тартып койгун, — деди кара шакылдак бабырган Шонур.

— Мунусу сегизинчисиби, ким билсин, жел тамандай күндө бирди узатат, эртеси башка кымча белди бооруна кысат, жүрөгү калбыр болсо да дагы бирөөнө көзүн кысат. Муну да бир күнү жолго салат, эбин таап, мойнуна күнөө тагат, болбосо бир дөөгө жыгат, — деди жылдырмасын жылдырып Аргын.

— Ээ, байкүштарым, жапалактай шумкарларым. Сууну көп кечсе балчык болот, сөздү көп айтса тантык болот, сiler так ошосуңар. Бир аялдуу болгонуңарга корстонсунар, шумпайларым. Азыр эркек аялды бакпайт, аял эркекти багат. Замандын талабы шылуундарга жагат. «Катын албай, кайын ал» деген, бул туура кеп, ар качандан бир качан кулагыңарга куюп келем. Кулку толгонсуп, бир жеринөр кемчил болгонсуп, ақыл-амал айтсан, укпайсыңар көрөн болгонсуп. Курсагыңарга таруу айланбайт, көзүңөргө көр топурак толгонсуп. Төшөк жаңыртсан мен жаңырттым, дердендебегиле кошумча кошуп койгонсуп. — Капсалад мурду менен бир тийди, «шумпай» курбуларынын на-мысына «күйдү».



ЖҮНУШЕВ Ишенбек

— 1938-жылы Ысык-Көл районундагы Темир айылынын Кашат чөлкөмүндо торолгөн. Эмгек жолун 1958-жылдан тарта, Ысык-Көл райондук «Колхозтурмуши» газетасында баатыралан. Кийин «Коммунизм таңы», «Ысык-Көл правдасы» газеталарында адабий кызметкер, болум баатыр, жооптуу катчы, редактордун орун басары кызметтариштаган.

Азыр Ысык-Көл райондук «Ысык-Көл баяны» газетасынын редактору.

1970-жылы Кыргыз Мамлекеттик университетин бүтүрүп, журналист кесибине ээ болгон. СССР Журналисттер союзунун жана Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун мүчөсү.

«Рөфматорчук Асангул» жана «Садыр аке» аттуу китептердин автору.

– Кечиргин дос, ачууланыш болбос, сенин эпчилдигиңди этибар албаганыбыз онбос, – деди Шонур уялымыш болуп.

– Чекилик бизден, амал сенден. Сөз чынынан бузулбайт, көз отуңан эч бир ургаачы кутулбайт, тилиндөнби же өңүндөнбү, айтор, сага жолуккандар тузагына илинбей узабайт, айланчыктап шайтан көпөлөктөй кашыңан карыш жылбайт. Кандай сыйкырың бар, элжиреткен ургаачынын эбин табар, айтпайсың алдооч баштығыңды алдап салар, – деди Аргын кымыңдай алаканын жана. – Оюна алба, таарынып калба, күш бооң бек болсун, досчулукка сана... жайнасан жайна...

– Ой, чын эле, Капсалан ким эле, жетим калып тоголок эмес беле, ачууттуу татып турмуштан далай кордук көрдүн эле. Эми шорун жуулуп жонуңан, бал төгүлүп оозуңан, «мартабаң» марып аялыңдын колунан, а бирок адаштырдың далайларды оң жолунан. Канча селки сүйбөдү, баркыңа жете албагандар кабагына кар жаап күлбөдү, көбүнүн калды сүлдөрү, сүйүүнүн сырын чече албай жүдөдү, андайлардын төркүнү болду түнөгү. Чалдыбары чыккан жүрөгүндү бүлөй бердиң кыз-келиндерди көргөндө мин кубулуп, торунду жаясың тез эле суурулуп, сүйүү жайын көп айтып баш тегеретесин жүгүртүп, ай айланбай, жыл тегеренбей жолго саласың түңүлтүп. Жылда төшөк жаныртпасаң жүрөгүн турат буулугуп, кабагың ачылбайт туттугуп, – деди Шонур бабырап.

– Жашаш керек, жалган дүйнөдө жашагандай. Азыр жулунган-дыкы, эбин тапкандыкы, ыйман дебей абийир саткандыкы. Ошондо алдыңагыңды да, төбөндөгүндү да аласың, кайын-журтуң мыкты болсо каалаган жакка барасың, дөөлөттү да, мансапты да кыйналбай табасың, көздөгөн максатына жетип, телегейиң тегиз марып каласың. Эгер тектүү жерге жолуксаң кудайыңдын бергени, зоболоң оболоп, кадыр-баркка жетесиң. Чамдасаң ушунчанда чамдагын, аялыңды мартабалуудан тандагын. – Капсалан кудундал көзүн кымыңдата досторун карады, ушулар мага «адалбы», бечел болуп калгансып, өз аялдарынан башкага барбады, бу бечаралардын жүрөк оту жанбады, – деди ичинен.

– Ооба, ооба, сага теңелиш кыйын, кудайыңа карап сыйын, – деди Шонур анын сөзүн жактап, көз көрүнө мактап, кечирим сурайт жойпулана «досун» сактап. – Аталуу да сага теңелбейт, дөөлөттүүсү да тең келбейт. Айтор, «Бактылуу менен басташпа, таалайлуу менен талашпа» деген, сага эч кимиси ченебейт. Мактоо жарашат, касың да айбыгып жарашат, көпчүлүгү сендей болсом деп самашат.

– Оой, жерге-сууга батыrbай мактадың го досунду, кана, тосуп көрчү колунду, талкан түшөр бекен, же тойгузар кургак сөз менен. Кумурская чубап кеткен аялдардын убалы кимге, көз жашы теңелди го көлгө. «Дос – дос элек коон үзгөнчө, кас болдук коон үзгөндө» болбойлу, бири-бирибизди колдойлу. Ыплас жоругуңду таштабасаң, дагы канчасы төшөгүндө уйпаланып жок болду. Капсалан адамгерчилигин сууга акты,



ыйманың алыска качты, эсиңе келип этегинди жапчы. Бабырган мындан кечиримди неге сурайсың, коң жүрөк, бир байкуш куурайсың, – деп чыралымыш болду Аргын өз оюнан айнып.

– Ээ, шумпайлар, силер менин тәцимсінәрби? «Аялдар» деп мени жейсінәрби? Кош ооз мылтыктай бириң баш, бириң дан дейсінәрби, колунардан келбegen соң, кайсы арыңарга дердайесінәр? Ақыл айтпай койгула ак, өзүңөр жүрсөңөр болду так. Менин да көз жашым тыйылган эмес жетимдикten, аялдардықы көл-дайра болсо да меникинен кем. Тескең, тұздөп не кыласыңар, андан көрө тойдан ичип-жесенер чердейбейби курсагыңар. «Бакылдаган текени суу кечкенде көр, шакылдаган келинди үй тиккенде көр». Сырыңар маалым, ак-кызылды аралаштырып ичкенде көр, ақылын кошо жутуп Капакелеп ооз-мурунду жалаганда көр. – Капсалаң эки курбусун кучактады элдешкенсип, берки экөө калды эрдемсинип.

Берки экөө ойлоп калды. Кеткен катын кетти, бизге эмнеси калды. Чын эле Капакең канчасын алдап жолго салды, «мықчегерлердин» канчасын колго алды. Чиркин, шириң сөзү менен эритет ко кара ташты, айтса-айтпаса төгүнбү, жыргаталы алтын башты. Ошентсе да санаң көрсөк, құлу додо болбой кеткен катындарына көнүл болсок. Ак сарғыл Айнаш, турна моюн Сайраш, аркар сыңдуу Зайнаш, алма жүздүү Алмаш, кетирекей көз Кермеш, айнектей тунук Артыш, маралдай керилген Майраш, оймок ооз Мойнош. Ушуладын баары менен жылдыздары келишпеди, сүйүүлөрүн сезишпеди, коломтодо оттору күйбөй, жыттары сицишпеди. Бирок айлакер ак, кызыл, жашыл, көк гүлдөрдү көпөлөктөй тандай берди. Ансайын Капсалаң дан салып, кызматтан кызматты алмаштыра берди. Машина минет чалкалап, ай-ааламга жар салат, анын өскөнүнө эки досу таң калат. Ким болду экен жөлөп-таяп турганы аны калкалап.

Жаңы келинчеги керилген суусардай Сулайка экен аты, башкалардан айырмаланат тунук заты. Көргөн көздөрүнө ишенбей Шонур менен Аргын буттарын шилтебей, жыгылбай араң калды, жарашыктуу сол бетиндеги калы, сулуулугунан аз жерден чыккан жок экөөнүн жаны, тамшандырып нечен ирет шилекейин жутуп алды. Сулайка да суйкайып, басар басмаксан керилет, чоюлат кылаалап, үнү чыгат наристеникіндеги «ыңаалап». Түпкү теги улук жерден, колдоочусу кудай берген, айткан сөзү эки болбойт алам десен.

Ошол күндөн тарта Капсалаң урмат-сыйга бөлөнду. Креслодон креслого көчүк алмашты, эки тизгин бир чылбырды кармады. Бийиктен бийик аттады, чакталуу билим болсо да, илимий эмгек жактады. Ити чөп жеп, ташы өйдө кулады. Кайнагасы алаканга салып алдейлеп, мұнушкөрдөй бөпөлөп таптады, соң ақырдан жем жей баштады. Эки сөздүн башын кошо албаса да, түзүктөп сүйлөй албаса да Капсалаң әл башкарып, әл атасы аталып, дегени деген, айтканы айткан... болуп олюя, «чечен» такшал-

ды. Бажасы да республиканын бир четин чоюп, өзүм билемдикти бийик киоуп, жамаатты чакмактай калчап, душманын койдой «союп», бүтүндү бүлүндүрүп, бүкүлү жутуп киоуп, өндүрүштүн чалдыбарын чыгарды ке-киртектен тооп. Таянган тоосу бийик болуп, мүлжүп жеген, чөмүчтөп ичкен бажасы сый көрүп, зоболосу өсүп, башка чон үстөлдү кучактады. Калган катканын сен шыпыр дегенсип, анын ордун Капсалаң ээледи, алдым-жуттумга мишеси мээленди. Мына, көрүп ал кайын-журттун демөөрүн, Капсалаңга ким каяша айта алат батынып, турса артында тоодой жөлөгү чамынып. «Кызык, – деп кеп кылышат жаңы жамааты, кыңыракты мокок бычакка алмашкандай иш болду». Ушундай айың самандай сапырылса да Капсалаң кабак-кашым дебей дооронун сүрүп, жандуйнөсү сасыткыга толду.

– Капакендин зоболосу көтөрүлүп баратты, агайын-тууганын, жоро-жолдошун, касы-душманын таңдантып каратты, – дейт Шонур Аргынга сөз узатып.

– Капакебиз азамат, кызматты да, аялды да тандаса ошол тандасын, айра билет ак-карасын. Сулайкасынын аркасы менен түшпөсө «хан» болду артын да, келечегин да ойлоп койбоду. Жан кыйбас биздейлерди бучкагына тенебей, көптү белем ченебей, анда ар-намыс жок кенедей. Асмандан түшө калгансып, космосту багындырып алгансып, кечээ эле бирге жургөн төнтүштарын тааныбай, кара көзүн май басып, чөл калтап, шилекейлешкен досторун эми көрө калгансып, далысын куушура кара-ганычы ач кенедей. – Аргын чын-тамаша аралаш айтты эле:

– Эмнеси болсо да биздин тукумдун даңкын «даназалап» жүрөт, экөөбүз барсак кучак жая күттөт, канча чардасак да түттөт, калп айтып жаңың жебе, оозун жаман тибреме. Бирде сыналгыдан, бирде үналгыдан бакылдап сүйлөйт, адамдардын тагдырын чечет, мамлекеттин бир четин чоюп келет, мунун неси жаман. Ал аттын кашкасындай бүт элге таанымал боло баштады, айылдаштары эмес, кыргыз журтчулугу кадырлай баштады, – деди Шонур.

– Эмнеси болсо да колунан баары келет, төкчү жерге төгөт, чаччу жерге бүт дүйнөсүн чачат, кытмырлыкты ичине катат, амалкөйлүгү менен аброй алат. Эсиндеридир, силердин кулуңармын, кара чечекей балаңармын, керегиңерге жаармын, кара чечекейиңерди жер каратпа-гын, парламентке шайласаңар кам көрүп, бирөөнүн колун каратпаймын, – деди эле ар бир үйдү кыдышып. «Өз бала, өзөктөгү жара» – деп макул болдук, эртеси таңсык товарлар менен азық-түлүк дүкөндөрдө батпай тирелди го чиркин. Арак суудай акты билем. Мындаイラр баарынын колунан келе бербейт, эпчилдер гана эпке келтирит. Көрсө, булардын баары жасалма тура, мандат алганча чамынуу тура. Мандатты колго алды, «жыргатам», «марытам», «куунатам» деген убадалар сууга акты, кара көзүн май басты, элөттик туугандарынын ою таш канты, кылчайып



басып келбей жылуу жай тапты. Түбү эмне болор экен, жогору жакка кулак салчы, – деди Аргын.

– Айлакер дос жылуу жайды тапкандыр, «жыгылсаң нардан жыгыл, буйласын кармай жыгыл» болуп, санаасы тынч, көнүлү жайдары жаткандыр, белен оокат, белен ашкада түйтүнгандыр, «кундук өмүрүн болсо түштүгүнө жорго мингендей» чардап тургандыр. Бир алдынан етүп, көнүлү черин жазалы, кандай дейсисү жылжымайым, – деди Шонур.

– Ырас, барса баралы, кумардан каналы, – деди жылдырмасын жылжытып Аргын. – Ой, ал депутат кезде, анда-мында айылга келсе, асмандағы айды алгандай, тоону томкоруп салгандай, душманын торойто чапкандай, замандын туткасын айлантып алгандай, сүйлөсө тандайынан чаң сапырылат самандай. Барса, баралы, өлбөгөн жанга бир өлүм, салтанат шаңга баталы, кеттик...

Шонур менен Аргын ат арытып, жол карытып жете келсе досуна, эшикten тосту кошуна. Сулайкасы суйкайган төркүнүнө жол салыптыр, «Жаңылдым, жаздым» – деп Капсалан Майрашын кайра алыптыр. Чоожайын, тамырын тартып көрсөң болуптур мындай: Сулайканын бир тууган агасы Саткин куюшканы кыйшайып, тактысынан мыйшайып, башынан бактысы кетип, дөөлөтүнөн тайыптыр. Анын ордуна Майраштын кара чечекей агасы Кайрат отуруп, бийликті колго алыптыр. «Кумурсканын жөтөлүн билген» кайран Капсалан «жаңылбас жаак, мұдүрүлбөс түяк болбос». «Жаңылгандын айыбы жок, айланып казығын тапкан соң» – деп, уйгактай жабышып, ач кенедей сайылып, өпкө-жүрөгүн садага чаап, жалбарып эбин таап, элдешүүнү бетине кармал, ақыры максатына жетет. Майраш да жибип, шагын «сындырбай» макул болуп, бирге жашап келет.

Арадан аз өттүбү, көп өттүбү айылга да, калайыкка да Капсаландын баягы «даңазасы» угулбай калды. Дубанды жарган үнү жок, тескеп жекирген ачуусу жок, сайды саны, күмда изи калбай ың-жыңыз жок. Күндөрдүн бир күнүндө бабырган менен жылжыма жолугушуп калат, чер жазат, оттой жанат, өткөн кеткендөн кеп салат. Капсаланды эстешип, ички бүктар фонтандай атат.

– Кандай бабырганым, миң сомдуктай көрүнбөдүн? – деп, Аргын кучагын жая Шонурду тосту.

– Жылжымайым жакшы турасыңбы? Жердин этин оорутпай аярлай басып турасыңбы? – Аржаландалап, тулку бою менен күлө Шонур да кучак жая алга басты.

– Ээ, Капсаланың жер жарып чыкты эле жер өрттөгөндөй, дайыны билинбейт өрт өчкөндөй. Өлүү-тирүүсүн уккандырсың узун кулагым, бабырап берсөң ошол жагын, – деп калды Аргын.

– Ошол жерге кирсин, күч күйөө болуп Майраштын, билген эмес көзүн май басканын, таянычы тактан тайып, кудукка таш ыргыткандай болуп калганын кечээ уктуум. Чын-бышыгын билбейм, «Бакылдаган текенин суу

кечкенин көрдүк го» өз көзүбүз менен. Айлакерлиги, көпөлөк жүрөгү калбырайт тешилип, аялдар кол жоолуктай сезилип, ой-боюнча алмашты го чиркин. Бекер оокат, белен тамакка марыган, жалган бейишке малынган эргулубуз салбар болуп калыптыр. «Ыйык кол тийгистиктен» ажырап, мойнуна каамыт байлаптыр, – деди Шонур.

– А, ошондой де, ың-жыңсыз жоголгону, – таңдана карады Аргын.

– Кеп мына ушунда, – деп кыжына сөзүн улады Шонур. – Майраш май-көл жуурулушуп кетпейт, суук, салкын мамиле жүрөктү жиктейт. «Тиги тоонун бу тоонун башын самаган кийик ачтан өлүптүр» дегендей тиги аялына жагам, бул аялына жагам деп жүрүп, ара жолдо сандалып кала бериптири. Бир күнү Майраштын агасы Кайрат үйүнө келгенде Капсаландын кылыктарын жарыя салып, сенден тойдум деп, куйрукка тээп кубалап, үйдөн чыгарыптыр, аны аңдып тургансып, сырттан туткунга алыптыр.

– Эмнеге, колуна кишен салыптыр?

– Көнгөн адатын карматып, үй оокатым, тапкан-ташынганым, өзүң чыккын деп чатак салыптыр. Андай эмес, тапкан мындай деп, жеп-ичкенин кекиртегинен сыгып, найза бойлогус кылыгын өпкө-жүрөгүнө тагып, жегендери аш болбой кусуп, абакта жатат деди баягы түрмөдөгү Нусуп. Мына доссуздуң абалы, – деди Шонур.

– Акыры аялдардын муңу, көз жашынын кусуру уктатпаптыр. Куттуу жерде айтуучу сөз эмес экен, түф-фү, – деп түкүрдү Аргын.

«Катын албай кайын алган» тура айлакерибиз...



Түшоо кесүү



АК ЖОЛУҢ АЧЫЛСЫН, АЙЗАДА!

Айзада Эсенжан кызы Аксы районундагы Аксы колледжинин 2-курсунун студенти. Таланттуу кызы. Мектепте окуп жүргөн мезгилинде ыр жазып, бирок ырларын эч кимге корсөтпөй катып келген. Басма сөзгө сунуш кылганы бул алгач ирет. Идируктүү, таланттуу кыздын саптарында жылт эткен учкундуу, жүрөк кылдарын термектекен ойлору арбын. Азыр өз билимин оркундөтүүнүн устүндө шаштеп келет. Эгер ушул жазыгын жазбай жазып барса буйруса кыргыздын акын кыздарынын катарын толуктаган таланттуу кыздардын бири болот деген тилегибиз бар.

Айзадага биз келечегине ак жол тилеп, чыгармачылык сапарың байсалдуу болсун кызым деген ак тилегибизди билдирип, Айзаданын алгачкы ырларын окурман жусуртуна сунуш кылтып, түшоосун кесип коёлу дедик. Чыгармачылык дүйнөгө баштаган сапарың байсалдуу болсун, Айзада.

Абдыромун КАЛБАЕВ,

Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзунун
мүчөсү, акын, Аксы району.

**ЭСЕНЖАН кызы АЙ-
ЗАДА** 1994-жылы Жалал-
Абад обласынын Аксы ра-
йонуна караштуу Карап-
Суу айылында туулган.
2001-жылы айылдагы
Женижек атындагы орто
мектебинин ак босогосун
аттаган соң, аны 2010-
жылы аяктап, келечекке
кадам таштады.

Азыркы учурда Жалал-
Абад мамлекеттик уни-
верситетинин Аксы кол-
леджинде билимин жоғо-
рулатууда. Мектепте окуп
жүргөн кезинен ыр жазат.

Жигиттүн тилеги

Сайылды учу жебенин,
Сени издең азап жегеним.
Сагынганда сен үчүн,
Сай-сайды ашып келемин.

Кадалды учу жебенин,
Козгодуң жүрөк дегеним.
Калчасаң да сен үчүн,
Кырдан түшүп келемин.

Саргалдак деген төр гүлүн,
Арнаафтын сага атайын.
Кайнаған ичте бугумдұу,
Катайын дебей, ачайын.

Мандалак деген бел гүлүн,
Тандадым сага атайын.
Макул десен, сени алып,
Тоону аралап качайын.

Сүйүнүн балын керемет,
Байкабай кепте тебелен.
Калбасын жоопсуз сезимит,
Көзүмдөн татчы себелен.

Күз арзуу

Шокур кийсем болобу,
Көөнүңдо шондо толобу.
Карап бир койсоң байкебай,
Женекел сени согобу.

Тебетей кийсем болобу,
Болгут баř дилиң коногу.
Көңүл бир койсоң байкебай,
Жонундан жеңем жонобу.



*Булбулум бакка конобу,
Баркыңыз болсун жогору.
Илгерфтен булаф таташа,
Чоң энемдин жомогу.*

Мен жана жамғыр

*Төкчү жамғыр,
Астандан булат сөгүлсүн.
Төкчү жамғыр,
Табият сулуу көрүнсүн.
Кошуп алчы,
Көзүпдө ыйыт ала кет,
Жаачы жамғыр,
Менин да бугум төгүлсүн.*

Баёсунбұз сезбекен?

*Телмирип карайт кашыңды,
Кулпурган күнгө чачыңды.
Байкабай мени дайыма,
Муңдайсың ойго башымды.
Жүрөмүн жаракаттанып,
Барғым бар сага даттанып.
Сезимди бекем катсан да,
Чыкчу болду таш жағып.*



Адабият тарыхынан



«МАНАС» ЭПОСУНУН АЙЛАНАСЫНДАГЫ АКЫРКЫ АЙГАЙ?

(Уландысы. Башы өткөн санда)

Редакциядан

«КМын» бул санынын мына ушундайча материалдар менен чыгыши сөбөттерин окурман калкка маалымдоо иретинде, редакция томондөгүлорду эскертет.

Маркум Аалы Токомбаевдин акыркы жылдары «Манас» эпосунун Сагымбай Орозбаков айткан вариантына койгон доолорун жсана ал доолордун тегерегиндеги пикирлерди газетабыздын 1987-жылкы 10-сентябрь № 37 жсана 10-декабрь № 50 сандарында эки тилде жарыялаган элек. Мына ошол материалдарга карата окуучуларыбыздан жүздөгөн жүйөлүү каттар али да түшүүдө, бирок талаши-тартышты ырбаттоо максатында али күнгө алардын бирин да бастай келдик. Экинчиден, Кыргызстан Жазуучулар союзунун 1988-жылдын 22-январындагы жалты партиялык чогулушу тарабынан: эгерде А. Токомбаевдин дооматтары дагы да токтолбой турган болсо, анда аларды эпостун редколлегиясынын башкы редактору, коммунист Ч. Айтматов экөө көзмө-көз отурушуп кеңешит чечиисин деген сунуштынгана же кылышкан эле.

Анда коммунисттердин бул жүйөлүү сунушуна ыраматылык А. Токомбаев өзү да макул болуп, жазуучулардын көңүлүн жылтыкан болчу.

Тилекке каршы, ошондон эки ай өттөй, карыя ақыныбыз убадасында турбай мына ушул бүгүн сиздер окуп отурган «жообун» жазып, жарыялагыла деген талап менен редакцияга жиберген.

Албетте, партиялык уюмдун жогоруда корсөтүлгөн чечими турган соң, редакция бул макаланы газетага басууга батынгандай эмес. Чындыгында



партиялык уюм, жалты коммунисттер дискуссияны кайра баштоого жөн бербей, жегорудагы кабыл алынган чечимдин ишке ашышын күтүп келди.

Бирок А. Токомбаев жасана анын үй-бүлөсү бүгүнкү айқындык мезгилинде «Кыргызстан маданияты» макаланы бастай жетат деген көптөгөн дооматтары менен редакцияны да, Жазуучулар союзунун баштапкы партиялык уюмунун бюросун да мына бүгүнкү санды даярдоого мажбурлаган болучу.

«КМНЫН» бул саны 23-илюнда чыкмак. Тилекке каршы, ал күнкү санга, редакция аза күтүү материалдарын берип калды, таши боор ажсал карыя ақыныбызды арабыздан алып кетти. Өзү талап кылым, чыгышын чыдамсыздык менен күтүп жеткан макаласын өзү көрбөй калды.

Элибизде: – Өлүм улук – дейт. Өлүм алдында мурдагы бардык талааштармыши, ооши-кыйиши тикирлер тыйынга турбаган, оозго алынбаган кепке, арзыбаган майда нерселерге айланат. Ошол себептүү редакция даяр болгон бул санды А. Токомбаев дүйнөдөн кайткандан кийин дагы да болсо токтотуп коюуну нечен ирет сунуш кылды. Бирок ага маркумдун үй-бүлөсү, айрыкча балдары таптакыр макул болгон жсок. Ошол себептен, ылайыгы анча болбосо да, редакция бул санды жарыкка чыгарууга аргасыз болуп отураг.

Сандагы А. Токомбаевдин жообуна карата берилген материалдар маркумдун көзү тириүү кезинде жазылгандыктан андагы этиитеттер, салыштыруулар жасана жалты эле сөз кыйбы өзгөртүлбөй берилгендинигин окурмандар туура түшүнөт деп ойлойбуз.

МУНУН ПАЙДАСЫ КИМГЕ?

«Токомбаевдин каты тууралуу» деген чуулгандуу материалга («Кыргызстан маданияты», № 37, 10. IX. 87-ж.) кол койгон Кыргызстан Жазуучулар союзунун секретарлары К. Акматов, О. Султанов, Ф. Даникеев жана арабыздан жаш кеткен Ж. Мамытов үчүн, «Токомбаевге жооп» деген редакциялык макаланы (ошол эле сан) жарыялап, Токомбаевди официалдуу «ит таламайга» салууга шарт түзгөн газетанын редколлегиясы үчүн, дамамат мен уялым, мен ыңгайсыздынып жүрөм.

Акыйкatttan – айыңы, жалгандан – жалаасы көп бул материалдар коомчулук алдында мени карапалап, бүткүл чыгармачылыгымды, адамдык мүлдө парасатымды жокко чыгарууга жана оозго алгыс сөздөр менен кордоп, арсыз акаарат айттуу жолу менен болсо дагы маселенин негизги түйүнүнөн алаксытууга багытталган. Анан да бул абийирсиз кампанияны келмекөйлөнүп, Токомбаев тануулап жаткан «талкуу» деп коюшту.



Мен ал жөнүндө бир ай айланып барып, ооруканада жатып кабардар болдум, канткен менен жакшы санаалаштар жалган жалаа ден соолугуна зак кетирибі дешсе керек.

Ошентип, Токомбаевдин Кыргызстан КП БКга жазган, баарыдан да Жазуучулар союзунун башкармасы менен секретариатының бирдир-жарымдыр кишилеринен башка әч ким окуй элек каты газетанын эки санына теменеден төө чыгарылып тепкиленди. «Кыргызстан маданияты» редакциясының өзү ал каттан кабары аз болчу. Аны жарыялата албай туура үч ай убара болдум, ақыры ал кошумча «түшүндүрмө» менен коштолуп жарык көрдү. Мына бул макаламдын өзү да жарым жылдан бери жабылып келет, анан кайсы демократия, кайсы ачык айтып, ак сүйлөө жөнүндө сөз болушу мүмкүн!

«Токомбаевдин каты тууралууга» кол койгон Жазуучулар союзунун жаш секретарлары айтуучу өз мұдөесүнө ылайык кошуп жиберген кириндилдердин әч бири эпостон алынбай калгандыгын билбей калышы ыктымал жана иштин ыңгайына караганда билбейт. Болбосо мынчалык түркөй ишеним менен тенирден тескери демилге көтөрбөс эле, болбосо өздөрү менен кошо коомчулуктун башын айландырууга жазуучулук жана граждандык ыйманы жол бермек эмес. Албетте, менин максатым кылдан кыйкым издөө эмес, маселенин маани-жайын түшүндүрүп берүүгө багытталат.

Ошентип, мен жана менин катым карандай жалаа менен караланган партиялык чогулуш менсиз өтөт. Ооруканада жатканыма бир айдын жүзү болуп калгандыгын Жазуучулар союзунун мүчөлөрү жакшы билишет. Ошого карабай Камбаралы Бобулов минтип кабарлайт (стенограммадан келтирейин): «Эгерде Аалыке, жолдош Токомбаев жыйналашыка келсе жакшы болор эле. Ал мындай жерге өзүнүн иши чыгып калганды гана келет. А чогулушка катышуу ар бир коммунисттин милдети го...» д. у. с. Мар Байжиев (дагы стенограммадан): «Менин сунушум бар. Бул мыкты жазылган катты («Токомбаевге жооп» – А. Т.) «Маданиятка» жарыялаш керек. Бул бир. Жарыялап эле тим болбой азуусу курч, бети калың сыңыга тапшырыш керек, андайлар, биздин Камбаррга окшогондор табылат. Аны керектүү материалдар менен жабдыш керек. Мына ушул балага бериш керек тапшырманы. Айландырып согуш керек. Сыпайыкерчиликтин кереги жок. Антиш бул жерде кажетсиз. Менин сунушум дал ушундай».

Күн тартибине «Ачык айтып, ак сүйлөө» коюлуп жаткан чогулуш минтип мен үчүн жабык бойдон калды. Мага телефондон кулак кагыш қылып коюуга да убакыт табылбады. Анан ак жип менен адырайта жамалган жалааны «чагылган» кереге гезитин чыгаргансып, газета эзели чыкпаган эки тилде жарыялап жибергени канттип айран калтыrbайт?! Бул эмне, өзүм билемдин өкүмү құттұкпү? Мен билгени «КМ» эки тилде чыксын деген токтом жок эле.



Албетте, макалага берилген көлөмдүн чектелүүлүгү «Манас» менен Токомбаевдин карым-катьшына кең-кесири токтолууга мүмкүнчүлүк бербейт. Бир гана белгилей кетерим, Токомбаев «Манас» тууралуу 1934-жылы СССР Жазуучулар союзунун бириңчи съездинин трибунасында кеп козгогон, улуу Горький менен эпостун эбегейсиз зор мааниси жөнүндө ой болушкөн (Стенограммалык отчет, 1934-жыл, 539–540-беттерин караңыз). Андан мурда, 1924-жылы САКУнун «Бейлал Милал» («Интернационал») газетасына Токомбаев «Айчүрөктүн түшүн» өз вариантында жарыялаган. Андан да мурда, 1923-жылы, қыргыз алиппеси түзүлө элек кезде Токомбаев «Курманбекти» «Чолпон» аттуу казак журналына бастырган... ж. б. у. с. Токомбаев бүткүл чыгармачылыгында өлбөс-өчпөс «Манас» операсынын либреттосун баш кылып, ондогон очерктерди, публицистикалык макалаларды жазган жана жарыялаган.

Ошого карабай Токомбаев эл чыгармачылыгына каршы чыккан жана каршы чыгып жатат деп ишенирүүгө аракет жасагандар бар. Сыдыкбеков менен Асаналиевге окшогон «айдакчылар» Токомбаевди көөлөө жолу менен сөз жүйөсүн башкага чаргытып, мен жана белгилүү башка жазуучулар ортосуна от ыргытып, кандайдыр бир өз ара «үйүр» түзүү, ошону менен маселенин булак көзүн таптакыр эле жаап салуу аракетинде келет. Башка го башка, бирок Сыдыкбеков, Мусаев, Асаналиев совет доорунда ким, качан, кай максат менен эпосту кагазга официалдуу түшүрүүнү баштаганын билиш керек эле. Билмек тургай тарыхый чындыкты бурмалабай, кооздобой жаштарга жеткирүү алардын мильтети болчу.

1921–1922-жылдары Түркстан Борбордук Аткаруу Комитетинин (ал кезде союздук республикалар түзүлө элек) алдында ар улуттун өз секциясы боло турган. Қыргыз секциясынын төрагасы болуп чыккынчы, пантүркүст, улутчул жана басмачы Төрөкул Жанузаков (ал жөнүндө Фурмановдун «Козголон» романын кара) иштечү.

Анын көрсөтмөсү менен көптөгөн шектүү адамдар қыргыз айылдарын кыдырып чыгышкан. Аларга Абылда, Кулчун, Мамбетинов өндүү өз аймагына таанымал жергиликтүү манаптар, бий, болуштар жармакташ болушкан. Алар көпчүлүк учурда Сагымбай Орозбаковду ортого алышип, «Манас» айттар алдында эпосто жок темаларды, эпизоддорду кошуп айтуун тапшырышкан.

Караңгы қыргыз калкынын арасында эпостун эбегейсиз зор уошурууучулук, шыктандырууучулук кадыр-баркы бар экенин байкашкан улутчулдар «Манасты» өз идеологиясынын ураанына айландырууга аракет жасашкан.

Жасалма жалганган, кооздолгон, «кошумчаланыш», «толукталган» эпос аркылуу алар өз идеясын жайылтуу максатын көздөшкөн. Дал ошолор түзгөн «Манас» варианты боюнча «Академия кечелери» спектакли коюлган. Спектаклде колхоз-совхоздоштурууга каршы багытталган

дushman идеологиясы адырайып ачыкка чыккан. Спектаклден кийин буга окшогон ушак-айың көбәйдү: «Айланып Ақыр заман келатат: колхоз, совхозго катталғандар бир төшөктө уктайт имиш; балдар кимден төрөлгөнүн билбейт экен; кары дебей, жаш дебей, эрек дебей, қыз дебей бир төшөктө жатышат дейт, атасы ким, энеси ким, билбейт имиш балдары; балдарыбызды зордоп аскер алат экен, алар кайрылып келбейт экен» ж.б.

Кыргыз адабият тарыхынын 20-жылдардын акыры, 30-жылдардын башы менен аздыр-көптүр кабардарлар ал тургай Калыгул, Арстанбек өндүү өткөн кылымдын акындарынын орус элине, дегеле бардык жаңылыктарга каршы ырлары спектаклге кирип кеткенин билишет. Мына анын айрымдары:

Ақыр заман болордо,
Үңкүл мурун, чункул көз
Орус келет деп уктуум,
Ошондо айлаң не болот, журтум?!

Узун чөптүн баарысын
Оруп келет деп уктуум,
Кыска чөптүн баарысын
Коруп келет деп уктуум,
Ошондо айлаң не болот, журтум?!

Кайғы басып карайлап
Мен мындеймын деберсин,
Ичтен чыккан баланды
Солдаттыкка берээрсин,
Ошондой күн болот деп уктуум,
Ошондо айлаң не болот, журтум?!

(«Академия кечелери»)

«Академия кечелеринин» ашкан чагымчыл, бузуп-жаргыч чакырыктары жөн өткөн жок. Кат-сабатсыз, саясий караңғы калктын башын айлантып, арасын иритти, Совет бийлигине ишенбөөчүлүктү пайда кылды. Жер-жерлерде басмачы баш кесерлер совет мекемелерин талкалап, райондук, советтик, партиялык кызматкерлерди өлтүрүп кетип жатты, Абылда, Кулчун, Мамбетинов жана аларга окшогон бир топтор атбашылыктардын малын талап, чет жакка кире качты.

«Манас» эпосу вариантынын негизинде түзүлгөн пьеса тууралуу партиянын областтык комитетинин секретары М. Л. Белоцкий китебинде минтип жазат:

«Кыргыздын бай-манапчыл интеллигенциясы эпостун эл арасындағы эбегейсиз зор кадыр-баркын өз кызыкчылыгына пайдаланууга аракет



жасашты, андыктан эпос контрреволюциянын көтөргөн туусуна айланды. Кыргыз контрреволюционерлери эпосту жазып алууну колго алымыш болуп, аны бурмалоо жолу менен контрреволюциячыл үгүттүн куралы катары пайдаланышты. Ошол эле учурда улуу казынаны улантуучулар бизбиз, ал эми кыргыз партия уому өз элинин мурасына өтөй мамиле жасап жатат, – деп ишендирүүгө аракет жасашты.

Кыргыз большевиктери карөзгөй жалаанын кадемин катыра четке какты. Кыргыз большевиктери Кыргыз Республикасынын маданий майданындағы айрым жерлерди учурдан пайдаланып ээлеп алган буржуазиялык улутчулдардын бетин ачты. «Манас» эпосунун таптык маанисин калың калкка түшүндүрүү менен кыргыз большевиктери улуу эпостун ашкан тунук акак-берметтерин кыргыз жумушчуларына, дыйкандарына жеткирүүнү көздөйт» (М. Л. Белоцкий. Киргизия. Партизат ЦК ВКП(б). М., 1936).

Пьесанын негизги автору «Кызыл Кыргызстан» газетасына (9-июнь, 1933, № 133) жарыяланган «Мен баскан жол, менин чыгармам, менин бетим» деген макаласында минтип белгилейт.

«Кийинки саясый катам «Академия кечелеринен» табылды. Бул 1931-ж. жазылып, 1932-ж. толукталган ... Алдыга койгон милдет зор эле. Бул мак-сат тетири согуп, «Академия кечелери» тетири натыйжа, улутчулдукту көксөө пикирине алып келди. Феодализмди көрсөтүүчү курал пьесада (бул пьеса обкомдун чечиминде «Манас» атالып көрүнөт) жана соода капитализмине арналган «Көз көргөндөр» деген драма (обкомдун чечиминде «Шабдан» аталаат) Марксчил-Ленинчил айкын сын бербестен бизге душмандардын жана уруучулук-феодалчылык доорун мактоочу тарыхый материалдарды, өзгөчө кооз адабият материалдарын көрсөттүм».

Чындыктын наркы ар дайым далилге жараша. Мен «Манаска» эмес, сахнага коюлган «Академия кечелериндеги» Манастын образына каршы чыккамын. Ал позициядан – идеологиялык майдандагы партиянын чыныгы жоокерлери, менин замандаш жана каламдаш санаалаштарым Токчоро Жолдошев, Калим Рахматулин, Төрөкул Айтматов, Жоомарт Бекенбаев, Кубанычбек Маликов, Абылда Айылчинов, Мамасалы Абдукаримов, Айткулу Убукеев, Акун Мыктыбеков ж. б. мени менен бирге коргогон позициядан азыр да тайбаймын. Алардын көпчүлүгү арабызда жок, бирок алардын элеси учун өзүмдүн жанымдын тынчтыгына карап ээлеген позициядан чегинип, унчукпай коё албаймын. Анткен күндө аным анык чыккынчылық, эки жүздүүлүк болор эле. Мен өтөгөн өмүрүмө, азыр канчалык кызыл тилге кайралып, демагогиялык сан түркүн боекторго боёлуп жаткандыгына карабастан, андай иштерге ошол кезде жол берилбегендигине жана жол берилүүгө тишиш эместигине сыймыктанам.

Улуу согуш учурунда СССР илимдер академиясынын Кыргызстанда филиалы ачылып, аны окумуштуу К. И. Скрябин жетектеди. Ал кезде Тил,



адабият жана тарых институту бар, бирок баралына келе элек болгондуктан, 30-жылдардагы идеологиялық кармаштардың кайтылуу сабактары жеткире иликтенилип үйрөнүлбөдү, көптөгөн жакшы саамалыктар көздөгөнүнө жетпей көмүсқөдө калды. Аны СССР ИАсынын Кыргыз филиалынын Тил, адабият жана тарых институтунун ишин текшерген СССР ИАсынын Президиумунун комиссиясы жана СССР ИАсынын президенти академик С. И. Вавилов менен Башкы илимий секретары академик А. В. Топчиевдин колу коюлган СССР ИАсынын Президиумунун 20-октябрь, 1950-жылкы токтому ачык көргөздү. Анда мындай деп баса белгиленет: «...Кыргыз адабиятчылары советтик адабият таануу же-тишкендиктеринен кыйла даражада ажырап, теориялық төмөнкү деңгээлде иштеп келген. Кыргыздын баатырдык эпосу «Манас» идеализацияланган, «Манас» эпосунун басмага даярдалган бир топ көлөмдүү текстин жарыялоонун алдында жаңыча мамилени талап кылган орчуңдуу иштерди аткаруу зарыл. Институттун жетекчилеги жана СССР илимдер академиясынын кыргыз филиалынын Президиуму буржуазиячыл-улутчулукка (Саманчин, Байжиев, Бектенов) баа берүүдө саясий сокурдукка жол берген, идеологиялық майдандагы алардын зыяндуу ишмердигинин залдары түп-тамырынан бери жоюлган эмес, принципиалдуу, чынныгы илимий сын жана өзүн өзү сыноонун өнүгүшүнө ыңгайлуу шарт түзүлбөген».

Ошол кездеги институттун жетекчилегинин деңгээли жана компетенциясы канчалык экендигин өздөрү өөн көргөн адамдарды куугунтуктап, айланасына жалаң жагымпоздорду топтол алгандыгынан эле байкаса болот. Ушуга байланыштуу токтомдо андан нары минтип көрсөтүлөт: «Жол. А. А. Алтымышбаев СССР ИА Кыргыз филиалынын Тил, адабият жана тарых институтунун директорлугунан бошотулсун...» жана «Кыргыз филиалынын президиумунун проф. К. К. Юдахинди иштен бошотуу жөнүндөгү чечими жана жж. П. С. Балтин менен Дж. Самагановду ишке тартуу жөнүндөгү Институттун директорунун приказы жокко чыгарылсын...» – мындайча айтканда, бул жерге кошумча-алымча кажетсиз.

Андан нары: «Институттун илимий сессиясы 1951-жылы «Манас» эпосу боюнча өткөрүлсүн, ага эпостун элдүүлүгү, эпостун ар түрдүү айтымдары жана бириктирилген текстин даярдоо маселелери коюлсун».

Ушул токтомдун негизинде 1952-жылы Фрунзеде илимий конференция өтүп, ага Москва, Ленинград, союздук республикалардан келген окумуштуулар, конференциянын ишине Кыргызстандын партиялык жана советтик жетекчилери да катышкан.

Ошол кезде Тил, адабият жана тарых институтунда эпостун 40тан ашуун варианты бар экендигин эскерте кеткенибиз жөн.

Конференцияда 60тан ашуун окумуштуу сүйлөгөн, алардын арасында жогоруда айтылган комиссиянын төрагасы А. К. Боровков бар эле, ал эми Θ. Жакишев, проф. Климович, А. И. Давлеткелдиев, М. Богданова,



А. Токомбаев, Т. Сыдықбеков ж. б. кошумча доклад жасашкан. Чыгып сүйлөгөндөр өзгөчө Орозбаковдун версиясына атайды тапшырма менен коштурулган улутчулук, пантүркүстүк, панисламчылык өндүү одоно жаңылыштыктардан эпос эмдигиче арыла электигин бир ооздон белгилешкен.

Сөзүбүз кургак болбосун үчүн чыгып сүйлөгөндөрдөн келтире кетейин. Профессор **М. Богданова** (Москва):

«С. Орозбаковдун кәэ бир версияларында «Манас» эпосундагы феодалдык-клерикалдык мотивдер элдик негизге ушунчалык шыкап киргизилгендиктен айрым учурда баатырдын образынын өзүн өзгөртүүгө чейин алыш келген. Сагымбай Орозбаков ойдан чыгарып, кийин кошкондорго Манастын жортуулдары, ошондой эле Илья Муромец, Наполеон менен болгон согуш экендигин жогоруда айтып өтүштү...

Шапак Рысмендиев же Саякбай Карадаев өндүү манасчыларда чачылган кыргыз уруусун жыйноо, сырткы душмандардан коргоо идеясы эл духунун негизинде ишке ашса, а Орозбаковдо көпчүлүк учурда эл духуна карши».

М. Ауэзов (Алматы): «Сагымбай Орозбаковдон жаздырып алуу иши 1922-жылы, буржуазиячыл-улутчул элементер илимий мекемелерге кирип алыш, иритип турган маалда колго алынгандыгын баса белгилеп кетишибиз керек. Эпосту аткартар алдында улутчулдар Орозбаков менен улам-улам сүйлөшүп, таптақыр эле жаңы, жомокчуга (аткаруучуга – А. Т.) ушул кезге чейин белгисиз милдеттерди коюшкан жана кыргыз элинин өткөндөгүсү менен азыркысынан ар түркүн мүнөздөгү маалыматтарды берип, ал маалыматка ылайык иштеп чыгууну сунуш кылышкан. Мындај жолугушуулар менен аңгемелешүүлөр поэманын дээрлик ар бир бөлүмүнө акыр түбү өз таасирин тийгизбей койгон эмес».

«Биз «Манас» эпосун өз кызыкчылыгына ылайык иштеп чыгууну көздөгөн буржуазиячыл-улутчулдардын айтуючуга тийгизген тескери таасирин көңүлгө алыш жатабыз. Алар Манасты жалпы элдин жол башчысы, жаңы мамлекеттин негиз салуучусу, пантүркүстүк идеянын өкүлү катары көрсөтүүгө аракет кылышкан. Мындај таасирдин шарапаты менен ансыз деле ысымдарга ашкере бай дастан тарыхта катталган толгон-токой ысымдарга, географиялык атальштар, айрым Орто Азия элдеринин маданий тарыхынан, экономикасынан, география фольклорунан кыскача маалыматтарга толуп чыгып кеткен жана алар түпкүлүгүндө таптык тайкы, бир жактуу реакциячыл мүнөздө чечмелеген».

«Башка бир катар баяндар сыйктуу эле Карадаевдин варианты боюнча «Кичи казаттагы», б. а., дастандын онунчу түрмөгүндөгү окуялар «Чоң казаттын» («Чоң чабуул») натыйжасынан келип чыгат. Манас чоң казатта бардык баатыр чоролорунан айрылып, жалгыз өзү кайтып келет жана каза болот. С. Орозбаков боюнча Манас каза болор алдында эң



жакын көргөн шериктери менен Мекеге ажыга барат. Орозбаков өзү да ушул жерден айырма бар экендигин көрсөтүп, дастандын калган мазмуну бардығында бирдей деп ишеннедиген».

Б. Юнусалиев (Фрунзе): «Манасчы Орозбаков өзү жана анын сөзүн қағазға түшүргөн, азыр арабызда жүргөн Абдрахмановдун айтуусуна қарғанда, айтуучу республиканын айрым маданий мекемелерине орношуп алган пантүркүсчүл элементтердин таасирине кирип, эпикалық баатыр Манасты бүткүл түрк элдеринин башын коштуруп, мұлдө Азияны кара-тып алышп, мусулман динин жан-дили менен тараткан каарман катары көрсөтө турған мурда белгисиз бир катар мотивдерди, ал тургай жаңы эпизоддорду кошкон».

Т. Сыдықбеков, (Фрунзе): «Башка четки жоодон әлди сактап, тынчтыкты каалаган Манас Сагымбайда дин үчүн күрөштү, башка әлди басып алышка жүрүш баштаган чабуулдар күчөдү. Эпосто диний идеялар эзелтен келатышы мүмкүн эмес, анткени ислам дини кыргызға өткөн кылымда араң Кокон кандығынын кысымы астында тараган».

Т. Сыдықбеков «Мезгил сабактары» («Кыргызстан» басмасы, 1982) аттуу китебинде минтип жазат: «Сагымбайда Айкожо келе калат, Манас ислам динин таратыш үчүн күрөштөт, ал селде чалынып, Мекеге барат. Бул тек диндин таасиринен улам Сагымбайдын күч менен гана зордуктап кошкон кошумчасы» (13-бет).

А. Токомбаев (Фрунзе): «Манас» түпкү негизи боюнча әлдик эпос, бирок анда айрым мотивдер менен эпизоддордо чагылдырылған феодалдық катмарлар да аз эмес. Биз кошмо варианты түзүүдө әлге жат ошол кошумчалардын себебин, мүнөзүн аныктоого аракет кылдык, андан кийин гана аларды эпостун әлдик негизине жабышкан чор сыйктуу алышп салдык. Биз эл жараткан чыгарма әлдин өзүнө дал ушундай жетүүсүн көздөдүк».

Профессор Боровковдун докладынан: «1. Манастын баатырлары бир жолу мындаі баам айтышат: «Биз далайларды жер менен жексен кылдык, эми бир эле Бәэжин калбаса, ал кармаша турғандар деле аз». 2. Манас калың колун чогултуп минтип айтат: «Беш айдан бери бейкапар өргүп жатабыз. Биз беш ай бою беш тыйынга ээ болбодук». 3. Манас Кашкардын таш-талканын чыгарат. Эшегин гана калтырып, бүткүл төрт түлүгүн айдал кетет. Тартып алган алтын менен күмүшү жүз миң нарға жүк болот. Ал жерге этин жебегендиктен эшкети, артынып кете албагандыктан мажүрүм талды гана калтырат. Багынганы байкалып турсун үчүн бүт кашкарлыктын тебетейинин четин кесип салууга буйрук берет. 4. Боло турған кайнатасы Темиркан жакшы тосуп албагандығына аябай ачуусы келген Манас Темиркандын калаасын калтыrbай талкалап, элин тыптыйыл кырып салууга буйруйт. (Кашаанын ичинде айта кетерим, Сагымбай вариантынын кыргыз тилиндеги азыркы басылышынын экинчи том, 400-бетинде «баатырдын үйлөнүшү» ушундай сүрөттөлүп, дал



ушундай вариантта берилет. Ошого карабай, Кыргыз ССР ИА «Манас» секторунун башчысы С. Мусаев чындыктын көзүн бурмалап, айды этек менен калкалагандай башкача далилдейм деп жанталашат. Анысы аз келгесип, бети чымырабай айтканы бу: мен кайсы бир көчөдөн жолугуп, кайсы бир ыр салттарын алып сал деген имишмин, анысы ырдын сабы эмес эле кызылдай акак-берметтер экен. Майда жашын жашаган окумуштууга жараша турган кеппи ушул?!)

Мен конференциянын бир катар катышуучуларынын сөзүнөн келтирип ёттүм. Ышкылуу окурман кең-кесири таанышам десе, конференциянын материалдарынын негизинде Москваннын СССР ИА басмасынан 1961-ж. чыккан «Кыргыздын баатырдык эпосу «Манас» деген китептى караса болот.

СССР илимдер академиясы конференциянын жыйынтыгынан улам 1-август, 1952-жылы, № 465 ТОКТОМ кабыл алган. Анда мындай белгиленет: «...«Манас» эпосу негизи элдик болуп туруп, ёткөн жылдарда буржуазиялык-клерикалдык идеологиянын таасирине туш болгондугун талкуунун жыйынтыгы көрсөттү. Буржуазиялык улутчулдар айрым айтуучуларга зыяндуу таасир тийгизгендиктен эпос элге жат жана душман пантүркүстүк, панисламдык версиялар менен булганган...»

1946-жылы «Чоң чабуул» деген ат менен орус тилинде чыккан эпостун үзүндүсү («Манастын») улутчулдар реакциялык түрдө бурмалаган «Манастын» олуттуу бөлүгү болуп эсептелет. Кыр. ИАФ Тил, адабият жана тарых институтунун илим изилдөө иштеринде «Манас» эпосунун биргелешкен текстин 1953–1955-ж.ж. түзүүнү алдын-ала пландаштыруу СССР ИА Кыргыз филиалы жана СССР ИА филиалдар Советине мильтеттендирилсін».

Ал токтомго тиркеме берилген: «Конференциянын 10-июнь, 1952-жылдагы токтомунда «Эпикалык мураска сын көз менен карабастык эпосту таанып-билиүгө тоскоолдук кыла тургандыгы, идеялык маңызын жана көркөм маанисин туура түшүнүүгө кедерги боло тургандыгы» көрсөтүлгөн.

Конференция «Манас» эпосунун «Улуу чабуул» деген ат менен белгилүү болгон көлөмдүү эпизодунун орус тилине которулуп жарыяланышын туура эмес деп табат... анткени анда панисламдык жана пантүркүстүк мүнөздөгү идеялар орун алган.

Конференция аны басып чыгарууга туура келбей турган версиялардын бири деп эсептейт. Бул версияларда элдик эпос өзүнө жат таасирлердин көлөкөсүндө калган.

Жок, жолдоштор, менин оппоненттерим ойлогондой, жалаң эле Токомбаевдин «чыргоолугунан» 1-том үч жолу кайра басылып, жалпы нускасы 50 000ге (элүү мин) жеткен жок. Ошол оппоненттерим текстти эки жолу редакторлоо менен жаңылыштыгын жаап калабыз дешти, бирок акыр түбүү бүткүл редакция текстти жөн гана кыскартуу менен чектелди.



Мен ТАИде (Тил, адабият институту – ред.) көп жолу талашқа чыгып, жалпы әлдин маданий турмушу менен тарыхындағы маанилүү ишке олуттуураак жана жоопкерчиликтүү мамилени талап эттим. Арийне, айтылган сын ТАИнин да, андан жогорку органдардын да кулагынын сыртынан кетип, кыжырданууну пайда қылды. Менин бириңчи катым «жоголду» болуп чыкты, ал эми әкінчі сиздер окуп, уусунан чуусу көп сөз чыгарған катым бар болгону анын автордук көчүрмөсү. Тунжурап тунуп турған мезгилде ёч ким ага көңүл бурбады, азыр болсо қызыл ке-киртек каршылықка тушугуп олтурат.

А иштин жайы «Манас» эпосунун вариантының чарынан данын арылтып редакторлоо менен бириккен бир вариантын түзүү жөнүндөгү мамлекеттік илим мекемесинин официалдуу токтомун жана чечимдерин аттап өтүп, тоготпогондукка салууда болуп жатат. Мен жогоруда айтып кеткендей, бириңчи том азап менен тозок дегенде араң оңдолду, ал эми қалған әкінчі, үчүнчү, төртүнчү томдор өз учурунда катуу, бирок адилет сынга алынған тейинен жазбай жарық көрдү. «Талкуу» демиши болгондор да дал ошол эл рухунун кулуну – эпостун чыгышына жооптуу ишмерлердин абыириден алыс мамилесин чаң бастыга салып, ошону менен окурмандарды негизги маселеден оолактатып чаташтырууга, шалаақылыкты жоопкерчиликтен сактап калууга багытталған. Андыктан айрым жолдоштор элементардуу этиканын эсебинен жаңып, эпос жөнүндөгү принципиалдуу сөздөн бүтап, кеп кыйшаңын кыйыр нүкка – менин чыгармачылығы менен ишмердигимдин «быкыйын» чукууга буруп жатканы да бекеринен эмес.

Адам таңгалткан сейрек жан, сынчы Кенешбек Асаналиев «Манас» эпосунун тегерегиндеги чайкоочулук же бир көз караштын он кубулушу» деген макаласында уялыш да, тартынып да олтурбай фактыларды илме-чалма бурмалап кирет. Макаланын ар бир пунктуна жооп бериштин кажети жок деп ойлойм, мен тек гана анын адатына мұнөздүү бир мисалды келтире кетейин: «...Бул жерде СССР илимдер академиясынын Дүйнөлүк адабият институту, Кыргыз ССР академиясынын Тил, адабият институту жана Чыгыш адабиятынын Башкы редакциясы тарабынан Сагымбай Орозбаковдун вариантындағы «Манас» эпосунун бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде авторитеттүү, хрестоматиялық көп томдугунун чыгарылып жатышын эске сала кетүү артықбаштық кылбайт. Ушунун өзү эле жетишерлик эмеспи! Мына ушундан-улам төмөнкүдәй законченемдүү суроо келип чыгат. Кайсы Токомбаевге ишенебиз – бириктирилген вариантын редколлегиясынын мүчөсү катары Сагымбай айткан текстти жана анын бириктирилген вариантика киргизилишин активдүү колдоого алган жана кубаттаган 50-жылдардагы Токомбаев-геби, же әлдин түшүнүгүн бузуп, ушул текстти «тыюу салынган» ...деп жарыялаган 70–80-жылдардагы Токомбаевге ишенебизби? Сексенинчи



жылдардагы Токомбаевге не болду? Көрсө, Сагымбайдын варианты кезегинде кандай айтылып, манасчынын оозунан кандай кагазга түшүрүлсө, ошол эле калыбында калыптыр.

Жооп берейин. Биринчиден, Москвадан азырынча биринчи гана тому чыкты. Ал том мен көшөрүп айткан пикирге ылайык ондолгон. Менин «чыргоолугума» басым жасалған «Токомбаевге жооптү» кайрадан күнт коюп, окуп чыгыңыз. Экинчи: «Манастын» биргелешкен варианты өз кезегинде К. Маликов, А. Токомбаев, Т. Сыдықбековго тапшырылған. Ал басылып чыгып, коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынған, боордош Орто Азия элдеринин тилине кеторулған. Ал жогоруда айткан кириндилерден идеологиялық да, көркөмдүк жактан да арылтылған, айтылған кондицияга жооп берет деп ойлоого негиз түзгөн. Кайталап айтам, ал сынекта турған вариант болчу.

Ооба, А. Токомбаев ошол Асаналиевдин оозунан чыгып кеткен мұрунку позицияда калғаны чындық. Ал эми Орозбаковдун варианты өз мезгилинде жазылған бойдан еш бир ондоосуз калды жана кандай болсо так ошондой жарыкка чыкты. Кеп төркүнү ушунда.

Жылан чагып, жылкы теппей эле «КМ» редакциясы: «Токомбаев жолдош, сиз Сагымбай Орозбаков өз элинин маданиятына өтөгөн әмгегичелик мәннет эткен болсоңуз – анда сез башка эле», – деп омуроо кагат.

Өзүң жөнүндө айтыш, албette, ынгайсыз. Андыктан мен белгилүү адабиятчы-сынчынын макаласынан мисал тартайын. Менин мүлдө чыгармачылығыма арналып, килемен эки бетти ээлеген ал макала «Кыргызстан маданиятына» (№1, 1985, 3-январь) жарыяланған. Мына бирин-экин мисал: «Эгерде жалпылаштырып айтсак, Аалы Токомбаевдин чыгармачылық инсанынын айрыкча бир айырмачылығы мына мында турат: ал кыргыз элинин көркөм сез өнөрүнүн жаңы доорунун башташы, ошондой эле анын бүгүнкү күнү, азыркы учуру... Кыргыз совет адабиятынын бүтүндөй басып өткөн тарыхы, б. а., поэзиядагы, драматургиядагы, прозадагы көркөм процесси, жанрдық, стилдик, идеялық-тематикалық изденүүлөр жана ачылыштар жөнүндө сез баратканда Аалы Токомбаевдин чыгармачылығына кайрылбай өтүү мүмкүн эмес... Ал эми азыркы кыргыз совет адабиятынын жаралышында, калыптанышында жана өркүндөшүндө бул ақындын түздөн-түз сицирген кызматын, кошкон салымын көрсөтүү үчүн... ушул жерде бир салыштырууга жол берели...» – анан А. С. Пушкин менен салыштыруу башталат, ж. б. – кыскасы, бүт бардыгы эң сонун деңгээлде.

К. Асаналиевдин «Башталуу» деп аталған бул макаласын эмнегедир байкоос албай калыптын, качан бу ызы-чуу башталганда гана менин жолдошторум Асаналиевдин өзүнүн он кубулуп турганына ооздорун ачып алып келишти. Мен калгандарын да чечмелеп олтуруштун кажети жок деп ойлойм, ошентсе да бир-еки ооз сез кыстара кетейин.



Сынчы кайсы окурман эле качанкы газета-журналдарды барактап, казып, чукуп олтурсун дегенсип, менин бир топ сын макалаларыма кайрылат. Эл «Э» дегендин баарына эле ишене берчүдөй көрөт. О, андан бери канча суу акты. Мына, А. Осмонов которгон «Жолборс терисин жамынган баатыр» жөнүндө газетага жазган сын макаламды кайра баштан окуп чыктым. Окуганда да ырахаттанып окудум. Ал айтканымды азыр да айтам. Осмонов – улутт маданиятындағы окуя, анын бириңчи олуттуу эмгеги да окуя. Макалада айтылган негизги ой ушул.

Башка түшмөйүнчө байкабайт экенсин. Мен ошо публицистикалык сын макалаларымды жыйнап, бир китеп кылып чыгарып коюуну ойло-бопмун. Азыр деле убакыт жетсе, кеч эмес.

Кимдир бирөө Токомбаев талкуу ачып, алтындаи убакытыбызды алып жатат, деп үнүн көтөрүп кыйкыргандай болду; болбосо шедеврлер жазылмак экен. Калоон тапса кар күйөт деген ушу да! Убакыттын кымбаттыгын кырк беш-алтымыштагы кычыраган «жаштарга» караганда сексен жашты майдалап койгондор жакшы билет, жакшы түшүнөт. Аны бөрктөй көргүлө!

Кой, ишке өтөлү. Өңгөсү өңгө, ал эми Асаналиев «Манастын» бул басылышы калыбынан өзгөргөн жок дегени туура. Бириңчи жана экинчи томдордогу кийин кирген саясий-улутчул мүнөздөгү каталыктар жөнүндө айттым арийне, андай «алалыктан» 3-жана 4-томдор да куру эмес.

Эсеби маселен, үчүнчү томдо, өлүм алдында жаткан Көкөтөй ашына кимди чакырып, кимди чакырбаш керек экендигин айттып, мындай кенеш берет:

Оролдун ою конуш бар,
Он эки тайпа орус бар.
Баатыры да, балбаны
Бар ишин колго алганы,
Басташып келген душмандын
Баарынын чыгат далдалы.
Айтып кабар салбасын,
Аттай кыргыз уулунун
Азабына калбасын!

(II том, 23-б.)

Ал эми акыркы том жөнүндө болсо майда-чүйдөсүнө көнүл бурбаганда, эпос аяктагандагы корутундусунан мына муну келтиремин (IV т., 349–353-б. б.).

Манас кытайды басып алат. Алардан көп мал, мүлк алат. Маселен: тогуз миң кара нар алтын, кызыл дилде жүктөлгөн тогуз миң кызыл нар, күмүш асыл таштар жүктөлгөн, отуз миң төөгө жүктөлгөн зумурат, каухар, лагыл таш, ак күмүшүн алат. Он беш жашар тогуз миң сулуу



кыздарды тартууга алат. Бир жыл, бир ай кытайдын тактысына олтуруп кайра элине кайтып келет.

«Манас... өзү алтымышка келип, баласы жоктугуна арман кылып Мекеге барууну ойлойт... Каныкей өзүнүн балалуу боло тургандыгы жөнүндө көргөн түшүн айтат. Жыйылган эл кубанып, Манасты бир жылга токtotуп калат.

Каныкей уул төрөйт. Манас өтө кубанычта болуп, Алайдын кең талаасына чоң той өткөрөт... Балага беш жүз сексен жашка келген Абунасир (ислам динин тараткан касиеттүү олужа – А. Т.) «Семетей» деп ат коёт...

Манас Акун ханга бел куда болуп, уч жашка келген Семетейдин сүннөт тоюн өткөрүп, ажыга бармак болот. Элдин батасын алып, ажыга Манас менен кошо Алмамбет, Сыргак, Токотой да жөнөшөт. Мекеден келгендөн кийин Манасты кара калмак Кыяң-куунун Токтугу жаа менен чекеге атып өлтүрөт. «Чоң чабуул» ушинтип Манастын өмүрүн жаманатты кылып бүтүрүү менен аяктайт. Баарыдан да «талкуунун» уюштуруучулары 1946-жылы Москвадан орус тилинде жарык көргөн «Чоң чабуул» китеби пайдалануудан алынсын деген өндүү жалпыга белгилүү, документтик так фактыны талтакыр танганга чейин баргандыгына не дейбиз? Жогоруда айтылган документтерде: «Чоң чабуул» улутчулдар реакциялык түрдө бурмалаган «Манастын олуттуу бөлүгү» деп кашкайта жазылып турбайбы. Канткенде ж. б. Асаналиев менен Мусаев алар менен кошо ниетин карайтып, эч бир сөз болбогондой түр кылышат? Басып алуучулук, пантүркүстүк, панисламдык элге жат таасирлерден эпосту арылтуу зарылчылыгын бир ооздон бекемдеген чечимди редколлегия кантип көз көрүнөө көрмөксөндүккө салат? Эл эпосун кокусунан, жасалма жалганган көрүнүштөрдөн жалпынын жардамы менен тазалайлы дегендин ордуна, менин оппоненттерим небак чечилген маселени «курч талкууга» салабыз менен абалды чымын тийсе чыңк эткендей чыңап салышты. Менин оюмча, буга окшогон жасалма талкуулар чындыкка жетүүнүн эмес, өзүнө өзү курсант болуп, көкүрөк керүүнүн гана амалына апкелет. Бул – тарыхый фактыларды жек көрүү менен атайлап бурмалоо, б. а., келжирешүү менен убакыт өткөргөн антитарыхыйлык.

Ушуга байланыштуу эпостун бул басылышын жактагандардын жана ага жоопкерлердин бири – Кыргыз ССР ИА «Манас» секторунун башчысы С.Мусаевдин 1952-жылы 13-апрелде «Кызыл Кыргызстан» газетасына жарыяланган, Сагымбай Орозбаков жасалма жол менен «Манас» эпосуна кошкон элдүүлүккө жат мотивдердин айдан ачык экендигин азыркы менден да ишенимдүү, далилдүү ачып көрсөткөн, далилдер менен бекемдеген «Элдик эпоско туура баа берүү зарыл» деген макаласына назар төшөп өтсөк болот.

Мусаевдин минтип миң кубулганын Асаналиев атайын байкамаксанга салат. Алар үчүн А. Токомбаевдин «көз карашынын он кубулушу» көзгө



топурак салып, ылай тебелөөгө, ачык айтууну чындыктан алыстаттууга ыңгайтуу. Сөзүбүз кургак болбосун үчүн Мусаевдин аталган макаласынан келтирели: «...Элге жат кошумчалар айрыкча Сагымбайдын вариантында көп экендиги «Манас» эпосу менен аздыр-көптүр тааныш болгон адамдардын баарына айтарлык белгилүү иш. Ал гана эмес, қыргыз адабиятынын есүш жолу менен тааныш болгон ар бир адамга Сагымбайдын вариантты андай болуу себептери белгилүү. Нуров «Манастын» сюжетин бузгандык үчүн Сагымбайдын керт башын гана күнөөлөйт... Себеби: Нуров ошол динчил, бай-манапчыл Сагымбай «Манасты» кимдердин көрсөтүүсү, тапшыруусу, берген консультациясы менен «ондолгондугун», кимдердин кызыкчылыгы үчүн өзгөрткөнүн айтпайт, башкача айтканда, «Манас» эпосунун элдик идеясын бурмaloодогу буржуазиячыл улутчуладын кандай роль ойногондугун айтпай калтырып кетет... «Манасты» кандай жол менен жана кантип тазалоо, эмнелерди алып салуу керек, мындай тазалоо элдик чыгарманы бурмалагандыкка жатпайбы? – деген сыйктуу суроолор туулушу мүмкүн. Бул суроолорду чечүүдө биз улуулардын көрсөтмөлөрүнө таянышыбыз керек. «Элдик китепке биздин доордо маанисиздик же калыссыздык болуп эсептелгөн өткөн мезгилдин адаттары жат болуп кала бере тургандыгы белгилүү», – дейт Энгельс. Улуу жол башчынын бул сөзү биз «Манас» эпосунан эмнелерди алып салып, элдик чыгарманы эмнелерден тазалоо керек экендигин да көрсөтүп, жооп берип турат».

Мусаев бул төрт томдукту «академиялык» чыгарылышы деп аттайт. Бирок ал кандайынан карасаң да калп. Басылыш нускасы боюнча да, академиялуулугу боюнча да. Анткени Мусаев Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп жүргөндө күрөшкөн, кийин төрт томдуктун чыгыш жоопкерчилигин мойнуна алганда эсинен чыгарып салган, изилдеп, түшүндүрүп берүү иштери жок.

Сөздү тамам кылар алдында төмөнкүлөргө токтоло кеткеним эп. Аты-жөнү белгилүү жана белгисиз жалаакорлордун жабышканы эмне?

Мага бир жалаанын жабышып жүргөнүнө мына, кырк жылдын жүзү болду. Мүмкүн аны эскербей деле коёт белем, бирок ал жалаа белгилүү кишилер тарабынан улам жаңырып, ар кыл, албан түрдүү болуп баратат.

1956-жылы «Ала-Тоо» журналына «Токомбаев ачык кат» жарыяланды. Т. Сыдыкбеков жер-жебериме жетип, эмнелер менен гана айыптабады! Ж. Турусбеков менен М. Элебаевден баштап, Ж. Бөкөнбаев менен А. Осмоновго чейинки жазуучуларды мен жок кылган имишмин! Ушундай да кара мүртөз калп болорбу?!

Ал жалаага акаарат айттууга алиге чейин жол тийбей келет. Албетте, укук өкүлдөрү айткандай, өткөн иш күчүн жоготту, бирок ошол эле адам жана ошол сыйктуу айрымдар ошол эле жалааны коюулантып кошумчалап келатат, демек, биздин советтик закондун тили менен сүйлөшүүгө мени мажбурлап жатышат. Бул мейли, башка тема болгондуктан, унчук-



пай койсом деле болмок. Эгер согуш ветерандарынын каты болбосо... Бул «салам-дубай» окуганга бир топ эле оор, ошол учурда авторлору үчүн да осол болосун. Мен алардын жумшартып айтканда, адепсиздигине да кыяпат айткым келбейт. Тилемекке жарапша, майдангерлердин көптөгөн каттары менде сакталып турат. Алардын айрымдарын филология илимдеринин доктору К. Артықбаев жарыялады, айрымдарын окурмандар али билбейт. Кызызы, бардыгын жарыялаш керек го...

Ал учур жөнүндө ойлонгондо, менин согушка жөнөшүмө байланыштуу бир катар провакациялар, жуп поездге илинген кезде көптөгөн жолу алыш калуулар эсиме түшөт. Ал татаал мезгилдин ак-көгүн айра таанууну көздөгөн адабиятчылар келечекте чыгаар. Ал архивден менин согушка суранган бир эмес, бир нече каттарымды табар. «Кыргызстан Советтери Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында 1941–1945-ж. ж. («Кыргызстан» басмасы, 1969-ж., 17-б.) деген китептен мисал алайын, анда илимдин кандидаты А. Токтоматов ИМЛ архивинен тапкан менин арызыымды (ф. 56, п. 2, д. 1990, л. 154) жарыялаптыр: «Кыргызстан КП БКнын адресине келген каттардын ичинен азыркы Кыргыз Эл ақыны, Кыргыз ССР илимдер академиясынын академиги Аалы Токомбаевдин 16-декабрь, 1941-жылы жазган арызы өзгөчөлөнүп турат. Ал: «...Ата Мекендик согуштун катышуучусу болоюн деген талабым күч, фактыларды өз көзүм менен көрүп, согушта эмнелер болсо ошонун бардыгын өз башымдан өткөрүүнү каалайм. Менин турмуштан көргөндөрүм салыштырмалуу аз, а мага, өзгөчө жазуучуларга зарыл турмуштун кайнаган жерлери керек. Жазуучу өз башынан өткөргөндөрдү гана жакшы жаза алат, андан кийин гана өзгөчө айырмаланган чыгармаларды бериши мүмкүн, ошондуктан мен Ата Мекендик согуштун катышуучусу болгум келет. Эгер тириү калсам, азыркыга караганда жакшы чыгармаларды жазарыма ишенем: андыктан менин арзыган тилегиме каршы болбосонуздар экен», – деп жазат.

Ал биздин жазуучулар согушка кеткенден бир жыл мурда жазылган-дыйын белгилеш үчүн арыз жазылган күндүн айын, жылын атايын бөлүп көрсөтүптүр. Мен деле алардын катарында болоюн дегем, арийне тагдыр башкача чыгып калаганына мен күнөөлүү эмесмин.

Кыргызстан КП БКнын пленумунда чыгып сүйлөп, «Манас» маселесин көтөргөнүмө байланыштуу жогоруда айтылган Кыргызстан Жазуучулар союзунун партиялык чогулушунда мына буларга окшогон сөз жүрүптүр. Цитата келтирем: «Мен БКнын буга окшогон жаза басууларына, менин оюмча, ошол учурдагы маселеге тиешеси жок сөздөр менен пленумдун катышуучуларын алагды кылууга БКнын трибунасынан жол берилген-дигине аябай өкүнөм...»

Ошентип мен пленумдун катышуучуларын анда каралып жаткан социалдык-экономикалык маселелерден алаксыткан экем, идеологиянын ага эч кандай тиешеси жок экен...



Андан нары ал өз оюн минтип улантат: «...келгиле, ушул жыйналыштагы сыйктуу ачык сөзгө өтөлү. Биздин жоопту Роба Насыровнага (Кыргызстан КП БКнын маданият бөлүмүнүн башчысы – А. Т.) бердик. Биз, бул жооп, мындайча айтканда, ошол жолдошту (мени – А. Т.) соолуктурат го деп ишенебиз. Бирок сиз аны каалабасаңыз (эмнегедир Роба Насыровнага кайрылып – А. Т.), келгиле, биз анда өзүбүз аракет кылалы. Же болбосо баарыбыз өз оюбузду айта турган бир арга тапкыла... Ал эми азыр болсо ушул трибунаға чыгып сүйлөгөн жолдошторго кошулад. Мен кошулад жана алардын кыжырданып жатышы законченемдүү деп эсептейм. Менин, айттар сөзүм алдыда».

Талкуу кантип нуска менен башталғанын кадырлуу окурман боолголоп түшүнгөн чыгар. Бир жагынан караганда, эгер Кыргызстан КП БКнын мурдагы секретары жол. Молдобаев менин катымды көрүнгөнгө тепкилетпей, олуттуу ой жүгүртүп карап чыкса, мен пленумда сүйлөмөк эмесмин. Тагыраак айтканда, ал редколлегия, каттын автору, жана башка тиешеси бар адамдар менен бирдикте иштин жөнүн негиздүү талкуулап, кетирилген кемчиликтер менен каталыктардан ақырына чейин арылтуу үчүн эпостун бириккен варианты менен С. Орозбаковдун версиясын кайрадан карап чыгыш керек эле. Ошондо гана «Манас» эпосунун тегерегиндеги ызы-чуу мынчалык катуу, мынчалык «шаңдуу» чыкмак эмес, бардыгы ақылга салынып ақыйкат бүтмөк. Тилекке каршы, антип ақыл айлантуу болбоду, бул – өтө өкүнүчтүү. Тескерисинче, менин катым өзүн автономдуу сезип алган чыгармачыл союзга, берилиши ишти ого бетер татаалданты, «Манас» эпосунун айланасында курчуп турган маселени ого бетер жасалма курчутуп жиберди.

Мусаев, Сыдыкбеков, Асаналиев жана алардын тегерегиндегилер өз «ишимдердиктеринин» үзүрүн жашырыш үчүн коомчулуктун башын атайлап айландырып, олуттуу маселени менин адамдык касиеттеримди караптоо, кордоо, кууп-сүрүүгө оодарып, бүткүл ызы-чууну Токомбаевдин айланасына топтолп жатат. «Чырды» көрсө элирген адамдар, «сөзгө ишенчээк» жазуучулар аларга жетеленем деп ақыры сызга отуруп калды, эми өздөрү булгап алган түбү бош позициясын коргош үчүн Токомбаевдин жообун жарыялатпоого жанталашып жатышат. Токомбаевдин сыртынан сот бычышып, көчөдө сөгүнүп-сагынуулардын денгээлиндеги ярлыктарды тагышууда.

Мен ошентип, өз көз карашымды ортого салдым, урматтуу окурман! Ал көз карашым үчүн «улут безери» деген ярлык тагылды. Бул эмне деген кеп, бул – өз элинин душманы, анын тарыхын, маданиятын, тилин жериген адам. Жазуучулардын пленумдары менен конференцияларында мен бир эмес, бир нече жолу «ашкере интернационалист...» менен айыпталдым. Мындай жагдайды чечмелеп олтуруштун өзү «оппоненттерим» азыр эле



ашып түшпөсө, ошонун жака-белинде бийлеп жүргөн ашмалтайлықка алып келер эле.

Жалган сөз жана жалаа жазасыз калбоого тиши, бул тек гана Токомбаевдин өздүк иши эмес. Бузукулук жана бузукулуктун тамыры акыры кыркылыш керек.

Жыйынтыктап жатып да кайталаймын, Сагымбай версиясынын биринчи тому үч жолу басылгандан кийин араң ондолгон. Ал эми 2, 3, 4-томдору баяғы эле биринчи басылган бойдон, орус тилине кеторулганда кабыл алынган документтин духуна, биздин нукура элдик, идеологиялық, таптық позициябызға ылайык реакциялық-улутчул, феодалдық-клерикалдық кириндилердин бардығынан тазаланууга тиши.

Манас кыргыз элинин эң мыкты, эң негизги белгилеринин жол чырагы болуш керек. Тұпкүлтүндө ал дал ошондой. А эмне үчүн шыңга, сулуу, кубаттуу дарактын сөңгөгүн үйүүгө атайлап аракет жасашыбыз керек? Ал улуттук мүнөздүн өнүн көрсөтүп, маңызы менен тирлигин ачып берет. Эмне үчүн аны биз өзүбүз бурмалашыбыз керек?!

Билбейм, менин оппоненттерим менин макаламды дагы кандай чечмелеп беришер экен, а өзүм болсо бул маселе боюнча бардығы айдан ачык болду го деп ойлойм.

Урматтоо менен **Аалы ТОКОМБАЕВ**
(«Кыргызстан маданияты» гезити, 30-май, 1988-ж.)



МУРАТОВ Абдыкерим – 1956-жылы Ош обласынын Ноокат районунун Шанколайлында туулган. 1976-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтун аяктаган. Адабиятчы, педагогика илимдеринин доктору, кыргыз адабияты боюнча окуу-нормативдик материалдарынын, окуу киптептеринин, маалыматтамалардын, усулдук колдомолордун автору. Эл аралык «Zaman Кыргызстан» газетасынын башкы редактордун орунбасары. Бир нече көркөм киптептин автору. 2011-жылы «Арча» сыйлыгынын эсси.

Адабий илик



Туюк акын – Таяк Эрназар уулу

Кыргыз акындарынын ичинен Таяк ырчынын башкаларга окшобогон тағдыртаржымалы, бөлөктөрдөн айырмаланып турган чыгармачылык бөтөнчөлүгү бар. Анын эң бириңчиси, бул акын тууралуу көпчүлүктүн дээрлик ХХI кылымдын башталышына чейин кабарсыз келгендиги, элдик ырчылар жөнүндө жалпы сөздөрдө да, адабий обзорлордогу ысымдар тизмесинде да анын атынын айтылбагандыгы, демек, адабият таануудагы жаңы ысым экендиги. Экинчиси, кыргыз адабиятынын казынасын түзгөн төкмө акындардын регионалдык, уруулук белүнүшү боюнча, негизинен Аксы, Кетмен-Төбө, андан Талас, Нарын, Чүй, Ысык-Көл тарааптан болгондугу, дээрлик Барпыдан башка ырчылардын көбүнүн отуз уулдар экендиги. Ал эми Таяк ырчы он уулдан, б.а., ичкилик уруусунан болуп, Кыргызстандын түштүк-батыш аймагында жашагандыгы менен да кызыктуу фигура. Ал эми билеңдиргөн адабияттын реалий эрте хан көргөн, жазуу маданиятына башка жактын кыргыздарына караганда эртерээк жетишкен, анан да ислам илиминин күчтүү таасиринде турган, баарынан да фарсий жана түрк тилдүү башка улуттук маданияттар менен



алака-катьшы бекем түзүлгөн, балдарынын Паргана өрөөнүнүн ичкери кенттерине барып окуп келүүгө мүмкүнчүлүктөрү кыйла жогору эле. Адатта мындай жерде төкмөчүлүккө караганда жазуу адабияты (Молло Ныйаз апыйзды эстеңиз) алдыңкы планга чыгат эмеспи. Туяк Эрназар уулу дал ушул географиялык жана маданий алкакта чыгармачылыгын көрсөтө алгандыгы менен биз үчүн баалуу жана кызықтуу. Анан калса ичкилик кыргыздарынын алайлык жана аркалык кыргыздарга караганда өзүнчө ырдоо ыкмасы, ыр төгүү салты бар болуп, илгери ырдалп аткан ақындын кайсыл чөлкөмдөн эжендигин дароо эле ажыраты билишкен. Туяк ырчынын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылууга негиз берген жападан-жалгыз китең болгону менен анда жоктон көрө жогору дегендей кандайдыр бир даражада ақындын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылууга материалдар дурус эле табылгыдай.

Аталган китеңкө ақын Туякка таандык делген 17 ыр кирген, алардын айрымдары толук эмestей, кандайдыр бир бүтпөгөн үзүндүлөрү өндөнөт, ошондой эле чакан жыйнак 2 баш сөз, 6 кара сөз формасындагы эскерүү макаласынан жана бир соңку сөз сыйктанган макаладан куралган. Кыргыздардын аймактык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу педагогикалык идеяларынын айрым жагдайларын да анын чыгармаларынан байкоого болот.

Туяк Эрназар уулу жогорудагы китеңтеги маалыматтарга таянганда, 1856-жылы азыркы Баткен облусунун Кадамжай районуна караган Пум деген кыштакта туулган. Анын ата-теги ичкиликтердин төөлөс уруусунун ичинен дүкөн уругунун карынчы тобуна кошулат. Атасы Эрназар, андан Шааназар, андан Чарык. Төртүнчү атасы – Карынчы. Карынчылардын ыр-күүгө, ою-тамашага, кол өнөрчүлүгүнө жакын болгону ушул күнгө чейин айтылып келет, а түгүл эл оозунда «Карынчыны ырга кой, калгандарды сыйга кой» деген ылакап урунулуп жүрөт.

Жашынан атадан сагыр калып, абасы Эшназардын колуна барат. Көктөйүнөн эле заадинде бар бала ичкилик кыргыздардын салтына ылайык кыз көчүруп келген үйлөргө барып, күйөө жандап ырдал, тойлордо өнөрлөрүн көрсөтүп, улам өзүн такшалдыра берген сыйктуу. Анан калса анын өнөрү көп багыттуу – төкмө да, аткаруучу да, комузчу да, кыл кыякчы да, анан комуз менен кыяктарын өзү чаап алган уста да экен. Мындай адамдарга адатта кардарлар арбын болуп, аш-тойлуу күз маалында кезекке да туруп, ақынды зыяпат менен аттап-тондоп узатып турушкан да.

Айтуудан жаш ырчынын арзабасы алыс-жуукка тараң, Садир бий да ээрчитип ырдатып жүрүптүр, а түгүл Кокондогу хан ордо тарарапка барып ырдаган деген да маалыматтар менен кездешебиз. Бизде бол-

гон ырларына дыкат саресеп салганды анын ырдоо майданы, аудиториясы Паргана өрөөнүн Жалал-Абад, Хан-Абад, Өзгөн, Ноокат, Кокон, Ош пирим, Анжиан, Чоң-Алай, Сары-Көл, Баткен аймактары сыйкытанат. Бир жолу Өзгөндөгү кадимки Жаныбек казынын бир мааракесинде Түяк апыз жыйырма ырчы менен айтышып, баарын жеңген дешет, ал гана эмес ошондо Токтогул Сатылганов менен да беттешкен экен. Түяк ырчынын устазы түбү Каныя-Бостондон (азыр Өзбекстанда) болгону менен өмүрү тага журтунда, Ноокатта 83 жашына чейин жашаган Ботобай Жунус уулу (1861–1944) колунда еткөн деген маалымат бар.

Акындын «Акыр заман», «Неолосун замана?», «Замана» деген ырлары менен таанышкан соң аны адабиятчылар шарттуу түрдө атап жүргөн «замана» агымынын өкулдөрүнө кошууга болот. Алар сыйктуу эле акыр заман тар заман келгендигин ырдайт, эгерде түндүк тараатагы Арстанбек, Калыгул, Молдо Кылыч акыр заманды алып келгендер башка диндегилер, башка маданияттагы жана тилдеги адамдар экендигине басым жасашса, Түяк ырчы акыр замандын келгенин ички булактардан: бийлик менен байлыктан, ыйман менен пейилден, динсиздик менен ынсансыздыктан көрөт. Ал заманын бузулгандыгына тымызын ичен протесттин билдирет жана кийинки муундардын келечегине кабатырланат. Замана темасын ырдоодо анын чыгармачылыгынан ислам адабияттарынын, чыгыш поэзиясынын, сопчуулуктун таасирлерин көбүрөөк байкайбыз жана ушулардан улам анын диний илими, мусулманчылык окуусу кыйла эле терең болгон го деген ойго келебиз.

Акыр замандын келгендигинин акын айткан, акын таап чыккан белгилери андай болсо кайсылар?

«Уулун кетет Урумга,
Кызың кетет Крымга.
Мингениң темир ат болот,
Окуганың кат болот.
Береке кетип үйүндөн,
Агайын-тууган жат болот».

Андан ары «загыра наның кант болот», «аялың укпай сөзүндү бетиңе карай дап көёт», «көзү ачыктар көп чыгат», «жерден кайнап өрт чыгат», «күйөөгө чыкпай кыздарың, үйүндө төрөп олтурат», «күндө айылда чуу болуп, арак агат суу болуп», «атасынан баласы, өтүп турат куу болуп», «темирди жиптей өрөсүң, ааламды үйдө көрөсүң», «эркектен кубат-күч калат, катындар чыгып иш кылат», «барака-пайиз жоголот», «карадалы кыздарың көчөдө кетип ба-



раткан жигитти көрсө ышкырат», «шариатты билбейт жакының, жалап болот катының, Омбуга кетет ойт берип, табам деп үйдүн татымын», «тараза таштан алдашат», «айыкпас илдет жармашат» ж.б. Мына ушинтип акыр замандын келип калгандыгынын далай белгилерин айтат. Олуя катары азыркы экстрассенстердин, телевизордун, мунай кендеринин, членокчулардын, онкологиялық оорулардын чыгарын алдын ала билген сыйктанат. Бул ырлар бери болгондо мындан жүз жыл мурда ырдалган. Ал ырлардагы педагогикалық маани – ушундай жаман адаттардан кутулуу гана адам баласын акыр замандан сактап калат деген идея. Дин боюнча акыр заман келгендөн кийин Алла Таала кыятмат кайымын жиберет да, баары кыйрайт, адамдар өлүккө айланып, жараткандын сурагына кабылат. Дал мына ушул идея менен Түяк да адамдарды ыймандык тазалыкка, жогорудагыдай кыятматка жеткириүүчү адепсиздиктен оолак болууга чакырып турат.

Акын өйдөдө тизмектегендөй рух бузулусуна алып келген замана гана эмес, адамдар өздөрү да экендигин айтат. Ушулар дилине сицирсин, оңолсун, түзөлсүн деп мындайча санакттайт:

Эшигинде эчки жок,
Элеңдеген көбәйдү.
Бирөөлөрдү бирөөгө
Тукургандар көбәйдү.
Камчы кармал биймин – деп,
Кутургандар көбәйдү.
Жалган сөздү шыптырып,
Учургандар көбәйдү.
Бирөөлөрдүн акысын,
Жеп кеткендер көбәйдү.
Өз жолунда баратсан,
Бут тепкендер көбәйдү.

Ушундай адам дүйнөсүндөгү нравалык-адептик кризис, жеке адамдардын мунәз-аракетиндеги ыймандык терс энергия Түяктын оюнда заманды оодарууга чейин жетет, адамдан заман бузулат, бузулуу жекеликten – жалпылыкка, адам дүйнөсүнө – табиятка жана жалпы ааламга ётөт:

Айыкпаган баләэгө,
Ээ болосуң, замана.
Аттан түшүп салпактап,
Жөө болосуң, замана.

Боз чөлдөгү тентиген,
Чөө болосун, замана.
Айдай жүздөн айрылып,
Көө болосун, замана.

Андыктан да заманды эми кайра ондоо үчүн эң бириңчи кезекте адамды ондоо керек, акын адамды ондоонун жолдорун көрсөтпөйт, жөн гана бузулгандыктын белгилерин санактап берет.

Кыргыз эл тарыхында акындар тарбиячылар, таалим берүүчүлөр катары өз заманынын алдыңкы адамдарын башкаларга үлгү-идеал катары көрсөткөн, бул алардын жаштарга сенин тегерегинде ушундай адамдар жашайт, сен ошолордой болууга тийишсің деген на-сааттары. Мындай чыгармаларга Түяк акындын «Ташбек датка», «Гожо ажы», «Ары мерген» деген ырларын кошууга болот. Акындын эстетикалык, этикалык идеал катары адамдарга үлгү катары көрсөтүүчү адамы Ташбек датканын адамдык сапаттары: жолунда кызыр жүрүшү, беш убак намазын үзбөй окушу, маанилүү сөздү сүйлөшү, элди адилет бийлеши, бечара менен карыпка бейчеки тийбеши, аптәэк окуп кат билиши, даранын ичине бак тикириши, жакшыны колдошу, жалаадан коргошу, ордодон жалтанбашы ж.б., андыктан да жараткан ага бак берсе, ырчы аны әлдик идеалдагы он салыштыруулар болгон арстанга, кабыланга, шумкарга, тулпарга оқшотот.

Түяк ырчынын чыгармачылыгындағы педагогикалык идеялар тууралуу айтканда анын «Бир Алла» деген ырынан аттап өттүү мүмкүн эмес. Ырдагы акын көтөрүп чыккан ой – Алланын бар экендиги, анын бардык нерсени жараткандыгы, адамга өмүрдү белекке бергендиги, сени өз амири менен карап, күнөө-сообуңду эсептеп тургандыгы, анын алдында ар бир адамдын жооптуу экендиги. Алла адамга: «Чөптү дагы кор кылбай зирек бол, бей-бечара сагырдын пешенесин сылаган тирек бол» – дейт, «арам менен алалды анык кылат», «акыл берип алдыңды жарык кылат», демек, сен Алла алдында кайрымдуу, ыймандуу, таза, такыба болууга милдеттүүсүн.

«Санаттар» – акындын адамдарды туура тарбия алууга үйрөткөн чыгармасы. Анда Түяк ырчы таразадай жаман жана жакшы жигиттерди салмактайт жана адамдын бакытка жетүүсү аракетке байланыштуу экендигин айтып, аракет түшүнүгүнө философ-этик катары ар тарааптуу баа берет. Мына анын боло турган жигити:

Зирек өсөт акылы.
Парасаттуу жан болот,



Никелеп алган катыны.
Жасадак кылат ар дайым
Астындағы атыны.
Жаркыраган ай сымал
Бұркөйт кабак-кашыны.
Элге-журтқа көрсөтпейт,
Көзүнөн аккан жашыны.

Ал эми болбой турган жигиттин адептик базасы, туруш-турпаты буга карама-каршы.

Туяқ ақындың педагогикалық идеясында жигиттин әң башкы нерсеси, аны жеке бакытқа, адам қоомундагы үлгүлүү жүрүш-турушка алып баруучу нерсе бул – аракет. Аракетиң болбосо:

Чүнчүп бир күн өтөсүң.
Әң нерсеге жетинбей,
Муктаж болуп бүтөсүң.
Киерице кийим жок,
Кат тааныган билим жок.
Алыс менен жакында,
Тууган кылыш тутунган,
Тамырың жок, түйүн жок.
Өзүңдөн өзүң өчөсүң.
Бары-жогуң билинбей,
Оо дүйнөгө көчөсүң.

Ақындың аракет дегени – бул әмгек, оокат-тиричиликке берилүү, бекерчиликтен, арамзалыктан качуу, белде күч барда күнү-түнү иштөө, демек, анын әмгекке чакырыгы жаштарды жана балдарды мәэнеткеч болууга, өз үйү-жайын оңдоого, атагын әлге жаюуга чакырыгы, аракет менен гана курсагы ашқа тоёт, арыгына суу келет, бактары мөмөлөйт, болбосо иши алга жылбайт, таштары чачылып жатат, эгини жыйылбайт, келини да жыйымдуу болбайт, өзү ташыр-кап, аны ошол ташыркоодон әч ким тартып албай калат. Маалыматтарга караганда ырчы өзү да дыйканчылық менен шугурланчу эжен. Ак көңүл, колу ачык, кайрымдуу жана калыс, әл-журтқа караташкан пенде катары жеке сапаттары да башкаларга жугумдуу, үлгүлүү болуптур.

Мына ушундай дидактикалық поэзиясы ақынды гуманист тарбиячы, дин менен адамды тарбиялоого ишеними күчтүү инсан экендигин жана ырларын жыйындарда жайылтуучу трибун төкмө болгондугун көрсөтөт.

Айтуудан Түяк ырчыны болжолу 56 жашында, 1912-жылы кутумчулардын жамандоосунан, айрым маалыматтар боюнча Садыр миң башынын шыкактоосунан улам Валакыш деген жерде сыйыртмак салышып, анан атка сүйрөтүп өлтүрүшкөн экен, аны билип калган жакындары жасатын Кара-Кыштак деген жерге корумдашыптыр.

Канткен менен анын өмүрү сая кетпеди, адамдарга үлгү болор образдарды көрсөтүп, жакшылык-жамандык, адептүүлүк-адепсиздик тууралуу өз замандаштарына педагогикалык ойлорун ыр менен айтып өттү.



Дүйнө поэзиясынан



Уильям ШЕКСПИР

Сонет

*Мезгилим, тени бийлеп алганыңа
Мактанба пирамида салганыңа.
Эскирген эски бойдон кала берет,
Жаңылык – аңтарылған эски белек.*

*Анчалық узак эмес биздин қылым,
Эскиге оңай бизди қызықтырыш.
Эскиден биздер билген қылым сырғын
Жаңыртыши – биздер учун алга жылыши.*

*Тыйынча кереги жок архивиңдин,
Көрүнбөйт таңыркоонун көлөкөсү.
Эскирип, жаңырғууну тартибиндін
Баары калп, ал жылдардын келекеси.*

*Өлгүчө мен өзүмдү өзүт билем,
Өчөнисөм өзгөрүлбөй кала берем.*

Которгон **Акун АШЫРОВ**

Иоганн ГЁТЕ

Кыйкырбас

Мен токойго кирип кыздын артынан,
Дем кысылып аптыгам да, ынтыгам.
Кучактасам жаш сулууну жаркыган
«Байка, – деди, – азыр каттуу кыйкырам».

Каттуу сүйлөп, айттым ага бакылдан,
«Ким бут тооссо, билсин тенден онбосун!»
Кыз анда айтты секин тага жакындан:
«Кыйкырбагын, бирөө угуп койбосун».

Которгон Сооронбай ЖУСЧЕВ

Омар ХАЙЯМ

Рубаилерден

Бул дүйнөдө биз жашайбыз аз гана,
Шарап ичин, кыз сүйбөсөк наздана
Күнөө болор. Акыр кетер болгон сон,
Баарын талдан, баш оорутта башкага.

* * *

Ай, жадатты, сопу деңү немелер,
Эй, сатуучу, шарабыңды келе, бер!
Селдем тенен жайнамазым карыз ал,
Мен эмесмин сопуларга тенcelер.

* * *

Куран ырын окун журомт көптөрү,
Кантин окуйт, түшүнүшипөйт өздөрү



*Таңдан окуп, күндүз окуп, кеч окуп,
Миң кайталап жадаттырды сөздөрү*

* * *

*Устмат тенцир жасаганын карагын,
Айды уялтат сенин сулуу жамалың.
Башкалары жасанышса тайрамда,
Сен тайрамдын жаркытасың кабагын.*

* * *

*Эртенди кой, бүгүнкүңө – канагат.
Эртенеки ойлоруктап түрсанды тафалат.
Эсин болсо, бүгүнкүңдү жашап кал,
Эртенекиге сенин жаның аманат.*

Которгон **Жалил САДЫКОВ**

БАСЁ

Үг саптар

(Хокку)

*Желл этип жетип жаздыкка,
Кулагыла шыбырап,
«Күз келип калды» – деди жел.*

* * *

*Жылжылаңаң бутакта
Жалгыз карга олтурат.
Түнөрөт күздүн иңири.*

* * *

*Солуду гүлдөр шылкыйын.
Төгүлдү жерге уруктаф
Көз жашы окишоп аларадын.*

* * *

*Ийилген тал уйкуда.
Бутакта булбул сезилет
Анын жаны сыйяктуу.*

* * *

*Тоо үстүндө ай турагат.
Туман-тоонун түбүндө
Булоолонот талаалар.*

Которгон **Сооронбой ЖУСУЕВ**

РУДАКИ

* * *

*Кылышыңды баш кесүү үчүн албагын,
«Кан төкпө» – дейт, эгер уксан Алланы.*

*Жүзүм өспөйт шарап үчүн бир гана,
Сен кылышты корғонууга кайрагын.*

*Бир өлжектү корүп Ыйса пайгамбар
Айткан сөзүн эсине тут ар дайыл:*

*«Күткарабады каны сенден өлгөндүн,
Бирок өлөт, сен өлтүргөн жан дағы».*

*Демек, какпа, бөтөн үйдүн эшигин,
А досуңа кактырбай ач каалганы.*

Которгон **Шербет КЕЛДИБЕКОВА**



Роберт БЕРНС

* * *

*Откундөн таап канагат,
Женни кыз сулуу төлтүрөк.
Калың буудай аралап,
Суу болуп келди шөмтүрөп.*

*Тишине тиши тийбеди,
Көргүсү келбей өңгөнү.
Калтырак аны бийледи,
Чыланып сууга койногу.*

*Бирөөнү бирөө чакырып,
Калың буудай ичине.
Айкалышса жашынып,
Башканын анда иши не?*

*Буудайга кирип капкалың
Обушуп лаззат тапканын
Көрүссө, ошол экоонон
Иши бар кандай башканын?*

Которгон Сооронбай ЖУСУЕВ

Александр ПУШКИН

Өрттөөлөк кат

*Кош, кайран кат! Жетти саатың акыркы
Жүрөк тыкчып эзмек болдуң акынды.
Сени өрттөөгө колум барбай калтырап,
Көпкө каттыым болгон аты-затынды.
Барлык бүткөн таалайымдай корсом да,
Өзүң айткан «өрттөп кой» деп, катымды.
Сен учун мен өрттөңсөм деп санадым,
Бирок кантем, отко түштү барагың!*

Мына, тына, жалбырттадың аз-аздан...
Мен да күйүп, түтүнүңдү карадым.
Күйүп жаткан элесиңди көргөндө
Эске түшитү сени жазган адамым.
Жан куушурдун... куушурлудун өзүң да,
Болду, иши бүттү... эти кайдан табамын!
Күйүт салып, күйүп бүткөн кара күл
Өтүр бою жүрөгүлдө каласын...

Которгон **Мидин АЛЫБАЕВ**

Фёдор ТЮТЧЕВ

* * *

Корго түшкөн чүтүрөктөй
Түтөп, күйөр чагында,
Сөздөр, саптар, өзөк орттой
Күйүп барат жалынга.

Өтүр окишоп ал түтүнгө
Тарап бара жатыры.
Жан чыдагыс мындаи күндө,
Жалл деймин го, акыры.

О, Көк теңір, ошол жалын
Эркин күйсө, ал сымак
Өнөт эле шорбдуу жаным,
Бир алоололой жаркырап.

Которгон **Жалил САДЫКОВ**

Тарас ШЕВЧЕНКО

* * *

Суктанбагын байларга
Билбей туруп маңызын.



*Сүйүү эмне, сый элне –
Сатып алат баафысын.*

*Мансаптууга суктанба,
Журт которот азабын.
Суктанбагын даңктууга –
Эл сыйлаафын билет ал
Өзүн элес, атагын.*

*Эсте болсун бул анан:
Атак-даңқын далаидын
Көз жашынан жасаган.*

*Жаштар өйлоор түшүнбөй,
Бул турмушун, бейши деп.
Карап көрсөн жакиылап,
Кубанычтан кейиш көп.*

*Сен эч кимге суктанба,
Мун-зар бардык жактарда.
Жер устүндө бейши жок,
Жок жана ал астанда.*

Которгон **Эсенгүл ИБРАЕВ**

Назым ХИКМЕТ

Көгүлтүр көз дөс

*Ал өзү көгүлтүр көз бир дөө эле.
Чыканактай бир аялды сүйгөн эле.
Ал аял дайыл эңсеп жүргөн эле
бакчасында бир түп шилби
гүлдөп турган чакан үйдү.*

*Дөө болсо дөөчөсүнөн сүйгөн эле,
алаксып зор иш менен жүргөн эле,
андыктан ага куруп бералбады
бакчасында бир түп шилби
гүлдөп турган чакан үйдү.*

Ал өзү көгүлтүр көз бир дөө эле.
Чыканактай бир аялды сүйгөн эле.
Ал аял дайыл эңсей берер эле,
Түндөсү түшүндө да көрөр эле
бакчасында бир түп шилби
гүлдөп турған чакан үйдү.

Дөөлөрдүн жолунда аял чафчады да,
Көгүлтүр көздүүгө анан «кош!» деди да,
Кодойгон дөөлөттүү бир эрге тийди
бакчасында бир түп шилби
гүлдөп турған чакан үйдү.

Көгүлтүр көз дөө эти билет жакиши:
Түнөк кылбайт дөөлөрдүн тахабаты
бакчасында бир түп шилби
гүлдөп турған чакан үйдү.

Которгон **Салижан ЖИГИТОВ**

**Габриела МИСТРАЛЬ,
Нобель сыйлыгынын ээси**

Бешик шарынан

Ай карапы үйсүз-жайсыз
Денизде түн желеси.
Бешигинде сени термейм –
Жалгыз-жарым этесмин.

Астман дагы үйсүз-жайсыз,
Ашты Ай деңиз белесин.
Мен колума алдын сени –
Жалгыз-жарым этесмин.

Дүйнөдө эл көп үйсүз-жайсыз,
Кайги баскан денесин.



*Мен боорума кысал сени –
Жалгыз-жафыл эмеспин.*

Которгон **Омор СУЛТАНОВ**

Генрих ГЕЙНЕ

* * *

*Сүйлөбөй өп, алаксытпа калпыңа,
Аялдардын ишенбейлиң антына.
Сүйүү таттуу – кереги жок күрү кеп,
Өбүшүүдөн эки жүрөк биригет.
Махабатка берилемин бүтүндөй,
А сөз этне? Учуп кетет түтүндөй.*

Которгон **Анатай ӨМҮРКАНОВ**

Сергей ЕСЕНИН

Персия кайриктарынан

*Саади төштөн өпчү – дөп,
Сөзүң үктүүт сүйлөгөн.
Бир аз сабыр эт чүфөк,
Аган мен да үйрөнөт.*

*Айтылган дейт куранда
Жоодон ал дөп кегиңди.
Рязанда турганда
Уккум жок ал кебинди.*

*Бирдайсың кээ күндерүү:
«Кыздан бетер көркүтүү – дөп,
Евфраттын гүлдерүү».
Антпейт менде көкүрөк.*

Минтип ойлоп жатканым,
Ал гүлдөрдү тен үздүүт.
Шаганэдэй таппадыл,
Арылтсам да жер үстүн.

А-бу деген жөрөлгөң
Жакпайт, аны кат ары.
Акын болуп төрөлгөм,
Өбөт акын катары.

Которгон Сүйүнбай ЭРАЛИЕВ

Юрий КУЗНЕЦОВ

Мост

Булбулдун карга болмогу азап,
Сөзүүз жалаң тахабат, атак.
Мурундан булаит чет элдик түтүн,
Ойлойлу достум, орустун ишин.
Колдордо бокал – койкойгон жалын!
Канакей атак, Кожинов Вадим?

Эзелки достор бут ичин кеткен,
Эмики достор кадырға жетпейт.
Дүйнөлүк түтүн болмөңө толгон,
Дубалда гитар илинүү бойдон.
Китептер туштан кыйкырат Рим:
– Мементо мори, Кожинов Вадим!

Өлүмбү, өлүм – аялың сенин
Башкага барабайт, башыңды жегир!
Айлана чынжыр – кас дүшман бүтүн,
Ойлойлу чексиз орустун ишин.
Экөөбүз барабыз – калганы түтүн.
Сен учун ичел, Кожинов Вадим!

Которгон Алым ТОКТОМУШЕВ



*К 200-летию
Курманжан Датки*



**КУРБАН-ДЖАН-ДАТХА,
кара-киргизская царица Алая**



**Иван Павлович
Ювачев**

Журналыбыз орустун революционер жазуучусу Иван Павлович Ювачевдин (1860–1940) «Алайдагы кара кыргыз канышасы – Курманжан датка» аттыу тарыхый очеркин өзгөртпөй жарыялоону туура тапты. Очерк 1907-жылы «Исторический вестник» журналынын №12 санына басылган. Ал айрым окумуштууларга дайын болгону менен окурумдардын калың катмарына белгисиз экендигин эске алдык.

I

Путешествие в Туркестан. – Остановка в Ходженте. – Уличный рассказчик. – Еврейский Коканд. – Возвращение мусульманских паломников. – Святые места Ферганы. – Местные сказания о Соломоне. Енохе и Иове. – Странная природа в марте месяце. – Город Ош. – Скобелевская площадка.

В тот самый день, 1 февраля 1907 г., когда я, выехав из Оренбурга, вступил в Азию, умерла так называемая «царица Алая», Курбан-Джан-датха. Тогда я не имел о ней никакого понятия и сообщение в Ташкенте о ее смерти я пропустил мимо ушей.

Алай входил в программу моей поездки по Туркестану, но поинтересовался судьбою старой киргизки тогда мне и в голову не приходило. Если есть в Туркестане царственная особа, которая может еще возбудить интерес всякого путешественника, то это, конечно, бухарский эмир. Я и повернулся прежде всего в Бухару и уже оттуда, в конце февраля, стал продвигаться по

линии железной дороги на восток, к подножью величественного Памира, Посетив попутные города Катта-Курган, Самарканда Джизак, в Черняеве я нанял лошадей и поднялся до Ура-Тюбе, этого яблока раздора между враждовавшими двумя ханствами, Бухарским и Кокандским.

Поинтересовался и Ходжентом, куда я приехал в ночь на пятницу, 22 февраля. Правоверные еще не спали. Тесными группами вокруг сандалов – ящиков с горящими углями – они сидели на кошмах, пряча свои ноги и руки под общим ватным одеялом, и пили свой зеленый кок-чай или потягивали через воду табачный дым чилима. Вся эта картина, залитая фантастическим светом многочисленных фонарей, особенно врезалась в моей памяти. Нигде я, кажется, не наблюдал столько своеобразных восточных обычаев, как здесь, в Ходженте. Между прочим, мне случилось слышать уличного рассказчика-маддаха. С одной стороны базарной площади примыкал ряд чайхане, где на широких кроватях, покрытых кошмами, важно восседали сарты с большими белыми чалмами на головах и попивали из широких чашек без ручек горячий чай. Часть площади была застлана паласами. На них одиноко стоял уличный оратор и, энергично жестикулируя руками, горячо рассказывал или проповедовал что-то огромной аудитории. В стороне сидел его агент, молодой сарт, и апатично на каждую фразу проповедника выкрикивал: «да!.. так!.. верно!.. дальше!... хорошо!..» Такие поощрительные восклицания, как я потом узнал, считаются в Туркестане необходимыми для публичных ораторов.

Через три дня здесь праздновался сеиль, «праздник весны», сопровождаемый музыкою, скачками, представлениями в приезжающих на этот случай из России цирках и балаганах. Но главная забава туркестанских туземцев – скачки с козлом, или «улак». Удальцы-джигиты верхами на отличных скакунах бросались к зарезанному черному козлу, и каждый из них старался захватить его, вырывая от других. Нужны особенная ловкость, сила и отчаянная отвага, чтобы доставить козла на указанное место. Победитель награждался халатом, а мясо козла раздавалось почетным гостям. В ханские времена давали наездникам живого козла, но русская администрация запретила это.

Ходжент особенно хранит древние обычай. В следующем городе, в Коканде, бывшей столице ханства, русская половина и европейский характер ее жизни давит восточную. Здесь за коммерческой суетой не видно той патриархальной жизни, которую мы воображаем в стране халатников. Даже в роскошном дворце (урда) ханов, среди поэтических садов, устроены квартиры офицеров, прозаические склады, церковь. Все дворцовое место, окруженное стенами и бойницами, занято русскими солдатами. Коканд, как это часто слышишь в Туркестане, стал теперь еврейским городом. Торговля хлопком и шелком притянула сюда множество предпримчивых евреев. Проснулись и древние, собственно кокандские, евреи.



Раньше они здесь были в жалком положении. Ограничение гражданских прав простиралось и до внешнего их вида: они не имели права носить чалмы, пестрые халаты, цветные кушаки, ездить верхом на лошади и др. При русском правлении евреи получили здесь полную свободу, а с приходом из Бухары своих единоплеменников они быстро разбогатели и всю главную торговлю забрали в свои руки.

Из следующих городов – Чуст, Наманган, два Маргелана – наиболее характер азиатского города сохранил Старый Маргелан со своим огромным базаром.

Случилось так, что в одном поезде со мною находились мусульманские паломники, возвращавшиеся из Мекки. На каждой станции встречали их толпы правоверных. Лишь только остановится поезд, как вся эта масса народу бросается к вагонам и с криком приветствует своих земляков-паломников. Им не дают сойти на землю, подхватывают прямо из вагона на руки и несут до лошади или до арбы. По дороге каждый правоверный домогается прикоснуться хоть к краю одежды хаджи-паломника. Которые поближе, те целуют руки, халат, выражая им свое благословение, как святым.

В придворной жизни у ханов, известно, как развиты были лесть и лицемерие; но здесь, казалось мне, это было искреннее почтение к счастливому мусульманину, побывавшему в Мекке и дышавшему там воздухом святынь.

Фергана тоже не может пожаловаться на скудость святых мест. Вам могут здесь рассказать про Еноха, Ноя, Иова, Давида, Соломона и других библейских лиц и указать в разных местах Ферганы, кто где молился, кто где погребен, как будто здесь-то есть арена главных священных событий. Например, покажут здесь гору Соломона – Сулейман-таг. Это небольшая гора, обрывающаяся у самого города Оша. По туземному сказанию, царь Соломон, которого считают пророком, равновеликим Адаму, Ною и Аврааму, вел свое войско, а впереди его гнал пару волов с плугом. Когда он дошел до этой горы, то сказал: «хощь!» то есть «довольно». Отсюда будто бы и произошло название города. К Соломоновой горе стекаются правоверные не только с кишлаков Ферганы, но и со всего Туркестана, для поклонения святыне и излечения от недугов. Одни вкладывают свои головы во впадины на вершине холма, другие скатываются с него на спинах, третья омывают свои глаза каплями воды из пещеры, чтобы только получить исцеление от болезней.

Около Уч-Кургана находится могила Дауд-Мазара (Давидова могила), очень почитаемая окрестными киргизами.

В Калам-сарыке покажут место, куда ходил молиться Енох, а в Идрис-пей-гембар – его могилу, хотя еврейские предания говорят о взятии его на небо.

На горе Аюб-тау, где теперь устроена санитарная станция, благодаря целебным минеральным источникам, жил многострадальный Иов. Местное

предание говорит, что когда прошло время испытания Иова, Господь велел ему ударить о камень правой ногою, – и забил ключ горячей воды. Потом он ударили левою ногою, – вышла холодная вода. В горячей Иов выкупался, а холодной напился и совершенно выздоровел от ужасной проказы.

Приведенные здесь и многие другие сказания показывают, как правоверные из благоговения к священным преданиям желают перенести библейскую историю на свою почву.

В Новом Маргелане повидался с военным губернатором Ферганской области. От него снова слышу известие о смерти киргизской датхи – алайской царицы.

– Да чем же она так замечательна?

– Когда приедете в город Ош, повидайтесь с уездным начальником. Он созвонет сыновей покойной датхи, и вы, так сказать, из первого источника узнаете о ней.

Вечером 15 марта из города Андижана, еще не приведшего себя в порядок после страшного землетрясения в 1902 году, я выехал на лошадях в город Ош (46 верст). Странное впечатление производит природа в это время года. Середина марта под сорокаградусной параллелью – ведь это весна! Солнце подымается до такой высоты, какая в С.-Петербурге бывает только в июне месяце; широта одна и та же с Тифлисом и с Константинополем. И что же мы видим здесь? Снегу, правда, давно нет; но и зелени не видно. На земле желтый выжженный покров. Деревья голые, даже почки не распустились. В воздухе не видно ни мух, ни пчел, ни какой-либо мошки. Мертвая страна! А солнце жарит в полдень во всю силу. Если бы не было этой желтой прошлогодней травы, не было этих стройных тополей, то такая мертвичина в голой пустыне была бы понятна. Но ведь кругом по аллеям стоят свидетели роскошной растительности, о которой в Фергане говорят с таким восторгом. Эта безжизненность под горячим солнцем жутко действует на нервы северного человека, привыкшего видеть цветы и зелень сейчас же из-под снега.

Дорога в Ош разнообразится холмами. Изредка встречаются кишлаки. Спереди и с боков подымаются покрытые снегом отроги небесных гор Тянь-Шаня. Вот целый горный кряж лег поперек дороги. Не объезжать ли его придется? Нет! Ямщик-киргиз сделал несколько поворотов между холмами, и я сразу очутился по ту сторону кряжа.

Наступили сумерки. Взошла полная красивая луна. Повеяло прохладой. В кишлаках потухли огни. Горы как-то ближе придвигнулись к дороге. Упоенный тишиною и свежим воздухом, я стал дремать в тарантасе. В Ош прибыл среди ночи и остановился в единственной гостинице на главной улице города. Номера сравнительно чистые.

Рано утром я уже гулял по городу. За собором расстилается большая площадь. Кругом казенные здания. Далее – военные. Вдоль горной реки



Ак-Буры тянется большой сад, но такой же немой и безжизненный в это время года, как и андижанские сады.

На быстрой Ак-Буре стоит деревянный мост с искусственными насыпями на берегах. Плотина и дамбы показывают, какая борьба здесь идет с рекою в большие разливы. Редкий год, чтобы «селеевая» (от таяния снегов на горах) вода не снесла Акбуринского моста. Теперь надумали строить мост кессонный.

Меня направили на ту сторону каменистой реки, в обширный парк уездного начальника. Его поместительный дом расположен на горе среди красивой рощи деревьев. Место это, очень живописное и здоровое, принадлежало когда-то кокандским ханам. Отсюда открывается прелестный вид на всю долину верховьев реки Сыр-Даръи. Прямо на север, на границе с Семиреченской областью, отроги Тянь-Шаня. Они заворачивают на восток к китайскому Кашгару. На юге величественный снежный Алайский хребет. На западе темнеет Араванская гора. За рекой растянулся город.

На лужайке около дома уездного начальника показалась зеленая травка. Кое-где мелькают в ней желтые, голубые и розовые цветочки.

Мы прошлись по парку до «Скобелевской площадки» – расчищенного места над обрывом холма, где стояла палатка Михаила Дмитриевича, первого губернатора Ферганской области. Отсюда еще лучше вид на долину горной реки Ак-Буры. Бирюзовое небо почти со всех сторон подпирается ярко-снежными вершинами высоких хребтов. Воображаю себе, как красиво расцветет здешняя панорама, когда покажется зелень в долине и по склонам гор!

II

*У капитана Аврова. – Махмуд-бек. – Курбан-Джсан. – Кара-киргизы.
– Мусульманская женщина. – Алим-бек. – Поход в Каишгар. – Смерть
Алим-бека. – Курбан-Джсан получает титул датхи. – Движение русских
в Туркестан.*

– Ну, а что вы мне скажете про Курбан-Джан-датху? – О ней вам лучше расскажет капитан Авров да сыновья самой датхи.

Пошли к капитану, изъездившему Ошский уезд вдоль и поперек много раз. Будучи страстным охотником, он забирался с киргизами на самые опасные места снежных гор, до сих пор еще богатых дикими козами и баранами. Все комнаты капитана украшены рогами, клыками и чучелами представителей местной фауны. Все эти киики, архары, илики и кабаны свидетельствуют о его знакомстве с горными высями Алая.

Вечером к нему были приглашены местные власти. Среди гостей мое внимание было сосредоточено на киргизе Махмуд-беке, сыне покойной Курбан-Джан-датхи. Он приехал из соседнего кишлака Мады (13 верст от Оша) вместе с переводчиком Джамшиит-беком, учителем русско-туземной школы.

Махмуд-бек, плотный, здоровый мужчина, кажется еще толще от ватных халатов. На голове цветная вышитая тюбитеяка. Вероятно, он не ожидал, что придется ему провести вечер у капитана в качестве почетного гостя, и одел верхний халат простой ситцевый. Сам он знает немного слов по-русски, а потому, при общем оживленном разговоре, он сидел неподвижно, безучастно, как мумия. На вопросы через переводчика (Джамшиит – сын недавно умершего Кара-бека, родственника Махмуда) он быстро давал ответы громким бесстрастным голосом. Ему 59 лет, но на вид он гораздо моложе. Судьба самого Махмуд-бека тоже интересна. Вот он сейчас живет как простой кочевник-киргиз, но при прежних порядках, когда Алай был в слабой зависимости от Кокандского ханства, Махмуд-бек сам играл бы видную роль датхи, т. е. правителя всех кара-киргизов.

Прежде, чем рассказывать что-либо о жизни Махмуд-бека, передам сперва, что я узнал от него и от капитана Аврова о жизни его матери.

Курбан-Джан (жертвоприношение-душа) родилась в 1811 г. среди гульчинских кара-киргизов к востоку от Оша. Её отец, по имени Маматбай, был заурядным киргизом из рода Мунгыш и не выделялся от своих сородичей ни положением, ни особенным богатством. На восемнадцатом году Курбан-Джан биби Маматбаева, как звалась девицею, была выдана замуж за Кулы-Сад-Ярова, киргиза из рода Юваш.

Надо сказать несколько слов о кара-киргизах. Кроме того, что киргизы делятся на три орды – большую, среднюю и малую, – они еще разделяются на киргиз-кайсаков, или просто «казаков» и кара-киргизов. «Казаки» гордятся, что среди них есть родовитая аристократия. Их ханы и беки составляют людей «белой кости», в отличие от простых смертных «черной кости». Кара-киргизы же не имели привилегированного сословия. За их демократизм, за то, что они не признавали разделения на белую и черную кость, «казаки» прозвали их обидным словом кара, т. е. «черные», «чернь», и говорили, что они происходят от калмыков.

К истории первого замужества Курбан-Джан примешивают некоторые подробности, которые плохо вяжутся с нашим представлением вообще о мусульманской женщине. Курбан-Джан была просватана еще ребенком, как это в обычай в Азии у разных народов, но познакомилась она со своим женихом лишь в день свадьбы и осталась очень недовольна выбором своих родителей. Курбан-Джан считалась три года номинальной женой Ярова, оставаясь все это время в кибитке отца. Мы привыкли в мусульманской женщине видеть безгласную рабу мужа, в лице же молодой



девушки Курбан-Джан представляется самостоятельная личность; она не только не подчиняется своему мужу, но и домогается с ним развода. Все это понятно станет, если познакомимся поближе с бытом киргизской женщины. Обычно в Туркестане мусульманская женщина не пользуется правами. На нее смотрят, как на принадлежность, собственность мужа, приобретенную за деньги. Ее он прячет от постороннего глаза. Если она выходит на улицу, то лицо закрывает черною волосяною сеткою (чимбат) и покрывает себя с головы до пят накидкою в виде халата (фаренджи). Длинные рукава сзади халата спущены до подола и прикреплены один к другому. Получается что-то ужасно безобразное, связанное, закутанное. Киргизка же, напротив, очень самостоятельна и дома и на улице. Она никогда не закрывает лица своего, даже в присутствии посторонних мужчин. Костюм ее очень похож на мужской: тот же пестрый халат на плечах, тот же белый тюрбан на голове, только он повязан несколько иначе, со спуском под подбородком. Киргизка – прекрасная наездница, отличная работница и разбитная женщина в кругу гостей. Случалось, что киргизки выступали и на общественную деятельность.

Во время разложения Кокандского ханства, от которого зависели кара-киргизы, выделяется среди них Алим-бек, назначенный ханом датхою, или правителем Алая. Алиму понравилась умная, энергичная Курбан-Джан. Устроив развод ее с первым мужем, в 1832 г. он женился на ней. Курбан-Джан жила с ним 29 лет, до его насильственной смерти, и во все это время была ему энергичной помощницей. В 1845 г. среди гульчинских и алайских кара-киргизов произошли беспорядки. Кокандский мингбashi Мусульман-Кул отправился с отрядом войск в город Ош и захватил в плен много киргизов. Только благодаря находчивости и распорядительности Курбан-Джан, Алим-беку удалось спастись от тогдашнего временщика Кокандского ханства.

Кара-киргизы, вольные кочевники диких гор Алая, хорошо помнят свое прежнее независимое положение и, понятно, при первой же возможности спешат стряхнуть с себя вассальное подчинение кокандскому деспоту-хану. Когда в 1847 г. Ходжа-Турё, объявивший себя претендентом на кашгарский престол, собрал в Фергане толпу искателей приключений и легкой наживы и двинулся с ними за Гульчу, к нему присоединился и Алим-бек со своими киргизами. Кашгар был скоро отнят у китайцев, но Ходжа-Турё в нем не удержался и бежал. Ушли и киргизы с Алим-беком в свой родной Алай. За ними потянулись кашгарцы, боясь мести со стороны китайцев. При переходе через перевал Тerek-Даван в январе месяце эмигранты были застигнуты холодной снежной бурей. Много детей и женщин замерзло, иные погибли от голода. Имущество было брошено или разграблено. Уцелевшие кашгарцы продавали своих дочерей в городе Оше за 2 рубля, чтобы купить пищи.

В истории ханства В. П. Наливкина упоминается, что Алим-бий (или Алим-бек) был андижанским хакимом, т. е. правителем андижанского вилайета. В это время с севера подвигались русские войска, захватывая один город за другим. Осенью 1860 г. Малля-хан отдал приказ своим сартам выступить в поход против русских. С ними отправился отряд кара-киргизов с Алим-беком во главе. Наступили зимние холода. Сарты мерзли и гибли от голода. Тогда Алим-бек ушел со своими киргизами в Андижан. На следующий год Малля-хан стал опять собираться на русских, и киргизы наотрез отказались от нового похода. Хан послал арестовать Алим-бека, но удалось только конфисковать его имущество. Сам же Алим-бек бежал в горы за Гульчу.

Алим-бек, по сказанию его сына, был убит во время дворцового заговора в Коканде в 1861 году. По другим сведениям, он умер от отравы, поднесенной ему в 1863 году (Рассматривая литературу об алайских киргизах и в частности о Курбан-Джан-датхе, поражаешься разногласием свидетельств писателей. Кроме того, что мною приведено выше с проверкой по самым последним сведениям («Туркестанские Ведомости», 16 февраля 1907 г., «Голос Правды», 27 февр. 1907 г. и «Ферганские Обл. Ведомости», 9 июня 1907 г.), рассказывают, например, как первый муж Курбан-Джан был убит памиро-алайскими кочевниками во время сбора податей, и юная киргизка стала правительницей Алая, как она избрала другого мужа, но и второй муж был скоро убит в стычке с китайцами, оставив трех сыновей. Не стоит повторять всего того, что навязали на «царицу Алая». Очевидно, история Алим-бека и его жены требует более тщательного рассмотрения и проверки фактов на месте. Интересующиеся литературой о Курбан-Джан-датхе см. К. К. Казанского «Вблизи Памиров», Б. Л. Тагеева «Памирский поход», Ю. Д. Головкиной «На Памирах» и А. С. «По Туркестану».).

Пятидесятилетняя Курбан-Джан осталась вдовою. Опасаясь возмущения кара-киргизов, кокандские власти утаили от нее, что Алим-бек погиб насильственною смертью. Об этом горестном событии она узнала лишь некоторое время спустя.

Чтобы поддержать кокандского хана Худояра, бухарский эмир Саид-Музаффар-Эддин прошел со своим войском до Оша. Тут ему представилась Курбан-Джан. Эмир, узнав о ее влиянии на кара-киргизов, вопреки мусульманскому обычаю, дал ей почетное звание датхи, снабдив ее надлежащим ярлыком и одарив подарками. Пасынок ее, Джаркинбай, старший сын убитого Алим-бека, непосредственный наследник титула датхи, в угоду своей мачехе, отказался от него. Его назначили в 1864 г. ошским хакимом.

Между тем, русские войска упорно все подвигались вперед и вперед. Разные представители ислама, населяющие обширное ханство по всему течению Сыр-Дарьи, были двинуты навстречу генералу Черняеву, но



противостоять русскому оружию, несмотря на свою безумную храбрость, они не могли. В одной из стычек с русскими убит был и Джаркинбай.

Кокандскому Худояр-хану снова удалось овладеть престолом в это сумбурное для Туркестана время. Курбан-Джан поспешила явиться к нему в Коканд. Хан подтвердил ее права на звание датхи, а старшего сына ее, Абдулла-бека, назначил ошским хакимом вместо убитого Джаркинбая.

III

Завоевание Кокандского ханства. – Восстание кара-киргизов. – Укрепление Янги-Арыка. – Бегство Абдулла-бека. – Майор Ионов отыскивает Курбан-Джан. – Свидание Скобелева с датхой. – Окончание войны. – Датха и барон Вревский. – Занятие контрабандой. – Арест сыновей датхи. – Казнь Камчи-бека.

Кара-киргизы и все их соседи славили умную, энергичную Датху и охотно приезжали к ее юрте для разрешения спорных вопросов. Нужен был большой такт и уменье править в это смутное время свободолюбивыми кочевниками, когда Кокандское ханство разваливалось. Русские взяли Ташкент, Ходжент и Ура-Тюбе. В самом Коканде постоянная смена ханов. Муллы, ишаны и дуваны яро проповедуют священную войну (газават) с неверными кяфирями. Поднялся бухарский эмир, но и он оказался бессильным против русских пушек, потеряв Джизак, Самарканд и Катта-Курган.

Наконец, в 1875 г. пало Кокандское ханство, и вся область Сыр-Дарьи перешла во власть русских. Последних претендентов на кокандский престол, Наср-Эддина и Пулат-бека, повесили; одного в Коканде, другого – в Маргелане. Захватили в плен и храброго предводителя кипчаков Автобачи; другой же командающий кочевниками, старший сын Курбан-Джан-датхи, Абдулла-бек, действовавший в интересах Пулат-бека, отступил к Алайю. Кара-киргизы крепко надеялись на свои скалистые горы, снежными бурями на высоких перевалах. Пойдут ли туда русские, где едва пробирается и природный житель Алай и Памира?! На всякий случай алайские и гульчинские киргизы откочевали со своими юртами-кибитками в горы, а сама Курбан-Джан уехала в Кок-су, на границу с Кашгаром.

Ее сыновья-батыри решились отстаивать свой родной Алай от вторжения русских. Они собрали кочевников и заняли все главные перевалы и горные ущелья.

Весною 1876 г. появляется в Оше М. Д. Скобелев, тогда еще только восходящая звезда русской армии. Киргизы сосредоточились около урочища

Янги-арыка и укрылись в неприступной позиции. К тому же, их охраняла большая вода в горной реке. 25 апреля они оказали отряду Скобелева серьезное сопротивление, несмотря на то, что северные богатыри знали, как брать «орлиные гнезда».

Предводитель киргизов, старший сын Датхи, отважный Абдулла-бек считал себя недоступным в горном ущелье. Еще и теперь можно видеть полуразрушенное укрепление, эти массивные каменные завалы, устроенные с оборонительными целями. Но и у кара-киргизов нашелся свой Эфиялт – Иман-Кул, который указал русским обходный путь. Скобелев распорядился послать справа от киргизского укрепления отряд майора Ионова.

Окруженные кочевники бросили укрепление и устремились к Заалайскому хребту, растеряв по дороге свои стада. Абдулла-бек направился к перевалу Кизыл-арт и скрылся в горах Памира. За ним погнался было князь Витгенштейн, но сам чуть не погиб около озера Кара-Куль.

Зная влияние датхи на кара-киргизов, Скобелев поручил майору Ионову разыскать Курбан-Джан и вступить с ней в переговоры. После разных приключений Ионов нашел ее в юрте ее брата Исмадиарбая. Датха попросила его дать ей возможность лично переговорить с самим генералом Скобелевым, но соглашалась ехать к нему только при условии, что ее не арестуют и не подвергнут каким-либо унижениям. Ионов гарантировал ей полную безопасность, закрепив свое обещание честным словом. Датха поверила и в сопровождении большой свиты из киргизов отправилась к ставке «главного генерала русского царя».

Все описания встречи Скобелева с датхой единогласно свидетельствуют о его любезном приеме «алайской царицы», как прозвали Курбан-Джан русские офицеры. Она пришла к генералу в сопровождении сына Камчи-бека и孙子 Мирза-Паяса. Скобелев через переводчика выразил свое удовольствие ее видеть, отметил ее огромное влияние на киргизов Алая и просил ее убедить их склониться на требования России. Похвалив храбрость ее сыновей, он обещал им полную безопасность, если они вернутся в Алай к мирной деятельности.

Правительнице побежденных киргизов ничего не оставалось, как согласиться на все предложения русских.

Соблюдая восточные обычая, Скобелев угостил датху достарханом (поднос с горюю разных сластей) и собственноручно одел на нее парчовый халат.

Война кара-киргизов за свою независимость с этого момента кончилась. Датха поняла бесполезность дальнейшего кровопролития и разослала возвращенных ей пленных киргизов по всему Алайю с приказанием, чтобы храбрые батыры, взявшись за оружие, совершенно спокойно возвращались в свои аулы. Она также упрашивала своих сыновей вер-



нуться на родину к мирной кочевой жизни. Три сына, Махмуд, Хасан и Батырь, послушались своей матери и вернулись в Ошский уезд, где их приехавший к тому времени начальник края, генерал Кауфман, назначил волостными управителями. Наследственный же правитель Алай, старший сын Алим-бека, Абдулла-бек, не захотел подчиниться неверным кяфирам и снизойти до роли волостного старшины, чтобы собирать кибиточный сбор для русской казны. Он из Памира пробрался в Афганистан, а оттуда в том же году предпринял паломничество в Мекку, но по дороге умер. По киргизскому обычаю, тело умершего Абдулла-бека перевезли на Алай и с почетом похоронили в Гульче, рядом с его сородичами.

Первым ошским уездным начальником, или хакимом, был назначен майор Ионов. С ним часто виделась Курбан-Джан-датха, и у них вскоре установились дружеские отношения, которые не прерывались до ее смерти.

У Махмуд-бека до сих пор хранится целая пачка писем, адресованных Курбан-Джан-датхе от разных начальствующих лиц в России. Больше же всего было писем от ее друга, военного губернатора Ионова, из которых можно судить, что датха обменивалась с ним не один раз подарками и фотографиями.

Все без исключения представители русской власти в Туркестане старались оказать, каждый по-своему, свое внимание «царице Алая», которую в своих письмах или в беседах они по-прежнему величали датхой. Так, в 1892 г. она представлялась генерал-губернатору барону Вревскому в укреплении Гульче. Восьмидесятилетняя старуха приехала верхом на лошади для свидания с ним из своей летовки, отстоящей верст за восемьдесят. Одетая в парчовую шубейку с меховой оторочкой, она неловко сидела на непривычном для нее стуле в гостях у генерала и постоянно утирала рукавом слезящиеся глаза. Барон по обычаю также подарил ей парчовый халат. Со своей стороны датха каждый раз предлагала генералам в подарок желтоватую лошадь. Все они очень благодарили ее за внимание, но вежливо отказывались от подарка.

В своих длинных красивых речах Курбан-Джан выказывала большой ум и дипломатические способности. Несмотря на старость, глаза ее сохраняли еще живые огоньки, а в чертах лица проглядывала выделяющая ее от других киргизок особенная миловидность.

В следующих, 1893–1895 годах престарелой датхе пришлось выдержать жестокое испытание.

Горные орлы-киргизы Алая с давних времен жили хищничеством. Забравшись на «небесные горы» (Алай – отроги Тянь-Шаня) под «крышу неба» (Памир), они зорко следили за добычей в окрестных горах. С востока от них китайский Кашгар, с запада бухарский Дарваз и Каратеген, с севера расстилается плодородная Ферганская долина. Есть где пожи-

виться барантою! Но с приходом русских волей-неволей пришлось им сдерживать себя. Отряды солдат и казаков строго оберегали караванные пути. Тогда удальство киргизских батырей вылилось в другую форму – в занятие контрабандой.

Пылкий Камчи-бек, один из сыновей Датхи, сосредоточил в своих руках всю перевозку контрабандных товаров через границу Кашгара. Давно его подозревала в этом русская администрация, но изловить увертливого киргиза не удавалось. Однажды пропал таможенный объездчик с двумя стражниками. Потом следствие выяснило, что они встретились с партией киргизов-контрабандистов, которые не успели скрыться от них. Чтобы избавиться от ареста и суда, киргизы убили объездчиков и сожгли их трупы. Кроме удалого, горячего Камчи-бека и молодого внука датхи, совсем мальчика, Арслан-бека, как начальников шайки контрабандистов, арестовали еще за укрывательство Махмуд-бека, правителя гульчинской волостью, и Мирзы-Паяса, его племянника. Всего арестовано было по этому делу 21 человек.

Престарелая мать беков, Курбан-Джан-датха, сама поехала в Новый Маргелан хлопотать за них пред военным губернатором Повало-Швыйковским. Ее допустили только в областную тюрьму на свидание со своими сыновьями и внуками, но не вняли ее униженным слезным мольбам. Суд состоялся над киргизами, и двое из них – Камчи-бек и Палван, были приговорены к смертной казни, а Махмуд-бек, Мирза-Паяс и Арслан-бек – в ссылку в Сибирь на каторжные работы.

Киргизы, еще так недавно подчинившиеся России, не могли допустить, чтобы русские сурово расплатились с их любимыми батырями-беками за убийство объездчиков. Они решили вернуть себе лихих джигитов силою. Но прежде, чем напасть на тюрьму и освободить детей уважаемой Курбан-Джан-датхи, киргизы проникли к заключенным бекам – словоиться о времени и образе действия. Осторожный Махмуд-бек едва мог отговорить их от этого рискованного предприятия.

2 марта 1895 г. приговоренных киргизов повесили на площади туземной части города Оша. Состояние несчастной матери-старухи было ужасно. Она удалилась на летовку в небольшой аул Алая и там оплакивала горькую судьбу своих детей.

Сосланный Махмуд-бек и его товарищи провели в дороге два года. Они заболели и потому задержались в Иркутске. Между тем влиятельные друзья датхи и главным образом генерал Ионов неустанно хлопотали за сосланных детей ее. И не без успеха: в 1897 г. Махмуд-бек вместе с Мирзой-Паясом и Арслан-беком были возвращены из Сибири на Алай, в свои родные аулы.

Жестокую расправу с кара-киргизами некоторые представители администрации оправдывают избитым мнением, что азиаты признают только грубую силу; а потому, для поддержания престижа власти на Алае,



необходимо было произвести сильное впечатление на киргизов строгой карой преступников. Другие же объясняли тем, что дети датхи, опираясь на покровительство высших русских властей, очень зазнались, делали в своих волостях, что хотели, налагали непомерные подати и безнаказанно грабили народ. Нужно было посбить немного спеси с беков и указать им надлежащее место. Как бы то ни было, но с тех пор прошло десять лет, и ни один из них не получил еще прежней должности волостного управителя.

Здесь кстати помянуть о судьбе других сыновей датхи. Второй ее сын, Батырь-бек, после безуспешного сопротивления киргизов Скобелеву, бежал в Кашгар, где и находился до 1877 года. Потом, по просьбе матери, вернулся в Ошский уезд и получил должность волостного управителя. Он умер в 1895 г.

Четвертый сын датхи, Хасан-бек, также скрывался до 1877 г. в Афганистане, вместе со старшим братом Абдулла-беком. Потом его тоже назначили волостным управителем в Ошском уезде. В настоящее время Хасан-бек состоит мутевалием медресе Алим-бекова, то есть, управляющим доходами с имущества (вакуфа), завещанного его отцом для духовного училища. Хасан женат на дочери Худай-кулы (Бель-бакчи-хан), который когда-то занимал ханский престол (14 дней), а теперь торгует красным товаром на ошском базаре.

IV

Волнения кара-киргизов. – Дукчи-ишиан. – Его проповедь и чудеса. – Последователи-мюриды. – Авантюрист Абдул-Джалид. – Андижанская резня. – Возмездие. – Свидание Духовского с датхой. – Смерть Курбан-Джан. – Похороны. – Прощание с Махмуд-беком. – Отъезд.

Кто-то заметил, что народы, живущие в горных странах, подверженных частым землетрясениям, сами находятся в постоянной тревоге. Указывают, например, на Дагестан, где народ и земля ежегодно проявляют себя более или менее сильными волнениями. Ошский уезд тоже не отступает от этого правила. Землетрясения в этом крае очень часты. Еще так недавно соседний город Андижан (46 верст) покрылся развалинами разрушенных зданий. Народы этого края тоже неспокойны. Надо принять во внимание, что Алай лежит между прежним Кокандским ханством и китайским Кашгаром. Та и другая страна были полны политических смут и междуусобных войн. Беспокойные авантюристы, недовольные беглецы-начальники из Коканда или Кашгара, преследуемые преступники и вообще разные отбросы соседних стран постоянно укрывались в горах Алая. Понятно, что при таких условиях киргизы поневоле будут вовлечены в борьбу окружающих

народов. Это мы и видим на самом деле. Чтобы избавиться от китайского владычества в Кашгаре, не один раз объявлялся там мусульманами газават, то есть священная война с неверными (напр., в 1862 г.). В ней всегда принимали участие и кара-киргизы. С владычеством русских Ошский уезд как будто немного успокоился, но время от времени он все-таки давал себя знать разными беспорядками. Так, в 1885 г. здесь образовалось несколько шаек, которые вошли в связь с афганским эмиром и провозгласили своего предводителя, Дервиш-хан-Тюря, кокандским ханом. В 1891 г. беспорядки повторились, хотя в меньшей степени. В урочище Ходжа-Калян появился Имам-Магди, выходец из Каратегена, к которому стали стекаться тысячи киргизов. Благодаря указаниям четвертого сына Курбан-Джан-датхи, Хасан-бека, и распорядительности уездного начальника Ионова, виновник волнения был задержан и сослан в каторжные работы. В 1898 г. подготовлено было новое большое восстание и объявлен газават против русских. Мне придется остановиться на этом восстании несколько дольше, ввиду ложного ходячего мнения, что военная администрация Туркестана, боясь потерять насиженные места, с предполагаемым переходом края в распоряжение министерства внутренних дел, будто бы умышленно вызвала андижанскую резню, чтобы показать необходимость еще здесь военной власти. На самом же деле объявление газавата можно объяснить только религиозным фанатизмом населения страны.

Мусульманские духовные лица, если они хотят остаться верными учению Корана, должны проповедовать непрестанную войну с кяфирами. Если не победить, то умереть в борьбе с неверными считается высоким религиозным подвигом, за который в загробной жизни мусульманин награждается всякими райскими благами. Как легко, следовательно, на этой почве разным имамам и муллам, ишанам и дуванам проповедовать священную войну!

К югу от Андижана, в кишлаке Минь-Тюбе появился новый проповедник из таджиков. Звали его Магомет-Али-Халифа, или просто – Дукчи-ишан. Сорокалетний проповедник, хотя неграмотный, знал Коран наизусть. Своими страстными речами он умел собирать около себя толпы слушателей, жадно внимавших учению «святого». Ишан привлекал к себе народ еще обильными угощениями и ложными чудесами. В его доме постоянно кипел гигантских размеров самовар для чая с тремя кранами. Всегда был готов плов из баранины, приготовленный будто бы чудесным образом без огня. Впоследствии нашли в стенах дома заделанные трубы для нагревания котлов. Простодушный народ верил чудотворцу и нес ему обильные подарки. Ишан принимал все, начиная от кусков холста и кончая верблюдами. Взамен подарков он раздавал своим посетителям собственно ручно выточенные веретена, придавая им особое символическое значение. За это и прозвали его Дукчи, что значит «веретено».



Мюриды – последователи ишана – всячески поддерживали его славу, рассказывали народу о его предсказаниях и чудесах и вообще обманывали простодушных мусульман. Объясняют теперь, что мюриды носили названия приносимых подарков. Не успеет еще приходящий в сопровождении мюрида, носившего название его подарка, войти к шпану, как тот уже благодарит гостя за подарок, называя его как бы по дару прозорливости. Кроме того, по переговорным трубкам, скрытым в стенах дома, ему сообщали со стороны все нужные сведения о приходящем лице.

Благодаря щедрым приношениям и многочисленным помощникам, Дукчи-ишан вел образцовое хозяйство и ежедневно кормил множество народу. Киргизки благоговели перед ним. Они приводили к нему своих дочерей-невест, чтобы он освятил их перед выходом замуж. За таких невест родители брали больший калым.

Необходимо заметить, что некоторые туркестанцы расположены видеть в минь-тюбинском ишане искренно увлекающегося, глубоко верующего человека. Все вышеупомянутые проделки совершились не столько им, сколько окружающей его кликой, во главе которой стоял известный интриган при ханском дворе в Коканде, мулла Зияутдин Магзум, занимавший там должность письмоводителя, или мирзы. Ему главным образом приписывают дальнейшее развитие заговора.

Вдруг приезжает из Турции какой-то неизвестный авантюрист Абдул-Джалил. Он визирует свой паспорт в Маргелане и Оше и едет к Дукчи-ишану в качестве посланника с письмом от турецкого султана. Абдул-Джалил, передав ишану халат от владыки правоверных, зеленое знамя и волос пророка Магомета, убеждал его объявить газават. Дукчи долго сомневался в подлинности грамоты от султана и скромно замечал: «как это я, ничтожный человек, мог быть известен султану?» Только со вторым приездом Абдул-Джалила он, наконец, поддался обману и стал проповедовать войну с неверными. Восстание было рассчитано на легкомысление фанатичного народа. Вместо оружия были разданы чудесные веретена, которые должны были превратить неприятельские пули и ядра в воду.

О готовящемся газавате знал чуть ли не весь мусульманский Туркестан. В Самарканде, в ночь с 17 на 18 мая, правоверные собрались в мечеть молиться за успех дела. В Ташкенте на базаре разные мусульманские мульдеки открыто разжигали ненависть к неверным. Да и вообще во всем kraе заметна была перемена отношений мусульман к своим завоевателям. Предупреждали и представителей русской администрации. Но наши властители, хорошо помня, как легко они разбивали небольшими отрядами громадные толпы халатников, были совершенно спокойны и не предпринимали никаких мер к предупреждению восстания.

В ночь на 18 мая 1898 года фанатизированная толпа правоверных, среди которых особенно выделялись своим возбуждением местные тюрки,

под предводительством сельского старшины Мулла-Касыма, двинулась из Минь-Тюбе в гор. Андижан. С ними был и Дукчи-иshan. Один из мюридов, одетый во все белое, то есть обрекший себя на смерть, ехал верхом на лошади впереди, с раскрытым Кораном и с зеленым знаменем в руках, окропленным кровью первого убитого русского.

Между тем в Андижане, ничего не подозревая, среди ночи разбудили молодых солдат и отправили их на стрельбище с холостыми патронами. В двух бараках остались старые солдаты и крепко спали. Только в соседнем офицерском бараке бодрствовал дежурный офицер и читал книгу. Вдруг он слышит на рассвете страшный шум, крики, топот лошадей. Это фанатизированная толпа мусульман стремительно ринулась на один из солдатских бараков и стала колоть и рубить спящих кяфиров. Некоторые горячие джигиты ворвались на лошадях в самый барак, другие кололи снаружи через плетенку. Шум и крики разбудили солдат соседнего барака. Они схватили ружья и быстро выскочили на площадь, но... патронов с ними не было. В это время выбежал из барака неспавший офицер с револьвером в руке. В получьме по белому костюму мусульмане приняли его за мюрида и дали ему возможность пробраться к солдатам, которые сбились в одну небольшую кучку и ощетинились штыками. С другой стороны высекивает фельдфебель и докладывает офицеру, что у него есть ящик с караульными патронами.

– Давай скорей!

В одну минуту разбили прикладами ящик, патроны разобрали и дали залп по толпе мусульман. Все сбирающиеся ишана моментально обратилось в бегство, кроме небольшой кучки фанатиков. Главное, что обескуражило мусульман, это бездействие чудесных вещей, розданных ишаном. Мюриды уверяли, что лишь стоит данным им веретеном только прикоснуться к неверному, как тот упадет мертвым. А если неверные будут стрелять, то из их ружей полетят не пули, а польется вода.

– А что, если бы сарты по дороге на нас напали, – соображали потом молодые солдаты, ходившие на стрельбу в полночь, – а мы бы их хватили холостыми патронами? Тогда бы они были вполне уверены, что ишан заговорил наши ружья. И досталось бы нам! Всех могли легко перерезать.

Киргизы Наукатской волости тоже приняли участие в общем восстании. Омар-бек датха мулла Алимов, бывший их управитель во времена ханов, собрал своих киргизов на возвышенностях Атамерека, чтобы оттуда внезапно напасть на город Ош. Место сбирающихся царило над окрестной страной. Отсюда зоркие глаза киргиза могли отлично наблюдать, что делается в Минь-Тюбе и в Оше. Конечно, и сыновья Курбан-Джан-датхи знали о восстании и, может быть, получили какое-либо назначение. Но в самую последнюю минуту осторожный их родственник, Кара-бек, дал знать уездному начальнику в Оше о готовящемся нападении мусульман.



Ошский уездный начальник, 17 мая, с небольшою свитою тотчас же поскакал на Атамерек, не зная размеров задуманного восстания. Киргизы не могли допустить, чтобы начальник так легко сам отдавался в их руки и предположили, что за ним скакет сотня казаков. Этот слух быстро распространился среди восставших киргизов, и они скоро рассеялись. Уездный начальник в тот же день дал знать губернатору телеграммой в Маргелан о готовящемся восстании; но, как говорят, телеграмма была прочитана только на другой день утром, когда андиканская резня уже совершилась.

Восстание было быстро подавлено. Дукчи-ишана казнили. Абдул-Джалил бесследно скрылся, а мулла Зияутдин убежал в Кашгар.

Расплата была строгая. За 22 человека, зарезанных мусульманами в Андижане, русский военный суд приговорил к повешению 22 туземца, принимавших участие в миньтюбинском походе. Предводители киргизов – Омар-бек датха мулла Алимов и Саттыбай Ракибиев, бывший панрат при хане, – были захвачены в Оше и сосланы в каторжные работы, где Омар-бек вскоре и умер. Миньтюбинскому предводителю Мулле-Касыму удалось убежать, но и он через два года был задержан. По восточному обычаю кишлак Минь-Тюбе совершенно разрушили, срыли и вычеркнули из списка селений. Богатые выселились в другие места, а бедную голытьбу, которая за неимением собственности служила в наемниках у богачей, поселили по соседству, дав каждому по одной десятине орошающей земли. Голытьба была рада дарованному наделу и назвала свой новый кишлак Мархамат, что значит милость. Место бывшего кишлака Минь-Тюбе отдали русским переселенцам, которые и образовали здесь так называемое «Русское Село» в 200 дворов.

На этот раз детей датхи миновала гроза, а Кара-бека, предупредившего ошское начальство, наградили золотою медалью, почетным халатом и пенсией. Кара-бек недавно умер. Но киргизы и после его смерти не могут простить ему измены их «священной войне». Когда были первые выборы в волостные управители, и сын Кара-бека выставил свою кандидатуру, все алайское киргизское население ее отвергло.

Дукчи-ишан признался перед смертью, что он всегда ясно сознавал превосходство силы русских и не верил в успех восстания. Тем не менее он не мог ничего другого придумать, как объявление газавата. Правда, с завоеванием Туркестана русскими сталотише и спокойнее в стране, сарты быстро богатеют, не приходится теперь дрожать за свою жизнь, за жену, детей или за имущество, как это было при ханах; но, с другой стороны, русские, с новыми порядками, вносят в их жизнь столько нечестивого, столько развращающего духу человека, что правоверные становятся неузнаваемыми. Пьянство, разврат, обман, воровство и другие пороки овладели мусульманами. Лучше теперь умереть в священной войне и погибнуть вместе с неверными.

После восстания новый генерал-губернатор С. М. Духовской совершил поездку в Ошский уезд и виделся с Курбан-Джан-датхою. Поддерживающая под руки сыном и внуком, престарелая киргизка явилась в халате из темно-голубой китайской канфы, с белым тюрбаном на голове. На вопрос генерала – не надо ли ей чего-нибудь, она ответила:

– Нет, слава Богу, мне ничего не надо. Я на старости лет молюсь за благоденствие государя. Благодарю за милости, оказанные моим детям.

– А много ли у вас всего потомства?

– Не знаю. Помню, что пять сыновей, да приемыш, да вот внуки, а сколько у них – не знаю... Много! – добавила она, махнув рукой.

На самом деле ее потомков исчисляют в 183 человека, из них живых до сего дня 98 (два сына, две дочери, 31 внук, 57 правнуков и 6 праправнуров), а умерших – 85.

Упоминание Курбан-Джан-датхи о своих молитвах за русского государя не есть с ее стороны простой акт вежливости. Генерал-губернатор Иванов, через ее сына Махмуд-бека, 9 мая 1901 года получил письмо, в котором она извещает, что на мазаре мусульманского святого Хазрет-Асфи-Ибни-Эль-Баркия, при участии всех пришедших к святому на поклонение, она молилась за государя.

Ныне царствующий государь император также не оставлял ее своим высоким вниманием. Один раз он пожаловал Курбан-Джан-датху дорогим перстнем с драгоценным камнем, в другой же раз подарил ей золотые часы, осыпанные брильянтами. Почтенная старушка пережила восемь генерал-губернаторов. Каждый из них, который постарался повидать ее в Ошском уезде, оставил ей какой-либо подарок на память.

Все сказанное здесь, конечно, не дает полной картины жизни Курбан-Джан-датхи. Это, так сказать, только точки соприкосновения ее с русской администрацией. Ее дети мало говорят о ее будничной обыкновенной жизни среди киргизов, как она кочевала, подымаясь летом все выше и выше в Алайские горы, а зимой спускаясь в долины, как она работала, как управляла киргизами. Известно только, что датха никогда не увлекалась городской жизнью, и зиму и лето она проводила в войлочной юрте, кочуя по склонам Алайских гор. До последних дней своей жизни она все свои далекие передвижения делала всегда верхом на лошади.

Зимою текущего года, 1 февраля, Курбан-Джан-датха, окруженная многочисленными родственниками, тихо скончалась на девяносто шестом году жизни в селении Мады.

Махмуд-бек, старший наследник датхи, сейчас же дал знать в Гульчу своему другу капитану Аврову о смерти матери. Капитан не замедлил явиться к юрте покойной «царицы Алая». С его слов мне известна картина похорон датхи.



Покойницу положили не на полу, как это обыкновенно делают киргизы, а на столе и закрыли ее парчовым покрывалом. Рядом с нею лежали подарки государя и разных начальствующих лиц. Перед входом в юрту стояли в два ряда многочисленные внуки и правнуки покойной датхи. Каждого прибывшего встречает один из сыновей, а все родственники усопшей начинают причитывать с громким плачем. Плач раздавался и в самой юрте, наполненной женщинами ближайших родов. Капитан застал собравшихся около тысячи человек, но киргизы все еще подъезжали из окрестных аулов.

Покойницу из юрты вынесли в сад на площадку. В это время вывели верблюда с подарками для имама, который тут же совершил краткое моление. Затем носилки с покойницею поставили на арбу. Около нее поместился младший ее сын, Хасан-бек, а старший, Махмуд-бек, следовал за нею верхом на лошади в сопровождении большой свиты родных и знакомых. Похоронная процессия медленно направилась к городу Ошу, где на главном кладбище Сары-Мазар подготовлена была могила для датхи, рядом с местом погребения казненного ее сына, любимого ей Камчи-бека. Мады отстоят от Оша на тринадцать верст. С каждым шагом процессия увеличивалась прибывавшими со всех сторон почетными туземцами. Все верхом на лошадях. Впереди арбы ехали внуки и громко причитали.

– Ты была зеркалом нашим! – выделяется голос одного из плачущих родственников.

Тут же ехал мулла и нараспев читал стихи из Корана, относящиеся к погребению.

При входе на кладбище арба остановилась. Носилки с покойной подхватили на руки. Впереди шел один из сыновей и разбрасывал серебряные монеты. Махмуд-бек сам влез в подготовленное место погребения и внимательно осмотрел его. После нового краткого моления покойницу опустили в могилу. Все присутствовавшие бросили по горсти земли, как это делаем и мы в России. Но почетным лицам разносили землю в поле халата. Они брали ее в руки и снова бросали в халат. Затем всю эту землю сразусыпали в могилу.

По окончании обряда погребения все разъехались. Но еще долго потом приезжали киргизы из дальних аулов в Мады выразить свое соболезнование детям усопшей.

В ноябре 1907 г. назначены торжественные поминки датхи, и опять собираются в Мады киргизы соседних волостей. Вероятно, среди них найдется свой киргизский бард-импровизатор, который, по обычаям страны, нарисует в своих песнях ряд картин из частной и общественной жизни Курбан-Джан-датхи.

В тот памятный вечер, когда я слушал рассказы Махмуд-бека Алимбека Датхаева, как теперь его величают, меня сильно потянуло в горы Алая посмотреть на дикую природу, на страшные ущелья со стремительными

потоками в них, мне захотелось пожить в юрте среди вольных кочевников, которые так гордятся своим образом жизни. Охота и скотоводство – вот главные занятия киргиза в мирное время.

Узнав о моем желании, Махмуд-бек горячо стал упрашивать меня съездить с ним на охоту в горы.

– Но сейчас еще рано: много снегу. Лучше всего в мае месяце.

До мая я не мог ждать. Поблагодарив его за любезное предложение, я подарил ему на прощание компас-брелок. Махмуд-бек с видимым удовольствием принял мой подарок, но он не был для него новинкою. Оказывается, он всегда носит с собою маленький компасик для ориентировки во время охоты в запутанных горных узлах, особенно ночью. Иногда он им пользуется в туманную погоду для определения стороны, в которую правоверный мусульманин должен обращаться во время молитвы.

Утром на рассвете я выехал из Оша в Андижан. Проезжая мимо туземного кладбища, я увидел двух женщин, усердно молящихся около высокого мазара, то есть могильного памятника, сложенного из кирпичей. Далее встретил вереницу паломников, поднимающихся на вершину Соломоновой горы, чтобы совершить благочестивый «саваб». Еще далее услышал певучий голос азанчи с помоста на вершине дерева, призывающий правоверных на молитву, на утренний намаз баумдат. Чем не библейская страна?! Пожалуй, – как сказал почитаемый мусульманами наш Великий Пророк, – и в Израиле не найдешь такой веры.

Текст воспроизведен по изданию: Курбан-Джан-Датха, кара-киргизская царица Алая // Исторический вестник. № 12, 1907



Проза



БЕСПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

– Человечеству дан шанс, – сказал Артем Каратута и пристально, словно бы в прицел автоматической винтовки М-1ЛЗ, взглянул на Рувима Веселовского из-под рыхих с проседью бровей. – Если мы все друг друга не передавим и не передушим, то к концу спектакля под названием «Жизнь на Земле» все же успеем надеть галоши и убраться отсюда куда-нибудь в созвездие Гончих Псов.

Уставившись на высокую, украшенную художественно заколоченными гвоздиками луку своего горного седла, Рувим внимательно выслушал обещание Артема. Они ехали рядышком по каменистой натоптанной тропе – не то чтобы старики стариками, но люди пожилые, ближе к семидесяти, чем к шестидесяти; вот и судите сами. Их кованые стремена, встречаясь, позвякивали, лошадки под ними спокойно шли, наставив уши торчком. После ухода большевиков волки, обильно здесь расплодившиеся на свободе, держались поближе к овечьим урочищам, за лесистым хребтом, в стороне от этой голой долины.

– Ты думаешь? – спросил Рувим. – Может, пронесет?

– Нет, – отвел надежду Артем Каратута. – Конец на всех один.

– И когда? – разведал Рувим.



МАРКИШ Давид – 1938-жылы Москва шаарында төрөлгөн, атактуу абын Перец Маркиштин уулу.

1957-жылы Горький атындагы Адабий институтка отүп, бүтүргөн. Алгачы чыгармалары 1958-жылы жарык көргөн.

1972-жылы Израилге кочкүү кеткен.

Орус тилинде жазат. Израилдин жести сыйлыгынын, Британиянын китеп лигасынын, Украинанын эл аралык адабий жана Грузиянын Мачабели адабий сыйлыктарынын эсси. 2002-жылы анын «Стать Лютивым» («Жазуучу Исаак Бабелдин омурруон эркин фантазия» кошумча аты бар) романы Россияда жылдын мыкты романы аталаан. 2004-жылы «Белый круг» романы «Русский Бумер» сыйлыгына талапкер болгон.

Кыргызстанда Д. Маркиш «Туарар» басмасынан чыгарган «Исторические притчи» (2001), «Азиатская проза» (2003) жана «Убить Марко Поло» (2008) китептери менен таанымал.

– Вот этого сказать не берусь! – голос Артема звучал грустно, отчасти даже траурно. – Нет, не берусь.

– Тогда хорошо, – сказал Рувим. – Мы живы, Артем, лошади идут ровно, а замысел Главного Конструктора неведом совершенно никому. Мы даже не знаем, доберемся ли до Ак-Топоза или нет. А ты говоришь «конец света».

До кишлака Ак-Топоз – полсотни кибиток вдоль ручья, в арчовой рощице – оставалось еще часа два конного ходу. За кибитками и за ручьем, рукой подать, начинался Китай. Туда, в Кашгар, можно было верхом проехать без хлопот по козьим тропам, в обход пограничных постов. И ездили, кому надо. А кому надо? Тому, кто терьянк вез с Большого озера, или гурт баранов поменять с уйгурами на порох и охотничью дробь, или муки и соли прикупить на зиму, на тощие месяцы.

В этом Ак-Топозе, в кибитке, проживала уже который год Лейла Куртовна, вдова Джаныбека, суфия.

Суфий раньше был театральным драматургом и жил, что называется, на двадома: то в Москве, то у себя в Кокмаке. Когда большевиков прогнали, пьесы Джаныбека сошли со сцены, доходы его скатились к нулю. Действительно, спектакли о том, как тянь-шаньские колхозники бросили перчатку американским империалистам и взялись обгонять их по поголовью баранов, стали никому неинтересны и даже противны. Принужденный новыми обстоятельствами к бытовому ежедневному аскетизму, Джаныбек крепко задумался над вопросами несправедливости нашей жизни. Когда современный человек начинает испытывать душевное беспокойство, он обращается либо к психоаналитику, либо к Богу. Вот и Джаныбек пошел в мечеть, расположенную здесь же, за углом, в трех шагах от улицы Амангельды. Причем тут Амангельды? А при том, что именно на этой центральной, засаженной пирамидальными тополями кокмакской улице, в доме №34, Джаныбеку дали трехкомнатную квартиру с балконом-лоджией – сразу после того, как он получил в Москве всесоюзную литературную премию Ленинского комсомола «Красная гвоздика», как раз за пьесу про тянь-шаньских колхозников и их дерзкий вызов зарвавшимся заокеанским ковбоям. А до этого он жил в съемном домишке на окраине города – молодой, подающий надежды писатель-драматург. Нацкадр.

Спаси меня Бог от того, чтоб приписать поход Джаныбека в мечеть обиде на новую демократическо-рыночную власть, пришедшую на смену старой советской. Лауреат литературной премии знал точно, что обижаться на власть предержащую ни в коем случае нельзя и невозможно, потому что это чревато большими неприятностями, вплоть до посадки. Разувшись у порога в молельное помещение и машинально прикинув, что, по выходе оттуда на волю, вполне крепких еще ботинок можно и не досчитаться, Джаныбек шагнул в полутьму зала, застланного войлочными кошмами.



Первый поход в мечеть ничего не изменил, несправедливость не отпустила, неприятные мысли по-прежнему теснились в голове. Но там, на людях, Джаныбек не испытывал такой жгучей тоски, как в четырех стенах, дома. В молельной комнате его темное настроение разливалось поровну на целую сотню скрючившихся на полу мусульман, а не упиралось, как прокуренным пальцем, в одинокую жену Лейлу Куртовну.

– А я в мечеть ходил! – с вызовом сообщил Джаныбек жене.

Жена Лейла Куртовна укоризненно сидела в углу столовой, в вытертом до матового блеска кресле. Сообщение о том, что муж ходил в мечеть, ее не удивило. Партийный обком разогнали, драмтеатр закрыли – куда ж ему оставалось идти? В синагогу, что ли?

– Завтра сходи туда пораньше, – сказала Лейла. – Может, талоны на гуманитарку дадут.

Гуманитарную помощь прислали то ли из Кувейта, то ли откуда-то из Йемена, и финики в красивых коробках с верблюдом и целлофановым окошечком сразу появились на базаре: подарки единоверцам, не откладывая дела в долгий ящик, деловые люди украли прямо на таможне. Но малая часть, говорят, чудесным образом уцелела, и ее распределили по мечетям.

– Дело не в талонах, – сказал Джаныбек. – Хотя финик, конечно, святая ягода. Её сам пророк Магомет ел каждое утро по одной. И хватало на весь день.

Высказавшись, Джаныбек задумался: что бы такое и ему раз в день проглотить, чтоб до вечера есть не хотелось.

– А ты пьесу про это напиши, – внесла предложение Лейла Куртовна.
– Про финики. Может, подойдет. И что-нибудь заплатят.

Лейла по натуре своей была совершенной бессребреницей. А то что еще недавно, когда муж успешно сочинял пьесы про своих баарнов и козлов, и время было сырное и масляное, и отношения между супругами накатанные – так это ж бытовое. В конце концов, зубы сосать надоест и самому продвинутому аскету, пусть даже он, как Джаныбек, будет выпускником Высших литературных курсов с красным дипломом. Так что Магометов финик тут бы пришелся очень даже кстати.

Но не было и финика. Джаныбек, повадившийся ходить в мечеть и вести там очистительные разговоры, готов был отказаться от многого ради душевного просветления. Отказываться было легко, потому что у него ничего уже и не осталось от прошлого достояния: ни денег, ни славного почёта. Сохранился в бархатной коробочке лауреатский значок «Красная гвоздика», и он с радостью обменял бы его на пол-литра хлопкового масла – но никто не соглашался менять. К торговой деятельности Джаныбек никак не был приспособлен, и самоограничение, начиная с необходимого для жизни набора пропитания, возникло и утвердилось

в трёхкомнатной квартире на Амангельды как бы само собою. В такой принудительной аскезе бывший драматург не желал видеть тропинку, прямиком ведущую к голодной и холодной смерти, и себя на этой тропинке неудачника и голодранца, да вдобавок ещё и рука об руку с супругой Лейлой Куртовной. Вдохновенный суфий в чёрном плаще из козьей шерсти, с плетущейся следом молчаливой женой, выглядел куда сценичней и привлекательней. Но разгуливать в таком виде по городу, среди бела дня и на глазах у многочисленных знакомых, было бы неразумно: странное поведение вчерашнего драматурга и депутата горсовета и его жены могло быть истолковано как вызов и завело бы обоих в приёмный покой психиатрической лечебницы.

Два месяца спустя после первого посещения мечети, следуя советам обкатанного жизнью муллы, Джаныбек обменял – с существенной, всё же, приплатой – свою городскую квартиру на кибитку в кишлаке Ак-Топоз. В квартиру въехал племянник муллы и зажил там счастливо и привольно, а суфий Джаныбек, не отягощенный никаким имуществом, кроме мешка с кухонной утварью и клеёнчатой клетчатой сумки с богословской литературой суфийского направления, отправился на границу с Китаем, в кибитку. Лейла, действительно, плелась вслед за супругом, шагавшим не оглядываясь и дрожавшим под своим козьим плащом от порывов высокогорного ледяного ветра.

В кибитке, на берегу неиссякаемого ручья, время утратило свои привычные очертания и текло беспризорно: дни больше не складывались в месяцы, а месяцы в годы; это было ни к чему. Но лето, все же приходило на смену зиме.

Посреди лета Джаныбек умер в своей кибитке от укуса скорпиона и был предан земле по мусульманскому обычаяу.

И хватит об аскезе Джаныбека.

Лейла Куртовна, вдова, оказалась в ак-топозовской кибитке, на краю земли, в неинтересном положении: покойный муж, со всеми его странностями, служил ей какой-никакой, а привычной, все же, опорой в жизни. Без него в доме и в мире было и пусто, и скучно. Слава еще Богу, что прокорм женщине обеспечивал огородик при кибитке – тощие грядки, на которых за короткое лето успевала кое-как вызреть картошка да лук, а разложенная на мелкие горстки квартирная доплата, полученная от племянника муллы, тянулась из культур-мультурного городского прошлого по сию пору, и денег, с грехом пополам, хватало на муку, соль и керосин. Сидение в кибитке, на берегу ручья, не было приправлено никакими интересными событиями. Время, как серебряный туман, стлалось над землей, в нем отчетливо, вплоть до поблекших деталей, было различимо лишь прошлое. Это прошлое не казалось Лейле уходящей назад и уменьшающейся до размера светящейся искорки дорогой. Прошлое было похоже на плоский, в резной золотой



раме, живописный холст на стене, близкий и податливый, на котором можно было без всякого труда и усилия перекрасить в другой цвет фигуры, передвинуть их с места на место, пририсовать новые или вовсе стереть. Это прошлое принадлежало Лейле всецело и безраздельно, она могла там делать что угодно без всякого вреда для текущей жизни: наводить порядок или устраивать кавардак. Всматриваясь в прошлое, Лейла разглядывала там многолюдную свадебную пиршку, неудачную беременность и аборт, поставивший точку на надежде о детях, и свое детство, до которого можно было легко дотянуться ладонью и погладить его, как котенка или щенка. И красивая мама там находилась – театральная прима с полным золотых зубов ртом, и старший брат, уехавший за границу, как только это стало возможным и растворившийся, как сахар в чае, то ли в Новой Зеландии, то ли в Бразилии – кто знает... День свадьбы Лейла высвечивала и разглядывала на своей картине частенько и, глядя на Божий мир через покосившееся оконце кибитки, улыбалась как бы неизвестно чему – а улыбалась она и свадебным гостям, и, особенно, тому смешному случаю с курами. А случилось тогда – ох-хо-хо! – вот что. За день до свадьбы Джаныбек принес с базара пяток кур-пеструшек и выпустил их во двор домишкі, который снимал на зеленой окраине города. Этим натуральным курам, что клюют по зернышку, а не жиреют денно и нощно на птицефабрике, при электрическом свете, предстояло быть зарезанными, зажаренными и поданными на праздничный стол. Рубить кури головы вызвался друг и товарищ жениха -московский писатель Миша Дворкин, специально прилетевший на свадьбу смиренного Джаныбека, который в причинении смерти дальше мухи не шел никогда.

Здесь, во дворе домишкі, помещалась и овечка – в глубине двора, в тесной огородке. Овечку привезли на свадьбу сельские родственники Джаныбека с его родины, из кишлака Сарыкол. Завидев овцу, московский Миша проявил полную готовность зарезать, помимо кур, и её, хотя не скрывал, что практического опыта в этом деле был лишен совершенно. Недолго поразмыслив, Джаныбек решил на всякий случай не рисковать, а лучше пригласить специалиста с ножиком. В ожидании свадебного казана овечка переступала ногами в своей огородке, её унылый нос свешивался из шерстяных зарослей. Вот уж, действительно, на чужом пиру похмелье.

Другое дело куры. Те беззаботно прыгали по двору, постукивая калеными носами по сухой земле, и не обращали никакого внимания на приезжего Мишу, метавшего на них время от времени охотничий взгляды. Около полудня час пробил: Джаныбек принес из кладовки плотницкий топор, утер рукавом паутину и пыль с покрытой пятнами ржавчины стальной лопасти и протянул Мише.

– Так их поймать еще надо! – резонно заметил москвич, небрежным движением принимая орудие убийства.

– Поймаем! – махнул рукою Джаныбек. – Куда они убегут!

Бежать курам, и вправду, было некуда: дверь в дом закрыта, в щель под воротами не притиснуться. Улететь бы прочь – да крылья не те... Но при приближении людей птицы проявляли беспокойство, потерянно кудахтали и бросались врассыпную. Схватить их на бегу было непросто, но азарт преследования овладел Джаныбеком и его гостем: ловцы, растопырив руки, словно бы намеревались взлететь в небеса, бегали по двору, а куры метались, как угорелые, между забором, домом и уборной – дощатым скворечником на отшибе, с окошечком в виде сердечка на приоткрытой хлипкой дверце.

И вот тут-то грянуло событие. Загнанные куры, растянувшись в цепочку, вбежали, как по команде командира, в туалетный скворечник, и одна за другую, вся пятерка, прыгнули «солдатиком» в очко на загаженном полу. Теперь их кудахтанье доносилось до ушей озабоченных ловцов приглушенно, как из преисподней.

Не опускать руки! Кур – оттуда выгнать! Но как? Сказать куда легче, чем сделать... Действительно – как? Тут на призадумавшихся птицеловов напал неудержимый приступ смеха, хотя радоваться, строго говоря, у них не было причины. Хозяин и его московский гость хохотали до слез, углом сгибаясь в поясе и хлопая себя руками по ляжкам. Остановить их безудержное веселье не представлялось возможным. А куры тем временем подавленно клекотали в своей темнице.

Привычному к провинциальным неудобствам Джаныбеку пришла в голову спасительная мысль: открыть люк выгребной ямы и тем самым освободить затворницам путь к спасению. Задумано – сделано: люк был сдвинут в сторону, куры проявили несвойственную им сообразительность и потянулись к благоуханной свободе. Джаныбек и московский Миша понукали заключенных, прицельно швыряя камни в очко.

Наконец, вся пятерка выбралась на волю и приняласьзывающе отряхиваться и охорашиваться. Приблизиться к ним на расстояние вытянутой руки не рискнул бы никакой здравомыслящий человек, будь он даже военный герой Советского Союза: следовало их сначала отчистить и отмыть. Осуществить необходимое можно было при помощи поливального шланга, пустив воду во весь опор. Так и поступили. Пять минут спустя обессилевшие мокрые курицы были пойманы и готовы проследовать на плаху неприметный низкий пенек в углу двора. Москвич Миша Дворкин стоял у пенька, молодецки поигрывая плотницким топором. Джаныбек подошел к своему гостю вплотную.

– Миша, – сказал Джаныбек вполголоса, – я тебя прошу, просто по-дружески умоляю. Про кур – никому ни слова! А то на свадьбу наш председатель Союза писателей придет, как почетный гость, узнает – и что тогда будет?



– Ну, что? – спросил Миша с большим интересом.

– А то, – сказал Джаныбек. – Он подумает, что я все это нарочно устроил, для оскорблений. И меня самого съест, как эту курицу.

Свадебный пьяный пир не спеша и старательно разглядывала Лейла за оконцем кибитки – и жениха с невестой, и главного писателя, который так ничего и не узнал про тех кур, и маму с алыми напомаженными губами и насырьмленными бровями, и тихо напивавшихся сельских родственников, и московского приятеля Мишу Дворкина. Все там были, в прошлом, только отца ее, Курта, не было видно.

Его и мама, в ту пору еще с отменными родными зубами, видела не часто: приехал-уехал. Лейла этого Курта не запомнила, а, может, никогда и не видела; так случается. Дочке почему-то представлялось, что Курт был немец, наезжал из Москвы по служебным делам дня на четыре, а то и на всю неделю, а потом возвращался восвояси, улетал в столицу родины чудесной. Но мама предлагала иной вариант и твердо стояла на своем: папа – туркмен, он приезжал из Ашхабада, и это все. Никакими другими знаниями об отце Лейлы мама не желала делиться с дочкой. Вполне допустимо, что и знаний-то никаких не было в помине; сказано же: приехал-уехал. Однажды под нажимом Лейлы мама, неизвестно чему хихикая, обронила как бы между прочим, как бы вскользь, что Курт, красавец и гуляка, служил в газете корреспондентом. И через год после того, как Лейла родилась на свет, залетный папа появился в последний раз, оставил денег и исчез из поля зрения навсегда. Исчез – и все, с концами. Куда его чёрт унес, по словам некстати смешливой мамы, никто не знал и даже не догадывался. И из газеты уволился.

Вскоре Лейла свыклась с мыслью о том, что папы не будет. У одних детей был папа, а у других его не было, и это случалось нередко. Лейла особенно не печалилась и слез не лила оттого, что на месте Курта в доме обрисовалось пустое пространство: так уж вышло, что дочка с папой разминулась и не успела его полюбить. И никакого разрыва, приносящего боль утраты, меж ними не случилось: приехал-уехал, и то неизвестно когда... Потом разные дяденьки нередко заглядывали к маме и оставались ночевать, среди них оказался однажды милиционер с пистолетом, которым он все время размахивал, как видно, для красоты. Никакого отношения к Курту эти дядьки, по разумению Лейлы, не имели, они были местные, а не прилетали на самолете из туркменского Ашхабада или русской Москвы, где ненароком встречались и немцы. Надежда на прилет папы была совершенно зазеркальная, знакомство с ним -нереальным. Не испытывая к испарившемуся красивому Курту неприязни, повзрослевшая Лейла проштудировала с пристрастием мамины фотоальбомы, нашла там немало мужиков разных возрастов и наций, но определить с уверенностью, кто из них приходится ей папой, не представлялось возможным.

На одной из фотографий, с узорным, по моде тех времён, обрезом, она в годовалой девочке признала себя – голышом, на руках у молодого парня с красивым гладким лицом, с копной тёмных волос, нетронутых расчёской. Тут же находилась и улыбающаяся мама, вцепившаяся в рукав красивого парня... На прямой вопрос, не Курт ли, наконец, найден в этих залежах, и почему он, если это так, ни капли не похож на туркмена, мама ответила дочке непривычно сурово: «Он австрийц из Вены. Забудь о нем, тебе же лучше будет». Но Лейла пропустила материнский совет мимо ушей, а фотографию припрятала подальше.

Так или иначе, но в семейных архивах, сохраняемых в коробках из-под обуви, Курт был обнаружен. Во всем этом бескровленном хламе, этих бесполезных ископаемых фотокарточках, пропылившихся письмах, каких-то выцветших ленточках и обрывках записок – золотозубая мама любила копаться не меньше, чем неутомимо спать с мужчинами. Отец Лейлы, по ее путанным словам, сохранился в этих отвалах и штреках прошлого лишь в единственном экземпляре. Дочь не верила матери. Лейла вообще не верила людям. Джаныбеку она тоже не верила, но это никак не влияло на ее отношения с мужем.

Конная тропа виляла и петляла по наветренному склону холма, расцвеченному, как подтеками ржавчины, какой-то желтой и коричневой растительностью – то ли чахлой травой, то ли высокогорными лишайниками. Четыре часа верхом, в горах, быстро прошли, да надолго запомнились Артему Карапуте: ломило поясницу, саднило внутренние стороны бедер, обжигало болью стертые до крови ремнями стремян икры в широких голенищах кирзовых сапог. Да еще красивый выпуклый шов, разделявший надвое мех накладных карманов с медными пистонами по углам заднюю часть джинсов Wrangler, врезался в копчик на каждом шагу, словно орудие изощренной пытки. А Рувил Веселовский – тот держался в седле петушком: беззаботно набрасывал повод на переднюю луку и свысока одобрительно поглядывал по сторонам. Вполне благополучный вид Рувима не то чтобы вызывал зависть разболтанной на рыси и галопе, как коктейль в шейкере, душе Артема Карапуты, но подспудно вызывал запоздалое сожаление: зачем, старый дурак, согласился ехать чёрт знает куда, сидел бы себе в Тель-Авиве, под пальмой, на морском берегу. Но он дал себя уговорить без борьбы – Рувим, давний приятель, своим легким слогом и отборными словами разбудил в нем такое любопытство, что сладить было просто невозможно. Да и сам Артем, надо отдать ему должное, был склонен к авантюрам: его и рейд на слонах по индийским джунглям не остановил бы, если он вбил что-нибудь себе в голову. Так что уж тут говорить о каком-то конном переходе по Тянь-Шаню, вблизи надежно утоптанного Великого шелкового пути!

Шелковый путь – тот был утоптан, это правда, века не состарили его, а лишь укрепили. По отношению к Артему Карапуте время не было столь



беспристрастно: после шестидесяти, на седьмом десятке он иногда ловил себя на мысли о том, что ноги его уже не те, и руки не те, да и сердце без видимой причины дает перебои и скачки – не то, что раньше. По этой причине Артем не впадал в хандру, а пил медицинские таблетки, если не терял их и не забывал принимать. Напоминать ему или искать по сусекам было некому: Артем Каратута давно и успешно убедил себя в том, что он – природный холостяк, и нервная его система, от нарушения которой и происходят все неприятности, вплоть до тупиковых, останется сохранной лишь в холостяцких условиях. Была у него когда-то жена, даже две, вторая родила ему сына Степана, осевшего почему-то в довольно-таки загадочной Австралии и добившегося и достигшего там успеха то ли в шоу-бизнесе, то ли в игорной индустрии. Десятилетний сын рас прощался с отцом вместе с энергичной и предприимчивой мамой, не готовой смириться с деловой инертностью мужа в то время, когда кругом, на каждом шагу, распускались сказочные букеты больших денег. Вот и последняя попытка наладить семейную жизнь путём усердного труда не увенчалась успехом: Артём решительно отказался торговать по перечислению бытовой электроникой сомнительного происхождения. Тут степановой матери стало окончательно ясно, что, выйдя за Артёма, она совершила роковую ошибку и с таким простофилей далеко не уедешь. В далёкую Австралию, действительно, Артем не поехал, а в начале 90-х, с целой толпой евреев, прибыл в Израиль на ПМЖ. Дипломированный инженер, он поступил на военную базу техником, получил однокомнатную квартиру в доме для одиночек и зажил, строго говоря, припеваючи. Сын Степан писал ему два раза в год открытки на английском языке, и Артём скжато отвечал ему по-русски. Потом из Австралии пришло в нарядном конверте письмо, в котором Степан сообщал, что решил креститься. Казалось бы, какая разница – эллин или иудей? – но Артём расстроился всерьёз: в решении австралийского сына он увидел предательство своим малознакомым отприском всех тех родителей-прародителей, которые предшествовали на земле самому Артёму Каратуте и упрямо держались своей веры. Было, однако, и другое объяснение неприятной новости: сынок Стёпа, как видно, пошёл в маму и вырос дураком. Если Бог есть, так ведь он один на всех, и не всё ли равно, куда ходить – в церковь или синагогу, осенять себя четырёхугольным Иисусовым крестом или шестиконечным щитом Давида. Малознакомый Стёпка, обратившийся неизвестно зачем к попам в их расшитых золотом пальто и несусветных шляпах, был Артёром с облегчением истощён из души и окончательно забыт. Это поднебесное событие подействовало и повлияло на Артёма Каратуту; он задумался над кое-какими обстоятельствами нашей жизни, на которые прежде поглядывал с поверхностным прищуром. По какому, например, такому правилу он должен любить детей вообще и своих в частности?

Это кто постановил? Африканский шимпанзе – да, тот, наверно, любит. Но он, все же, не африканский шимпанзе, а Артем Каратута. И неприятного младенца, орущего и плачущего, и катающегося по полу, и не дающего покоя, любить по определению не обязательно. Такая любовь, несомненно, есть отголосок древней зверской заботы о выживании вида; в этом глухом аккорде Артём был согласен с Дарвином, хотя другие соображения автора «Происхождения видов» решительно отмежал.

– Рува! – позвал Артем Рувима Веселовского, и тот, распрямив ноги в стременах, всем корпусом повернулся в седле.

– Что, устал? – без всякой, впрочем, жалости спросил Рувим. – Скоро уже приедем.

По мере приближения к Ак-Топозу Рувим становился все праздничней, как будто ехал на пир к желанным друзьям. Утомлённый долгим переездом, Артем Каратута досадливо дивился такому приподнятыму настроению своего товарища.

– Как думаешь, Рувим, – скучно глядя на обернувшегося Рувима Веселовского, сказал Артём, – дети – цветы или не цветы?

– В яблочко! – придерживая коня, чтобы дать Артему подъехать поближе, сказал Рувим. – Вопрос в самое яблочко.

– Ну, так как? – поддал Артём.

– Как, как... – сказал Рувим. – Это смотря для кого. И судя по обстоятельствам. – И улыбнулся,

– Ну, понятно, – сказал Артем Каратута со значением. – Но я не про тебя... Вот человек любит, например, зарю. А почему? Потому что так принято: любить зарю. Может, он и детей любит, потому что так принято? И кто по-другому смотрит и не восторгается, тот подозрительный и вообще плохой?

– Да кто его знает, – сказал Рувим и с неохотой пожал плечами. – Вот я, скажем...

– Речь не о тебе, – предостерёг Артем Каратута – Я знаю, зачем ты меня сюда завез. И не жалею. Но как ведь получается?

– Ну, как? – с интересом переспросил Рувим Веселовский.

– Во-первых, родители, – дал объяснение Артём. – Они терпят, ночи не спят, и коляску надо, и гулять ходить на бульвар – всё надо! И они, эти папа с мамой, обязательно надеются на отдачу: детки подрастут, не забудут, поцелуют когда-нибудь, последний стакан воды поднесут. Все мы так устроены, торговым образом, и это всего касается, даже Бога: мы – Богу, а Бог – нам. Как говорится, баш на баш.

– Ну? – снова спросил Рувим.

– Вот в том-то и дело, – с болью подвигаясь в седле, сказал Артём. – Дети вырастут, и – тю-тю! Уедут к чёртовой матери, забудут, как тебя зовут. Какой там стакан воды! В том-то всё и дело, что отцовская любовь



ни в какое сравнение не идет с сыновней или там дочерней. Ни в чём так человек не прокалывается, как в этом, сам знаешь.

– Я не знаю, – сказал Рувим и в седле сгорбился.

– Ну, может, узнаешь, – обнадежил Артём Карапута. – Тебе, значит, лучше. А я уже узнал.

– Ты рассказывал, – сочувственно откликнулся Рувим Веселовский. – Австралия? Дикое дело, гори оно огнём.

Не всё, совсем не всё рассказывал Артём Карапута Рувиму Веселовскому. Да и Рувим Артёму – не всё.

Артём, как ни странно, был чадолюбив. В этой своей любви он опирался на опыт золотых далеких предков, гонявших козлов и баранов по холмам Иудеи и Самарии. Праотец наш Иаков являлся, в изрядной степени, его идеалом: двенадцать сыновей плюс дочка Дина. И вряд ли Иаков Большое Гнездо стирал пелёнки своему выводку и убаюкивал деток колыбельными песнями о дедушке Аврааме и сером волке.

Да и не в этой же, честное слово, чепухе, не в этой понесухе заключался высокий дар отца своей поросли! Отец дарит жизнь: небо, и солнце на небе, и траву на лугу, и лес с птицами. И вот эти, кстати, крутизны, по которым и лошадь-то еле ползёт на своих четырех ногах, дал сыну в по-жизненное пользование покойный Самуил Исаакович Карапута, военный инженер. Эти дикие горы, куда Артема заманил своими рассказами Рувим Веселовский, проверенный друг.

Рувима вела сюда и волокла надежда, а надежда – это мечта, а мечта – это Бог. Мечтая о том, чтобы поездка сюда, в заоблачные края, в кишлак Ак-Топоз, не закончилась ничем, Рувим Веселовский надеялся на Бога: ненавязчиво, чтоб не докучать, просил его помочь в этом важном деле. Больше ему надеяться было не на кого, просить некого, и не хотелось думать о том, какими глазами будет он смотреть на Артема Карапуту, своего товарища, если все труды и тяготы пути пойдут коту под хвост.

А тягот выпало немало, да. Сначала много часов летели на самолете с пересадками из Тель-Авива в Бишкек, и у Артема острой болью прихватило ногу, как будто туда воткнули шило: это напомнил о себе тромб, и никто не знал, сдвинется ли он с места и закупорит ли, как пробка, лёгочный сосуд до приземления. О такой, мягко говоря, неприятности предупреждал врач перед отлетом, дома, и шприц дал на этот случай – немедленно делать укол. Рувим твердой рукой вогнал шприц и надавил на стерженек; это, как видно, помогло. Долетели. Потом погрузились в набитый какими-то мешочниками междугородний автобус, расхлябанnyй, натужно вздыхавший на выбоинах и скрипевший на поворотах дрянной дороги, ведущей в горы. И это было еще не все. После головокружительного перевала взяли вправо, минут двадцать тряслись по грунтовке, а потом остановились на окраине какого-то почти безлюдного поселка.

Там, на автостанции, автобус развернулся и уехал, а Рувим с Артемом и мешочниками остались. Побросав мешки в пыль дороги, мешочники расселись на них и погрузились в терпеливое ожидание чего-то, а Артем с Рувимом, вскарабкавшись не без проклятий в открытый кузов старинной попутки-полуторки, покатили вдоль реки, вверх по долине, помнившей поступь верблюдов Марко Поло. Трястись на этот раз предстояло километров сорок, до населенного горными людьми пункта Алтын-Чулак, там ночевать, а наутро садиться в седла и двигаться верхами, чтобы засветло попасть в кишлак Ак-Топоз, где Лейла Куртовна, вдова суфия Джаныбека, проживала в кибитке.

Чем ближе к Ак-Топозу, тем радостней становился Рувим Веселовский и окрыленней, как будто добрый ангел ждал его там для беседы, сидя на пеньке у ручья, на окраине кишлака. Может, в Лейле Куртовне он видел этого ангела, присевшего на пенек. Может быть.

Во всяком случае, Артем Карагута, страдавший от болезненных ссадин и тряски в седле, думал именно так. История, рассказанная ему Рувимом, увлекла бы и бесчувственную анаконду, а Артем был человеком, много повидавшим и открытым сквознякам чужих переживаний. Да он и добился в жизни немало, и кое-чего достиг. Вот, к примеру, если бы он сейчас, за изгибом тропы увидел обувной магазин, то мог бы совершенно спокойно в него войти и купить, не прикидывая в уме, а хватит ли денег до пенсионной получки, пару дорогих итальянских туфель -чтоб скинуть эти треклятые кирзачи, до крови натёршие ему ноги. Но не было никакого обувного магазина в поле зрения Артема Карагуты, сколько ни крути головой.

– А если ты ошибся? – нахохлившись в седле, то ли спросил, то ли предположил Артем. Но Рувим не слышал.

Правду сказать, Артём и не рассчитывал услышать ответ. Рувим с самого начала настроился на успех своего высокогорного предприятия, и все попытки Артёма заглянуть в эту историю поглубже и разглядеть, что же там, на дне – все эти попытки отскакивали от загадочно улыбающегося Веселовского, как сушёный горох от стены. И Артём, испытывая лёгкую досаду, запасливо таил от своего товарища то нелепое давнее приключение, которое много раз уже намеревался открыть и всякий раз, в последний момент, отказывался от своего намерения: язык не поворачивался. А дело было вот какое: у Артёма Карагуты лет сорок с довеском назад, без всякой связи с австралийским сыном Степаном, родилась дочка Вера. Эту дочку он видел один-единственный раз, когда ей исполнилось месяца полтора или два – счастливая, но несколько озабоченная мама принесла её к отцу познакомиться. По причине совершенного нежелания представлять счастливую маму с дочкойично чем-то недовольной жене и родителям, знакомство состоялось не в отчём доме, а на Тверском бульваре, под памятником Клименту Тимирязеву у Никитских ворот.



Знаменитый академик с высоты своего пьедестала одобрительно наблюдал за происходящим, приставив к низу живота научную трубку, через которую, казалось, собирался помочиться на окружающих.

Более Артём Каратута с дочкой не встречался никогда. Так сложилось: то какие-то экзамены по повышению квалификации, то отпуск на ЮБК, то снова работы по горло, потом развод с разделом жилплощади, потом новая женитьба. Время текло, год шёл за годом – в затылок... Дочку Веру в коляске, под гранитным Тимирязевым с его трубкой, Артём бережно хранил в дальней ячейке памяти, под замком – но ключик в тот замочек вставлял редко: не было тяги. Мало кто знал о том произшествии, а, точнее, никто и не знал – за исключением, разумеется, нескольких человек: самого Артёма, дочкиной мамы и, может быть, самой дочки Веры. Изредка возвращаясь к этой истории и перелистывая её страницы, Артём Каратута всё твёрже убеждал себя в том, что всё сделал правильно: предупредил девушку, что жениться на ней не собирается ни при какой погоде, детородное своё назначение, приехав на трамвае в какое-то подмосковное Куево-Кукуево, выполнил до конца, не пообещав при этом никаких отцовских гарантий. Но девушка о гарантиях и разговора не заводила: было не до того. Вдобавок она сказала потайным жарким шёпотом, что любит Артёма Каратуту не на шутку и хочет родить от него ребёночка. Артём был рад поделиться жизнью с хорошей милой девушкой и подарить ей от всей души счастье материнства. В конце концов, не обязательно жениться для продолжения рода – не каменный, всё же, век на дворе! Добрые намерения – вот что главное.

Пришёл час, и Артём Каратута, распростиившись с надоевшей Россией, улетел на ПМЖ в Израиль. Там, в далёком краю апельсиновых рощ и финиковых берегов, Артём, к собственному удивлению, вспомнил о дочке Вере, и её неощутимое существование в Куево-Кукуево вдруг показалось ему сопряжённым и связанным тонкой шёлковой нитью с его собственной жизнью. Эта странная незваная мысль приятно овладела душой Артёма Каратуты – в пику, возможно, отщепившемуся от родового ствола австралийскому сыну Стёпе. И, когда другой час пришёл, и уже обустроившийся в новой жизни Артём отправился независимо взглянуть на бывшую родину – как она там сидит в своём снегу – он точно знал: эту Вера надо разыскать. Может, она тоже захочет приехать в Израиль, к отцу – погостить или же навсегда. Ей должно быть уже за сорок, у неё, скорей всего, и свои дети есть. А, может, она овдовела и теперь живёт одна; так даже проще. О Вериной маме Артём Каратута не вспоминал – чего о ней вспоминать, если она, вполне возможно, уже умерла или вышла замуж и уехала в другой город.

Оглядевшись в Москве, Артём приступил к розыскам. Он собрался было ехать в Куево-Кукуево, но потом раздумал: там все дома одинаковые, как Вера найдёшь? Ему подсказали обратиться в платное справоч-

ное бюро, там долларов за сто найдут хоть семью с детьми, хоть мать-одиночку. Заполняя бланк на ускоренный поиск, Артём Каратута вдруг оцепенел, и шариковая ручка застыла над пустой строкой: он совершенно позабыл, как звали маму Веры. Таня? Нет. Лена? Тоже нет... Вместо имени той добродушной девушки зияла в памяти аккуратная чёрная дырка. Почему-то он запомнил только фамилию её первого мужа-армянина, которого она, походя, упомянула раз-другой – Мнацаканов. Но с этим армянином Верина мама разругалась и развелась ещё до того, как познакомилась с Артёром Каратутой, так что этот Мнацаканов, даже если бы он нашёлся, вряд ли смог бы помочь. Да и как его найдёшь, если армян в Москве хоть пруд пруди, а как звали Мнацаканова по имени – Ашот или там Рубен – зависший над бланком Артём не имел представления.

– Забыл, как звать... – отодвигая незаполненный бланк, удивлённо пробормотал Артём Каратута и поднялся из-за стола. Провожаемый нехорошим взглядом привольно откинувшегося в дорогом английском кресле служащего, он вышел на улицу. Единственное, чего ему сейчас хотелось – так это выкрикнуть, обращаясь ко всему миру, к небу и земле: «Да как же это так?!» и с размаху огреть себя ладонями по ляжкам. Но, будучи от природы сдержаным человеком, Артём не желал привлекать к себе внимание прохожих, а поэтому руками не размахивал и удручённо молчал. Найти знаменитого «дедушку на деревне» было несравненно проще, чем отыскать дочку Веры в многомиллионной Москве. Идти по следу Артёму было никак невозможно, потому что не было и следа: газета, где служила когда-то секретаршей позабытая мама, давным-давно прогорела и закрылась, и в редакционном «сталинском» доме теперь грохотал шарами и кеглями боулинг. Поиск Веры, таким образом, с самого начала, с первого дня упёрся лбом в глухую непроницаемую стену. Винить в этом Артёму было некого, кроме как самого себя и свою проклятую забывчивость; а ведь знал, наверняка знал и имя, и фамилию той миловидной секретарши – и вот забыл! И надежды вспомнить не было никакой. Оставалось только собрать чемодан и возвращаться домой, в Тель-Авив.

Артём Каратута так и сделал.

До вечера оставалось недолго, когда всадники увидели в ложбине, на пологом спуске, уходящем к витому, в зарослях непокорного кустарника ручью, кишлак Ак-Топоз. Там вразнобой, переливчато брехали собаки, как будто кто-то невпопад барабанил по клавишам расстроенного рояля. Золотистые, цвета свежеиспечённой лепёшки, глинобитные кибитки были прихотливо разбросаны по спуску. Появясь здесь улицы и просеки – и кишлак тотчас превратился бы из свободной стоянки людей в какой-то заштатный рабочий посёлок или совхоз с гнусным сельсоветом под драным национальным флагом. Но ни Рувиму Веселовскому, ни Артёму Каратуте и в голову не приходило выискивать здесь названия улиц на стенах киби-



ток. Рувиму было известно, что жилище покойного Джаныбека, суфия, стоит на берегу ручья, и этого ориентира было более чем достаточно.

Предзакатное небо над кишлаком наливалось густым соком вечера, заросли вдоль ручья чернели на глазах, а островерхие снежные пики гор по другую сторону ущелья вспыхивали и рассыпали шлейфы искр, как будто бесшумные молнии вонзались в лёд и камень. Высшая власть гор над людьми, зверями и деревьями была здесь неоспорима и безгранична, и никто – ни районный милиционер с ружьём, ни новый народный хан в столице – ничего не могли с этим поделать.

Пока ехали через кишлак, повстречали нескольких местных – мужчин и женщин.

– Салям алайкум! – дружелюбно приветствовал местных жителей Рувим Веселовский с высоты седла. – Лейла где тут живёт? Лей-ла!

Разглядев приезжих, их европейские лица, встречные не задерживались с ответом и указывали рукою, куда надо ехать. Как видно, приезжие появлялись здесь не часто, а русские, пусть даже и евреи, вообще никогда. Нетрудно было сообразить, что они могли искать в Ак-Топозе лишь только ту Лейлу, которая приехала сюда с мужем-суфием из большого города Кокмак, где русских полно, и одиноко проживавшую теперь в кибитке на берегу ручья. Других дел у русских в кишлаке Ак-Топоз не было и быть не могло.

– Рахмат! – учтиво благодарил встречных Рувим Веселовский и, трогая коня, отпускал поводья.

Артём Каратута поспевал за своим товарищем. Получалось, что любой встречный-поперечный знает, где живёт эта Лейла, а про Веру в Москве никто не знал и не слышал; и это, если разобраться, было несправедливо. Вздохнув, Артём в очередной раз передумал рассказывать Рувиму историю про утерянную дочку Веру и её забытую маму, тем более что путники почти уже подъехали к месту своего назначения – одиноко стоявшей на отшибе, у самого ручья кибитке Лейлы Куртовны.

На вежливый, но не просительный стук Рувима Веселовского из кибитки донеслось:

– Заходите, не заперто!

Стучать в дверь тут могли только приезжие издалека чужаки, поэтому хозяйка и откликнулась по-русски. Рувим оглянулся, со смущённым торжеством поглядел на Артёма Каратуту и потянул ручку.

Лейла Куртовна сидела у оконца, на голубом пластмассовом, неведомо как попавшем сюда дачном стуле с подлокотниками, в единственной жилой комнате дома, приированной, с застланным лоскутным покрывалом топчаном у одной стены и выкрашенным серой масляной краской фанерным шкафчиком у другой, с голым столом с керосиновой лампой посередине. В жидком свете лампы трудно было не то что определить, но

и предположить, сколько женщине лет: пятьдесят или все семьдесят. На Востоке женщины быстро изнашиваются, а в горном кишлаке и подавно: там один лишь Аллах знает достоверно возраст той, которой суждено состариться и в час назначенный покинуть наш круг.

– Лейла! – задержавшись на пороге, промямлил Рувим Веселовский.
– Вы... Ты...

Лейла Куртовна глядела удивлённо.

– Вам чего? – спросила она. – Да вы зайдите.

Застыв на месте, Рувим не сводил глаз с восточной старухи в её бесформенном чёрном платье и шальварах, собранных в сборки у щиколоток, над бортами глубоких азиатских галош. Артём Карапута лёгонько подтолкнул своего товарища и переступил порог вслед за ним. Они оба, рядом, уселись на край топчана, скрипнувшего под их тяжестью. Рувим удручённо молчал.

– Тут вот какое дело... – старательно глядя мимо женщины у окна, начал Артём Карапута. – Мы из Тель-Авива приехали... – Не зная, что бы ещё сказать, он запнулся и умолк.

Лейла Куртовна взглянула на Артёма с опаской, как будто он ей объявил, что прибыл в Ак-Топоз не из еврейского края, а прямым ходом из районной психбольницы. Из Тель-Авива! Да тут, в кишлаке, про таких и не слыхивали отродясь.

– Я ваш отец, – глухим голосом сказал Рувим Веселовский и добавил еле слышно, скорее, для себя, чем для неё: – Папа...

– Вы Курт? – чуть подавшись вперёд, недоверчиво спросила Лейла.

– Я Рувим, – сказал Веселовский. – Какой ещё Курт?

– Мама сначала думала, – объяснила Лейла, – что он из Ашхабада.

– Нет, – сказал Рувим и улыбнулся косо, как неудачной шутке. – Нет.

– Я тоже не поверила, – утвердительно продолжала Лейла. – Он никакой не туркмен, а австриец. Он в Вену уехал.

– В какую там Вену! – досадливо махнул рукой Рувим Веселовский.

– В Израиль я уехал, поэтому она вам ничего и не сказала. Испугалась.

– Мне тогда годика ещё не было, когда он уехал, – сказала Лейла и поднесла широкий общлаг рукава к повлажневшим вдруг глазам. Это слово – годик – вылетело из её провалившегося беззубого рта с завёрнутыми внутрь сухими губами, как яркая бабочка из тёмной щели.

– Это правда, – сказал Рувим. – Вам тогда был год.

– У меня фотография есть! – с вызовом сказала Лейла Куртовна. – С Куртом!

Артём Карапута, слушавший внимательно, закашлялся и прочистил горло – на перевале его продуло. Артём мысленно помещал себя на место своего товарища, и ничего хорошего из этого не получалось: сердитая старушка не обрадовалась появлению Рувима, она его вообще не сibi-



рается признавать. Ничего себе! Выходит дело, Рувим зря старался, зря надеялся, что получит родную дочку на старости лет, на чёрный день. Уж лучше бы тогда всё обернулось, как у него самого с московской Верой: не нашёл, и кончено! А то попёрлись сюда, на край земли, а зазря.

– Никакого Курта не существует! – помолчав, сказал Рувим Веселовский. – Это просто выдумка. Курт это я. Но не я.

– Существует, существует! – упрямо возразила Лейла. – Я вам сейчас карточку покажу!

Поднявшись со стула, она подошла к шкафу, приотворила фанерную дверцу и наклонилась над аккуратно составленными на полке коробками. Искала она недолго. Распрямившись, с прямоугольником старой фотографии в руке, Лейла повернулась к Рувиму.

– Вот, смотрите! – не выпуская фотографию из рук, сказала Лейла. – Это Курт, он меня держит!

Рувим, сцепив на коленях пальцы в замок, вглядывался в молодого красавца с ребёнком на руках.

– Это я вас держу... – сказал Рувим Веселовский. – Как же вы не узнаёте!

– Я вам не верю! – строго сказала Лейла. – Как вам не стыдно! Вы не Курт! – Она, прищурив для зоркости глаза, уставилась, не мигая, на сидящего перед ней плешилого старика с красными прожилками на морщинистых дряблых щеках, с коричневыми пятнами на тыльной стороне ладоней. – И ни капли на него не похожи!

Артём Каратута, сидевший неподвижно на краешке топчана, удивился: почему это Рувиму должно быть стыдно? За что? Это уже чересчур... И нечего тут распинаться и доказывать, кто Курт, а кто не Курт.

– Пойдём, Рувим, – сказал Артём Каратута. – Бесполезное дело...

Превозмогая боль в ногах и сбитом копчике, он стал медленно подниматься с топчана. Более всего на свете ему не хотелось сейчас снова садиться на лошадь; он думал об этом обречённо, с тяжкой тоской.

– Да, идите, – сказала Лейла Куртовна. – В соседней кибитке никого нет, можете там переночевать.

Они вышли, не прощаясь.

А Лейла Куртовна прикурила фитиль в керосиновой лампе, но не до конца; комната погрузилась в желтоватый полумрак. Сидя на дачном стуле, она рассеянно глядела в окно, за которым ничего нельзя было вначале разглядеть, кроме ночи. Потом как бы из ничего, из тьмы возникла картина, и Лейла напрягла зрение: красивый Курт бережно и с любовью держал её на руках, и мама тут стояла, рядом.

А Рувиму Веселовскому места на этой картине не нашлось.

Июль, 2011.



БАТЫРКУЛОВ Тайтөрө
— Таластын Кара-Буура айылымында 1922-жылы туулган. 1937-жылы ата-енеден жестим калат. 1938-жылдан тартып чыгармачылыгы башталган. 1941–1945-жылдары Улуу Ата Мекендик согушка катышкан, 2-төптөгү майып. 1957-жылы Тажикстамга тил үйрөнүүгө барып, жасап калган.

Көрүнүктүү тажик жазуучулары Жалол Икраминин «Мен айыптуумун» романын, Толис Пулодовдун «Саратан» повестин кыргыз тилине, Биктияр Муртазаев менен биргеликте Ч.Айтматовдун «Саманчынын жолу» повестин «Ала-Тоо» журнальынан тажик тилине которушкан. Коптогон аңгемелери, макалалары «Вокруг света», «Фан ва турмуш» (Өзбекстан) журналдарына, газеталарда жарыяланган.

«Тоо чымчык» (1965) китебинин, аңгемелер жыйнагынын (1991-ж. тажик тилинде) автору. Учурда Бишкек шаарында жасашат.

Проза



ТОЛУВАЙ СЫНЧЫ ЖАНА ЭШКАРА ҮРЧҮ БИЗДИН БАВАЛАРЫВЫЗ

(Уландысы, башы өткөн санды)

Биз, Өзүбекстандын Жети-Кечүү, Заамын, Бакмал өрөөндөрүн жердеген тогуз уруу байтейиттин бирибис. Биздин уруувузду чапаң тейит дейт. Биздин түпкү бававыз аты Канкел деген киши экен. Канкел бававыз абдан ачуулуу киши экен. Ошо өткүр кыялына карата аны «Канкел чапаң» деп аташыптыр. «Чапаң» деген сөз өткүр, тез, ачуулуу, урушчаак деген сыйктуу түшүнүктөрдү берет.

Арадан анча жылдар өтүп, Канкелдинин уулкыздары чоңойуп үйлүү жайлую, балалуу болушат. Алардын балдары үйлөнүштөт. Ошентип «чапаң тову» аталаат. Алар да өнүп-өсүп көвөйүшүп акыр аягында азыркы тогуз уруу тейиттин бири чапаң уруусу түзүлөт. Авал башта канкелдиктер Санзар дайрасынын башы Тентек деген жерде жашашкан. Эл көвөйүп, батышбай Заамын жакка тараган. Азыр мында да батышбай калдык.

Биздин түпкү бававыз Канкелдини бекери-нен «чапаң, өткүр, ачуулуу» девептир. Бава-выздын ушул мүнөзү бизде баарывызыда бар. Оволу биз өзүбүз баштап урушбайбыз. Бирөөгө бейчеки тийбейбис. Кокус башка уруудун адамы



өзүбекби, орусбу тийишип урушса, биздин ачуувузга тийсе, биз кайтбайбыс. Алар бешөө биз жалгыз болсок да алар көп деп коркбайбуз. Мушташа беребис. Күчтүүлүк кылып басып алса, асты-астында жатып да уруша беребис, – деп борсулдап күлдү Эсиркеп карыя. Мен укканыма тандана жылмайдым.

* * *

– Кыргыз болгондордун баарына белгилүү, даңазасы булуң-бурчка тараган, айтылуу Толувай сынчы жана аны менен бирге өскөн, бирге жүргөн Эшкара ырчы экөөвү тен Канкелдинин уругу чапаң тейиттен болот. Экөөвү бирдей жашташ, мойунса (курбу) болгон. Аш-тойлордо, ар кандай жыйындарда экөөвү бирге жүргөн. Таңшып ырдаган. Толувай сынчы болсо ат күлүгүн сындалган. Өзүңөр билесиздер кыргыз калкы кадим замандардан бери төрт күлүк малдын ээси болуп келген. Айрыкча жылкы баласын артыкча баалаган.

Толувай сынчы менен Эшкара ырчынын өткөнүнө эки жүз элүү – үч жүз жылдан да ашты деп болжолдойбуз. Бул эки кишинин бизден эке-нине бизде бир таарыгычтык далил бар. Ана ошол таарычтык чындык ошол эки улуу кишинин элге кылган кызматын ачык айкын далил менен көрсөтүп, билгизет. Жана ушул құнғо чейин Толувай сынчынын жана Эшкара ырчынын бизден экенине әлдин эсинен кетирип унуттурбай гүвө болуп келатат. Ал мындайча:

* * *

Өткөн кылымдардын жоокерчилик жылдарынын биринде Кутан – Жунгар (Котон десе да болот) тараптан калмактар кыргыз жерине басып кирет. Кыргыздарды чаап Самаркан, Букаранын чегине чейин сүрүп барат. Ошондо биздин байтейиттин авай уруусунун баатыры Баян баатырдын бир чырайлуу кызы калмактардын колуна туткунга түшөт. Калмактар сулуу кыздын жөнөкөй кыз эмес экенин, кандуу салгылаштарда калмактарга каршы тайманбай кайраттуу чавышкан баатырдын кызы экенин билишет. Баян баатырдын кызын өтө кымбат баалуу олжо катары Котондун ганына жөнөтүшөт. Котон ганы сулуу кызды аялдыка алат.

Ата Журтунан ажыратылган кыргыздар калмактарды тынч жаштбайт. Атчан кыргыздар тийип качып-тийип качып, калмактардын колун козгоп уруша беришти. Аязы катуу кышта да, жаанчыл жазда, күздө да ысык күндүү саратан айларында да калмактарды түрткүлөп,



сайгылап айласын курутат «Токмогу күчтүү болсо, кийиз казык жерге кирет» дегендей, жакшы куралданган калмактар артаравынан келтектеле берип, кыргыздардын жайларын таштап качышка мажбур болушат.

* * *

Калмактар кыргыз жергесинен куваланды. Уруш увагында журтунаң ажыраган кыргыздар жайларына кайра барып жайлансышты. Жоокерчилик жылдары кайсы келин, кайсы кыз каякта калды? Азыр кайда жашашат? Кыргыздар саресеп салып кыздарын сурашып издешти баштайт.

Баян баатырдын кызы Котон ганынын колунда экени угулат. Тентек айылына чоң жыйылыш чакыралат. Эл кеңешет. Котон ганынын колунан Баян баатырдын кызын бошотуштун амалын ақылдашат. Ар кыл ойлорду ортого койушат. Котон гандыгына барып сыр байкашкан, Котон ганы жана эли кандай нерселерди жакшы көрөрүн билип келишке, Толувай сынчы менен Эшкара ырчы экөөнөн өтөр элчибис да эпчилибис да жок! Ушул экөөвү ишти ийгиликтүү бүтүрүп келет дешип жыйынды жыйынтыкташат.

* * *

Ошол жылдары Толувайдын синчылыгы, Эшкaranын ырчылыгы жака-белдеги элге белгилүү болгон увагы экен. Экөвү, кокус тоо арасында кеч калсак жылуураак кийинип, төшөнүп, отурушка деп чепкентөшөнчүлөрүн бир атка жүктөштөт. Бирден жүрүштүү атты салт минишип, алыски Санзар бойу Бакмалдан Тентек деген айылдан аттанышат.

Ала-Тоолорду аралап баратып конгон үйлөрдө Эшкара ырчы булбулдай сайрап ырдайт. Толувай синчы жылкы баласын синдап элдин көңүлүн бөлөт. Канча алтаптар кайраттуу жол жүрүп Котон шаарына барышат. Шаарды аралап базарларын, дүкөндөрүн, ашкана, чайканаларына киришет. Эмне кымбат, эмне арзан билишет. Эли менен ангемелешип, сыр тартып байкашат. Күндөрдүн биринде Толувай синчы Эшкара ырчыга езүнүн көңүлүндөгү тыянак бикирин билдирет:

— Котондун эли ала көөдөн, ашыра чапма, мактанып, жалган айтма эл экен. Бул эл мактаганды жакшы жактырат экен. Мактасан маашыркап мамырап, териси кецип, бүткөн бойу жибип, камырдай көвөт экен. Соогалап (тартуулап) кымбат баа буйум берсең сөзүнө көнөт экен. Гандын сыры билинди. Ишибис ийгиликтүү бүттү. Эми кетели, — дейт.



* * *

Толувай сынчы, Эшкара ырчы экөөвү эгиз козудай ээрчишип, эсенаман элине келишет. Тогуз уруу Тейиттин ақылдуу аксакалдарын Тентек айылына чоң жыйынга чакырышат. Айылдардан адамдар бүт чогулгуча Эшкара ырчы залкар күүлөрдөн чертип, шашып ырдап, келгендердин көңүлүн көтөрүп отурат. Эл толук келишти делинет. Толувай сынчы эл алдына чыгып, тике туруп, эл күткөн каварды угузат:

– Сиздердин каалаганыңздарды орундааттык. Куру кол кайтпадык далилдерди топтоп апкелдик. Котон шаарынын булуң-бурчуна чейин көрдүк. Сүйлөштүк. Сурадык. Билдик. Котон гандык шаар экен. Буюмдардын эң кымбаты кызыл, кара киши түлкүлөр, суусар, сүлөөсүн, кундуз жана айрыкча илбирс терилер кымбат экен. Биздин ишибизди ийгиликтуү бүтүрөр буюмдар жапайы жандардын түктөрү экен. Буларды тавыш бизге кийин эмес! Ушулардын баары өзүбүздүн ата журтувузда бар, – дейт.

Жыйылыштагы айыл аксакалдарынын баары Толувай сынчынын айткан каварына ынанышат. Ал замандарда кыргыздардын баары малчы да, аңчы да, жоокер да болушкан. Адамдар тарайт. Айылдарына барышат.

– Баян баатырдын кызын бошотовуз! Кымбат баа түктөр Котон ганына тартууланат. Кызыл киши, кара киши түлкүлөр, күмүш кылкан калтар түлкү керек. Суусар, сүлөөсүн, илбирс уулагыла деген кавар айылдарга жарыяланат.

Жапайы жандараттардын түктөрү (жұнұ) жетилди деген кезде бүркүтчүлөр, тайганчылар, капканчылар аң улашты башташат. Ошондо аңчылардан биринчи болуп Жети-Кечүү жеринен Калмамат аңчы тайганина бири кара киши түлкү, бир кызыл киши түлкү алдырат. Түлкүлөрдүн каварын угуп, Малгүзар тоосун ашып, Эшкара ырчы барат.

Кара киши түлкү Калматай мүлкү

Биздерге берін жети киши түлкү.

Ырысың курган Котондун ганы

Жактырат экен кара киши түлкү, –

деп ырдап баарып киши түлкүлөрдү алып келет. (Азыр андай түлкүлөрдүн уругу бул чөйрөдө жок, кармай берип түгөнүп бүткөн). Ошондо Котон ганына он кара киши түлкү тартууламакчы болушат. Бирок Жети-Кечүү, заамын Бакмал тоолорунан бирөөдөн башка тавылбайт. Аңчылар Алайдын тоолоруна баарып кара киши түлкүлөрдү, эки илбирс тери менен апкелишет.

Котондун ганына аздык кылбасын, көңүлү толбой калбасын дешип, кызыл киши түлкүдөн онду, жыйырма суусар, беш күмүш кылкан калтар түлкүлөрдү, беш сүлөөсүн, эки кундуз тери, эки илбирс тери чогултушат. Терилердин баарын чевер аялдарга берип ашқа салдырып ашаттырат.



Аштан алып терини кырып, сууга таза жууп, керип-чойуп, ийлеп, жумшартат. Кымбат баа терилердин түктөрү кувулжуп кулпуруп, чырайына чыгып сулууланат. Көргөндүн көз карегин өзүнө тартат. Бир көргөн кишинин көздөрү тойбой дагы көрсөм дегидей болот.

Кышы менен сарамжалды бүтүрүштөт. Жаз жаркырап келген күндөрдүн биринде Тентек айылына айыл аксакалдары дагы чогулушат. Күн мурунтан даярланып таңылган таңылчактарды эки атка жүктөштөт. Толувай сынчы менен Эшкара ырчы аттарына минишет. Бирден атты жетелешет. «Ай жүр, аман жүргүлө! Котон шаарына эсен-соо баргыла! Ак жол силерге элчилер! Алла, Алла Таала сактасын Алла-Теңир көз салсын! Жолуңарды ачсын!» – деп көпчүлүк бата беришет. Эки элчи элинин батасын алып, эли менен коштошот.

Испара, Чаркөө атавыз мұлко-ов
Баян бир кызын бошото албай
Боловузбу элдерге күлко-ов,
Написи бузук Котон ганга
Алып баравыз кара киши түлко-ов, –

деп Эшкара ырчы ырдал жөнөйт (ырап кетет).

Улама сөз санжырага караганда биздин түпкү уруувуз байтейиттин бавалары илгерки кылымдардан бери испара, чаркөө, тажикче «чоркух» делинет. Баткендин тегерегинде жашаган экен. Ошолордон бир беш үйлүү тейит белүнүп Жети-Кечүү, Бакмал өрөөнүнө көчүп барышат. Биз ошо беш үйлүү тейиттен көвөйүп тогуз уруу тейит болупбуз. Толувай сынчы менен Эшкара ырчы Испара, Чаркөө (Чоркух), Баткениди аралап Айдар-кен, Кызыл-Кыяны карай кетишет.

* * *

Бирден ат жетелеген Толувай сынчы менен Эшкара ырчы Оштон Кетмен-Төвөгө, андан нары Сүусамырды аралап Үрүмчү, Кашгарды карай жол алат. Арадан көп күндөр, көп түндөрдү ат үстүндө өткөрүп көздөгөн шаары Котонго кирип барышат. Толувай сынчы менен Эшкара ырчы экөөвү калың дарактуу, гүлдүү чайканада отуруп кенешишет. Бири-бирине суроо беришет. Суроолорго жооп издешет.

– Эми кандай кылавыз? Көрүнгөнгө сырывызды айтсак болбос? Шаардын иш билерман кишилеринен эч кимисин тааныvasак? Падыша тартууну беришке ишенимдүү кишини кантип тававыз? Алдар көсө, алдамчы, шайтандарга алдатып койбосок?! Жаратканым өзүң сакта?! Өзүң бизге жардамдаш?!

Нары ойлошот, бери ойлошот. Ар кыл бикирлер билдирилет. Акыры Толувай сынчы акыркы тыянак сөзүн айтат.



– Падышанын ган сарайына жакыныраак баралы. Ошонун айланасындагы дүкөндөрүнө, ашканаларына, чач-тараштарына кирели, көрөлү. Сен Котондун ганын, акимин имараттарын, бак-дарак гүлдөрүн, адамдарын мактап ырдай бер. Көвүнчө ганды мактап ырда. Бири болбосо бири түшүнөт. Бири болбосо бири ганына кавар айтат. Шаарывызыда эки кыргыз жүрөт. Бирден атка минип, бирден атты желеп алган. Жетелеген аттарында таңылчактуу жүктөрү артылган. Бири овон салып ырдап жүрөт, ырдагандын үнү, ойногон овону угумдуу экен деп ганына каварлайт, – дейт.

* * *

Толувай сынчынын айткан ақылы бойунча Эшкара ырчы жагымдуу үнүн созолонтуп эт базарын, мөмө базарын, нанбазарын, мата сатчу, кийим сатчу дүкөндөрүн кыдырып ырга кошот. Ошолордун баарына Котон ганын кошуп мактап ырдай берет.

Толувай сынчы айткандай Эшкара ырчынын жагымдуу үнүнүн кавары ганга угулат. Котон ганы аттайды киши жиберип сарайына алдырат. Толувай сынчы менен Эшкара ырчы аттарын жетелеп калың бактуу, гүлзарлуу жайга киришет. Эрчитип келген киши:

– Силер ушунда дем алып тургула. Мен тыяка барып келем, – деп кетет. Ал киши кыргызча дурус түшүндүрдү. Толувайлар кандай жайга кирдик дегенсип тегерегин тиктешти. Овочороок жердеги мөмөлүү дарактын арасына тигилген беш отонду көрүштү. Бешөөвү беш башка түстүү (отон – өргөө, кооз чатыр, кайма). Бири кызыл, экинчиси жашыл, сары, көкмөк. Бешинчиси кызылала.

Толувайлар отондорду карай басышат. Отондордун бет маңдайына курулган ак жаркырак кең секиде беш кыз саймын отурушат. Бешөөвү тен бирдей кийим кийинишкен. Толувайлар токтошот. Толувай сынчы кыздарга астыртан авайлай көз чаптырат.

– Эми сен элибизди, жерибизди, жайлоовузду, чапаң, авай урууларды кошуп ырда! Ушул бешөөнүн ичинде биздин кызызыыз болсо бир нишана белги берет. Бол! Батыраак башта! – дейт Толувай сынчы.

Эшкара ырчы комузун күүгө келтирип угумдуу үнүн созолонтот. Тогуз уруу тейитти, айтылуу жайлоо Кашка-Сууду, Санзар бойу Бакмалды, Жети-Кечүү, Кара-Мазарды, Сүттүү-Булак, Кара-Шакшак, Тентекти кошуп ырдайт. Ошондо ортодо үчүнчү болуп отурган кыз эңкейип саймын сыйган болот. Бирок саймын сыйбай, Эшкара ырчынын ырына берилип, угуватты. Толувай сынчы кыздын кыргыз экенин, болгондо да Баян баатырдын кызы экенин аныктап байкайт.

Ушул увакта ничке арыкка ағып келген суудун шылдыры угулат. Суудун шылдырын угуп, Толувай сынчынын аты суу ичишке умтулат. Толувай

вай сынчы атын сууга карай жетелейт. Аңғыча аземдүү, эң эле келишимдүү кийинген беш кыз секиден түшүшөт. Ар кимиси өзүнүн отонун карай басышат. Эшкара ырчынын ырына кулак түрүп тыңшаган кыз, дагы ыр уга чойула жай басып барып четки кызыл отонго кирет. Толувай сынчы баарын байкайт. Бири сынчы, бири ырчы эки элчи, окшош кийинишикен беш кыздын жүздөрүн көрүшбөдү. Апапбак, жупжука, үлпүлдөк жибек жоолуктары кыздардын беттерин жашырып көрсөтбөдү.

* * *

Котон ганы Толувай сынчы менен Эшкара ырчыны гандыгында кавыл алды. Эки элчи берер белектерин белендеп ордонун сакчыларына көтөртүп барышты. Котон ганы жаркыраган алтын тагында. Айланы, жанында увазирлери, шаардын акими, дагы башка башчылары. Кооз, жасалгалуу кең жай. Жаркырак саймалуу кийимдүү кишилер белектерди көтөргөндөрдү эрчитип эки элчи катар басып жакындал барып, колдорун көкүрөгүнө койуп ийилип салам айтышты. Котон ганы аманчылыкты кавыл алып жооп айтты.

– Ко-ош! Урматтуу мейманда-ар! Кандай кызмат-максаттарды каалап келдициздер? – деп сурайт ган.

– Улuu даражалуу ганым, айланага айтылган даңазаңызды угуп жүрүп, алыскы Ала-Тоодон атайы сизге арнал соога алып келдик. Айып этбесениз оволу ошол белектерди көрсөтсөк. Анан максатызызды айтсак, – дейт Толувай сынчы. Котон ганы макул болуп баш ийкегилейт.

Толувай сынчы кызыл оймолуу жүл куржундун илмектелип бекитилген оозун ачып, биринчи кара киш түлкү терини алып, башын ылдый караташып, куйругун түп жагынан кармап катуу-катуу, силкилдетип силкип-силкип гандын буттарына жакын апарып жая таштады. Канча увактан бери бүктөлүп, буулугуп жаткан теринин түгү катуу силкилдеткенде куду уйкудан ойгонгондой өзүнө келип, жагалданып кулпурду.

Биринчи кара киш түлкү түктүн артынан экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчи кара киш терилер уйпаланган түктөрүнө жан кирип, көз карегин өзүнө тартып, чыныгы өңүн көрсөтүп Котон ганынын бут алдына ташталды. Котон падышасы чыныгы чырайлуу кара киш түлкү түктөрдүн биринен экинчисине көз жүгүртүп отурду. Көргөн сайын көргүсү келет.

Толувай сынчы онунчу кара киш түлкүнү куржундун түвүнөн алып чыгып каккылап силкилдете баштаганда Котон ганы кувана жылмайды. Карап отургандардын баары күлүмсүрөп баштарын ийкегилешти. Кээлери актаа сүйлөшүп баш ийкегилеп, бир бикирди макулдашыватышты.

Толувай сынчы жүл куржундун экинчи көзүн ачты. Куржундун бир жагындағы он кызыл киш түлкү теринин бирденинге экөөвүн алып чы-



гып бирин койуп экинчисин, алмак-салмак силкилдетип силкип-силкип, кара киш түлкүлөрдүн үстүнө койду. Кызыл киш түлкү тоо кайыңдын чогуна окшоп қыпкызыл болуп күйүп турат. Кызыл киш түлкүлөр да гандын көнүлүн өзүнө бурду. Котон ганы құлұп сүйлөп, қытқылыктап құлө баштады.

Толувай сынчы суусар таңылчакты чечти. Жыйырма суусар терилерди жалғыздан алып кагып силкбей төрт-бештен карман эки-үч жолу булгалап силкип, анан тову менен көтөрүп Котон ганын карай басты. Ган каткырып, «апкел» дегенди билдирип колдорун сунду. Толувай сынчы карамтыл, ағыш, көгүш, сарғылт ар кыл өндө түс берген суусарларды гандын колуна берди.

– Мына-а! Келгиле-е! Көргүлө-ө! – деди ган аткаруучу, башкаруучу, жардамчы кызматчыларына.

Алар келип бирден-экиден суусар алып, кызыга карап биринен экинчиши алып «мунусу сонун экен», «тигиниси чырайлуу экен» дешип макташып көрүватышты.

Толувай сынчы күмүш кылкан калтар түлкү терилерди апкелип Котон ганынын көзүнө көрсөтө көз алдына жайып таштады. Котон ганы бир жагы куванып, экинчи жагы таңданып, тамашалап, башын калтаңдатып биринен экинчисин тиктеди.

Толувай сынчы өзүнчө оролгон таңылчакты чечип тай сүлөөсүн, гой сүлөөсүн деп аталган сүлөөсүндөрдү чыгарды. Силкилдетип силкип-силкип, булгалап каккылады. Түктөрүн ұлпұлдөтүп, кулпунтту. Көрүнүшү көркөмдүү сүлөөсүндер көргөндөрдү кош көнүл калтырбады, тамшантты. Таңдантты.

Толувай сынчы эки кундузду адамдарга даңазалап көрсөтбөй эле терилерге жөн эле кошуп койду. Ақыркы нооват эми эки илбирске келди. Толувай сынчы төрт бурчтуу таңылчакты эки колдоп карман, Котон ганынын бет алдына апарды. Котон ганы баш болуп «бул эмне болду эке-ен? Борум башкача түйүнчөк экен» дешип тиктеп турушту.

Түйүнчөктү түктөрдүн үстүнө койуп чечти. Сырткы ороосун бошотуп сыйрып таштап, ички ороосу апбак декенин ичинен (ак марли) кара чаар илбирс терини түмшугунан карман ейдө көтөрүп Котон ганына сунду. Узун бойлуу ган лып эте тура калып, Толувай сынчы кармаган жеринен уштап жогору көтөрдү. Илбирстин куйругу жерден үзүлбөдү, калмактар дуу-дуу гужулдашты. Котон ганынын оозуна сөз кирбеди. Ган, оң колуталыса сол колу менен уштап илбирс терини элге (жан-жөкөрлөрүнө) көрсөтүвэтты.

Илбирс терини тилбей (кардын жарбай) туйук бойдон ашатыптыр. Тәңгек ара илбирс экен, карасы чымкый капкара, ағыш жайлары апаппак. Көзгө көрүнүш көркү бир башкача! Өзүнө окшошу, тең келери жок буюм. Экинчи илбирстин чондугу орточо экен. Өнү сарғылтыраак. Мындаиды сары илбирс

дешет. Сары илбирстин да өзүнчө өзгөчөлүгү, сулуулугу, көргөндүн көнүлүн өзүнө бураг баалуулугу бар. Аны Толувай сынчы өзү көрсөтүп турду.

* * *

Баятан бери алыссы кыргыз Ала-Тоолордон тартууга деп атайы өзүнө алыш келинген түктөрдү көрүп маашыркап, көнүлү жайма-жай толгон Котон ганы тилмечин жанына чакырат. Бири сынчы, экинчиси жылаажын үндүү ырчы эки элчиге, жадырап-жайнап жакшы пейили менен тиктеп туруп:

– Ко-ош! Кымбаттуу меймандарым! Эми айткыла? Эмне каалайсыңар? Кандай максатты көздөп келдинер?! Ойунарды айткыла?! – дейт Котон ганы.

– Улуу даражалуу урматтуу ганым! Сиздин ордоңуздун бактуу, гүлзарлуу жерине тигилген беш кыл отондун кызыл отонун ичи-тышы менен, ичиндеги кызы менен бериңиз деп сурайбыз, – дейт Толувай сынчы.

Котон ганынын кавагы бүркөлө түштөт.

– Ой, меймандар, тартуулаган мүлкүңөр андай отондордун онунан өйдө! Көптү соогалап, азды сурадыңар! Дүр-дүнүйө тилла мүлктөрдү тилегиле! Кайталап айткыла. Арманда калбагыла! – дейт Котон ганы.

– Улуу даражалуу урматтуу ганым! Бизге ошо кызыл отонуңузду ичи-тышы менен, ичиндеги кызын кошо берсеңиз деп өтүнөвүз! Биздин максатывыз ошол! Биз урук-туугандарыныз, уруу-журтувуз менен сизге эки дүйнө ыраазы боловуз! – дейт Толувай сынчы, дагы.

Котон ганы катуу каарданат. Толувай синчыны кекетип, коркутат:

– Кызыл отондо олжого келген кыргыз кыз жашайт деп силерге ким айтты? Менин ордомдо силердин тыңчыңар бар экен да-а! Азыр чыныңарды айткыла! Айтбасаңар зынданга салам! – дейт Котон ганы.

– Улуу даражалуу урматтуу ганым! Бая, биз ордоңуга кирдик. Бейиш жайга киргендей сездик. Мөмө дарактуу гүлзардын арасына тигилген ар кыл түстөгү беш отонду көрдүк. Жаркыраган кооз секиде баары бир кыл – окшош кийим кийинген беш кыз сайып отурушуптур. Биз кыздардын жүздөрүн көргөнүвүз жок. Кыздардын беттерин апбак жооплуктары жашырып турду.

Ошондо шеригим Эшкара ырчы укмуш кооздуктарды ырга кошту. Ошондо сайма сайып отурган беш кыздын ортодогусу (катар бойунча үчүнчүсү) ырга өтө көнүл койуп укту. Башын эңкейтип сайма саймыши болуп отуруп ырды тыңшады. Мен кыздарды тике тиктебедим. Астыртан авайлай карап байкадым.

Дагы бир далилим: кыздар секиден түшүп отондорду карай жөнөштү. Ырга көнүл бөлгөн ошо кыз аркада калып, илкий жай басып, ыр тыңшап барып уй мүйүз тигилген отондордун ортоңку кызыл отонго кирди. Мын-



да дагы байкадым. Ушул эки далилдин жүзөсүндө. Биз алыстан атайды ат арытып издең келген кызыывыз ушул экен деп билдим. Эли-журтун, урук-тууганын, комуз үнүн, шандуу овон ырларын сагынган кызыывыз экен деп кувандым! – дейт Толувай сынчы.

– Оббо-о-о! Сен, ашкан сынчы экенсің го-о – дейт Котон ганы жүзүнөн кар жааган каары тарап. – Мейли! Бердим. Ошо кызыл отондуу кыргыз кызы менен, ичи-тышы менен бердим. Кызынарга бир кыргыз жорго мингизем. Кызынардын жүгүн жүктөшкө улоо берем! Элчи силерге да сарпай кийит кийгизем. Кызынардын сарамжалы бүтүп алысқы жолго чыгышка даяр болгучаменин мейманканамда дем ала бериниздер, каварлашат, – дейт Котон ганы.

* * *

Ган сарайдагы кыз-келиндерге тарбия таалим, жүрүш-туруш, өз ара ма-миле тартиптерди үйрөтүүчү, орто жашар орто бойлуу өнү-түсү ырайымдуу аял Баян баатырдын кызын жол жүрүшкө көп күн даярдайт. Жолго киер үстү-башын, бут кийим тиктирип кийгизет. Жолазык бышыртып берет. Кызыл отондун өзү эки атка жүк болот. Дагы башка таңылчактары бар. Жолго чыгар күнү саарлап Котон ганы эки элчини чакыртып тайынын айтты.

– Менин силерге айттар эки тайыным бар. Ошону элинерге айта барыла. Биринчиси кызынар бойкат (эки жан) эгер кыз төрөсө, ал кыз эсен-аман чоңойсо, кызды берер күйөө баланын ата-тегин, эне таравын териширип, таза урукка бергиле. Эгер уул төрөсө, ал бала оройуп өзүн-өзү көрсөтөт. Уулдун уругу жети атасына чейин эл башкарып бек болот. Менин бир тайыным ушул.

Эми экинчи тайыным сынчым, кызынарды эсен-аман элинерге жеткирип, өзүң бир кайрылып келип кет, – дейт Котон ганы.

Баян баатырдын кызынын жүктөрү беш атка жүктөлдү, кыздын мингени кызыл жорго болду. Аттын жүктөрү жол алыс деп жецил жүктөлдү. Толувай сынчылар он ат болуп жөнөштү. Толувай сынчы, Эшкара ырчы өзүнчө топ болуп ортодо баратышты. Толувайлардын алдында бир топ, аркасында бир топ, Котон гандыгынын эки топ чериктери (сакчылар, салдаттар) узатып баратышты. Чериктер Котон гандыгынын чек арасынан көчтү өткөрүп кайра кайтышты.

* * *

Толувай сынчы, Эшкара ырчы экөөвү үчтөн аттарды бири-бирине жетелейт. Баян баатырдын кызына ийдиш, азык артылган атты жетелетет. Кээ жерлерде жайлоолоп, кээ жайларда талаалап, көп күн жол жүрүштөт. Таа-

ныш айылдарды аралашат. Толувай сынчы, Эшкара ырчы кайда барбасын калк кадырлаган адамдар эл жактырган ырчы, эл даңазалаган сынчы болгон түнөгөн үйдө Эшкара ырчы заңқылдан ырдал, Толувай жылкы уругун сындан жүрүп көп күндөрдү өткөрүшөт. Акыры Бакмал өрөөнүн жана Санзар дайранын башы Тентек айылына, Баян баатырдын кызын эсен-аман көчүрүп келишет. Кызыл отонду тигишиет. Кызды отонуна киргизет. Эки апта бойу элдин аягы үзүлбөй Тентек айылына келип кетишет. Калмактар менен болгон кандуу салгылаштарда Ата Журтун коргоп, кан төгүп каза болгон Баян баатырдын кызы тавылып, элине келгенин куттукташат.

Арадан айлар өтөт. Күндөрдүн бириnde Баян баатырдын кызы толгоо тартат. Айылдагы эмчи-домчу энелер, келиндерди төрөтүп жүргөндөр чогулушат. Бала бакырып түшөр замат аялдын бирөөвү наристени ко-луна алып:

– Уул, уул төрөдү! Кыпкызыл капыр төрөдү! Кыпкызыл капыр! – деп жарыялайт аял.

Эртеси эл келип жентек жемей башталат. Арадан үч күн өтөт. «Кыпкызыл капыр төрөлдү» деген сөз адамдарга таралган. Эми чыныгы атын атап коёлу деп айыл аксакалдары, байбиче, кемпирлер чогулушат.

– Кана-а, балага ат коёлу? Баланын аты ким болсун? – дегенде карыялардан бирөө мындей дайт.

– Наристенин аты өзү менен кошо төрөлгөн экен. Баланын аты Кызыл болсун! – дайт.

– Мейли, болсо болсун! Баланын аты Кызыл болсун. Эсен-аман чоңойсун! Өнүп-өссүн! Невере-чөвүрөлүү болсун, уругу бутактап көвөйсүн, – дешип балага бата беришет.

* * *

Арадан жылдар өтөт. Кызыл балакатка жетет. Кызылды үйлөндүрөт. Кызыл балалуу болот. Кызылдын балдары балалуу болуп, бутактанып көвөйшөт. Барып-барып кызыл тову пайда болот. Ошо Баян баатырдын кызы төрөгөн, Кызыл деп атын койгон баладан бери тултууру жети ата өттү.

Азыр Самаркан обlastына караштуу Галла-Арал районунун «Бакмал» совхозунда Кызыл тову деген бир кыштак кыргызыбыз бар. Аяк-быягы болуп элүү үйлүүчө келет. Буларды биз бектер тову да дейбис. Севеви өз замандарында Кызылдын уругунан эл бийлеген бектери көп болгон. Кызылдардан Умар бий деген чыккан. Умар бий Бухара Амиринин согуш министири (увазири) болгон. Бул таарыгтык чындык.

Кызылдан бери жети ата өттү. Кайсы аталар өткөнүн биз баарыбыз билевис. Алардын анык эсеви бар. Кызыл товунун адамдары өзүлөрү да билишет. Кызылдан тарагандар баваларын жакшы билишет. Кыскасы,



биздеги бир кыштак Кызыл тову Толувай сынчы менен Эшкара ырчынын бизден экенине акыйкыйчын гүвө. Биздин далилибис ооз желинде, сөз менен эмес, жандуу далилде, бир кыштак кыргыз далилдейт.

Толувай сынчы Эшкара ырчынын бизден экенине, алыссы Котон ганына барып, кымбат баа түктөрдү тартуулап, туткундан бошотуп алыш, үч-төрт айлык бойкат маалында көчүрүп келген Баян баатырдын кызы терөгөн, аты Кызыл деп аталган адамдан тараган Кызыл тову деп аталган бир кыштак эл бүт баары буга гүвө өтөт. Алар жансыз эмес! Азыркы увакта тириү жашаваткан гүвөлөр.

Эми сөз Толувай сынчы Эшкара ырчынын Котонго кайра барышы жөнүндө. Жыл айланып жазда, Ала-Тоо арасы гүлгө толгон маалда ажырашпас эки мойунса, (курбу) айтылган сөзгө бекем туруп Котонго барышат. Котон ганы жакшы кавыл алыш кадырлап меймандайт. Күндөрдүн биринде:

– Сынчым, сарайымдагы аттарды бир көздөн өткөрүп бер. Кимиси күлүк, кайсынысы тулпар билейин, – дейт хан.

Хандын буйругу боюнча жан-жөкөр, вазирлери чогулат. Толубайды атайы жасалган секичеге чакыртат. Котон ганы карамагында канча күлүгү болсо, ошонун баарын бирден жайдак жетелетип, Толубайдын алдынан өткөрөт. Не бир аттар, не бир аттар! Карасы ок жыландаи ойсоктойт, сарысы суу жыландаи ийсектейт. Ооздугун кемирип ойноктотон не бир күлүктөр Толубайдын көз алдынан, биринин артынан бири өтөт. Толубай сынчы сыга сындал туруп, ошончо күлүктүн ичинен үчөөн четке чыгарат. Толубай сынчы тандап, бөлдүргөн аттардын бири кара, бири боз, бири жейрен чегир болот. Аттар өтүп бүткөндөн кийин Толубай сынчы ханга кайрылат:

– Ханым, мына ушул үчөө тулпар. Лекин, бул үчөө да чыныгы заты тулпар эмес, бирок ушунча аттарыңыздын арасында булардан ашар күлүк жок – дейт Толубай сынчы.

Хан каттуу ойго батат. Ханды жандаган жан-жөкөр, вазир-кеңешчилер өз ара шыбырашат. Баш ийкешет, баш чайкашат. Улам бири ханга барып, бирдеме дейт. «Мактаган өстүрөт, чаккан өлтүрөт» дегендей Толубайдын сынчылыгы жөнүндө ар кыл пикирлер айтылат. Бир оокумда ган ушуна келип, Толубайга мындай дейт:

– Сынчым, кыргыздын кырдан секирген аргымактарынан, казактын кең талаасында желдей учкан күлүктөрүнөн, Хорезмдин кара байыр аттарынан, түркмөндүн кум чайнаган ахал-теке аттарынан тандатып, сынчыларга сындалып топтогон дулдулдарымды сындал, үчөөн жараттың. Лекин буларды да акыйкий тулпар дебедиц. Сынчым, эмки нөөбөт сеники. Казынамдан канча десен ошончо каржы алгын да, эл кыдырып тандап-сындал, мага бир тулпар таап кел да, мени ыраазы кыл. Менден сен да ыраазы болгон элең го, – дейт хан.

Толубай макул болот. Хандын шартын кабыл алат.

– Ханым, эл түгөнбөс кенч. Элден тулпар табылат, – дейт да Толубай менен Эшкара хан ордодон чыгып кетишет.

Экөө Ала-Тоону бет алыш жөнөйт. Кыргыздын Ала-Тоосун аралап, айылдарын кыдырышат. Айтылуу жайлодордо, салкын төрлөрдө, гүлдүү от жеп, карлуу суу ичип өскөн жылкы уругунан, хандын көөнү толор бир тулпар табылар деп ниеттенишет. Күздү күз дебей, кышты кыш дебей, капчыгай өрдөп, ашуу ашып, Эшкара ырдап, Толубай жылкы баласын сындалап, тулпардан тукум издешет. Акыры жазга жуук, бир кара үйлүү кыргыздын үйүнүн алдынан, жабууланган жаман тайчага Толубай сынчынын көзү түшөт. Ўйгө буруулуп, үй эс sine салам айтып, жаман тайчанын абалын сурайт. Оор чомун алдырып, котур тайдын сүлдөрүнө көз салат.

– Ээ, тууган, котур тайдын эмнесин карайсың. Бу тайча былтыр кеч туулду. Отуга элек маалында энеси тоодон учуп өлдү. Энесиз калып, котурга жолукту. Ана өлөт, мына өлөт менен эптеп багып, кыштан кыйшайттым. Эми көктөмдүн көгүн жегенде кантер экен, акылым айран, – дейт тайчанын эсси.

Такымдары ийри котур тайча Толубайдын көңүлүнө толот. «Тулпардын тунугу ушул» – дейт да жаман тайчаны сатып алыш, Котонго карай жол тартат. Нечен апта жол жүрүп, Котон жеринде жаз жадырап, булбулдар сайрап турган маалда шаарга жетишет. Котур тайчанын жаман жабуусун үстүнөн албай хан ордого киришет. – «Сынчы кыргыз, ырчы кыргыз, тулпар туулган тай апкелишти» деген кабар ханга жеткизилет. Жакшы кабар менен бирге жаман кабар да айтылат.

– Эмнеси болсо да өз көзүм менен көрөйүн, – деп жан-жөкөр, вазирлери менен аткананын алдындагы майданга чыгат. Ошондо такыр майдандын дал ортосунда кулагынан күйругуна чейин самсаалак чомду бир кичине нерсени Толубай сынчы ноктосунан кармап, Эшкара ырчы мактап ырдап турат. Хан карап, эч нерсеге түшүнө албай таңданып, же күлө албай, же ачууланбай жакын келип:

– А-а, сынчы-ым, кана, тулпарынды көрсөтчү?! – дейт.

Толубай тайчанын жабуусун сыйрыйт. Айланага сасык жыт бур-р эте таралат. Хан баш болуп тургандар мурундарын чүйрүшөт. Жон-капталы жарапалуу, курсагы чандагай, кулактары шалпагай, башы кичине, көздөрү балбылдак, бирок өзү өтө жүдөө тайча, хандын көзүнө эшек түспөлдөнүп көрүнөт. Хандын көңүлү иренжип, иреңи кумсарат:

– Ханым, бу тайча тулпардын тукуму. Өзүм багып өстүрүп табына келтирип, сизге тулпар чыгарып берем – дейт Толубай.

Толубайдын сөзүнө ханды тегеректеген кенешчилери каткырышат. «Мени бүт хандыгыма маскарадады. Мунун сазайын берейин» – деп хан ыззаланып, каарланат да:

– Сен ушул эшегинди багып, тулпар кылып минип кет! Азыр буларга аткананын бир четинен жай бөлгүлө! Сынчынын көрөгөч көзүн ойгула



да анан котур эшеги менен биргэ койгула! А ырчысын болсо айдал жибергиле. Элине барып кабар айтсын, – деп буйрат хан.

Хандын буйругу эки болбайт. Ошол замат желдettер Толубай сынчынын эки көзүн оюп ташташат. Эшкара ырчыны айдал ордодон чыгарышат. Эшкара ырчы Алла-Тоону аралап, ар-ар жерде эки-уч үйлүү кыргыздарды кыдырып, ботодой боздоп, Толубай сынчынын абалын элге ырдал угузуп, Жети-Кечүү, Бахмалга келет. Эл күйүнөт-күймөнөт. Хандын катуу буйругуна эч дава ойлоп табышбайт. «Толубайдын жаш балдарын көрсө Котон ханы ырайым кылар, эки көздөн ажыраган синчыны коё берер» – дейт да Эшкара ырчы Толубай синчынын эки уулун ээрчтип Котонго дагы барат.

Котон ханы, Толубайдын балдары келди деген кабарды угуп ого бетер жинденет.

– Атасын баксын, өлсө өлүгүн артып кетсин! – деп, хан Толубайдын балдарын кошо каматат.

Толубай балдарын кучактап буркурап ыйлап, ый аралаш акылнасаатын, үмүт-максатын айтат:

– Балдарым, бактыңар ачылат, мен хандын жазасын арам пейил, жаман ишимден тапканым жок. Хандын жаңылыш наадандыгынан таптым. Болор иш болду, эки көзүм оюлду. Эми эптеп биргелешип, эки кышты ёткөрсөк, анан канаттуудай сыйып, элибизге кетебиз. Балдарым, мына бу жаман жабагыны жакшылап баккыла? Эртели-кеч кашылап, жем-чөбүн үзбөгүлө? – деп жүзүн жашка жууп ыйлайт Толубай синчы.

Толубайдын балдары атасы айткандай жабагыны жакшылап багышат. Арадан айлар жылып, жылдар айланат. Толубай синчыны эки көздөн айрылткан котур тайча чоноюп, денесине буурул түк бүтөт, дөнөн жаштан ётөт. «Мал арыгын баксаң ооз майлайт» дегендей, абалкы котур тайча бешке толгон маалда, күндөрдүн бириnde Толубай синчы буурулду байкап, кармалайт. Жон-сорусун, балтыр-такымын, түяк-шыйрагын, көкүрөк-көөдөнүн, кулак-мандарайын күп сылап-сыйпап, күнт коюп байкап билип, балдарына мындай дейт:

– Балдарым канатыбыз жетилиптири, учар маал болуптур. Эми камданалы. Балдарым, буурул үчөөбүздү бирдей көтөрүп; хандын коргонунан ашып секирип кете албайт да куугундан качып кутулбайт. Буурулга Карапатемир минсин, мен учкашайын. Сен ушунда кал. Сени хан елтүрбөйт. Сенин да бактың ачылар. Эсен болсоң эли-жериңди табасың, – дейт Толубай синчы кичи уулуна.

Толубайдын ошондо он үчтөгү улуу уулу Каратемир хандын атканасынан ээр токум апкелип, буурулду токуйт. Таң жаңы агарганда ата-бала буурулга учкашып, атканадан чыгып хан ордонун бийик дубалын бет алат. Толубайдын он жаштагы кичүү уулу көз жаштарын мөндүрлөтүп, бозогону бойлоп, карап калат. Толубай кенже уулу менен коштошуп:

– Балам, эми камчыны мага бер да өзүң бекем бол, – дейт Каратемирге. Кош кулагын камыштай учтантып, беттенген бийик дубалдан эки көзү өтүп турган буурулга:

– Чүү, жаныбарым! – деп Толубай камчы урат.

Буурул турган жеринен жаа бою ыргып, чаң ызгыта жүгүрүп, көз ачып-жумганча дубалга жетип, бүргөдөй түйүлө секирип, бийик дубалдан ашып түшөт. Хан сарайын кайтарган аскерлер, абал аттын дүбүртүнөн чоочуп ойгонушуп, анан аттын дубалдан аша секиргенин көрүшүп, аңтаң болушуп бүлүктөнөт. Кернейлер даңылдап, барабандар канылдайт.

– Балам, эми буурулдуң башын алыста бүлбүлдөгөн Ала-Тоону карай бур. Артыбыздан куугундайт. Хандын бардык күлүктөрү, вазирлердин, акимдердин айтылуу аргымактары эми күчүн көрсөтөт. Балам, бизге жакындаган аттын өнүн түсүн, белгисин жакшылап карап, жаңылбай байкап, мага айтып тур – дейт Толубай уулу Каратемирге.

Жоо келгендей бүлүнгөн хан баш болуп бакырып, вазирлери өкүрүп, аскерлерин аттантат. Кылыштарын кындан сууруп, найзаларын сунуп, жааларын керип, аттарына камчы шыбап, хандын лашкер (аскер) башчылары, миң башы, жүз башылары кууйт. Улам узаган сайын топ-тобу менен аттар ара жолдо сандалактайды. Узаган сайын күлүктүн күлүгү кылданат.

Тоо этеги, адырлуу жайда баратып, Каратемир артын кылчайып караса, бөдөнөдөй бөжүп чуркаган бир ат көрүнөт.

– Ата, бир бозомук ат келатат, – дейт Каратемир.

– Балам, буурулду нымдуу, жумшак жерге сал. Боз буудандын шыйрактары ничке, балчыкка батып калат, – дейт Толубай.

Каратемир буурулду жылжыма булак камыштуу сайга салат. Боз күлүк балчыкка батып калып калат. Эки тоонун арасы эрме чөлгө барганда алыстан дүбүрт угулат. Каратемир караса, ажыдаардай оозун ачып арылдап, шамалдай гарылдап, бир ат келатат. Аныктап тиктеп байкайт да:

– Ата, жейрен ат жакындады, – дейт.

– Хандын жейрен чериги окшойт. Балам, буурулду күнгө бур. Жейрен чегирдин маңдайы жука, маңдайына күндүн табы өтүп, көзү күнгө чагылышып мүдүргүйт, – дейт Толубай.

Каратемир, буурулду күн жакка чабат. Толубай сынчы айткандай жейрен чегин жүгүрө албай алыстайт. Буурул жүгүргөнүнөн тайбайт, омуроо сандарынан алмадай ак көбүк үзүлүп канаттуудай каркырап баратат. Тоо этеги, тумшукту тегерене бергенде, Толубайдын башынан ззу этип, жаанын огу өтөт.

– Балам, карачы кайсы күлүк экен? – дейт Толубай. Каратемир караса кайыш учкан карлыгачтай, дүбүртүн чыгарбай чуркаган бир ат жакындайт.

– Ата, кара ат куйруктады, – дейт Каратемир.

– Балам, буурулду кумга сал. Кара аттын бакайы кыска, кумга батып сороктоп, жүгүрө албай калат, – дейт Толубай.



Каратемир буурулду гүлпүлдөгөн дайраны жээктеп чабат. Көп узабай көк кумга батып кара ат артта аксандайт. Дарыядан өтүп, кашатка көтөрүлөт. Көк майдан түзөндө желдей учуп, бийик дөндү кыялаганда, арт жактан ат дүбүргүтү угутат. Каратемир бурулуп карап:

– Ата, бир тору ат келатат, өйдөгө жабышып аарыдай тызылдайт, – дейт.

– Балам, буурулду нишабка¹ сал. Торунун көтөнү кыска, тик ылдыйда онкосунан сайылат, – дейт Толубай.

Каратемир буурулду дөң ылдый баштайт. Буурул тик ылдый, суржыландай сыйгаланып, сойлоп чуркайт. Тору ат онколонуп жыгылат. Эсси тургузуп минип камчыланат, тору ат жана онколо ашат. Ошентип калып калат.

Капчыгай ичи арчалуу кыяда баратып Каратемир кайрылып караса, каргадай сызган кара аттын карааны байкалат. Бурулуштан бурулуп тиктесе, ала түяк кара ат жакындал келип калат.

– Ата, ала түяк ат жетип келди. Төрт таягы төң аппак – дейт Каратемир.

– Балам, буурулду таштакка сал. Ак түяк аттын тяктары жука болот, таштуу жerde бат ташыркап, чуркай албайт, – дейт Толубай сынчы.

Каратемир буурулду сел жүргөн таштуу какыр сайга бурат. Буурул таштан-ташка секирип чуркайт. Ала түяк азыраак чуркап барып, жука тягын таш уруп аксайт, буурул алыстайт.

Ушинтип Толубай сынчы хандын куугунунан кутулуп, аман-эсен Бакмалдын башы Тентекке келет. Үй-тиричилигин куруп тал тигип, там салып жашайт. Буурул тулпар түяк кеселге учурал байлоодо багылып өлөт. Толубай сынчынын кичи уулу жөнүндө Тентекке барып, Тентектин карыяларына бир кайрылың, ошолор билишет, – деди Эсиркеп аксакал.

* * *

Мен тогуз уруу байтейиттин бир уруусу чапаң уруусунанмын. Чапандын ичинде Эшкара тобунан болом. Бизди Эшкара ырчынын тобу дешет. Биз ошо айтылуу Толубай сынчыны жандаш моюнса өскөн, биргэ жүрүп ачы-тогуна күйгөн, Эшкара ырчынын уругунанбыз. Биздин топ Тентекке көбөйүп, кийин Малгүзар тоосун ашып, Сабыстаганды жайлаган. Анан Там-Тым, Кара-Мазар деген жерлерге кыштак курган. Согушка чейинки бир эсепте жүз элүү (150) түтүн элек. Согуш маалында азайып, эми кайра көбөйсө керек.

Илгертен бери биздин Эшкара топтон ырчылар үзүлбөйт. Мен билгендерден Берк ырчы, Топчубай ырчы дегендер өттү. Берк ырчы абдан карып, ак падыша тактан куланар жылдан илгерээк дүнүйөдөн өттү. Берк

¹ Нишаб – ылдый; эңкөө; дөң ылдый – тажик сөзү (нишеб).

ырчы Алай, Ош, Анжыян тараптарга барып, андагы ақындар менен ат салышып айтышып ырдаган чоң ақын болгон. Топчубай ырчы Совет өкмөтү орногон жылдары каза болду. Топчубай ырчы алыска барып ырдаган эмес. Ушунда, өзүбүздүн тогуз уруу байтейиттин аш-тойлорунда ырдап өткөн. Алардын кийинки Насым, Пардабай деген айыл ырчыларыбыз кечээ, жакында айыл-кыштакта бириккен чарба (колхоз) уюшулган жылдары көз жумушту.

Азыр Эшкара тобунан чыккан ырчылардан Толбаев Эрмат деген бар. Эрмат ырчы Берк ырчынын небере жээни болот. Эрмат ырчы ырдаган «Анаrbай Ысар жөнөдү» 1970-жылы апрелде «Кыргызстан маданияты» газетасына басылды.

Толубай сынчынын балдары болгон, бирок балдары балалуу болуп көбөйбөптүр. Ошол себептүү чапаң уруусунда Толубай тобу жок. Толубайдын аталаш туугандары тараптан, Тентек, Кара-Шакшак кыштактарында жашаган чапаң тейиттерден ат сынчылар көп чыккан. Алар Толубайга окшоп эл арапап, саяпкерлик кылган эмес. Өзүбүздүн ушул тегеректеги тогуз уруу байтейитке гана белгилүү болгон.

Айтылуу Толубайдай сынчы, Эшкадай ырчы бизден өткөн. Бизде «Толубайдай сынчы бол, Эшкадай ырчы бол» деген айтуу бар. Кыргызстанда болсо «Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол» деген сөз бар дешет. Толубайдын сынчылыгы эл оозунда, эл ақылында жашап келлат. А Токтогулун ақындыгы жазмага түшүп аныкталды. Токтогулун улуу ақын экендиги баарыга маалымдалды. Ушул себептүү «ырчы болсоң Токтогулдай бол» деген жалпы элдик пикир, сынчы болсоң Толубайдай сынчы бол деген пикирге кошуулду. Ал эми артында жазылып ыры калбаган Эшкара ырчы эл эсинен чыгып кетти. Эгер эки-үч кылым илгерээк кыргыздын өз жазмасы (каты) түзүлгөндө, Эшкара ырчы эстелмек.

Бу дүнүйөдө эки Токтогул ақын жашаган эмес. Бир Токтогул ақын, бир Толубай сынчы өткөн. Толубай сынчынын доорунан бери жети ата өттү. Ал эми Токтогул ақындан бери бир ата да карый элек. Ушундан-улам, Толубай сынчы менен Эшкара ырчынын канча кылым илгери жашаганын өзүңөр эсептөп билип алгыла – деди Эсиркеп карыя.

Айткан Карабаев Эсиркеп – 1893-жылы Өзүбекстандын Сыр дарыя областынын Заамын району, «Заамын-2» совхозунан Там-Тым кыштагында дүнүйөгө келген.


Жазып алган **Тайтөрө БАТЫРКУЛОВ**
1970–1971-жылдар.



Мастер-классик



ЭНТОНИ ХОПКИНС: «МЕНИ АЗЫР ШЕКСПИР, БРИТАНДЫК ТАШТАНДЫЛАР КЫЗЫКТЫРБАЙТ»



Улуу Британия менен АКШ кино жсана театр актеру Филипп Энтони Хопкинс 1937-жылы 31-декабрда туулган. «Молчание ягнят», «Ганнибал», «Красный дракон» кинофильмдеринде кан ичкич-каннибал доктор Ганнибал Лектердин ролун ойноо менен таанылган. Хопкинс «Лев зимой», «Магия», «Никсон», «Маска Зорро» ж.б. ондоңон фильмдерге ойногон. 2000-жылдан бери америка жарандыгын алым, АКШда жашайт. «Оскар» сыйлыгына татылан. Ошондой эле «Эмми» сыйлыгынын эки жолку, BAFTA сыйлыгынын уч эколку эсси.

● Адамда жакшы сапат кеч өнүгөт. Мен мектепте жеткен макоо элем. Бир да балага кызыгып, мамиле түзбөгөм. Андайларды азыр дислексия же ынтаасы начар деп коюшат. А мен жөнеле көндөй чөлөк болчумун. Ошон үчүн актер болдум.

● Көпчүлүк актерлор жөнөкөй эле апендицальыш кишилер. Анан өздөрүн өтө татаал ойлойт. «Кутурган букада» Роберт де Ниронун ойногоонун угуп, ушул фильмди сөзсүз көрүш керек деп чечкем. Нью-Йорктун бир сийдик жыттанган кинотеатрынан көргөм. Кимдир бирөөлөрү ичиp атты, кимдир бирөөлөрү уктап атты. Ошондо бир башка чапкандай соолуккансыздым: жанталашып жасаган аракетибиздин ақыбети ушул экен да!

● Азыр мен театрга ыйыктын ыйыгы деген жерден туруп түкүргүм келет. Аны эмне эле касиеттүү санап калтырышаарын түшүнсөм кудай урсун. Төрт жүз жыл мурда төңкөрүлгөн бүт театрдын зарураты эмне? Кимге кереги бар? Ыргытып сал. Андан асман кулап кетпейт! Өлүк



деген өлүк. Тигил Лир мындай, бул Лир тигиндей – бу кимге кызык? Сен болгону сага чейин он-беш миң актер жасаган ишти жасап атырсын.

● Бардык актерлор ашынып турган кезинде Гамлетти ойногусу келет. Мен да ошенткем. Азыр ойлойм: ушунун өзү эле өз башынды өзүң сыйыртмакка салып бергенди. Мени азыр бүт Шекспир, британдык таштандылардын бири да кызыктырбайт. А кызыктырган мезгил – атакдаңқ көксөгөн алакөөдөндүгүм эле.

● Менин сүйгөн бир да ролум жок. Мен жөнеле иштейм. Ролумду жаттайм, эмне айтарымды түшүнөм, бирдеме жасагым келсе, майын чыгара жасайм. Ишке келем, аны аткарам, кайра үйгө кетем. Андан кийин акчасын алам – болгон тарых ушул. Калп айтып, кара жанын жеп атат дешсе, жаңылат, турмуш чындыгы ушундай.

● Сени сатылгыч деп сандырактагандар жөнеле сага көчүгү күйгөн көралbastар. Кечээ жакында менин бир жакшы жолдошум Лондондон Улуттук театрдын кастинг агентине жолугуп калыптыр. Ал аял: «Тони кандай жүрөт?» – деп сурайт имиш. «Абдан жакшы жүрөт, Голливудда» – деп жооп бериптирил ал. Анда тиги: «Кандай гана аянычтуу, сатылып кетти» деп жашылданымыш болот дейт. «Ооба, – дептири менин жолдошум. – Анткен менен аябай байыды, атагы таш жарып атат». Ал аялдын көчүгү күйгөнү ушунчалык, тимеле көзүнөн чыкты дейт.

● Өздөрүн жеткен такыба, ашкан жапаакер санагандардан жек көргөнүм жок. Анын баары жасалма. «А сенчи?» дечүлөр чыгаар. Бардыгыңар сыйктуу эле мен да жасалмамын. Баарыбыз маскарапоз, баарыбыз бузуку, баарыбыз калппыз.

● Мага жалғыздыгым жагат. Мен эч ким менен эзилишип, жуурулушуп кетпейм. Бардыгын оолак тутам. Албетте, жакшы салам, жылуу мамиле жасагансыйм. Бирок эч бирине ичим жылыбайт...

● Таңгалыштуусу, качандыр бир алкаш болгонума аябай сыймыктанам. Албетте, анымдан жапа тарткандарды айым. А бирок алкаштыктан аябагандай зор турмуш тажрыйбасын топтойсун. Бир бөтөлкө текила¹ ичип алганда өмүрүн да, өлүмүн да түккө турбай калган күндөр болбодубу. Ошентип адам катарынан чыгып калгам, эмоционалдык маанисинде толук банкрот болгом. Текиланы жанымдай көрчүмүн.

● Жок, жок, наркозат сайынган да, тарткан да жокмун. Алардын ордун жоктотпой турган текила канда арбын боло турган.

● Атам наабайчы эле, маданиятка түкүрүп да койчу эмес. Кээде пианинодо ойноп атсам кирип калчу. Жүн баскан колдорундагы унду күбүп, анан: «Эмнени ойноп атасын?» – деп сурар эле. Мен: «Бетховенди». Атам: «Мунуң бекер жеринен дүлөй болбоптур. Ой, кудай жалгагыр, эшикке


¹ Текила – Мексика арагы, кактустан жасалат.



чыгып, пайдалуураак оокат кылсаң боло». Анын минтип кагынып-сөгүнгөнүнүн маани-маңзызын азыр араң түшүнүп жүрөм.

● О'Тул менин кумиirim эле. Барга алгач чогуу барганыбыз эсимде. Ал: «Гиннес» – деди. Көңүлүң көтөрүлдүбү, дос? Болуптур, жутуп иели дагы, «Оскарыбызды» алуу үчүн жөнөйлү. Мага ушундай алаңгазарлык жагат, аракечтер менен аңкоолорду аябай сүйөм. Бир кезде өзүм ошондой болчумун. Бир нече жыл мурда О'Тулга кайрадан жолугуп калдым. «Даңкка белөнүү жаатынан биз, камбагалдар, сенин алдында шоона эшпей калдык» – деди. Аракты таштагандын бир азабы бар: жандай көргөн жакшы жолдошуңдан айрылып каласың...

«Esquire» журналынан кыскартылып которулду.



Җалдарга базарлык



ЧОН АТАСЫ МЕНЕН НЕБЕРЕ

ЗЕЙНАЛОВ Эйваз – 1950-жылды Азербайжан Республикасынын Агдам шаарында туулган. 1973-жылды Азербайжан пединститутунун тил жасана адабият болумун бүтүргөн. Мугалим болуп шитеген, Россия, Украинада жашаган. 1993-жылды армяндар Агдам шаарын басып алганда Бакуға кочуп, туруктуу жашап калган.

Алгачкы аңгемеси 9-класста окуп жүргөнундо эле жарык коруп, 1990-жылды «Бесцветный сон» («Түзүз түшү») аттыу алгачкы кимбий жарык коргон. Балдарга жасана чоңдорго арналган чыгармалары орус, түрк, грузин, полж тилдерине котуралган.

2007-жылды Европалык ФНД басма үү Э.Зейналовго мыкты мекенчил жазуучу катары Эл аралык Алтын сыйлыгын ыйгарган. 2008-жылды «Махмуд Каигари – 1000» жылдыгына арналган түрк тилдүү мамлекеттердин Эл аралык аңгемелер конкурсу нун Азербайжанды откон сынағынын жесенүүчесү.

Азербайжан Жазуучулар союзунун жасана Евразия Жазуучулар бирлигинин мүчөсү.

Күндөрдүн биринде небересин ээрчитип аксакал шаарга сапар алды. Ал, көп жашаган ақылдуу болсо, небересинин көзү курч, баамчыл. Анан экөөнүн тен кулактары сак.

Жол жээги менен экөө ээрчишип баратканда небере аянычтуу чыйпылдаган үндү капысынан уга кооп, токтоло калды. Көрсө, уясынан кулаган чымчыктын балапаны чөптө томолонуп, чыйпылдан жатыптыр. Небере балапанды колуна аярлай ала кооп, чоң атасына сунду. Чоң атасы алгач балапанга, андан бактагы уяга карап алыш, башын чайкады да:

– Мм... экөөбүзгө кыйын болмок болду. Эми эмине кылмакпыш?.. – деди кабатырланып.

– Эмне кылабыз дегенициз кандай, чоң ата? – деди эч нерсеге түшүнбөгөн небере шашкалактап.

– Балапандын уясында жок экенин көреөр замат энеси жанталашып, чуу көтөрө баштайт. Балапанды тезинен уясына салбасак болбойт. Мен болсо карымын... бакка эми кантип чыкмакмын?..

Небере жагдайды түшүнө койду да.

– А менчи, чоң ата?.. – деди компоюп.

Анан ал мышыктай шыптылдан бакка чыгып барды да балапанды уясына салып, кайрадан шыптырылып түшүп келди.

Чоң атасы ага сыймыктана карап алды да, улутунуп кооп жолун улантты. Небереси аны артынан кууп жете барып:



– Чоң ата, сиз эмнеге үшкүрдүнүз? – деп сурай кетти.

– Жаштыгымды, өткөн жылдарымды эстеп кетпедимби. Бир кезде мен да сендей болуп, бутактан бутакка секирчү элем. Ошол күндөр эми кайда...

Көп өтпөй алар айыл тушундагы автобустун аялдамасына жете келиши-ти. Эл көп экен. Аксакалды көрө коюшуп бардыгы аны сыйлай ордунан тура калышты. Ызаат көрсөтө баш ийип учурашысты. Кай бирлери жанына келип ал-ахыбалын сурап да жибериши.

Аңгыча автобус келип калды. Аксакалга бардыгы жол бошотушту. Алтургай автобустун айдоочусу да аны жылмайып тосуп алды.

Алар качан шаарга жетишкенде жаштар тура калып, аксакалды кол-туктап, жерге түшкөнүнө жардамдашып жибериши...

Автобус жөнөй берди. Небереси чоң атасына суктана карап алды да, терен улутунуп койду. Аны чоң атасы байкап калды.

– Ой, чунак, сен эмне, улутунуп?..

– Менин дагы сиздей аксакал болгум келип кетти, чоң ата...

Аксакал билинер-билинбес жылмайып:

– Карылыктын суктанаарлык эмнеси бар дейсин, анчалык... – деп койду.

– Мени да баары сизди сыйлагандай сыйлашса...

– Аа, мына, кеп каякта, – аксакал сакалын сылап небересине кайрылды,

– а сен бир нерсени байкадыңбы, чунак, автобуста менден да улуулар бар получу. Алар менин карылыгыма карап эле сыйлашпайт. Андай урматка көптөгөн ак эмгек менен жетиш керек. Демек, карылыкка ашыкпагын. Каалайсынбы, каалабайсынбы кези келгенде карылык сени да өзү таап алат...

КЫМБАТ ШОКОЛАДДЫН КУТУСУ

Урматтууларым, сilerге шоколаддын бир кутусу тууралуу кызык окуя-ны айтып берейин деп турамын. Ал, кондитердик фабрикада жасалган кооз, кымбат шоколаддын кутуларынын бири получу. Аны дүкөндөн атайын са-тып алып кичинекей, татына кыздын туулган күнүнө белек кылышкан эле...

Меймандар али таркай элек получу. Туулган күнү белгиленип жаткан кичинекей, татына кыз бир кезде белектер киргизилген бөлмөгө билинбей кирип кетти. Ар түркүн жайнаган шоколаддын, момпосайдун кутула-рынын арасынан анын көңүлүн сөз получу жаткан кымбат шоколаддын кутусу өзгөчө буруп калды. Кыз аны дароо ачып, шоколаддын бирин алып, оозуна салып жиберди. Ал, аябай таттуу экен...

Ата-энеси бул кутудагы шоколадды көрүшсө аларга да сөzsүз жагат деп ойлоду ал. Алтургай алардын да шилекейи дароо акпай койбос.

Бирок ата-энелери кыздын кылышкан жактырышкан жок, алардын ойлору такыр башкача эле. Апасы кымбат кутулуу шоколадды көрүп:

– Бул куту – дасторкондун көркү болот. Аны досторубузга же жакындарбызыга алыш барып ыраазы кылабыз, – деди.

Атасы кутуну колуна алыш, нары-бери оодарып көрүп, четки жагын күнт көё тиктеп калды. Андагы жазуулары көрүнбөй жатты, кимдир бирөө өчүрүп салыптыр.

– Балким, бул эскидир, – деди ал, – көпкө сактаганга болбостур?

Апасы ага кошулган жок:

– Койсончу, бул кишилер бизге эскирген шоколад алыш келишмек эмес.

Алар кутунун ичиндеги шоколадга тийбестен, бөлөк, арзан шоколаддан бирди алышты да кызы жеген шоколаддын бош ордуна салып коюшту. Анан кутунун ачылганын бирөөлөр билип коюшпасын деп, четтерин дыккаташ кайра чаптап салышты.

Бир жолу алар кымбат кутулуу шоколадды алышты да жаңы үйгө көчүшкөн досторуна өрүлүктөп барышты...

Мына, кымбат, кооз кутулуу шоколаддын кара күндөрү дал ушул күндөн башталды. Ал колдон колго өтүп, улам бир үйдү кыдыра баштады. Куту өзүн арзан, бөлөк кутудагы момпосуйлар сыңары ачып, таттуу шоколаддарымды качан жээр экен деп чыдамсыз күтүп жүрдү. Анын кымбаттыгынан улам аны ачууга эч кимдин колу барган жок. Кутунун бул саякаттоосу оюнга окшош эле: жаңы кожоюндары анын сыртынан түркүн түстүү кагаз менен жаңыртып ороп, жалтырактар менен кооздоп, жаңы пакеттерге салып жатышты. Бирок убакытка муздаткыч да каршы тура албады. Шоколаддар таттуу сапатын жоготуп, бузула баштады. Аны эч билишпей, колдон-колго өткөрүп жатышкан кишилер учун эми куту уяла баштады. Бирөөгө жакшылык жасаймын деп, жамандык жасап жаткандарын билбегендөр бар эмеспи.

Бир жолу кымбат шоколаддын кутусу бөлөк аймак, башка шаарга да барып калды. Бирок ал жакта да анын ажаты ачылган жок...

Ошентип, алышты да кыдырып, эсепсиз үйлөрдө, ар кандай муздаткычтарда болуп келген кымбат шоколаддын кутусу туура бир жыл өтүп кайра келип калды. Так эле баягы жерине, мурдагы үйүнө, татынакай кыздын туулган күнүнө.

Кичинекей, татына кыз бир жыл ичинде кыйла эс кирип, чоңоуп калган. Ал, кымбат шоколаддын кутусун көрө кооп, аны дароо тааный кайду! Апасына чуркап барып:

– Апа, билесиңби, биздин былтыркы шоколад кутубуз кайтып келиптири! – деди кубана.

Аны көргөн ата-энесинин таң калышканын айтпа! Чын эле баягы кымбат куту... Акыры аны да ачышты. Кызыгы, курттар кымбат шоколаддардын баарын жеп, баягы, кошуп койгон арзанына эч тийишпептир. Алар да кайсыл шоколаддын чынында эле таттуу экенин билишет окшобойбу...

Которгон **Айдарбек САРМАНБЕТОВ**



Эл оозунан



АШ БАЛБАНЫ АЛЫБАЙ


Басылмаларда «Гиннес китебинин рекорддору» деген кызыктуу материалдар чыгып калат. Аны окуп алты «Биздин бабаларыбыз ушул заманда жашап калганда «Гиннес китебиндеги» рекорддорду бүт ээлемек экен» деген ой келет. Мисалы, дүйнөнүн эң узун адамы деп Кытайдагы бир адамдын бою – 2 метр 44 см. делет. Ал, биздин Тобок алтын (XVIII кылымда жашаган) жасында лилипут болуп калмак экен. Анткени анын бою – 3 метр 80 см. болгон. Төө мингенде буту жерге тийип калчу дейт. Ошондуктан Тобок алт тарай жөө жүргөн.

Гиннес китебинин дагы бир рекордсемени – эки колдоң 200 килограммдык бочканы көтөргөнүн жазат. Ал да Коҗомкул балбаныбыздын алдында шоона эшпей калат. Анткени Коҗомкул балбан тириүү жылкыны, 900 килограммга жасын чулу ташты көтөргөн.

Ошол Гиннес китебинде чоң курсак чемпион 4 метр колбаса жептирип бир отурганда деп таң кала макташат.

Ал «чемпион», тайдын, койдун этин толук жеген биздин бабаларыбызга кайдан тең келсин! Ошондой адамдын бири Алыбайдын аты эмдигиче эл оозунда айттылып жүрөт.

Алыбай сарыбагыш уруусунун ичиндеги чоң чарык деген майда уруусунан болгон. Кочкор өрөөнүнүн күн батыш жагындагы Темир-Болот болуштугуну караштуу Каракол да-



ШАБДАНАЛИЕВ Болот –
1945-жылы Ак-Талаа районунун Дорболжүн айылында (аз.Баетов) туулган.

Айыл чарба институтун бүтүрүп, эмгек жолун 1964-жылы Жданов атындағы колхоздо ферма-зоотехники болуп шиттоо менен баштап, райондук комсомол комитетинде инструктор, уюштуруу болумүнүн башчысы, чарбалык кызметтарда, Айыл чарба башкармалыгынын башкы адиси болуп шитеген.

2002-2006-жылдары «Кыргыз туусу» гезитинде кабарчы, 2007-жылдан бери «Рух кенчи» гезитинин башкы редакторунун орунбасары болуп шитең келет.

прысына жасын жердеги Талаа-Булак деген жерде откөн экен. Ал мезгилде кыштак курула элек, элдер жасалаң боз уйлордо жашашкан. Аксакал-карыялардын айтымында Алыбай 1870–1926-жылдардын ортосунда жашап откөн. Алыбайды корүп калган аксакалдардын созун угуп калгандардын козу дагы эле тириүү. Менин жазған бул аңыз-баяным ошол, козу тириүү карыялардын айтканына негизделип жазылды.

Темир-Болот болуштугунда болуш болуп Канат турган. Ал, кадимки эле 1916-жылкы көтөрүлүштө сарыбагыш – саяк көтөрүлүп, Токмокту алабыз деп турганда хан шайланган Канат хан. Биз баяндай турган окуя 1900-жылдарда – Канат болуш болуп шайланган убакта болсо керек. Орустардын бийлиги Тенир-Тоого анча батынып кире элек, эл өз малы менен жайлоолоп көчүп-конуп жай чарба болуп жашаган мезгил окшо-бойбу.

Күндөрдүн бириnde 2–3 жигитин ээрчитип Канат болуш жумуштап Каракол суусунун башталышындагы белди ашып Суусамырга барып, 2–3 күн конуп калат. Кайтаарында саяк туугандарына учурашуу үчүн Толук суусун бойлоп, Жумгалга түшөт. Жумгалдагы бир досунун үйүнө конуп, эртеси таң атпай жолго чыгышат. Кызарт ашуусуна келип солго бурулуп, «Көлмө» жайлоосун басып өтүп, «Сөөк» суусуна түшүүнү ойлошот. «Көлмө» жайлоосуна келгенде жайнаган боз үйлөргө туш келишет. Ошол мезгилде Кызарт ашуусунун батыш жагы, түндүк-түштүгү менен сарыбагыш уругуна караган. «Көлмө» жайлоосу «Темир-Болот» болуштугуна карап, ага «көкүрөк» эли жай ортосунда көчүп келмек. Ага чейин күнгөй-тескей «Сандыкты» жайлашмак. Эмнеге эрте көчүп келишти деген ой менен Канат болуш ат тизгинин чоочун айыл жакка бураган.

Айыл ортосундагы чон ак боз үйдүн сыртында жүргөн адамдар дүрбөп калышат. Аңгыча үйдөн боз, төө чепкен жамынган толук адам чыгып, мамыдагы атын алдырып минип, жоон топ киши менен Канаттын алдынан тосуп чыгат. Канат болушка жете бербей атынан түшүп, болушка кош колдоп салам берет.

– Ассалому алейкум болуш баатыр! Сапарыңыз байсалдуу болуп, Суусамырдан жолдуу кайттыңызыбы? Ат-көлүгүнүз аманбы? – деп салам берип Канаттын үзөнгүсүн кармайт. Канат алик алыш, аны бүшүркөй карайт. Толук адам болуштун тааный албай турганын байкап, өзүнүн дайынын баяндайт.

– Канат баатыр, көп айып, аз күнөөм болсо кечирициз. Мени тааный албай турасыз го. Мен саяк туугандарыңыздын Курманкожо элинен болом. Биздин уруубуз сарык, же көк мээ саяк деп коёт. Тууган ичиндеги нааразычылыктар болуп Чынынын уулу Көкүмбай бизге жер бербей кодулаганынан мал жайлактанга жер сурал айылыңызга барсам Суусамырга кетипсиз. Жакада мал тукулжурап кеткенинен өзүнүз келгенде



жооп сураармын деп ушул көлмөгө кечээ көчүп келдик эле. Бүгүн болбосо, эртөн сиздин айылга жооп сураганга аттанайын деп турдум эле, кудай буюруп өзүнүз келип калдыңыз. Тууган арасындағы араздашканыбыз басылганча, быйылча силерге тиешелүү бул жайлоого мал жайларатканга уруксат бериниз, баатыр, – деп мүнкүрөгөнсүп сурады саяк байы. Канат болуш бир азга аттын жалын тиктеп ойлонуп турду да:

– Мынча малыңыз, тууган уругунуз, үй-жайыңыз менен көчүп келип-сиз, кайра көч деп кубаламак белек, кудайдын жери кең эмеспи, пейилди кенен салсак баарыбызга жетээр, – деп тизгинин тартты.

– Ыраазымын баатыр, пейилиниздеге, өмүрлүү болуп өркөнүнүз өссүн, – деп саяк байы Канат бийдин чепкенинин этегине тооп кылат.

Анын артынан ээрчий келгендөр да чурулдап болушту алкап жиберишет. Атына минген саяктын байы:

– Эми Канат баатыр, жол жүрүп чарчап деле калдыңар го, эс алгыча үйдөн даам сзып кеткиле, – деп ак боз үй тарапка баштап калды.

Канат болуштар кыш туулган баглан козунун этин жеп, аттанып жатканда бай:

– Эми Канат баатыр, даам сзып наисиптеш болуп калдык. Мындан тышкary тамыр болуп катташып жүрөлү. Менин атым Коюке деген болот. Көк мээ уруусунун ичинен Бүтөш балдары деп коёт бизди. Сиздин жайлоого 27 түтүн көчүп келдик. Эми Канат баатыр, пейилиниздеге раҳмат. Таанышканыбыз үчүн мобул жылкыны жетелей кетициз. Құзундө малыбыздын чөп ақысын нааразы кылбай төлөп беребиз. Ага чейин жолдош-жоронуз, жигиттериңиз менен кенен-чонон конок болуп кетициз, – деп Коюке бай болушка бир бышты жетелетти.

Канат болуш айылы менен «Сарала-Саз» жайлоосунда жаткан. Құн алыс жакага түшүп «Талаа-Булак» айылына өзү салдырган медресеге барып, өз болушундағы балдардын окуп жатканына көз салып турчу. Канат өз мезгилиниң билимдүүлөрүнөн болгон. Жаш кезинде Токмок шаарындағы татар молдоруунун медресесинен билим алган. Сабатсыздыгын жооп, арабча жаза да, окуй да билген адам болгон. Маал-маалы менен Токмокко каттап арабча жазылган китеттерди, гезиттерди алып келип окуур эле. (Ошол Канат болуш салдырган медреседен келечектеги қыргыздын алгачкы Алиппесин түзгөн, қыргыздын алгачкы илимпөз адамдарынын бири Ишенаалы Арабаев билим алган.)

Жайдын толук убагы. Мал чөпкө тоюп, семире баштап, сабаалар қымызга толгон маал. Канат болуштун эсине саяк Коюке байдын конокко чакырығы эсине түшүп, жигиттерин чажыртты. Алар толук келгендө:

– И, баатырлар, Коюке байдын конокко чакырганың унуткан жоксуңарбы, «чакыргандан калба, өзүң басып барба» деген макал бар, байдын сыйын көрүп келсек кандай болот? – деп жигиттерин карады.

Кымызга тоюп, жайлодо кайда бараарын билбей жүргөн жигиттер «дуу» дей түштүгүү: баралы баатыр, баралы, сасык байдын эмнесин аяйлы!

Болуш жигиттерин жылмая карады да:

– Эч нерсе көрбөгөндөй болуп 30–40 киши барганда болбойт, кымызды чаначы менен шимирген, этти чарасы менен жеген беш-алты эле жигит барсын, ошондойлорду аранаардан тандагыла, – деди.

Жигиттер Канаттын оюнда бир максат бар экенин сезишти да:

– Бир чанач кымызды бир олтурганда эле шимирип коёт, баланча барсын, бир козунун этине тойбогон түкүнчө барсын, – деп араларынан тандай башташты. Аңгыча бирөө: «Ой, Алыбайды унутуп калдыңарбы? Ошону кошуп алгыла, беш-алтоон жей албаганды өзү эле жеп коёт» – деп калды.

– Ал ким, уят кылбай турган адамбы? – деп, Канат болуш жигиттерине карады.

– Жок, болуш, уят кылбайт, эт жагына келгенде андан өткөн адам жок, саяктын байы төө сойсо да жеп кеткенге жарайт, – деп жигиттеринин арасынан бирөө элди күлдүрдү.

– Эмесе киши жиберип аны чакырткыла, кийим-кечесин, минчүсүн дурустап эртең бул жерге келсин. Бүрсүгүнү таң ата жөнөйбүз, түштө байдыкына жеткидей болуп, – деп болуш ордунан турду. Ошол эле күнү бир адамдан: «Бүрсүгүнү келмей болушту» – деп, Коюке байдыкына кабар жиберди. Аны узатып жатып, бай канча адам келет экен деп сураса: «Билбейм, жигиттери менен келет го» – деп айткын деген тапшырма берет.

Эртеси байдыкына конокко барууга тандалган беш жигит болуштун боз үйүнө чогулду. Аңгыча, сөөктүү чоң ат минген Алыбай да келип калды. Канат болуш аттан түшкөн анын саламын алик алды да, аягы-өйдө сынай карады:

– Сени бир отурганда бир койдун этин бүт жейт дейт, ушул чынбы? – деп сурады.

Тиги, Алыбай болушка жылмая карап: мелдеше кеткенде, андай учурлар көп эле болгон деп койду. Алыбайдын турпаты болуштун көңүлүнө толду көрүнөт. Алыбай ортодон өйдө бойлуу, карасур, жаагы узун, кокосу жоон, орто эти бар адам. Сүйлөгөндө колдурап бийик үн менен сүйлөйт. Ошондон улам айылдаштары аны «балдырак Алыбай» дешет. Канат болуш конокко баруучу алты жигитти бир сыйра көз жүгүртүп карады да:

– Жигиттер, биз сый эмес, сынак конокко бара жатабыз. Саяк байы бизди кымызга, этке шықап, иче албай, этти жей албай, же кусуп койсок, ал бизди сөзгө сындырып, чөп акысынан кутулгусу келип жатканын мен сезип турам. Ошондуктан куйган кымызды аягына чейин ичип, тартылган этти бүт жейсиңер. Өзүнөргө ишенбегендөр эмитен баш тарткыла да, өзүнө ишенгендер гана баргыла, – деди.



– Уят кылбайбыз, – дешти жигиттер бир ооздон. Ал күнү болуштун айылына жатышты да, таң эртең менен жолго жүрүп кетиши.

Канат болуштан кабар келген күнү эле саяк байы Коюке конок камын көрө баштаган. Айылындагы бээ байлагандардан кымыз жыйдырып, серке чаначтарга мол куйдуруп, өзүнүн алты канат ак боз үйүнүн кереге баштарына байлаткан. Канча адам келээрин билбегендиктен жылкысынын ичинен туу калган бир бээ, эки телиген бир кысыр эмди тайды карматып, боз үй жанындагы кермеге байлаткан.

Болжогон күнү шашке ченде сөөк суусу тараалтагы багыттан атчандардын карааны көрүндү. Алар Канат болуштар экенине көздөрү жеткенде Коюке бай аттанып, жоон топ кишилер менен алардын алдынан тосо бастырышты.

Ат үстүнөн кол алышып саламдашкандан кийин Коюке бай бажактады:

– Канат баатыр, кишилерин ушул элеби же артта келаткандары да барбы?

– Эч чочулабаныз, болгон кишилирибиз ушул. Кыргызда «сөздүн сазы жакшы, коноктун азы жакшы» деген кеп бар эмеспи, болгон меймандарыныз ушул. Бизди тойгузсаныз эле келбей калгандары ыраазы, – деп, Канат болуш байдын да суроосуна жылмая жооп берди.

Алты канат ак боз үйгө келип аттан түшүштү. Канат болуш боз үйгө жакын кермеде бир бээ, чоңдугу кунандай болгон бир тай байланып турганын көрдү да, «Саяктын байы көп киши келет деп катуу даярданган экен го» деген ойго кетти. Ак өргөөгө киришкенде керегени бойлото байлаган кымыз куюлган серке чаначтарга көздөрү түштү. Дастроң жайылып боорсоктор төгүлгөн, сары май, каймак, кошкон май куюлуп, дастроң жээктериине чакмак кант, куруттар жайнатылган. Чынында бай катуу даярданган экен. Канат болуштар дастроңко кыркалай жайланишып отургандан кийин эшикten буусу буркураган сары жез самоор көтөргөн жигит кирди. Коноктор бир-еки чыныдан чай ичкенден кийин Коюке бай:

– Сырттын сары чайына шыкады деп коноктор тартынбасын, кана жигиттер, кымыздан күйгула, – деп бакылдады. Керегеде байланып турган серке чаначтын бириң чечип, эки жигит колдошуп келди да чаначтын оозун ачып жыбылжытып аяктарга куя баштashты. Жол жүрүп суусап келген коноктор бир аяктан жерге койбой туруп тартып жиберишти. Чайдан көрө кымыздын артык экенин айткан Коюке байга ичтеринен ыраазы да болушту. Меймандардын алды уч аяктан, арты эки аяктан ичип токтошкондо бай дагы бакылдады:

– Канат баатыр, бул дастроңко бата кылып, эшиктеги силерге арналган мал бар эле, ошого бата айтып кайра кымызга кирсек кандай болот? Келиндер дастроңку жыйнасын. Кымызды кенен олтуруп, бутту сунуп

ииченге не жетсин, – деди. Мейли, ошондой кылалы деп баары дастор-конго, чайга бата кылышты да сыртка чыгышты.

Канат болуш баягы бээ менен тай байланган кермеге көз салса бээжок, тай гана калыптыр. Акырын көз кырын Алыбайга салды да ага шектүү баш ийкеп жылмайып койду. Алыбай да карап турган экен, ал да түшүндүм дегенсип баш ийкеди. Байдын жигиттеринин бири барып кермедеги тайды туйлатып жетелеп келди. Тай деген эле аты болбосо кунанды жаңылтчудай турпаты бар экен. Эки бээгэ телисе керек, жалы типтик болуп, соорусу казандай, бай да мактанып калды.

– Жайлата энеси саалган жок, эки бээни ээмп жүрдү, силерге буюрган ак мал экен, бата кылып койгула, – деп.

Аңгыча, дагы бир жигит күйругу куржундай болгон кыш туулган бир багылан козуну жетелеп келди. Эки малга тең бата кылгандан кийин Канаттар кайра боз үйгө киришти. Кайрадан кымыз куюлду. Дастро-кон жыйылгандыктан бутту сунуп, кенен отурушту. Бир аяктан кымыз ичкенден кийин бай мал союп жаткандарга көз салмакка эшикке чыгып кетти. Канат болуш Алыбайды көз ымдап жанына отургузду да:

– Тай кандай экен, түгөтө алабызы? – деди кабатырлана.

– Эт алдыга келгенде менин сөзүмдү колдосонуз эт жештин амалын табамын, – деди Алыбай ишенимдүү.

Баары бажактаган Коюке байдын тамаша сөздерүн угуп, кыргыздар арасынdagы баатырлык окуялардан кеп салышып, шашпай кымыздан шимирип отурушту. Меймандардын алдына алгач чара толо килкилдеген багылан козунун эти тартылды. Болуш катары Канаттын алдына башка кошуулуп бөлүнбөгөн куймулчак тартылды. Болуш баштын ууртунаан кесип, куйруктан ооз тиidi да, куйрукту эт туурап жаткан жигиттерге сунду:

– Муну да кошуп туурагыла, жалгыз жегенде мүйүз чыкмак беле.

Эзиле бышкан козунун эти тууралып, алдыга коюлду. Кымыз ичиp, ичтери ысып турган жети адамдын алдында көпкө турган жок. Жаш козунун ширин эти чайналбай эле, кекиртектен эрип жаткан сыйканды. Чара толгон тууралган эти заматта жалмаган конокторунун түрүн көрүп Коюке бай чочулап калды. Аны менен иштери жок коноктор кол жууп, кайрадан кымызга киришти. Тайдын эти бышып, колго суу куюлганда күн чак түш болгон эле. Меймандардын эт жегенинен чочулап калган саяктын байы тайдын этинен эч нерсе алып калбай, эки капиталында тогосу бар жез чарага салдырды да эки жигитке колдоштуруп меймандардын алдына койдурду. Сыпаалык үчүн бирден тыштуу кабырга алгандан кийин Алыбай үн салды.

– Жаш тайдын эти өрүк эмеспи, колубузга бирден жилик кармап жылап отургандан көрө туурап жеген жакшы го.

Мурда макулдашылгандай анын сөзүн Канат дароо коштоп кетти:

– Туура айтасын, жээрибиз эт болгон сон, туураган этке жетеби.



Эт устукандап жаткан жигиттер Коюке байды карашты эле ал да башын ийкеп:

– Меймандар каалагандай болсун, кана, майда туурап жибергиle, – деп жигиттерине дем берди. Шыпылдаган жигиттер турсунбу, устукандагы сулп эттерди шылып жиберип туурап киришти. Ага Канат болуштун да жигиттери кошуулду. Жал менен картадан кесип Коюке байга, эт туураган жигиттерге сугунтуп, кээде кыя кесип өзүлөрү да сугунуп, төрдөгү Канат менен Алыбай эт туураган жок.

Тууралган эти баягы, эки жагында туткасы бар жез чарага салганда кыры менен тең болду. Алыбайдын айтуусу менен шорпонун майынан калпып келип үстүнө куйду да, шыпылдаган байдын жигити тайдын мулжүнгөн кабыргасы менен тууралган этти аралаштырып жиберди. Тууралган эт меймандардын алдына жылдырылганда Канат болуш Коюке байга карылды:

– Мал ээси машаяк дейт бай, мал ээси сиз эмессизби, биринчи сиз алышыз.

– Ээ, макул баатыр, – деген бай чарага биринчи кол салды. Анын артынан Канат, Алыбай жана калган бешөө кол салды. Байдын эт туураган жигиттери чара ортого коюлганда эле сыртка чыгып кетишкен. Меймандар менен жалгыз гана бай калган. Бирин бири алың деп сүрөгөн жетөө алеки заматта чарадагы толтура тууралган этти чаранын белине түшүрүп жиберишти. Алыбайдан башкасынын алгандары жайлап, сыңар тизелегендери бутун бүгүп, жайланып олтуруп калышты. Баягы, Канат болушту ээрчип келгендердин алы эле ушулбу же кымызды ашыкча ичип коюшканбы чарадагы эт жарымынан ылдыйлаганда колдорун жалап чыга беришти. Чарага кол салып жаткан Алыбай менен Канат болуш. Канат:

– Ал, Алыке, – деп сүрөп коюп чарага анда-санда кол салганы болбосо эттен алыш деле жарыткан жок. Чарадагы эттин үчтөн бир бөлүгү калганда, Канат бий:

– Калганын өзүн эле ашап кой, – деп чыга берди. Алыбай сыңар тизесин жазбай, чарадагы эттен төрт-беш жолу салаасы менен үймөлөп сугунганда түбүндө беш-алты эле алым эт калды. Алыбай сыңар тизесин жазып олтурду да:

– Келин-кезекке чара түп калтырдым, бай, – деп чараны бай жакка түрттү.

Баятан Алыбайдын эт жегенине оозу ачылып аңырайып турган бай, эсине келе калып:

– Ой, алардын өз энчилери бар, калтыrbай эле өзүн алыш кой, – деп жиберди сынамакка. Сыягы, Алыбай жей албай калды, баш тартат го деп ойлосо керек.

– Мейли анда бай, чара түп калтырбады деп келиндерин каргабаса болду, – деп чараны өзүнө жакын тартып алды да, беш-алты алыш менен эле

этти түгөтүп, чаранын түбүндө калган шорпосун алдындағы чынысына куюп туруп шыпкай жутуп жиберди да баш чараны жылдырып койду. Элейип калган байды карап, Канат болуш ага какшык жылдырды:

– Жигитиң аз дейсиң байым, кырк жигитим менен келгенде ачка кетмек экенмин го, ья?

– Жыгылдым, Канат баатыр. Айыбымды тартайын. Бирок, мобул, Алыбай деген жигитиң үчүн бир мал соёон, эгер жалгыз жеп кетсе бир жараган ат мингизейин, жей албай калса айыбымды кечиңиз, – деди бай.

Болуптур деп Канат макул болду. Этке бата кылып, кол жуулгандан кийин баары сыртка чыгышты. Бай эки жигитине эки ат мингизип, соё турган малына чаптырды. Сыртка шырдак, көлдөлөң салдырып отурушту да кайрадан кымызга киришти. Аңгыча болбой союла турган малга жиберген жигиттер да келип калышты. Алдыңкы атчаны арттагысын чылбырдан алып жетелеп, арттагысы күйругу казандай кара ирикти ээрge өнөрүп, өзү учкашып алган. Ирикти ээрден алып жерге түшкөндө, анын торпок менен тең экенин көрүштү. Канат «кандай кыласың?» дегендей Алыбайга карады.

– Кап, мындашын билгенде тайдын этинен тарта жебейт белем, эми болоору болду. Мен даярданайын болуш. Жакын жерде булак боло турган эле. Жигиттерине ошо булактын көзүнөн мага көлмө жасатып бер, – деди Алыбай.

Ирикке бата кылгандан кийин Канаттын жигиттери булактын көзүн чукулап чункурча кылып, агымына таш, чым тосуп көлмө жасап беришти. Алыбай чечинип, көлмөгө кирип жатты. Чайкангандан кийин суудан чыгып кийине баштады. Алыбайды тегеректеп турган жигиттер көлмөдөгү суунун майллуу шорподой болуп, үстүнө май калкып калгынын көрүштү.

Алыбайлар булактан кайтып келишкенде боз үйдүн ичине кайрадан дасторкон жайылып, Канат болуш менен Коюке бай буусу буркураган самоордон чай ичип калышкан экен. Алыбайлар жайланып чай ичкендерге кошулду. Канат жана бешөө эки-үч чыны чай ичкенден кийин эле чай ичкенин токтотушту. Алыбай чепкенин желбегей жамынып алып, шоркуратып чай ичкенин уланта берди. Ысык-ысык чай ичкен сайын чекесинен нымдал тер чыга баштады. Тер чыккан сайын белиндеги жоолугун чекип алып чекесиндеги терин аарчып, муздаган денесин ысык чай менен жибитип жаткан шекилдүү.

Алдыга шорпо келгенде гана Алыбай чай ичкенин токтотту. Шорподон ооз тийген бай:

– Бышыптыр, чыгара бергиле, – деди жигиттерине.

Колго суу куюлгандан кийин дасторкон жайылып, баягы, эки жагында эки туткасы бар жез чарага үймөлөнгөн этти салган эки жигит колдошуп келип, аны Алыбайдын алдына койду.



– Эми жигиттер, – деп, Алыбай байдын жигиттерине кайрылды. – Жиликтердин сулп эттерин шылып алтыла да жиликтерин мага бергиле, этти туурап бүткүчө, мен аларды мүлжүп бүтөөрмүн.

Байдын жигиттери айткандай эле сулп эттерди шылып алыш, жиликтерди Алыбайдын алдына үйүп коюшуп эт туураганга кириши. Алыбай болсо шашпай жиликтерди бирден мүлжүп кирди. Тайдын этине нык тойгон Канат менен беш жигит алдыларындагы кымыздан жутуп коюп, Алыбайдын кыймызына аста көз салышууда. Байдын жигиттери чарадагы сулп эттерди туурап бүткөндө Алыбай алдындагы жиликтерди мүлжүмөк тургай, аларды салмактуу бычак менен чагып, чучугун шимип бүтүп калган. Чарадагы тууралган этке шорпо куюлуп, аралаштыраар маалда Алыбай деп калды:

– Тайдын шорпосунан калды бекен? Калса үстүндөгү майынан калпып келгилечи.

Шыпымдаган байдын бир жигити аякка толтура тайдын майлуу шорпосунан алыш келе калды. Аны эттин үстүнө жаба кийду да:

– Эми аралаштыра бер, – деди сынар тизелеп олтура калган Алыбай.

Тууралган эт аралаштырылып, дасторкондун ортосуна жылдырганда:

– Кана бай аке, Канат болуш, кол салыш баштап бериңер, – деди Алыбай.

Чоңураак алса азайып калчудай болуп колунун учу менен гана алыш ооз тииди бай. Канат болуш аз болсо да жардам болсун дедиби, чоң ченгелдеп бир алды да:

– Кана Алыке, өнөрүндү көрсөт, – деди.

Алыбай үстүндөгү желбегей жамынган чепкенин серпип салыш, сынар тизелей калды да, дасторконду түрүп, туураган эт үймөлөнгөн жез чарага жакындалды. Антип жакындараса кош жигит араң көтөргөн жез чараны өзү жакка тартып жылдыра албайт эле. Алыбай барбайган ченгелин жез чарага матырып, кочушун толтуруп алыш удаама-удаа сугунуп жатты. Андан көзүн албай тиктешкен дасторкон четиндегилерге Алыбай туураган этти чайнабай эле сугунуп жаткандай сезилди. Чарадагы эт бөксөргөн сайын байдын чыйпайы чыга баштады.

Акыры чаранын түбүндө калган шорпону алдынчагы аякка куюп жутуп жиберди да Алыбай:

– Таарынба бай, мелдешип жеген тамактан чара түп болбойт, – деп бош чараны бай жакка жылдырды. Эмне айтаарын билбей дапдаарып калган бай:

– Баракелде! – деди да, санын чаап эшикке чыга качты.

Колго суу куюла баштаганда Алыбай Канатка:

– Болуш, менин ордумдан туруш кыйын болуп калды. Эки жигит эки колтугумдан алыш бутума тургузсун. Сиз эшикке мурда чыгып, байдан эшикти далдаалап турунуз. Мени жигиттер эшиктен бутумду мурда чы-

гарып, босогодон чалкалатып өткөрбөсө эңкейсем оозумдан эт куюлуп кетиши ыктымал. Оозумдан эттин куюлганын көрсө, жей албай кусуп ийди деп чырдашы мүмкүн, – деди. Канат болуш анын айтканындай эшиктин тушунда турган байдын маңдайына барды да аны сөзгө алаксыгытты. Ошол маалда эки колтугунан алган эки жигит Алыбайды чалкалатып эшиктен сыртка алып чыгып кетиши. Сыртка чыгаары менен Алыбай түзөлө калды да, жөтөлүмүш болуп бай менен Канаттын жанына басып келди. Бай аны бир азга тиктеди да:

– Бали, жигит, азамат экенсин! Сен уттуң. Айтканым айткан – бир жараган ат сеники, – деди да: – Эй жигиттер тору кашканы алып келгиле да, мобул баатырдын ээрин ага токугула, – деп буюруду.

Байдын жигиттери нары жакта байланып турган жайдак, көркүү тору кашка атты жетелеп келишип Алыбайдын ээрин токуп жиберишти. «Конок айыбым» – деп Канат болушка да бир ат жетелетти.

Үй ээси менен кош айтышып, аттанмак болушканда эки жигит келип Алыбайды колтуктап тору кашкага мингизишти. Алыбай ээрge олтурганда эле алдындагы тору кашка ат кайкалап, ордунда тыбырчылай баштады.

– Коюй бай, бул атың мени көтөрүп Кочкорго жеткире албайт. Кой, жигиттер, өзүмдүн эле атымды токугула, – деп, Алыбай аттан түшө качты.

Каткырган Канат бийдин жигиттери Алыбайдын атын кайра токуп мингизишти да утуп алган тору кашка аттын чылбырын колуна карматашты. Мындайды көп өткөргөн Алыбай конокко бараарда сөөктүү балбан атты минет тура. Тору кашка көркүү болгону менен бели жука э肯, жарты тай менен бир ириктин этин толук жеген Алыбайдын салмагына чыдабай тыбырчылаганы да эптүү сыйктуу.

Ошентип, Саяктын байына конок болуп, намыс алып, эки аттуу болушкан Канат жигиттери менен кош айтышып, шарактап бастыра беришти.



Айыл аңғамелері



«КУСТОТЕРАПИЯ»

Алтымышка жакындал, пенсия босогосун аттаганы турганда, бел оору деген балакет жабышты. Бирок анткен менен кыздарым тұрмушка чыгып, өздөрүнчө тұтұн булатып кетиши. Колумда өзүм жакшы көргөн уулум менен келиним бар. Ошентип жакындан бери бел оорунун айынан додгурдан додгурга көрүнүп жүрүп, ырас болуп калғансыдым. Эл «бел ооруга курорт жакшы» дегенинен эптең жүрүп өзүбүздүн эле курорттордун бирине путевка алдым. Ал курорттун атын атабай эле коёюн. Анткени менин жазайын деген окуямда одоно бир сыр бардай. Ошондуктан окуя кандай өтсө, дал ошондой берүүгө аракеттендим.

Ошентип, путевкамды алғандан кийин: «Жашында берсин мәннетти, карыганда берсин дәөлөттү» – деп, үйдөгү уулум менен келиниме таянып, қағаздагы аты аталған жерге жөнөп калдым. Түш ой көздөгөн жериме жетип, жатаканасынан орун алдым. Үч кишилик бөлмөнүн эки орундуғун менден мурун барған эки жигит ээлептир. Сүйлөгөн сөздөрүнө караганда келгенине бир топ күн болуп калса керек. Аナン калса жайкы курортум чыны менен эле бейишке окшошот. Дарыланбай жатып эле белимдин уюганы жазылғансып, көкүрөгүм кеңелгеснисип, дегеле көнүлүм ачық. Жанымда жаткан эки жигитти сөзгө тартып, бул жердин шартын сурай кеттим:



**АБДЫКАЛЫКОВ
Өзүбек** 1954-жылы Кошкордогу Талаа-Булак айылында туулган. 1971-жылы Кошкордогу Калини атындағы орто мектепті, 1981-жылы Кыргыз мамлекеттік университетшін тил жана адабият факультетін аяқтаган. 1981-жылдан бери К.Мамбеталиев атындағы орто мектептеге мугалим болуп иштейт. Кыргыз Республикасының Билим министрлигинин Ардак грамотасы менен эки жолу сыйланған. «Билим беруунун отличники» наамынын экси. «Адамдарга кайрылуу», «Кырк жетинчи чакырым» ырлар жыйнактары жарык коргон. Кыргыз Республикасының Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү.

– Кана, жигиттер, мен эми кандай кылам? Бул жердин жол-жобосу менен тааныштыргыла. Эртең кимисине кайрылам?

– Бүгүн жакшылап эс алыңыз. Жол жүрүп улгайған сиз эмес, кырктын кырындагы биз деле чаарчап-чаалығып түшкөнбүз. Анын үстүнө өтө алыстан келген экенсиз, – деди тоголок, чоң баш жигит.

– Эртең менен эрте сизди курорттун чоо-жайы менен тааныштыра турган татынакай врач келин менен жолуктурабыз, – деп кошумчалады мурутчан, толук сары жигит. Айткандарындай эртең мененки тамактан кийин, saat тогуздан өтө бергенде, көрүү жана кабыл алуу имаратына ээрчитип келишип, бир эшикти көрсөтүп беришти. Менден мурда келген эки байбиче турган экен. Канча отурдум ким билет, өзүмдүн кезегим келгенде баягы эшикти ачып баш бактым.

– Кирсем болобу, айланайын?

– Кирициз. Кезек сиздикى болсо каршылык жок, – деди эки коңшум мактаган келин. Алар мактагандай эле өндү кудай берген экен келинге. «Чырайынды өз жарыңа кут кылсын» – дедим ичимден, чыны менен эле келиндин келбетине сугум түшүп. Мен антип оюмду жыйынтыкта-ганча додгур келин мага орундук көрсөттү. Аナン кадимки эле додгур-га көрүнүп жүргөндөгү көнүмүш суроо менен жооптор жүрүп жатты ортубузда.

– Качантан бери сыркоосуз?

– Эки жылга айланып баратат.

– Ооруканада канча ирет жаттыңыз?

– Үч ирет.

– Кандай дарылар менен дарыланчу элеңиз?

– Айланайын, кандай дары экенин ким билсин, билген күндө да бул катып калган тил менен аттарын атасам күлөсүң го.

– Атайын алыстан келип, дартыңызга даба издең жүргөн экенсиз, эми бул жерде врачтын айтканы менен болуп жакшылап дарылануу керек. Мұмкүн, мынча келгендөн кийин «кустотерапияга» да көрүнүп жүрбөңүз, – деди акырын жылмайып.

– Көрүнөм, айланайын! Сөз жок көрүнөм! – дедим карбаластап.

– Чын эле көрүнөсүзбү? – деди карагаттай чоң көздөрүн мага кадап.

– Я, айланайын, балам, ошон үчүн келбедимби! – дедим оюмда эчтеке жок.

– Анда белинiz оорубайбы?

– Ага эмнеге оорусун. Аныңарга дайым эле көрүнүп жүрбөймүнбү.

– Чын эле «кустотерапия» үчүн келдицизби? – деди таң калгандай түрдө.

– Э, балам, алыстан анан мени бул жерге эмнеге келди дейсиң. Атайын ошону үчүн келбедимби. Өзүң деле түшүнүп тургандырсын.

– Деги мурда «кустотерапия» жөнүндө уктунуз беле?



– Укпагандачы. Угуп-билгенимден үй-бұлөмдү таштап ушул жерде отурам да.

– Ошентип «кустотерапиянын» жайы менен мурунтан таанышмын деңизчи?

– Таанышмын садагасы. Мен аз келгенсип үйдөгү байбичем да улгайған сайын ар кайсы жерим деп калчу болду. Жок дегенде ал соо болсоочу. Экөөбүз тең сыркообуз десек, жашоо болбой калчудай. Ошон үчүн мен мында келбедимби.

– Кемпириниз ооруп. Анан аргасыздан «кустотерапия» издең келген турбайсызыбы!

– Деги айланайын, кустасы болобу, башкасы болобу атайын келгенден кийин кайда болсо да бара беремин. Деги эле ушул курортко бөлүнгөн күнүм бекер өтпөсө болду.

– Андай болсо башкы врачка барасыз. Мен сизди бул жерде дарылантпайм, – деп, колундагы калемин столго бир чаап, мен мында кирген каалганы көрсөттү. Келиндин жүзүнө карасам жайдары өңү кубарып, ачуусу келип алган. Кымындай эч нерсеге түшүнбөгөн жаным, келиндин кубарган кебетесинен коркups эшикке жөнөдүм.

Ошентип маанайым пас, saat экиде башкы врачтын кашында отурам.

– Келген экенсиз, – деди.

– Ден соолуктун айынан келдим эле, иним. Тигил келинге кирсем башкы врачка барыңыз, мен сизди бул жерде дарылантпайм, – деп чыгарып жиберди.

– Ага жаман сөз айттыңызыбы?

– Жан айласын таптай жүрүп жаман сөздүн балакетин аламбы, – деп жибердим жаным ачып, ыза болгонумдан.

– Анан сизди эмнеге чыгарып жиберди?

– «Кустотерапияга» көрүнөсүзбү? – деди.

– Сиз эмне деп жооп бердиниз?

– Атайын ошон үчүн келбедимби. Анан алыстан эмнеге келди дейсин, дедим.

Менин жообумду угуп, калган сөзүмдүн аягына чыга элегимде эле башкы врач санын чаап каткырып жиберди. Акыры араң құлкүсүн тыйып:

– Тұрмушта ар кандай боло берет. Ал келиниңиз да, сиз дагы бири-бириңерди туура эмес түшүнүп алган турбайсыңарбы.

– Эмнеси туура эмес?

– «Кустотерапия» деген дарылоочу бөлүм жок жана болбойт. Жанагы болбогон шылтоо, болбогон оорунун аты менен келгендер бул жерден келин-кыздар менен таанышшат да, көрүнгөн бадалдын түбүндө күнү-түнү чардашшат. Ошентип, алар оорулуу да, доктурлардын да кыжырын келтирип, иштерине кедерги болот. «Куст» деген кыргызчалаганда «бадал» деген сөз. Ошол сөзгө эле терапияны кошуп «бадал терапиясы» деп атап

коюшкан. Анан сиз терапия десе эле дарылоочу дагы бир бөлүм экен деген турбайсызыбы. Эчтеке эмес, эми мындан ары анын кандай терапия экенин унутпайсыз! – десе болову.

– Ошентип орусча түшүнбөгөндүктүн азабын ушинтип тартканмын. Бул башымдан өткөргөн окуямды айтканымдын дагы бир себеби бул, кокустан мага окшогон улгайган кары-картандарден соолук издең жүрүп, «кустотерапияга» кабылып калбасын дегеним.

ТАМАША

Анда союз мезгили Бекташ менен Сапарбек бир ферманын зоотехниктери. Бири субай малдын, бири бодо малдыкы. Совхоздун малы өз жайлоолорунда, алыссы төрлөрдө бөлөк-бөлөк. Ишке жараша бул эки тентуш жайлоого бирге аттанып малчыларды кыдырат. Чабандардын жашоо тиричилиги, малынын ал абалы, эмне кем-карчтарынын бар-жогу менен таанышышат. Кээ күндөрү жайлоолорду кыдырып, иштери бүтпөй калган учурларда, өз көңүлдөрүнө туура келген чабандардын бириникине конуп калмайлары да бар. Экөө тен айрым адамдардай төгүлүп-чачылып, ала качып бакылдап жибермейлери жок токтоо курдаштар. Толугунан келип, эрге килейлеп койгонсуп бекем отурган, дайым кара шляпачаны Сапарбек. Кырдач, белдүү муруну, мурундуң астында кара мурутту бар, атка бошураак отурганы Бекташ. Экөөнүн тен күнгө чагылышып, өтүктөрү капкара. Колдорунда сабы кызыл табылгыдан өрмө камчы.

Эки курдаш Көк-Булактагы чабандарды кыдырып бүтүшүп, айыл тарапты карай жол тартышты. Жон ылдый түшүп келе жатышат, ар кимиси өз ойлору менен алек. Алардан анча алыс эмес жерде, кырдан түшө калышта таштан-ташка урунуп, Каракол суусу жатат, күрпүлдөп. Бүгүн эмнегедир экөөндө үзүл-кесил сүйлөшө калчу сөздөр түгөнүп калгандай үн да, сөз да жок. Тек гана ылдыйта түшкөн аттын басыгына жараша бирде онго, бирде солго кыйшандаган болушат. Чабандықынан аттанаарда тамак артынан кайталап ичилген кымызга денелери балкып, көктөн тийген күн нурунун ачуу табына талыкшып үргүлөгөнсүшөт. Бир маалда ортодогу жымжырттыкты бузуп Сапарбек:

– Э, Бекташ, тиги Караколдун суусуна бирден чумкуп-чумкуп алсак кантет. Курсактагы кымыз бөксөрүп, уйку ачылып кетсин, – дебеспи.

Оюнда мындей бүтүмү жок Бекташ атка уюган белин түзөй калып:

– Чумкуса чумкуп алалы. Шашып кайда бараттык эле, – деп Сапарбек курдашынын чечимине чын дилинен макул болду. Бул жоопту уккан Сапарбек курдашын карап сырдуу жылмайып койду.



Экөө көк ирим болуп ағып жаткан чоң сайды жәэктеп, түшүүгө ылайык жер издең, өзүлөрү туш келген жерден өйдөлөп бастырышты. Ақыры жәэkkе жақын әбегейсиз чоң таштын астындағы мелмилдеп жай аккан жерин тандап алышты. Өзүлөрүнүн сүйлөшкөнү боюнча жыланач түшмөк болушту. Кадимки жаш балача кубанып чечинип, өз курсагын чапқылаپ Бекташ сууга кирип кетти. Мелмилдеп аккан жайылма сууга ары чабак уруп, бирдемелерди кобурап, бери чабак уруп сүзүп жүрөт. Ушул учурда әзактан бышыктап алган ою боюнча Бекташтын атын жетелеп, анын болгон кийимин канжыгага байлап, өз атына минген Сапарбек, суудагы балық болуп жүргөн курдашына жылмайып карап турган эле. Бекташ, судан жонун күнгө тосуп, чыгып турган көк ташка эс алганы отурган. Жәэkti караса эле, анын атын жетелеп, сууга түшпөй эле Сапарбек турат жәэктө.

- Ой эмне! – деди кыйкырып.
- Эчтеме эмес, – деди шашпай жылмайып, Сапарбек.
- Каякка!?
- Кыштакка.
- Сууга түшпөйсүңбү?
- Сен эле түшө бер. Ысып жатпайсыңбы.
- Сен дагы түшөм дебедиң беле, – деди Бекташ жаш балача үнү жумшарып.
- Мен сууга түшпөй калдым. Тигил жол менен өйдө-төмөн жайлогоо атчан, машина менен кишилер өтөт экен. Мени көрсө уят, – деди Сапарбек мостоюп.
- А мени көрбөйт бекен? Мени деле көрүшөт да алар, – деди өйүздөгү жол тараалты карап коопсунуп, эки тизесин бириктирип.
- Сен аларга көрүнбө да. Атың менен кийимдеринди эртең айылдан аласың, – деди Сапарбек адаттагыдан бөлөкчө жылмайып. Атын ақырын моюнга чаап, өзүнчө ыракатка баткан Сапарбек айылды көздөй бастыра берди. Анын бул жоругун көргөн Бекташ чыдабай:
- Ой, жинди болбосончу. Мен кантем! – деген Бекташ энеден туума дырдай жыланач экенин унутуп, таштын үстүнө турға калды.
- Сен кантмек элең, жыланач каласың ушинтип. Жолдон өйдө-төмөн өткөндөрдү коркутуп, – деди кебелбеген түр менен атын бурбай, башын кийшайтып.
- Ақылышындан айныгандан соосунбу деги Сапарбек? Жок дегенде кийимдеримди ташта. Жыланач кайда барам мен!?
- Сапарбек сөз кайрыгандын ордуна атты жетелеген бойдон урдуруп жөнөдү. Өз кылыгына сүйүнүп, мулундап, каткырып бараткандай. Эки жагын элендеген Бекташ кайда барабарын билбей туруп калды. Айыл менен булар сууга түшкөн жердин ортосундагы аралық бери болгондо торт чакырымдай алыстыкта эле. Ошентип, ишенчээк Бекташ, сөгүнгөн

бойдон Каракол суусунун жээгинде дырдай жылаач жалгыз калды. Күндүн батышына дагы беш saat чамасында убакыт бар. Эми эмне кылат? Ушинтип сууда отура береби? Отура бергенде ага кийимди ким алыш келип берет кыштактан? Бекташтын бактысына ушул күндөгү күндүн жылуулугун айтпа. Эмнеси болсо да бүгүнкү күн жылаач калган суудагы Бекташтын бактысына тийгендей. Адатта түш ой тоо баштарынан жабыла чыгып, күндүн бетин каптап калчу кара булуттардын бири жок. Сапарбектин чын эле мууну дырдай жылаач кылыш алдап кетип калганына көзү жеткен Бекташ, суунун аркы кырындагы жайлоо менен кыштакты жиптей туташтырып турган жолду карады. Анда эч кандай машина да, атчан адамдар да көрүнбөйт. Анын азыркы ою, ушундай караан жокто суудан чыгып, тигиндеги жылгын бадалдын арасына жетүү. Айланасын, анан тиги кырдагы жолдо эч ким көрүнбөгөнүнө көзү жетип, эс тартканы күн көрбөгөн араппак жамбаштарын күнгө чагылтып, суудан чыгып, бөкчөндөп чуркап баятдан өзү болжогон жылгындардын арасына кирди. Бадалдардын арасына мал жайылбай, көк шибери бийик жана таза эле. Кокус, тиги тамашалап, мындай барып кайра келеби деп, өзүнөн бир чакырымдай алыстыктагы кыркын сарайдын артындарды жол имерилген булуңду анда-санда бадалдан башын чыгарып карай берип, андан да үмүтү үзүлдү. Эми эмне кылыш керек? Кайда барат? Барганда кантип барат? Күндүн батышына дагы далай бар. Ушинтип башы каткан, кырктын кырынан ашкан Бекташтын оюна мындан эки кыр ары, Шамалтийбес жайлоосунун этегиндеги чабыр кой баккан бир курдашыныкы эң ынгайлуу болуп табылды. Күүгүмдү күтүп бўрушуп отуруп калды.

...Үйгө жакын тартылган, зым короонун четиндеги бийик үйүлгөн тезектин түбүндө жылаач киши отурат. Эки колунда эки муштумдай таш. Абылдын эки кыргыз ити алдарынын келишинче ажылдап жаактары басылбайт. Жылаач киши түнкүсүн бир укмуш, кокунучтуу көрүнөт деген да чын окшойт. Тиги жылаач киши кыймылдаган сайын, иттер коркконунан кәэде артка кетенчиктейт.

Жаагын жанып, жан алакетке түшүп үргөн иттеринин үнүнөн ойгонгон Абыл үйдөн чыкты. Тегеректе эч бир караан көрүнбөйт. Ай сүттөй жарык. Ал эми тезектин артын тиктеп ажылдаган иттердин үнү басылчудай эмес. Үй ээси үйүлгөн тезекти көздөй басып, кайра коопсунуп коркуп, токтоп үн чыгарды:

- Ой, бул ким!
- Менмин, – деди тезектин артынан чыккан үн.
- Мен деген ким!? Бери бас. Мен элемин.
- Сен эле болсон, кимсиң деги! Өзүң бери баспайсыңбы?
- Ой, менмин. Бекташмын.
- Кайсы Бекташ!? Зоотехник Бекташсыңбы?
- Ооба, анан кайсы Бекташ болмок элем.



– Анан бери чыкпайсыңбы? – Атын угуп турса да, үн чыккан жакка жакын барууга жүрөгү даабай турду Абылдын.

– Чыкканга болбой жатпайбы. – Ушул саам курдашы Бекташтын үнү экенине ынана түшкөн Абыл тезекке жакындап келип, жылаңач кишини көргөндө, кайра кетенчиктеди.

– Тааныдыңбы? – деди ордунан турбай Бекташ.

– Мончого түшчүдөй болуп, жылаңач эмне отуrasың? Кийимиң кана кокүй?!

– Кийимим болсо ушул сенин үйгөн тезегиндин артында эмнеге жашынып отурмак элем.

– Деги айтчы эмне болду?

– Эмне болгонун анан угасың. Кийим болсо алыш кел эми.

– Бас үйгө. Үйдөн...

– Үйгө жылаңач кирчү беле. Балдарың менен аяш көрсө эмне дейт.

– А кокүй анысы да бар, – деген Абыл шашып үйүн карай жүгүрдү.


Андан бери далай жыл өттү. Бекташ менен Сапарбек азыр деле жакшы тентүш. Кектешкендери жок. Тескерисинче, өткөн жоруктарын эскеришкенде, черлери жазылып, каткырып калышат.



Адабият жаңылыктары



Нобель сыйлыгы швед ақынына ыйгарылды



Көптүн көзүн кызарткан, адабият боюнча Нобель сыйлыгы 2011-жылы швециялык ақын Томас Транстремерге ыйгарылды. Ал, дүйнөлүк жогорку сыйлыкка «ачык, жарын образдар арқылуу турмушту кайрадан ачып бергендиги учун» татыктуу болгон.

Томас Транстремер 1931-жылы туулган. XX күлүмдагы ири швед ақыны эсептелет. Кесиби – врач-психолог. Өз кесиби менен жашы жете электердин түрмөсүндө, кийин иш учурунда оор жаракат алышкан (кай бири айыккыс) адамдар менен иш алып барган.

Транстремер 12 поэтикалык жана проза китечтеринин автору, Швециядагы бардык негизги сыйлыктардын ээси. 1981-жылы поэзия боюнча Европадагы эң жогорку сыйлык – Петрапка сыйлыгын алган.

1990-жылы ақын оор инсультка кабылып, сүйлөөдөн калган, бирок ыр жазғанын токтоткон эмес.

2011-жылы адабият боюнча 104-Нобель сыйлыгына сириялык ақын Али Ахмед Саид (адабий аты – «Адонис»), израилдик жазуучу Амос Оз, япон прозаиги Харуки Мураками ж.б. атактуу калемгерлер талапкер болушкан.

Нобель сыйлыгынын тарыхында дүйнөнүн 25 тилинде жазган чыгармачылар сыйлыкка татыктуу болушкан, анын ичинде эң көбү англisc (26 жолу), андан соң француз (13), немец (13) жана испан (11) тили. Беш жолу орус тилиндегилер алышкан. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынан эки ирет Борисом Пастернак (1958-ж. СССР саясаты мажбурллаган) жана Жан-Полем Сартр (1964-ж. өз эрки менен) баш тартышкан. Сыйлык 12 жолу аялдарга берилген.

Белгилүү болгондой 2010-жылы адабият боюнча Нобель сыйлыгы перуулук прозаик, драматург, эссеист, саясатчы Марио Варгас Льосага ыйгарылган болучу.

Дүйнөлүк абрайлуу бул сыйлык 1901-жылдан тартып, динамиттин ойлоп табуучусу Альфред Нобелдин каза болгон күнүндө – 10-декабрда Стокгольмдо тапшырылат. Акчалай өлчөмү 10 млн. швед кронасы (1,49 млн. АКШ доллары).



Аксакал ақындының мааракеси өттү

Азыркы кыргыз адабиятынын аксакалы, Кыргыз Эл Баатыры, Мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргыз Эл ақыны Сүйүнбай Эралиевдин 90 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленді.

14-октябрда Улуттук китепканада «Поэзия кереметине арналган өмүр» аттуу китеп-сүрөт көргөзмөсү ачылып, ақындын төрөлгөн күнү – 15-октябрда Бишкектеги А.Малдыбаев атындагы Опера жана балет театрында атактуу ақынга арналган салтанаттуу жыйын өттү. Анда ақындын узак жана татаал өмүр жолу, чыгармачылыгы тууралуу бийликтин, адабият, маданият, коомчуулук өкүлдөрү көнери сөз кылып, кызуу күттүктоолорун айтышты жана искуство чеберлеринин атайын концертleri берилди.

Ошол күнү кечинде АлА-Арчадагы Президенттик резиденцияда республиканын президенти Р.Отунбаевын, Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Ф.Бабановдун катышуусунда Баатыр ақынга арналган атайын азем-кече өткөрүлүп, ақынга борбор шаардагы бир бөлмөлүү батир белекке берилди.

Аксакал-акыныбыз мааракесинин алдында чыгармаларынын 5 томдук жыйнагын «Туар» басмасынан чыгарып, мааракеси менен алардын бет ачарын бирге өткөрдү.

Жазуучуну эскерүү-реквием

Журтчулугубузга жакшы белгилүү жазуучу, публицист, котормочу жана илимпоз-философ Дайырбек Казакбаевдин 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси 7-октябрда болуп өттү.

Бишкектеги Улуттук китепканада жазуучунун калемдештеринин, маданият жана искуство кызметкерлеринин, төнгөш-замандаштарынын жана жубайы, бала-бакырасынын катышуусунда маркумду эскерүү жыйыны өтүп, китеп-көргөзмөсү ачылды жана анда «Туар» басмасынан жаңы жарык көргөн эки томдук жыйнагынын бет ачар аземи болуп өттү.

Кече, көзү өтүп кеткен таланттын адамдык, чыгармачыл, илимпоздук алпейим сапаттарын эскерип айтуу менен «Достук» ресторанында жубайы, уул-кыздары куран окутушту.